

Советбек Байгазиев

АК КАЛПАК КЫРГЫЗДЫН  
РУХ ДӨӨЛӨТҮ:  
ЭТИКА  
ЖАНА  
ЭТНОПЕДАГОГИКА



Бишкек 2015

УДК 37.0  
ББК 74.00

Б 18

**Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар көнеши  
басмага сунуш кылган**

**Рецензенттер:**

Муратов А.-педагогика илимдеринин доктору  
Бектур Исаков – Кыргыз Республикасынын Эл мугалими

**Б18      Байгазиев Советбек.  
АК КАЛПАК КЫРГЫЗДЫН РУХ ДӨӨЛӨТҮ:  
ЭТИКА ЖАНА ЭТНОПЕДАГОГИКА-Б.:2015-292 б.**

**ISBN 978-9967-08-566-4**

Бул китеңітте профессор Советбек Байгазиевдин кыргыз калкынын рухий - адептик маданиятынын асыл дөөлөттерүү, гуманисттик этикасы, атабабалардын Ата жартылаактын кылдуулуктары, таалым - тарбия осуялтары, атактуу Нурмурзан ақылман ақындынын XX кылымдын башындағы патриоттук - педагогикалык чыгаан ишмердиги, эл мугалимдері - академик Исак Бекбоевдин жана Бектур Исаковдун педагогикалык даанышмандығы жөнүндөгү төрөн маанилүү эмгектері жайгашкан.

Китеңітте жогорку окуу жайларынын мугалимдерине, студенттерге, мектеп педагогдоруна, тарбиячыларга, билим берүү кызметкерлерине, изилдөөчүлөргө ариалат.

**Б 4303000000-15  
ISBN 978-9967-08-566-4**

**УДК 37.0  
ББК 74.00**

© Байгазиев С., 2015

# 1-бөлүм

# ЭТИКА

1. Кыргыздын табият этикасы
2. Ак калпак журттун гумандуу руханияты
3. Достук – улутубуздун улуу кенчи
4. Жамандыкты жасашилык менен жеңүүнүн этикасы
5. Кыргыз коомундагы эненин ыйык жана бийик статусу
6. Элдик коломтодогу эмгек идеологиясы
7. Ўй-булө адеп-ахлагы
8. Ар-намыстуулук – Ала-Тоолук атуулдун асыл касиети
9. Рухий каарамандыкка жана өз бактысын өзү жасоого үндөгөн этика
10. Өмүр –жашоонун маңызы эмнеде?: Жооптун кыргызча модели



## 1. КЫРГЫЗДЫН ТАБИЯТ ЭТИКАСЫ

Кыргыздын жер-сүуга болгон мамилеси өзгөчө сөзгө татыктуу. Улуу абын Женижоктун «Аккан суу» аттуу атактуу ыры кыргыз баласынын сууга болгон урматынын символу десек жаңылыспасбыз. Аталган казалында Женижок аккан сууга философиялык өңүттөн мамиле этип, ага жер үстүндөгү жашоо тирликтин негизи, булагы катары караган. Жакшыга да жаманга да бирдей, эч кимди, эч нерсени жиктеп бөлбөй, дүйнөдөгү бардык жандарга, заттарга тегиз өзүн курман чалып, «желип еткөн жерине, жемиш чыгып», өзөккө кирип кан болуп жүгүрүп, жашоо отун тутантып, бирде өзөндө мелмилдеп, бирде капчыгай ичинде күрпүлдөп, бирде талаага таалай болуп төгүлүп ағыш жаткан мөлтүр кашка сууну Женижок өзүнүн ақындык жүрөгүнөн чыккан не бир укмуш керемет сөздөрдү арнаап сүрөттөген. Суунун дүйнө тирлигинdegи, адам баласынын жашоосундагы ролун, маанимаңызын ушунча кашкайта ачып көргөзүп бергендиктен, бу «жети кабат жер астын жарып чыккан аккан сууну» улуу жер – энебиздин бизге берип жаткан «эмчек сүтү» деген аруу ойго келип такалбай койбойсун. «Эмчек сүттү» булгагың келбейт, «эмчек сүттү» актагың келет. Бир сөз менен айтканда Женижоктун «Аккан суусун» окуганда, өзүң да ошол аккан суудай нравалык жактан тазарып чыгасын. «Аккан суу» ыры сууга арналып ырдалган жер үстүндөгү улуу гимн. Суу - Женижок үчүн тазалыктын идеалы. Адам тоо булагында тазармайынча коом тазарбайт. Адамдын суудан үйрөнө турган өрнөгү – тазалык жана марттык. Ал эми адам адеп-ыйман жактан таза болуш үчүн ал өзү сууга – жер эненин «эмчек сүтүнө» таза мамиле жасашы шарт. Сууга карата болгон урмат, ак мамиле – абийирдүүлүктүн ченеми. Сен өмүр отун жандырган, тирликтин булагы болгон сууга камкор, бүйрө, таза мамилең менен, аны пир тутуп, аздектей билгениң менен кишисин. Абын суунун кызматын, асылдыгын түшүнө билүүгө негизделген ақыл-эстүү жүрүм-турумду адамдардан күткөн. Мына ошон үчүн Женижок «суу сыйлаган зор болор», деп сууга болгон мамилени чоң ыймандык маседе катары карап отурагат. **«Адамзаат пендеси, аккан сууну булгаба, суу кордогон кор болор»** деген ақындын сөзү бүгүнкү күндө экологиялык эскерткич жана экологиялык чакырык катары угулат. Адамдын абийир-ыйманы бузулса

тегеректеги суулар да булганарын, адамдын уяты тазарса, аң сезими тунук болсо, суу да таза жана тунук болорун эсибизге түйүп жүрүүгө тийишпис. Суудай тазаруу – жашоодогу адамдык милдет. Акын Женижок жер-суга болгон мамиледеги кыргыздын илгертен бери карай келе жаткан рухий салтын уланткан.

“Торгойдун жумурткасын көрсөң жарбай жүр, убал болот”, дейт кыргыз, өзүнүн чүрпөсүнө. Боз үйдүн түндүгүнө уя салган чабалекейдин “үйү” бузулуп калат деп аяп, жайлоого көчпөй, жакада калган да кыргыз. Кыргыздын тээ илгертен бери жаратылыш менен күмүштөй оролушуп, жездей чырмалышын жашап келгендиги ырас. Кыргыз баласы өзүнүн экологиялык аруу моралдык эрежесин, этикалык даанышмандыгын өзү жараткан улуу чыгармаларга түйүнчектөй түйүп, муундарга осуяттап келген.

Кыргыздын жаратылышка карата жаркын адеби, аксанатайлыгы “Эр Төштүк” эпосу аркылуу бизге тартууланган. Төштүк баатырдын жан-жаныбарга жасаган гуманизми (терең ордун түбүндө кор болуп, бакырыш жаткан аюуга, таманына чөнөр кирип боздоп олтурган жолборско, уюгу өрттөнүп жаткан кумурскага жапакечтенип жардам бергенин эске түшүрөлү) табиятка айкөл, адамгерчиликтүү мамиленин өрнөгү. Төштүктүн мамилесине жетине албай, сыйга сый, сыр аякка бал дегендей, айбанаттар ага “түлдөй бажырайып” ачыльшип, «Өчкөн бир отум тамыздын, Төштүк! Өлгөн жаным тиргиздин, Төштүк! » деп, жандары калбай алкап турушат. Зарыл учурда чакырсаң, жардамга келем деп кумурска Төштүкке бир бутун жулуп берет. Айбанаттардын алкап жатканы бекеринен эмес. Жаратылыш бардыгын сезет, тутят, адамга ийип меримин чачыратат. Маселен, мынабу өсүп турган чөп билди бизге окшоп жарыкчылыкка туулган тириүү жандарман. Чөп да биз өндөнүп кадимкидей кайырат, кубанат. Ызгаар, кар каптаган күнү белин ийип, башын салаңдатып салбырап турат, каны катып суусаса кубарып өң-даалаттан кетет. Чөп да тириүүлүктүү эңсейт, солугусу, куурагысы келбейт, боюн керип күндү карай умтулат, топуракта тамырларын балкытып, күн нуруна денесин чалкатып, жорткон желге бой ыргап, жадырап-жайнап өскүсү, жакшылык көрүп жашагысы келет. Албетте, Төштүк баатырдын айбанаттар менен сүйлөшкөнү же болбосо айбанаттардын Төштүкке сүйлөгөнү—бул көркөм метафора деңизчи. Бирок бул көркөм метафоранын маңызы өзгөчө. “Төштүк” эпосу бул метафора

аркылуу адам менен айбанаттын ортосу “кытай дубалы” менен бөлүнүп турбагандыгы, айбанаттын да кишиникиндей өзүнүн “жан дүйнөсү” бар экендиги, анын да киши менен тил табышууга, сыйлашууга, сырдашууга жөндөмдүү экендиги, табиятка жасалган мээримдүү мамиле түбү адам баласына кайрадан жакшылык болуп кайтып келээри жөнүндөгү гуманисттик ой уютмасын насааттап турбайбы.

Мифтик дейбизби, зооцентристтик түшүнүктөр үстөмдүк кылган заманда жараган чыгармалар дейбизби, кандай болгон күндө да, “Эр Төштүк” эпосу бүгүнкү экологиялык кризиске тушуккан адамзатка пайдалуу, керектүү, эң актуалдуу гуманисттик идеяларды тартуулап турган улуу классика.

“Эр Төштүктүн” табиятчыл гуманизмин турмушта реалдуу жашап өткөн бабабыз, кийинки акылман Асан Кайгынын улуу этикасы толуктап турат. Асан Кайты ар бир жаныбардын бу дүйнөгө жаралып калгандыгы учун айыптуу эмес экенин туонган. Алардын жашоого табигый укугун урматтаган. Асан Кайты жаныбардын өзүнө айланы билип, жарыкчылыкка жаныбардын көзү менен карап, жаныбардын жүрөгү менен суусап, тириүлүккө кумарланган. «Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш кантти экен, же басарга буту жок, жылан байкуш кантти экен? Таразасын көтөрүп, тарбандаган шор түмшүк, ташбака байкуш кантти экен? Боору жерге жабышкан, баса албаган балчактап, бака байкуш кантти экен? Кирер эшиги жок, корголор тешиги жок, конуз байкуш кантти экен?» деп, ар дайым жан-жаныбарлардын тагдырын ойлоп, убайым жеген. Асан Кайгынын адеп-ахлагы — бул кыргыз калкынын айкөл адамгерчилигин, мээримдүү жан дүйнөсүн, жаратылышка түшүнүүнүн, аны урматтоонун, табият менен жуурулушкан улуу акылмандыктын жана руханий сергектиктин символу.

Биздин адабий-рухий мурастар жаратылышка болгон жаркын мамиленин өрнөктөрүн гана тартуулабастан, табият менен баланс, биримдик, ынтымак мыйзамы оройлук менен бузулса, ошол жерде ар качандан бир качан сезсүз кишинин тагдырын жамандык күтүп турарлыгы тууралуу насыйкаттарды урпактарга арбын калтырган. “Кожожаш” эпосунда Сур эчкинин каргышы табияттын өзүнө карата жасалган ташбоордукту, каталдыкты, зордук-зомбуулукту кабыл албай тургандыгынын көрсөтмө-белгиси. Ал эми өзүнүн

күчүн ашыра баалап, айыпсыз жаныбарларды кырып-жойгон Кожожаштын Сур эчкини кууп жетем деп кубалай берип, акыры көк мелжиген жалама асканын боорунда калып, кайра жерге түшө албай, өлүмгө учурашы жаратылышка эргишишүдөн жана ага кыянаттык кылуудан улам келип чыккан адам трагедиясынын символ-сабагы.

Элдик акыл-насыят казынасындагы өлбөс-өчпөс, бүтүнкү күн үчүн кызылдай актуалдуу нускаларга дагы көңүл буралы. Кыргызда адам-табият мамилеси жаатында жалпы адамзат балдарын ойлонто, толгонто турган үлкөн идеяны камтыган элдик мурастар арбын. “Буудайык” аттуу элдик жомоктун башкы каарманы Каратөлөк саятчы асманда эркин чабыттап учуп жүргөн, зэли кишиге карматпас, канаттуулардын төрөсү деп аталган, багынбас, баатыр күштү-Буудайыкты айласын таап колго түшүрсөм, анан аны ханга тартуулап, төө баштаган тогузду алсам, сандыгымды сары алтынга толтурсам деп ак эткенден так этет, байлыкка суусайт. Акыры Каратөлөк эңсеген тилеги ишке ашып, Буудайыкты кармап, ханга тартуулап, дүнүйө-мүлккө аябагандай түйтунуп, чөмүчү май, көнүлү жай болот.

Хан Буудайык менен аңчылык кылып, ырахатка баткысы келет. Бирок Буудайык кондурса колго конбогон, таптаса тапка келбegen, үндөсө үндөккө келбegen күш болуп чыгат. Бирок бир гана айла бар экен. Буудай ыкты ким кармаса, ошол адамдын төш этинен ойгузуп, боор этине тойгузуп, канын көзүнө күйса, ошондо гана күштүн төрөсү тапка келип, көзүнө көрүнгөндүн баарын алат экен. Эл ичиндеги карыган бир кемпирден бул сырды уккан хан Каратөлөк саятчыны жигиттерине дароо алдырып келип, зордук менен өлтүртүп, төшүн ойгузуп, ичин жарып, боор этин алып, буудайыкка жем кылып берет. Саятчынын канын күштүн көзүнө күйдүртат. Ушундан кийин Буудайык тапка келип, жаратылыштагы жан-жаныбарларга кыргын салып олтуруп, акыры алтындан жасалган боосун тытып, асманга атып чыгып, ай, күнду карай сыйып, көздөн кайым болот.

Бизди ойлонтуп турган нерсе, бул жерде кыргыз жомогунун сюжеттик-логикалык өзөгүнөн сыйылып чыгып турган философия болуп отурат. Байып, бактылуу болом деген Каратөлөктүн ошол кармаган Буудайык күштүн өзүнө кайра жем болуп, боору чокулуп, каны төгүлүшү—бул символикалуу. Чыгармадан илгертен келе

жаткан табият мыйзамын осолдук менен аттоо, ортодогу төң салмактуулукту бузуу, жаратылышка карасанатайлык, зомбулук кылуу, аны эркинен ажыратып, ойго келгенин кылуу, өзүнүн өзүмчүл мүдөөлөрүн жана чектен чыккан нысапсыз кумарларын, күсөө-суусоолорун кандыруу акыры адамды трагедиялуу финалга алыш келбей койбийт деген акылман тыянак келип чыгып жатат. Карабы, бул жерде канчалаган айыпсыз жан-жаныбарлар бөөдө кыргын тапты, асманда Буудайыктын өзү Каратөлөктүн жана хандын ырахатынын айынан күнөөгө белчесинен батты, Каратөлөктүн өзү тигинтип өлүмгө учурады. Бул жерде кайра эле Кайберенди кууп жетем деген кумардын кесепетинен жалама аскада асылып калган алиги Кожожаштын айтылуу трагедиясы кайрадан бөлөкчө вариацияда кайталанып жатат. Демек, жаратылыш менен баланс, биримдик, ынтымак мыйзамы оройлук менен бузулса, ошол жерде ар качандан бир качан сөзсүз кишинин тагдырын жамандык күтүп турат. Улуу чыгарма “Буудайыктын” мазмунунан табият менен болгон мамиледе биринчи иретте, куттурup, ашып-ташып араанын ачып жибере турган инстинктеринди тыбып, барга топук, азга сабыр кылып, жаратылыш-эне менен төң салмактуу алакада күн көрүп, өйдөкү акылман Асан Кайгынын «Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш кантти экен, же басарга буту жок, жылан байкуш кантти экен?» деген сыйктуу боорукер, мээримдүү, гуманисттик осуятынын сабактарын ичинден арка-бел кылып жашашың ылайык деген нуска-кеп чыгып жатат.

Буудайыктын алтын боосун тытып, ай, күнду карай учушу табияттын кишинин өзүмчүл, өкүмчүл эркине каршы козголоң-бунтунун жана багынбастыгынын символу. Ушул ойлорго кошумча, атактуу адабият сынчысы Кенешбек Асаналиевдин “Буудайык” жомогунун маңзызын чечмелеп чыгарган бүтүмү менен да таанышуу ылайык. “**Бул поэманин элдик түп негизинде жаткан адам менен табияттын ортосундагы бөлүнбөс бирдик идеясы**, бул анчейин гана кыргыз фольклорунун, кыргыз маданиятынын жекече гана улуттук кенчи, мүлкү эмес, ал жалпы адамзаттык кадыр-баркка толук татырлык окуя, көрүнүш десе болот”.

“Буудайык” чыгармасынан улам калк ичинде илгертен жашап келе жаткан “Карагул ботом” кайтылуу ыры эске

түшөт. “Буудайыкта” саятчы Каратөлөк өзүнүн кылган кылышынын кесепетинен өлүп тынса, элдик поэма, айтылуу “Карагул ботомдо” тектириден теке, будурдан буга атып, бооз деп эчкисин атып, кооз деп элигин атып дуулап келген 70тен ашкан карыган мергенчинин трагедиясы баяндалат. Мергенчи бир күнү аңчылыктан жолу болбай келатып, атасын издең чыгып, чарчап, арчанын түбүнө уктап калган кичинекей эликтоңчон баласын кайберендин чаарчыгы экен деп, андабай атып алыш, тириүлөй өлүп, кудайга үнү жетип: “Байкабай элик экен деп, ботом, башын жедим баламын, ботом!”- деп ботодой боздоп турат. “Карагул ботом” чыгармасы табияттын убал-сообун ойлобогон катаал жүрүмтурумдун айынан туулган трагедияны чегине жеткизе курчутуп, чокусуна чыгара сүрөттөгөн, жаратылыш менен кишинин ортосундагы конфликттен чыккан кайы-мунду мынчалык деңгээлде сай-сөөктү сыйздатып ырдаган бул өндүү чыгарма дүйнөлүк адабиятта жок болсо керек.

“Карагул ботомдон” чыгаар тыянак, сабак ушул: табият энеге каршы ок атканың— өзүнө ок атканың, андан ары барып балаңа ок атканың. Терен карай келгенде, мергенчинин ыйы—бул ызыкордук көргөн табияттын өзүнүн ыйы, адамдын жүрөгү менен табияттын өзүнүн сыйдаганы. Терен түшүнсөк, бул жерде мергендин баласына териси тон болгон алиги атылган чаарчык чыркырап ыйлап жатат. Айтмакчы, өйдөдөгү “Буудайык” жомогу илгерки “Карагул ботомдун” терендерди логикасын уланткан сыйктуу. Бүгүнкү күнгө которуп, кецири чечмелей айтсак, кыргыз акылмандашынын эскертуусу бул: табият эне менен адам баласынын эриш-аркак мыйзамы, өз ара гармониясы сакталбай, азыркы экологиялык кризис учурундагыдай улана турган болсо, жакынкы келечекте өзүнүн цивилизациясы өзүнө каршы ок болуп, жер үстүндөгү адамзат кайылуу “Карагул ботомду” ырдан калышы мүмкүн.

Айтмакчы, бир жагынан жогорудагы “Кожожаш” эпосу кайылуу трагедияны гана эмес, оптимисттик символду тартуулагандыгы менен да биз үчүн баалуу. Эпостун финалындагы Кожожаштын уулу Молдожаш менен Сур эчкинин акыры тынчтык келишимге келиши жана Молдожаш Сур эчкинин кызы Ашайранга үйлөнүп, бактылуу болушу — бул адам менен табияттын өз ара ынтымактуу, гармониялуу мамилесине альтернативанын жоктугу жөнүндөгү

философиялык осуят. “Кожожаш” адам-табият мамилеси жаатынан дүйнөлүк, жалпы адамзаттык деңгээлдеги идеяны камтыган улуу чыгарма.

Бизде жерди ЭНЕ деп атаган улуу касиет бар. Бул эмне деген даанышмандык жана билгиликтүүлүк. Жерге жасалган не деген улуу сый. Кыскасы кыргыздын табият этикасы жана философиясы бүгүнкү күн үчүн өлбөс-өчпөс сабак, өрнөк дегибиз бар. Табиятка мамиле жасоонун кыргызча-Асан Кайгыча модели азыркы кенсе терминалогиясы менен айтканда, бул өзүнчө бир экологиялык моралдык “стандарт”. Дүйнөдөгү элдердин бардыгы кыргыздын ушул универсалдык табият адеби-экологиялык ченеми менен жашаса, анда кыргыздын өзү да жана жалпы адамзат балдары да, алдыда күтүп турган экологиялык катастрофадан аман калаар.



## 2.АК КАЛПАК ЖУРТТУН ГУМАНДУУ РУХАНИЯТЫ

Айдоого тукум сээп жатканда кыргыздын Баба дыйкан карыясы мындай деп тилек кылып үрөн чачат: «**Жылуу жерден конуш тап. Мунусу - жетим-жесирге, мунусу - алсыз карыпка, мунусу – курт-кумурскага, мунусу – сурамчы-тилемчиге, саламчыга, сизге, бизге, мага**». Бул гумандуу ажайып сөздөр жана адамдык жүрүм-турум кыргыздын адеп-ахлагы учун кандайдыр бир символикалуу дегибиз келет. Мына, жалпынын мудөөсүн, бакыбатын, а түгүл курт-кумурсканын кызыкчылыгын көздөгөн элдин улуу гуманисттик, адамгерчиликтүү, боорукер, жамаатчыл, күйүмдүү этикасы. “Манастагы” айтылуу Бос талаада аксакал дыйкан адам менен өнөктөшүп, дыйканчылык кылып, кырманга кызылды үйгөн баатыр Манас да, мындай деп ичинен сүйлөп турат: “**Ушул тоодой буудайды, бакыр менен мискинге, баарын төгүп беремин!**” Баба дыйкандай башкаларга жарыгын чачып, жакшылык кылуу адеп-ахлагы Манас атанын да рух сапаты. Дал ушундай айкөл гуманисттик моралдык маданият тээ илгертен бери карай келе жаткан кыргыздын жан дүйнө касиети. Будда, ислам, христиан диндери чыга элек эзелки замандардан бери карай жашап келе жаткан кыргыздын мындай адептик-ыймандык нарк-насили керек болсо, Куран менен Библиянын негизинде жата турган улуу дөөлөт десек жаңылыштайбыз.

Мына ошентип, башкаларга агынан жарылып ачылып, жакшылык кылуу айкөлдүгү, жоомарттык, берешендик кыргыздын рух маданиятында эң жогорку асылнарк катары санала келген жана андай моралдык касиетке эгедер адам эл ичинде жана ыр-дастандарда аңыз болуп айтылып, даңазланган. Ошол эле “Манас” эпосунда Манас баатыр менен Кошой дөөнүн эр сайыштарда жана балбан күрештөрдө алган байгелерин өздөрү албай, айланадагы жарды-жалчыларга, жетим-жесирлерге, кардар кишилерге таратып берген жоомарттыктары дастанда манасчылар тарабынан бийик добуш менен ырга салынган. Кыргыз ичинде Манас ата менен Кошой бабабыздын ушул руханий марттык касиети уланып турган. Ушундай сапат – касиет жагынан кэчөөкү откөн заманда айтылуу Жантай хандын уулу атактуу Шабдандын бөтөнчө айырмалангандыгы калк арасында ангеме-жомок болуп айтылып келе жаткандыгы маалым. Кеминдик белгилүү инсан Абдрасул

Осмонов: «Шабдан баатырдын берешендиgi, мээримдүүлүгү бүтүндөй түрк элине, ал түгүл орус калкына жаккан», - деп жазса, Шабданды көрүп, ага замандаш болгон алгачкы абройлуу тарыхчыбыз Осмонаалы Сыдык уулунун мындай деп эскергени бар: «Баатыр болжолсуз жоомарт болгон. Дүнүйөнү күнүгө канча бир адамга төгүп-чачып турган. Күнүнө нече миң сом колуна келсе, он тыйыны калбастан, ошол замат калкка таратып берип турар эле жана ошончолук көп мал күнүгө күтүрөп ордуна толуп да турар эле, кетип да турар эле. Жол жүрүп келе жатканда алдынан бир муктаж адам же дубана чыкса, минген аты аргымак болсун, карабастан түшүп берер эле» (китепте: Шабдан баатыр, - Бишкек, 1992, 75-бет). Шабдандан кийин чыгып, жаңы эле узаган хх-кылымдын 50-60-жылдарында жашап, саяпкер катары даңкы чыккан Ысык-Көлдүк Баячоор уулу Жумадылдын нравасы менен да таанышып өтөлү: «Күлүктөрү биринин артынан бири марага биринчи келип, чоң, чоң байгелерге ээ болуп жатса да, Жумадыл саяпкер ал байгелерге көп маани бербей, аттарынын жарыштан озуп келгендигине, күлүктөрүнүн аяк ташташина кубанып, тебетейин көккө ыргытчу. Байгелерди албастан, элге түгөлү менен таратып берип, өзү куру кол калчу эле. Атүгүл алган байгеси жетпей калганды, элге өзү жанында алып жүргөн менчик акчасын да таратып берип койчу. Күлүгү чабылар күнү алган байгем элге жетпей калбасын деп, байбичеси Айымбүбүдөн кошумча акча алып, чөнтөгүнө салып кое турган адаты бар эле. Жумадыл саяпкер ушундай март, айкөл киши болгон». (Кыргыз Туусу 16-18-май, 2000-жыл). Кыскасын айтканда, жогорудагы Баба дыйкандын, Манас атасын жана алардын урпактары Шабдандын, Жумадылдын белөктөрдүн камын ойлогон гумандуу адеп-ахлагы, материалдык нерселерден рухий байлыкты ар дайым жогору койгон кыргыз социумунун моралдык менталитети үчүн илгертен мүнөздү чындык экендингин баса белгилемекчибиз. Айта өтчү нерсе, жоомарттык касиет, жан дүйнөнүн айкөлдүгү жөн гана табият берген касиет эмес, колдун берешендиgi ары жактагы ақыл кенендингинен, сырткы марттык ички руханий марттыктан туулуп чыгып жаткан көрүнүш экендингин туюнуп коюшубуз абзел.

Азыр философтор **адамдан адамдын жоголуп бараткандыгы** жөнүндө тынчсыздынып жазып жатышат. Ал эми кишини киши кылыш турган, адамды адам катары мүнөздөп турган

бирден бир касиет, көрпендені, мындағы айтканда, нурпенденін деңгээліне көтөрүп турған бирден бир көрсеткүч – бул жоомарттық сапат, жан дүйнөнүн берешендиги, гумандуулугу. Дал ушундай адамды адам кылыш ичен тиреп көтөрүп турған фундаменталдық рухий-моралдық касиет кыргыз менталитетинин асылкеч жактарына күбө өтүп турғандығын сезүү жагымдуу. Эгерде дүйнө жүзүндөгү бардык пендeler ушундай гумандуу этиканы тутунуп жашай турған болсо, анда жанағы философторчылап бүгүн адамдан адамдын жоголуп бараткандығы жөнүндө эмес, тескерисинче, адам жамааттарынын рух ден соолугунун, дил соолугунун мыктылығы тууралуу кеп кылыш турбайт белек.

Бүгүнкү күндө капиталистик-рыноктук, акча-товар мамилелеринин шартында адамзаттын авангарды деп аталған кыйла өлкөлөр тилемкке каршы, жеке менчик психологиянын чыргасына тутулуп, жамаатчыл, коомчул, көпчүлүкчүл ағыл-төгүл жоомарт менталитеттен улам алыстан, жеке кызыкчылыкты туу кылыш, индивидуализмдин жана технократизмдин кучагына улам күчтүрөөк жутулууда.

Цивилизация жана глобалдашуу али чындалап бүлүндүрө элек Кыргызстанда-ак карлуу Ала-Тообузда тилемкке жараша жогорудагы Баба дыйканын жана Манас атанын айланага жарығын чачкан берешен жаркын моралы жана руханий жоомартығы али жалыны өчпөй “жүрөк кагып” турганына кудайга шүгүр. Манастын бүгүнкү бир чүрпөсү-мектеп окуучусу социологиялык сурамжылоого берген жообунда минтип жазат: “Мен бай болуп, кедей-кембагалдарга жардам берүүнү каалар элем” (“Кутбилим”, 13.12.08).

Кыргыздын жоомарт, берешен, меймандос жан дүйнө маданиятына арналган төмөнкү ыр саптарын окуп көрүнүз:

Бечарага таштап ийип жаңынды,  
Белүшчү элең колундагы нанынды.  
Сыйлачу элең мейман келсе үйүнө,  
Көтөрүп чаап, эң акыркы малынды...

Дал ушундай жаркын элдик адеп-ахлакты, бабалар наркын алып жүргөн кыргыз турмушунун дагы бир каарманына көңүл бурсак. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшесев “Ағындылар” аттуу документалдуу китебинде өзүнүн чоң энеси Канымгул жөнүндө чоң урмат-сүйүү менен сөз кылат. Канымгул чоң энэ деген ким? Ал

колдорунан тарамышы көрүнгөн, манжалары ийрейген, өмүр бою бала-бакырам, үй-бүлөм деп күн-түн “канатын жерге чапкылаган”, мойнуна “каамыт кийип”, көртиликтин сокосун сүйрөгөн, үй-бүлөнүн гана эмес, колхоз түйшүгүнүн оор жүгүн да майышын жонуна көтөргөн, 20-30-жылдардын ак кар, көк музунун, согуш убагындагы ачарчылыктын азап-тозогунун отуна күйгөн, элеттик бир чүкөдөй болгон кара кемпир. Бирок ушул чүкөдөй болгон кемпирдин көөдөнүндө не деген укмуш журек кагып турат.

Шайлообек Дүйшеев минтип эскерип жазат: “Ошондой күндөрдүн бириnde биздин үйгө күүгүм талаш бейтааныш киши келип түштү.

-Кудайы конокмун байбиче. Жолум алыш. Атым чаалыгын калды,-деди.

Энем байкушум таш кемегесин ондол-түзөп, далайдан бери асылбай калган кол казанын асты. Көр-жердин арасынан эликтин терисинен жасалған жаман тулубуң таап, ичинен талкандын арасына “көмүлгөн” койдун карынын алыш чыкты. Карындын ичинде толтура эт бар экен.

-Конок-кара келип калабы деп узун сарыга сактап журдук зле, кагылайын! Дегеле ырас болбодубу, пейилинер түз экен,- деп жан-алы калбай кудундап, мандайы жаркып кубанып, карынга каткан койдун жамбашы менен чүкөлүү жилигин, дальсы менен омурткаларын сууга салды”. (“Ағындылар”-74-бет)

Караңзычы, бу не деген мораль, не деген меймандостук, не деген руханий ажайып көрүнүш. Жаман кепеде жашаган кедей кемпирдин биринчи көргөн бейтааныш кудайы конокко өзү жебей, узун сарыга деп катып, сактап жүргөн аялуу тамагын тартуулап, ак көрпө жайыл болуп жатканын карачы. Чынында эле, жолоочулап баратып, аттан салам айтып кирип келген чоочун кишини кудайы конок деп, ким экенине карабай сыйлап узаткан элибиздин илгертерен келаткан улуу салты бар да. Дүйнө калктырында сейрек кездешкен мындаи айкөл менталитет ата-бабалар рухунун бийиктигин айгинелеп турган уникадуу касиет. Мындаи аруу касиетти кенедейинен жан дүйнөсүнө сицирип, боюнда көтөрүп жүргөн Канымгулдөй чоң энелерге кантип таазим этпейбиз. “Кудай айланайын, а дегенде элге бер, андан кийин бизге бер” деп басса-турса Кудайга жалынганынан жазбаганы, ата-бабалардын арбактарына дайыма ичинен күбүрөнүп, куран окуй жүргөнү, “а

**балакетиңди алайын балам, андай қылчу эмес, жыланды да кудай жараткан, кудай аны өлтүрсүн деп жараткан эмес”** деп, жыланды да аяганы, баланың көңүлү жабыркабасын, куса болуп ооруп калбасын деп, жөө-жалаңдап суу кечип, ой-кырлар менен жүрүп, 30-40 чакырым жерге өлгөн-талғанда жетиш, кичинекей Шайлообек жетимди бөлөк бирөөгө турмушка чыгып кеткен Нурбұбұ апасына учураштырып турғаны, өзүнүн пайдасын ойлобой, небереси үчүн чарк көпөлөк айланғаны, өп-чап турмушта жашаса да, тиги жок, бу жок деп, кейип-кепчибегени, азга сабыр, барға топук қылып, жер-суунун амандығын, калктын жакшылығын тилем жашаганы Канымгүлдүн руханиятынын артыкчылығын, асылдығын, парасаттуулугун күбөлөп көрсөтүп турбайбы.

Кыргыз айылдарында ушундай бир адамдар болот, алардын наамы да, мансабы да, алган медалдары да болбойт. Алардын ысымын, сүрөтүн эч бир справочникten да, эч кандай окуу китебинен да, а түгүл, айылдын атайылап чыгарған энциклопедиясынан да таппайсын. Биз адат катары активисттерди, мансаптуу болуп еткөндөрдү, орден-медалдууларды гана каттап-чоттойбуз да. А мобереки карапайым жөнөкөй адамдар Канымгүл чоң эне сыйктуу көртирилктин ичинде жүрүп өмүрдөн өтүп кеткен жандар.(акын Шайлообек чоңойтоюн десе, Канымгүл эненин сүрөтү да калбаптыр) Бирок терең үңүлүп, байкап көрсөк, дал ушул “атак-даңксыз”, билинбegen жөнөкөй катардагы пенделер, жүздөгөн, миндерген ак калпак карыялар жана ак элечек байбичелер не деген адамдык улуулукту, не деген асылдыкты, рухий сулуулукту, не деген тагдыр драмаларын өз боюнда көтөрүп жүрүп өткөн. Ошондой билинбegen Канымгүл өндүү карапайым элдик адамдар көрсө, жашообуздан тузуда, тиреги да, көркү да экендин, элдик адеп-ахлактын туткасын кармап турган ошолор экенин, алардын бу дүйнөдөн кетиши менен коомубуз руханий-нравалык жактан жоготууларга учурал, улам бөксөрүп жатканын сезебизби. Көрсө, бүтүнкү биздин руханий тамырыбыз ошол Канымгүлдей чоң энелердин жана чоң аталардын адеп-ахлагында экен. Төмөнкү поэтикалык саптар – акыйкат саптар: **Эгер болсо менде учкуну ыймандын, жанырығы сенин асыл жанындын, өзүнөргө жанаша өскөн жылдардан, өсүп чыккан менин рух тамырым...**

Кыргызстандык Инна деген студент кыз Европанын алдыңкы деген өлкөсүндөгү бир үй-бүлөдө бир жыл аралашып жашап келип,

«Слово Кыргызстана» газетасына мына мындай фактыны көлтирип жазды. Бир күнү ата-энеси жокто үйдүн кичинекей балдарын кожоюндун аялы Таранын бир тууган сиңдиси Джойс көз болуп карап турат. Кечинде Тара жумуштан үйүнө келип, балдарын карагандыгы учун сиңдиси Джойско акы төлөп, долларын санап берет. А сиңдиси болсо эжесинин эмгек акын деп бергенин табигый нерседей эле кабыл алыш, кенебей гана чөнтөгүнө салып коёт. “Андан кийин да эжеси сиңдисине чүрпөлөрүнө көз болгондугу учун бир нече күн дыкаттык менен ошентип доллар төлөп жүрдү” деп жазат Инна, өз ара мамилелердин коммерциялашып кеткендигине таң калуу менен.

Биздин кыргыз чөйрөсүндө Инна жазып олтургандай жорук-жосун дегеле, илгертен болуп көргөн эмес. Кыргыз жамаатында бир туугандар түгүл, жөн эле кошуна-колондор өз ара жардамдашкандыгы, каралашкандыгы учун бир-биринен акча албайт. Баласын карап тургандыгы учун бир тууган бир тууганга акча төлөйт деген нерсе кыргыздын түшүнө да кирбейт. Биздин тоолук элибизде адамдар, жакындар, боордоштор илгертен бири-бирине ағыл-төгүл мамиле менен акысыз көмөктөшүп (мисалы, бир эле “Ашар” салтын эске түшүрөлү), акчасыз арка-жөлөк болушуп, бири-бири учун, керек болсо кымбат, ыйык нерселерин курман чалыш, жамандык-жакшылыкта чырмалыша бирге туруп, жан дүйнөнүн айкөлдүгүн, пейилдин кенендигин, өз ара алакалардын адамкерчиликтүлүгүн, гумандуулугун айгинелеп турушат. А түгүл, бүгүнкү күнде агасы иниси учун, сиңдиси эжеси учун, эннеси баласы учун, баласы апасы учун ооруказада трансплантация учурунда бөйрөгүн берген учурлар аз эмес. Ошон учун кыргыз баласына карата “**кызыкпагын акча менен алтынга, кызыккан ал адеп-ахлак наркына, бекем турган адамчылык шартына**” деген залкар ыр саптары жараган. Кыскасы, бир сөз менен айтканда, кыргыз калкынын менталитети өзүнүн күчтүү ыймандык-руханий башталмалары менен айырмаланат десек эч жаңылыспайбыз. Белгилүү окумуштуу, кытайлык боорлошубуз Макелик Өмүрбай кыргыз социумунун өзгөчөлүгү эмнеде деген собол коюп, ага мындайча жооп берет: “Кыргыздын тусу эмнеде? Кыргыздын тусу, кыргыздын өңү – адамгерчиллик. Кыргыз адамгерчилигинин ыңгайлары: өз ара көмөктөшүү, өз ара кайрылышуу, боорукерлик, сыйлашшуу,

меймандостук болгон. Кыргыз бирөө келип калса уят деп, ала канттын ичиндеги унга бир жилик этин салып, сактап койгон” (“Алиби” газетасы 29.05.2013).

Тилекке каршы, буга чейин цивилизация али бузууга үлгүрбөгөн биздин дал ушундай руханий маданиятбызды Ала-Тообузга капыстан ажыдаардай сойлоп кирип келген капиталисттик акча-товар мамилелери түбүнөн жемирие баштады.

Бирок биз мындайча ойлонуп турабыз. Рыноктун катаал шартында биз кыргыздар өзүбүздүн менталитетибиздеги жогорудагыдай артыкчылык касиеттерибизди андан сезип, ата бабабыздан келаткан адамгерчиликтуу адеп-ахлак наркыбызды этияппа сактап, коргоп, өнүктүруп, чет жактын прагматикалык, коммерциялык нравасын туурабай, эрчибей, массалык маданияттын ар кандай терс таасирлерине улуттук ақыл-эстин тосмолорун коё билип, стихиянын бийлигине моюн бербей, рух турмушбузду аң сезимдүүлүк менен уюштуруп, муундарыбыз үчүн улуттук платформага негизделген өзүнчө бир тарбия системасын түзүп, күрөш менен жашасак, жан дүйнө экологиябыз бузулбай, алга баар белек. Базар мамилелеринин заманында жалпы шар менен ойлонбой томолонуп кете бербей, ағымга каршы сүзүп, көрсөткөн көмөгү үчүн бир тууган бир туугандан сатуулашып акча албаганга аң сезимдүү түрдө умтулуп, жан дүйнөбүздү «сөксөөл» кылышп, куу чегедектей кууратыш албай, кыргыздык наркыбыз менен калууну ар бир кыргыз мүдөө тутуп, өмүр сүрсөк, өз алдыбызыча улуттук жүзүбүздү сактап калбайт белек. Эгерде биз капитализмдин, рынок коомунун жолуна түштүк деп эсептесек, анда Ала-Тоодо адамдык, адептич-ыймандык жүзү бар (капитализм с человеческим лицом), гуманисттик, маданий наркы терен коомду курууга милдеттүүбүз.

Буржуазиялык мамилелер жана капиталисттик система илгертен бузуп бүлүндүрбөгөн, байыркы Ала-Тообузда сакталып келген жана бүгүн да көрөнгөсү жоголбогон кыргыздын жогорудагыдай жоомарт, кең пейил, коомчул, меймандостук, айкөл, адамгерчиликтуу адеп-ахлагы дүйнөнүн рухий-адептик маданияттынdagы кайталангыс уникалдуу кубулуш жана мындай асыл руханиятты коргоо жана сактоо кыргыздын гана эмес, жалпы адамзаттын милдети.

### 3. ДОСТУК – УЛУТУБУЗДУН УЛУУ КЕНЧИ

Достук деген асыл сөз кыргыз эли үчүн эч убакта формалдуу ураан, кургак чакырык, тил учундагы кооз кеп болгон эмес. Азия мейкиндиктеринде жашаган түркүн калктардын, тайпалардын чок ортосунда, Улуу Жибек Жолунун тоомунда турган кыргыздар үчүн достук деген нерсе реалдуу маңызга ээ болгон ыйык категория.

Кыргыз калкы өзүнүн акыл-ой казынасын жана тарых тажрыйбасын эл турмушунун энциклопедиясы-“Манастик” топтогон. Белгилеп кете турган нерсе, “Манастын” рухий казынасынын дүйнөлүк улуу универсал идеялар менен ашташып тургандыгы.

Дүйнөлүк акыл-эс тирмийип тиктеп, саргара ойлонуп отуруп тапкан универсал идеялардын бири – бил жарык дүйнөдөгү бардык иереслердин өз ара чырмалышкан байланышы, өз ара шартташкандастыгы жана өз ара бири-бирине багынычтуулугу, дүйнөнүн бир дene сыйктуу буттундүгү, бирдиктүүлүгү жөнүндөгү философия. Биздин «Манасыбыздын» түпкүрүндө да ушундай фундаменталдык идея чөгүп жатат, ал идея эпосто активдүү аракетте турат. Элибизде тээ байыртадан: «Тиричиликтин күчү-бирдикте», «Тирилик түбү-бирдик», «Бирдик болбой тирдик болбойт» деген өндүү акылман философиянын жашап келе жаткандастыгы бекеринен эмес. “Эки эрдин доступу бир белди ашырат, эки элдин доступу миң белди ашырат” – деген ой да ушул даанышмандыктын уландысы. «Манас» эпосунун тундүгүн көтөрүп турган үлкөн идеялардын бири интернационализм, доступ, биримдик идеясы дал ушундай концептуалдык дүйнө таанымдан агыш чыгат. Манас баатырдын кыргызды гана эмес, түркүн уруулардын жана этностороду бириктирген “Кулаалы жыйып күш кылган, курама жыйып журт кылган” ишмердиги дал ушундай философияга негизделет.

Манас дүйнөдөгү эң айкөл интернационалист каарман. Дегеле, «Манаста» адам тегине, улутуна, расасына карап эч качан бааланбайт. Манастын жандай көргөн кырк чоросунун ичинде ар түрдүү улуттардын өкулдөрү: казак да, кыпчак да, монгол да, калмак да, кытай да бар. “Кырк жерден келген кырк кашка, кыркынын жону кырк башка”- делет “Манаста”. Эпостогу эр азаматтардын доступу жана биримдиги биринчи иретте, чындык,

калыстык, адилеттүүлүк, адамгерчилик, эл алдындағы ак кызмат, адал мээнет деген сыйктуу улуу адеп-ахлак дөөлөттөрүнө негизденип турат. «Манастагы» Алманбет менен Манастын достугу жөнүндө да дал ушуну айтууга болот. Маселен, Алманбет баатыр Кытай мамлекетинин атуулу, ал чыгыштагы феодалдык деспотиянын шарттарында чындыкты, акыйкатты, адилеттүүлүктү издеөнүн ачуу драмасын жана трагедиясын баштан кечирген каарман. «Кайынды көрсөм конормун, кайышпай кайың көтөрсө, как ошо жерде болормун» - дейт Алманбет. Чындык, адилеттүүлүк кай жерде болсо, ал ошол жерде. «Башымды жөлөр паана жок, баркымды билер даана жок» - деп арман кылган Алманбет, акыры издеген идеалын Манастын айкөл дүйнөсүнөн табат. Өз кезегинде «издел тапсам канаке, телегей тегизди, өзүмө тентүш эгизди», - деп ичинен тымызын Аккан досту көксөп жүргөн Манас, Алмамбеттен өзүнүн руханий эгизин көрүп, «алыскы иши ойлогон, акылмандын бири экендигин» таанып, кучагын жайып кабыл алыш, «кызыл найза желегим, кытайдан келген белегим» - деп аны менен ажырагыс дос болот.

Манас менен Алманбет көр тириликтин майда-баратынан, бытовизмден, этникалык, улуттук тосмолордон өйдө көтөрүлүп, акыл-ой маданиятынын өтө бийик чокуларына көкөлөп чыккан каармандар. Ошол рух чокусунан бири-бири менен жуурулушкан даанышман баатырлар. Манас менен Алманбеттин достугу дүйнө элдеринин өзара диалогу, чындыкка, акыйкатка, алысты ойлогон акылман калыстыкка негизделген эл аралык ынтымагы жана достугу, биримдиги үчүн өзүнчө бир символ.

Ушул жерден «Манастагы» «Көкөтөйдүн ашынын» эл аралык философиясы жөнүндө да айтпай кетүүгө болбайт. Эпостун көрүнөө жаткан идеяларын гана эмес, көмүске жаткан подтексттерин, тереңге катылган маанилик сырын, тымызын ишара кылышын, кыйытып айтылган нускаларын да окуп, чечмелей билүү зарыл.

«Көкөтөйдүн ашы» жер үстүндөгү калктардын эл аралык форумуна окшойт. Эпостун бул маанилүү бөлүгүн 1856-жылы Ысык-Көлдө биринчи болуп белгисиз жомокчунун оозунан жазып алган чыгыштын чыгаан улуу Чокан Валихановду урмат менен эскербей коё албайбыз. Ч.Валиханов “Көкөтөйдүн ашынын” калк аралык маанисин баамдаган сыйктуу.

Айтылуу бул ашка Бүткүл Орто Азиянын, Сибир, Алтай аймагынын түркүн калктыры гана эмес, алышкы Орхондон, Монголиядан, Жапандын Сыймун аралынан, Кангайдан, Кытайдан, бер жагы Чыгыш Түркстандан, тиги жагы Индостандан, Оогандан, ары жагы Крым менен Урумдан эл чакырылат. Ашка «Ар жумушка дилгирген, алтымыш түрдүү тил билген», жайма көкүл жаш Айдар «булуттуу көктүн астынан, муундуу чөптүн үстүнөн» күштай учкан Мааникер күлүктү минип, чабармандык кылат. Каркырага «кара курттай кайнаган, кумурскадай жайнаган» түмөндөгөн түркүн калк чогулат. «Кытай журту бир түркүн, кыргыз журту бир түркүн, орус журту бир түркүн, ооган журту бир түркүн, калмак журту бир түркүн, казак журту бир түркүн» делет Манаста. Ашка үч жүз миң боз үй тигилет. Чыныгы эпикалык масштаб деп ушуну айтыш керек.

«Көкөтөйдүн ашында» «Жамбы атуу», «Ат чабыш», «Балбан күрөш», «Эр сайыш» сыйктуу спорт оюндары ойнолот. Жамбы атууга жыйырмага жакын калктын көзгө атар мергендери катышат. Ат чабышта түркүн журттардын эки миң күлүгү жарышка салынат. Кыскасын айтканда, «Манастагы» «Көкөтөйдүн ашы» бүгүнкү замандагы дүйнөлүк олимпиаданы элестетип кетет, тагыраак айтканда, азыркы спорт оюндарынын эл аралык олимпиадасынын алгачкы прообразы ондүү. Дүйнөлүк олимпиаданын тунгуч өрнөгү зэлки кыргыз эпосунда берилген десек жаңылышпас элек.

Бирок, «Көкөтөйдүн ашынын» маани-маңызы жалгыз гана ушунда эмес. Иштин терендеги мааниси, тынымсыз кагылыш-кармаштар, кандуу уруштар өкүм сүргөн жоокердик доордо өз жерине түркүн тилдерде сүйлегөн алышкы-жакынкы калайык-калктарды чогултуп, а түгүл жоолашып турган душманын да (калмак-кытай) мейманга чакырып, ак дасторкондун үстүндө мамилелешүүгө, баарлашууга реалдуу түрдө кадам таштаган, түпкүлүгүндө журттар ынтымагын көздөгөн ак калпак кыргыз элиниң айкөл пейлинде жана гуманисттик умтулушунда жатат. Дагы айталы, азыркы эл аралык тынчтык жыйындарынын жана Ассамблеялардын башаты илгери эле кыргыз жергесинде түптөлгөн экен. «Көкөтөйдүн ашын» уюштурган кенешчилердин ақылман тобу «ала-тоодой эт болгон, ала көлдөй чык болгон» бул аш «акыр заман журтуна» чейин адамзат балдарына «санат-нуска» болуп калсын деген улуу мүдөөнү көздөшкөн. Чындыгында эле,

«Манас» дастаны «Көкөтөйдүн ашы» аркылуу (анын айрым койнунда котур ташы бар меймандардын айынан чыр менен аяктаганына карабастан) жер үстүндөгү элдердин биригүүсүн, тыңччылыктын кырдаалында алака-мамилелеге өтүү глобалдык идеясын теренден канкуулап тургандыгы менен жалпы адамзат балдары үчүн табылгыс сабак жана баалуу нуска. Сюжеттик өзөгү кечэеки жоокердик замандын баш-аяги түгөнбөгөн катаал кагылыш-кармаштарына, кандуу казаттарына, каардуу окуяларына шыкалып турса да, “Манас” акылмандыкка чулганган эпос. Бириккен Улуттар Ююмунун Генералдык Ассамблеясы 1994-жылы 5-октябрда: “Манас” эпосунун Орто Азия чөлкөмүндөгү элдерди ззелки тарыхтан бери эле бириктириүүнүн жана байланыштыруунун турмуштук негизги түйүнү экендигин, эпос адамзаттын көптөгөн идеялары менен баалуулуктарын таркатууга шарт түзөөрүн, жалпы адамзаттык мурасты байытууга, эл аралык кызматташуу жана өз ара түшүнүшүү мамилесин чындоого кошо турган салымын эске алуу менен, 1995-жылды кыргыздын улуттук “Манас” эпосунун миң жылдыгы майрамдалчу жыл деп жарыялайт” – деп токтом чыгаргандыгын эске түшүрөлү. БҮУнун Токтомунда “Манастын” мазмундук терендиги жана анын нарк-дөлөлттөрүнүн жалпы адамзаттык мааниси мына ушундайча баса белгиленген.

Биз кыргыздар дүйнөдө жашап келе жаткан маданияттарды, цивилизацияларды, континенттерди бири-бирине каршы койгон, бир жактуу кыймылы бар көчөгө окшогон ар кандай «фундаментализм», «Востокоцентризм», «Европоцентризм», «этноцентризм» деген сыйктуу түркүн «измдерден» оолак болуп келгенбиз. Кыргыздын жүрөгү дүйнөгө дайыма ачык. Пейили кең Каркырадай жайык, кең Алайдай кенен. Кыргыздын “еки элдин доступу миң белди ашырат” деген макалында көп маанилүү подтекст уюп жатат. Макалда башка элге тилемеш гана болбой, ошол элдин өнөрлөрүн өздөштүрүп, өзүндү күчтөндүрсөн гана миң белди ашасын деген идея бугуп жатат. Дегеле, жакшылап үңүлүп көрсөк, түпкүлүгүнда бир калктын өнөр-маданияты экинчи бир калктын маданиятына каршы келбейт. Адам кайсы гана жерде, континентте, аралда жашабасын бардык жерде адам. Ал эми адамдын жаратылышы негизинен бир. Биз бардыгыбыз адам балдарыбыз. Адамзаттын маданий өнүгүшү көп түрдүү болгону

менен ал көп түрдүүлүктүн түпкү насили бир. Дүйнөнүн маданий полифониялуулугу бирдиктүү адам жаратылышынын ар түркүн кырларынын көрүнүшү. Чын-чынында, бири-бирине карама-карши турган Батыш жана Чыгыш деген деле жок. Болгону, Адам ата тукумдарынын маданияты плюралистүү, дүйнөлүк бир түпкү өзөктөн чачырап чыккан түркүн бутактар бар. Демек, дүйнөдөгү маданияттардын алгоолошууларынын жана өз ара баюуларынын жактоочусу болуу толук логикалдуу. Биз жалпы адамзаттын казынасындагы орток асылнарктарды, алатоолуктардын этикалык рухий жактан өркүндөшүнө, асылданышына сүрөө боло турган универсал дөөлөттөрдү өздөштүрүүгө, жергиликтүү кыртышыбызга адаптациялап сицириүүгө, бул аркылуу өзүбүздү байытууга умтулушубуз абзел. Эгерде биз Конфуцийдин, Махатма Гандинин, Лев Толстойдун, Гетеинин маданиятын, этикасы менен философиясын өздөштүрсөк уттай коёбузбу? Ал эми жер үстүндөгү түркүн маданияттардын өз ара алакасы, ар кайсы континенттердеги инновациялык жаңылыктарды өздөштүрүү көп тилдүүлүк өнөрүсүз мүмкүн эмес.

Биздин кыргыздын рух казынасында көп тилдүүлүктүн философиясы илгертен эле жашап келген. Буга улуу «Манастагы» баатыр Ажыбайдын 70 түрлүү элдин тилин билген керемет өнөрү күбө болот. Биздин жергени аралап өткөн Улуу Жибек Жолу да кыргыз баласын алыстагы узун элдин учунан, кыска элдин кыйырына алып барган. Ушундай эл аралык карым-катнаш тажрыйбасынан улам кыргыз эли көп тил билүүнү — эң маанилүү турмуштук зарылдык катары аныктаган. «Манаста» көп тил билүү өнөрү жагынан жалаң Ажыбай гана эмес, эл аралык масштабдагы чабарман жаш Айдар да айырмаланат. Жаш Айдар “Манаста” “Ар жумушка дилгирген, алтымыш түрдүү тил билген, ары тилемч, ары акын”, деп сыйпатталса, Аргын кандын Ажыбай “Адамзаттын үндошү, талайлуу Манас көкжалдын, талыкшаган тилемчи, кара чокко айдаса, калмак тилин билчүүсү, солоон, шибе эки уруу, анын тилин билчүүсү”, деп мүнөздөлөт.

«Манастагы» Ажыбай менен жаш Айдардын тил өнөрү — бул символ. Бул экөө — кыргыз калкынын көп тилдүүлүк жөнүндөгү философиясын көтөрүп жүргөн каармандар. Ал — калк аралык карым-катыштын, диалогдун символу, калктардын өнөр

казынасын өздөштүрүүнүн жол чырагы. Ажыбай менен жаш Айдардын көп тилдүүлүгү – бул бизге «Манастан» калган осуят.

«Эр достугу - эгиз, эл достугу-дениз», «Айрылган эл – азаар, кошулган эл – озоор», «Досу көптү жоо албайт, акылы көптү доо албайт» аттуу макалдар кыргыздардын эл аралык алака-катыш практикасынан жаралып жарыкка келген . Бүгүн болсо дүйнө таанылгыстай болуп өзгөрүүдө. Дүйнө көйгөйүнө айланган демографиялык "жарылуу", жер ресурстарынын азайып баратышы, экономикалык проблемалардын глобалдашуусу, ядролук согуштун коркунучу, экологиялык кыямат, эл аралык терроризм, жер бетиндеги жашоону сактап калуунун зарылдыгы калктардын, мамлекеттердин биринкешүүсүн, өз ара кол кармашкан союзун, дүйнөнү бир бүтүн нерсе катары карай билүүнү, жер планетасынан башка жер жок экендигин, бүт адамзат бир кемеде бараткандыгын терең түшүнүүнү ар бир улуттун алдына курч кооп жатат. Бүгүнкү күндөгү жаңы планетардык ойлом улуттук мүдөөлөрдү жалпы адамзаттын максат - кызыкчылыктары менен тогоштуруп ақыл жүгүртө билүүнү талап этет. Азыркы учур улуттук алкакка камалып, обочолонуп жашоонун заманы эмес. «Бөлүнгөндү бөрү жейт», «Жалгыз дарак токой болбойт, жалгыз таруу ботко болбойт», «Жалгыз аттын чаңы чыкпайт, чаңы чыкса да даңкы чыкпайт», деп кыргыз ақылмандыгы бекеринен эксперткен эмес. Бүгүнкү эл аралык турмуш диалогдун, толеранттуулуктун, консенсустун, ақыл-эстүү компромисстин, кызматташтыктын, алгоолошуулардын жана тилемкештиктин ийкемдүү дипломатиясына мұктаҗ болуп отурат. Мына ушундай кырдаалда эл аралык мамилелерде диалог саясатын жүргүзүү, алыссы - жакынкы өлкөлөр менен өз ара пайдалуу жана төң үкүктуу шарттарда активдүү алака-катышка өтүү, үзөнгүлөш коншулуктун, тыңчтыктын, достуктун, интернационализмдин философиясын тутунуп жашоо – Кыргызстандын коопсуздугунун жана стабилдүүлүгүнүн булагы болмокчу. Илгертен Азия менен Европанын ортосундагы көпүрө болуп келген Улуу Жибек Жолунун бүгүнкү дипломатиясы жана «Манастын» достук идеологиясы азыркы өзгөргөн дүйнөнүн татаал геосаясий кырдаалында улуттук көчтү жүгүн оодурбай, кырыктуу бороон-чапкынга кабылтпай, кыялардан тайгылтпай, жакшылыктын түз жолу менен бакыбат келечекке алып барууга жол көрсөткөн маяк.

Кыргыз элинин ичинде маселени баарлашып чечүүнүн жолун издеген, инсан аралык, калк аралык мамилелерде қылдат, токтоо, сабырдуу боло билген, байкабай туруп баспаган, билбей туруп шашпаган, эргишикендерди эпке келтирген, чаап айтпай, таап айткан, арканды узун таштап, татаал түйүндөрдү айлакер акылы менен чечкен, керек кезде артка чегине билип, кыйын кырдаалдарды “камырдан кыл сууругандай” жайгаштырган, журттар ортосундагы достук-ынтымакка данакер болгон тубаса элдик дипломаттар сейрек болгон эмес (Эрен Улуг, Ажыбай, Бакай, Тилекмат аке, Кыдыр Аке, Сарт аке, Курманжан датка, ж.б.). Манас баатырдын жанагындай «жетимиш түрлүү эл көргөн, жетимиш түрлүү тил билген» Ажыбай жөнүндөгү төмөнкү сөзүн эске түшүрөлү: “Айтылуу чечен Ажыбай, акылга дыйкан эреним, кангай менен кыргызга, арага жүргөн береним, кара тилин кайраган, калк алдында сайраган, узулуп кетсе, улаган, чачылганды жыйнаган”. Бүгүнкү 21-кылымда дал ушундай элчилердин, элдик дипломаттардын өрнөктөрү бизге табылгыс сабак.

Акырында, достук жөнүндө дагы бир сөздү айтып өтөлү. Достук деген бул кандайдыр бир расчетко негизделген жүрүмтурум, же болбосо тартууланган кымбат белектер, формалдуу келишим, салтанаттуу сырткы убадалар эмес. Достук – бул жүрөктөн төгүлгөн сүйүү сезими. Кыргыз поэзиясында жогорудагы Манастын досу Алманбетке арналган өзүнчө бир ыр саптары бар. Ал ырда Алманбет минтип ички жан сырын ачыкка чыгарат:

Ак калпакчан улуу кыргыз жеринин,  
Уулу болуп кызмат қылдым дилимден.  
Аңызына үрөн болуп көмүлүп,  
Көктөп чыгып, мөмө болуп ийилгем...  
Кыргыз деп да, кытай деп да жүгүргөм.  
Эки калкка эркиндик деп бүлүнгөм.  
Өлбөгөм мен Чоң Казатта найзадан,  
Мен өлгөмүн эки эл деген сүйүмдөн!.

Бул монологдон улам айтарыбыз, достук ширелишүүнүн негизинде дал ушул Алманбеттикиндеги айкөл сүйүнүн жатышы абзел. Ал эми достук сүйүү сезими элдин, адамдын тилин, дилин, маданиятын, жан дүйнөсүн түшүнүүдөн улам жарапат. Алманбет кыргыз элин, Манасты ич жагынан түшүнүп, өз элиндей, өз бир

тууганындей көрүп, ак калпакчан калкка агынан жарылып кызмат кылган. Өз кезегинде кыргыз калкы да, Алманбетке жүрөгүнөн балкылдап ийип, аны өз бир боор уулундай санап калган. “Чон Казатта” Алманбет каза таап, жан досунан ажыраганда Манас: “Кызыл болот желегим, Алманбет – канғайдан келген белегим! Кысталыш жерде керегим! Өөдө чыкса – өбөгүм, өлбөй кантин турамын, кайраным Алмам-жолөгүм! Алтын айдар, чок белбоо, арыстаным Алмам, ала жат! Кол кармашып кеткенге, кокуя күн, Алмам, ала жат!”- деп жаш баладай өңгүрөп ыйлаган. Манастын көз жашы өзөктөн өрттөнүп чыккан чыныгы күйүттүн көз жашы болучу. Достукту айтам десен, дал ушул кыргыз менен кытайдын кулундары – Манас менен Алманбеттин достуғун айт дээр элек.

Дагы бир жолу айталы, индивидуалдуу деңгээлде дагы, этностор аралык деңгээлде дагы, эл аралык деңгээлде дагы Манас менен Алманбеттин достуғу-дүйнөгө балбылдап күйгөн ШАМЧЫРАК!

Акырында айтарыбыз, кыргыз элинин жогорудагыдай достуқ ынтымак философиясы, гуманисттик менталитети, баарлашуу, диолог кура билүү өнөрү, карангыдан көз таап, капилеттен сөз таап, айрылганды эптеген, ажыраганды бириктирген асылбаа этикасы жалпы адамзатка өзүнчө бир өрнөк, өзөктүү осуят. Мындай рухий-саясий маданият, интернационалдык нарк-нуска төгөрөктүн төрт бурчунда жашаган калайык-калктар, Батыш менен Чыгыш керектей турган универсалдык дөөлөт, тутунчу идеология жана ар кандай дүйнөлүк документтин пайдубалына алтын тамгалар менен жазылчу кенч десек жаңылышпаспсыс.



## **4. ЖАМАНДЫКТЫ ЖАКШЫЛЫК МЕНЕН ЖЕҢҮҮНҮН ЭТИКАСЫ**

Адамдык өз ара алака-мамилелер системасынын алкагында алып караганда, Борбордук Азиялык социумдун менталитетинде, анын ичинде кыргыз калкында да, илгертен бери бири-бирине жанаша, барабар келе жаткан эки көрүнүш бар.

**Биринчиси** – келип чыккан турмуштук карама-каршылыктуу, көйгөйлүү кырдаалдарда алдыга туруп калган маселелерди авторитардык өкүмдүк менен, күч колдонуп, «ормон опуза», зордук менен чечүү, жамандыктын (зло) каршылыгына жана чабуулуна «жамандыкка - жамандык», «канга - кан», «кылышка - кылыш» деген өндүү принцип менен жооп берүү, күчтүн диктатурасына таянуу.

**Экинчиси** – маселени, проблемалуу түйүндөрдү тынчтык каражаттар, сабырдуу, чыдамкай мунөз, сыйлык амалдар менен чечүүгө, жамандык дегенге «таш менен урганды аш менен ур», «жакшы адамдын ачуусу бар, кеги жок», «кемчилик сенден - кечирмек менден», «атаңды өлтүргөнгө эненди алып бер» дегендей гумандуу айкөл мамиле-эрежени колдонуу аркылуу утушка жетишүүгө умтулуду. Бул арканды узун таштап, алысты ойлогон гумандуу менталитетке эгедер адамдар жамандыкты жамандык менен, жек көрүнү жек көрүү менен жое албайсың, «Бирөөгө таш ыргытсан, ал сага ок атат», «Сөөмөй менен түртсөн, муштум менен жооп аласың», «Кылышынан кан тамганды, тилинен бал тамган жеңет» деген сыйактуу ишенимге бекиген. Мына ушундай акыл даанышмандыгынан чыккан адамдык жүрүм-турумдун бир турмуштук мисалын алдыга тартууну ылайык көрөбүз.

Кечэеки жакынкы эле заманда Түгөл деген бир тарыхый инсан жашап откөн. Бүтүн Жумгал жергесинде турмушта реалдуу жашаган ошол тарыхый инсандын наамында «Түгөл – сай» деп аталган жер бар. Түгөлдүн төрт түлүк малы Окторкой, Сандык жайлоолоруна, кең Суусамырга батпай, эсепсиз болуп жайылып жатчу. Күндөрдүн биринде Эр Эшим аттуу бир белгилүү баатыр Талас тараалтан көп жигиттерин жиберип, Түгөл байдын миндерген жылкыларынын бир чоң тобун четинен бөлдүрүп, өзү жакка айдаттырып кетет. Жылкычылары, жигиттери артынан кууп баралы деп жулунушса, Түгөл: «Кайгырбаңар балдарым, калганын

багып жейли, бастырып бириң барба» деп тыйып коёт. «Топук кылып Түгөл бай, кеткен малга кейибейт, канагаат карын тойгузат, калганы болот деги дейт».

Эр Эшим жигиттерине айдаттырып кеткен калың малдын артынан суроо салып, эч кимдин келбекенине бир чети танданып, бир чети тынчсызданат да, акыры, иштин жайын билейин деп Таластан аттанып, жигиттери менен Түгөлдүн айлына келип түшөт. Жайланаң олтургандан кийин Эр Эшим жылкы тийип алғандыгы жөнүндөгү чындыкты ачык айттып, эмне үчүн куугун салып, жок сурап, арттан барбагандыгын Түгөлдөн сурайт. Ошондо Түгөл мындай деп жооп берет: «Ой Эр Эшим ханым ай, ой-тоо да менин малым ай, кайсы бириң жоктоймуни, кайгыртып азиз жанымды ай, жетишет го өмүргө, калган-каткан дүнүйөм, карышкыр жесе канчасын, кай бирине құйүгөм, сурабай бирөө мал алса, каткырып күлүп сүйүнөм, мейман келсе күштаймын, берекелүү үйүмдөн».

Түгөл Эр Эшимге дүнүйө, көр оокат жерге кирсинг, керек болсо малымдан дагы алыңыз дегенде, Эшим ичинен катуу уялып, байдын айкөл даанышмандыгын баамдайт. Андан ары окуя мындайча уланат: Түгөл сегиз канат ак бозүйдө Эр Эшимди төгүлүп-чачылып коноктойт. Болгон сыйын көрсөтүп, анан бул аз келгесинп, акырында өтүнүч боюнча өзүнүн эң жакшы көргөн, баалаган, айланага атагы чыккан данкетту құлугу Шарп Куланы Эшим баатырга тартуулайт. Мейманга құлугүн мингизип, акырын Таласка узаттып коет.

Эр Эшим Түгөлгө ичинен терең ыраазы болуп, катуу ойлонгон бойдон жерине кайтат. Түгөл бай эл-жерибизди душмандардан коргоп жүргөн Эшим баатырга Шарп Куланы суратпай мурда эле берсем болмок экен, “ат эми эссиң тапты” деп, жайкалган сакалын дембе-дем сылап, айлында кала берет.

Мал-мүлктөн, көр дүнүйө-байлыктан жогору тура билип, дүйнөгө, жашоого кенири көз караш менен караган Түгөл байдын жоомарттыгы, кен пейилдүүлүгү, жан дүйнөсүнүн, акыл-оюнун философиялык кенендиги бизди суктандыrbай койбойт. Түгөлдүн «Таш менен урганды аш менен ур» деген элдик даанышмандыкты карманып, ортодо болчу кандуу кагылышууну болтурбай, Эр Эшимди күч колдонбогон жакшылык мамиле менен багындырганы жана тарбия бергени өзүнчө бир улуу сабак. Тоголок Молдо «Эр

Эшим, Түгөлдүн байлыгы» чыгармасында дегеле меймандос, кең пейил кыргыз калкынын элдик мүнөзүнө тиешелүү келген айкөлдүк касиетти, катуулукту жумшактык менен женгэн кылдаттыкты Түгөлдүн адеп-ахлак үлгүсү аркылуу өзгөчө басым коюп даназалаган.

Түгөлдүн гуманисттик сабагы бүгүнку карама-каршылыкка, тирешүүлөргө толгон жер-жүзү учун, адамдардын өз ара мамилелери учун табылгыс нравалык өрнөк десек жаңылышпаган болор элек. Дүйнөдө тынчтыкты адамдар арасында гармонияны орнотуунун бир амалын мына ушул Жумгалдык байыркы Түгөл байдын даанышман жүрүм-турум өрнөгүнөн издеө туура болуп жүрбөсүн?

Калыгул Бай уулу элдин гуманисттик рух маданиятындагы жамандыкты жакшылык менен женүүнүн жогорудагыдай улуу наркын уланткан инсан болгон. Акылман инсан катары Калыгул киши баласынын жаратылышы зилинде мээримге мұктаж экендигин, мээрим төгүп мамиле жасагандан улам анын ичиндеги муз эрип, ич дүйнөсү жумшарып, көңүлүнө жаз келип, журөгү жибий баштарын, а түгүл адам эмес, жыланды да ташка алbastan сылық-сыпаа мамиле жасап, ак чачса, чакпай ақырын жылып жолуна түшөрүп, турмушта кылыш кармаган катаалдыкка, орой өкүмдүккө, төбөгө камчы ойноткон залимдикке караганда, колунда «куралы жок» жанагындай рух жоомарттыгы алда канча артык экендигин терең түонгандар. Калыгул мына ушундай гуманисттик ынанымын, көз караштык дөөлетүн Ормон хандын алдында төмөндөгүдөй деп жарыялап турат:

Орой айтсан адамга жукпайт,

Орой сөздү киши укпайт,

Сылық-сыпаа сөз жетет,

Ал мээгэ эмес, жүлүнгө кетет.

Түшүндүрүп жай айтсан,

Уялып, ыраазы болуп кетет.

Түшүнтөн адамга бул жерде ийкемдүү гуманисттик курал менен таасир кылып, кишини ич жактан он жака козголтуунун бүтүндөй бир программасы берилген. Олужа Калыгулдуң ишениминде оройлукту назиктик, сылыктык, ачууну токтоолук, сабырдуулук, жек көрүүнү мээрим менен сүйүү женет.

Калыгулдуң мындаи назик этикасына Ала-Буқадан чыккан улуу ақын Нурмолдо Наркул уулунун адеп-ахлак идеясы да үндөш. Ақындын жан дүйнөсү, ақыл-эси, философиясы анын чыгармаларынан күзгүдөн көрүнгөндөй көрүнөрү ырас болсо, анда мындаи мыйзамченемдүүлүк Нурмолдонун чыгармачылыгына да тиешелүү. Ақындын поэзия ааламына үңүлө караганда, Нурмолдонун кишинин дегеле, жер үстүндөгү өзү өндүү пенделерге болгон мамилеси, алар менен алака-катышы, диалогу жөнүндө, анын ой-чункуру тууралуу көбүрөөк ақыл жүгүртүп, толгонгондугу көрүнөөгө чыгып турат. Бул чейрөдө да таш ыргытсан, кайра таш аласың, Тескерисинче «Аш берсен – аш аласың», «Бөлтүрүгүн уурласаң, бөрү да оч алат», «Баарлашкан – билгенге жакшы», «Биреөгө жамандык салганың – өзүндү бутунан чалганың», «Ышкырышса – ынтымак качат, ызаатташса көңүлдү ачат», «Өрдөк жеген каз байлайт», деп насыялтайт Нурмолдо, өзүнүн нускоо ырларында. Тирешкенден баарлашкан артык. Баарлашуу азыркыча айтканда, диалог – мынакей эң керектүү инструмент. Окуучу-шакирти Токмолдо өзүнүн ақын-педагог устatty Нурмолдо жөнүндө мындаи деп эскерет: «Жооп кайтара албай калсак, учукпай тим койчу. Ушунун өзү башка чапкандай тиер эле. Бетген албачу, такыбачу, урушпачу. Ушинген сайын биз окууга кызыгабыз». Нурмолдонун мына ушундай башкаларга окшобогон педагогикалык жүрүм-туруму, балдарды өз жайына эркин койгон кенендиги, инсандык маданияты учүн шакирттери аны терең урматтаган. Кийин атынан айтышпай Нуракебиз деп эскеришкен. Нурмолдо өзүнүн чыгармаларында «жамандар орой көңүлгө, так саларын ойлончу», «сен – деген сенек сөз, сиз – деген сылык сөз», «он келбейсің адамга, орой болуш жаман да!» деп сылыксыпаа этиканын зарылдыгын үгүттөп жүрүп, бу дүйнөдөн еткен. Зордукту, оройлукту өз-ара мамилелердин эрежеси катары кабыл албагандыгы жагынан айтылуу кеменгер Сарт Аке да Нурмолдого ишенимдеш. «Мансабың, зоболоң жогору болсо да, биреөгө зор болбо, зордук-зомбулук кылба. Анын ақыры залал, убал. Көмүр алоолонуп күйбөсө да, көөлегөнгө жарайт. Зордук-зобулуктун түбү-көө. Адамдын шагын сыйдырып, өзүңе душман кылба. Адамды жек көрүү өч качан жакшылыкка алып барбайт. Жек көрүүнүн ақыры касташууга, душмандыкка жеткирет. Адам

өзүнө душман издебесе, кекчил болбосун, кечиримдүү болсун. Элдеги: “Атаңды өлтүргөнгө эненди алып бер” деген макалдын өзөгү ушунда. “Жакшылык айланып кайра келет” деген кеп бекеринен эмес- деп насыяттаган Сарт Аке (Иманов А. Мойт Аке, Сарт Аке, Тилекмат чечен.-Каракол-2009, 91-бет). Нурмолдо менен Сарт аке “Калоосун тапса кар күйөт”, “Жылуу сүйлөсө жылан ийнинен чыгат”, “Атты камчы менен эмес, жем менен айда”, “Жакшы сөз таш эритет, жаман сөз баш чиритет”, “Жакшы сөз – суу, жаман сөз – уу” деген эл макалдарынын нускоолору менен жашашкан.

19-кылымдын экинчи жарымында жана 20-кылымдын башында Тенир-Тоодо жашап өткөн тарыхый инсан, элдик даанышман Байзак Тооке уулу жогорудагы Түгөлдүн, Калыгулдуң, Нурмолдонун гуманисттик адеп-ахлак философиясынын нугунда ойлонгон жана ошол нуктагы реалдуу жүрүм-туруму менен өзгөчөлөнгөндүгүн айтып өтөлү. Кезегинде атактуу акын Калмырза «Эргишен тууганды, эп кылган Байзак аманбы?» деп, Байзакка кайрылыптыр. Чынында эле, Байзак табиятынан тубаса дипломат, инсан аралык өз ара мамилелерде, жекече алакаларда абыдан кылдат, токтоо, сабырдуу боло билген, майдачылыктан өйдө көтөрүлүп, маселеге жогортон серп салып, кенен ойлонуп, туюктан жол таба билген айлакер инсан болгон. Иштин артын, келечекти ойлоп, биреөнүн өзүнө каршы жасаган жоруктарына кечирим менен карап, айкөл чечимдерди кабыл ала билген. Буга Балыкчыдагы Шабдан катышкан чоң топко баратканда Байзактын жигиттеринин атын жыгып алып, Байзактын өзүн ызалап, тентектик кылган Көкүмбай менен Курманга жасаган мамилеси күбө. Балыкчыда чоң жыйын башталганда жаш манаптар Көкүмбай менен Курманды кектебей, Шабданга, жалпы журтка белгилүү кадыр-баркына таянып, аларды чоң топко салып, өч албай, кайра тескерисинче, эки тентекти ошол чоң топко бирин чыбык кыркарға, экинчисин катчылыкка шайлалтырып, көтөрмөлөгөндүгү көпчүлүктү таң калтырган. «Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши» деген ушул эмеспи. Көкүмбай менен Курман Байзактын мындай айкөлдүгүнө ооздору ачылып, жасаган жоруктарына катуу уялышып, андан кийин Байзакты дайыма урматташып, өмүр бою сыйлап жүрүшкөн. Байзактын жүрүм-турумунда мындай мисалдар арбын. Турмуштук

көйгөйлүү түйүндөрдү, өз ара мамилелердеги карама-каршылыктуу, проблемалуу қырдаалдарды сылых амалдар, тынчтык каражаттар менен жайгаштыра жана чече билген аярлыгын, айланча-чейрөгө, жамаатка таалим-тарбия боло турган адамдык айырмалуу касиетин, айкөлдүгүн көрүп-билип ынангандыгынан улам атактуу Куйручук Байзакты “Кара-Ойдогу карк алтын, бүт қыргызга баркы алтын” деп мунөздөгөн.

Жүрүп келе жаткан кептин нугунда кайрадан Калыгул Бай уулуна кайрылалы. Акын-философ Ормон ханга дагы мындай деп кенешин берет: «Көп казакка аттанба, казактын малын аласың, как талаада каласың». Бул накылдын ичинде бирөөгө ак жеринен тийишип, азапка калтырсаң, анын кезеги айланып кайра өзүңө келет, кыянаттык кыянаттыкты жаратат, казактын малын алып түйтүнсан, анын ичинде кек калат, мунун айынан араздашуу, душмандашуу көбөйт, зордуктун түбү – кордук деген ақыл кенчи уютулган. «Көп кыйнаба кулунду, угуп жүргүн мунумду, кезек келип калбасын, кегин кокус албасын. Күркүрөгөн Карапар, күчү пилге барабар, кара чымын таласа, талаага баспай тартынаар»-дейт Калыгул, Ормон ханга айткан дагы бир насаатында. Даанышмандын ишарасынан туюлуп тургандай, пендеге күч менен ыдык көрсөтүп кыйноо, коркутуп сесин алуу жолу менен аны тарбиялап оң жолго сала албасың, кайра анын каршылыгын күчтөсүң, күркүрөп күчкө таянган «Карапардын» зордугу жамандыкты кара чымындай көбөйтөөр. «Карапардын» өзү кайра «кара чымындын» - жамандыктын талоонунда калаар. Мына ушундай ишениминен улам Калыгул тарыхта белгилүү Ормон хандын өлүмүнөн улам келип чыккан қыргыздын эки чоң уруусунун ортосундагы жаңжалды тынчтык жол менен, жарашуунун, жакшылыктын жолу менен чечүүнү сунуштап, көп аракет кылган. Бирок тилекке каршы кара күчтүн «канга - кан» деген эрежеден кайтпай туруп алганы жамандыкты, азап-тозокту Калыгул айткандай, кара чымындай көбөйткөнү бизге белгилүү. «Жакшы болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн, таза болсон суудай бол, жаманды жууп кетирген»- Калыгулдуң бул сөздөрү жогорудагыдай айкөл этиканын жашашы учун жердей чыдамкай, ноюбас калбаат, көтөрүмдүү, жаман ниеттерди суудай таза пейил менен агарткан асыл касиеттин зарылдыгын каңкуулайт. Жамандыкка кечиримдүүлүк алсыздыктын белгиси эмес,


тескерисинче, рух кубаттулугунун жана акыл-эс саламатчылыгынын айгинеси.

Кыргыздын гуманисттик этикалык акыл-эсинин терендиги жана аярлыгы кээде ушунчалык, ал адамдар мамилелеринин кылдат жактарын гана эмес, айбандардын дүйнөсүн да жер тыңшаар Маамыттай тыңшаш турат. Бул жагынан Ысык-Көлдүк айтылуу Мойт Акенин караңкыны көзөп өтүп, түпкүрдү жарык кылгандай көрөгөч, көсөм сезүн, адамгерчиликке сугарылган ажайып рухий парасатын алдыга жайбай өттү мүмкүн эмес. Мойт Акенин тыңшайлыш: “Саяпкер жарашса, күлүккө канат бүткөндөй болот. Мыкты саяпкер күлүктүн табын гана билбестен, күлүктүн көөнүн да табат. Анын эч жерине керт кетирбестен, ичи-тышына кир жугузбастан, күлүк менен кадимкидей баарлашып, кирпигин, жүнүн, туягын, жал-куйругун карап, ысык-суук аралатпай, алдан-күчтен тайгылтпай, сылап-сыйпап, астейдил баркап-баптап асырайт. Өз тарабынан күлүк да муну сезет, тутят. Жылкы жаныбар акылдуу эмеспи. Мына ушунун өзү күлүк менен саяпкердин сүйлөшүүсү болот, өз ара көнүл табышкан саяпкер менен күлүк бири-биринин шагын сындыrbайт. Саяпкердин зоболосун көтөрүп, табына келген күлүк көкүлүн желге сапырып, эл көзүнө көрүнүп, көркүү кенен арыш таштайт. Эгерим, кандайдыр бир себеп менен күлүктүн шамы күйбөй, бактысы ачылбай, мөөрөй алып бере албай калган шартта да, анын шагын сындыrbбо керек. Демейде адам мууну байкабаганы менен, жылкы жаныбар ээси менен кабарлашып турат. Ошондуктан жылкыны эч качан башка чаппоо керек. Өзгөчө күлүктү башка чапса, анын касиети кайтат, көнүлү сууйт. Эсине таарынган күлүк, кандай табы келип турса да, чечилип тер төгүп чуркабай коюшу мүмкүн”. Мойт Акенин бул сездерү эмне деген укмуш сездер, не деген акыл керемет! Көрсө, күлүкту күлүк кылган нерсе, ага берилген жем-чөп, толтура тоот эмес, саяпкердин аёолуу адамгерчилиги, сылап-сыйпаган сыйлык мамилеси экен. Жарыктык жылкыны күлүк кылган саяпкердин мээрими экен. Бул өзүнчө эле бир ачылышка тете сез го. Айбанаттын сырын, жан дүйнөсүн түшүнгөн адам асылдыгы. Мойт Акенин бул алтындай акыл асылкечтиги кыргыз рухунун гуманизминин терендерди жиреп өсүп отургандыгынын дагы бир улук көрүнүшү.

Кыргызда “бирөөнө урмат-сый тартууласаң, өзүң да урмат-сый көрөсүң” деген илгертен келе жаткан накыл бар. Ушул накылдын уркун улаган улуу ойлорду, идеяларды жана реалдуу жүрүм-турум өрнөктөрүн жогоруда көрдүк.

Мойт Акенин азыркы сезүн эске алып айтсак, жан дүйнөдөн нур төккөн мээрим жана акыл айласы менен жылкыны гана эмес, адам баласын да “кулук” кылып түлдөтүп, мөөрөй алууга болот. Күн сыйктуу чачырап тийсен, каршыңдагы пендे гүл сыйктуу бажырайыш ачылат. Жылуу сөз, назик мамиле, кечиримдүү алака камчы менен качырган каталдыкка, оройлукка, осолдукка – альтернатива. Катууну жумшак менен алуу, жамандыкты жакшылык менен женүү ак калпак калктын менталитетинин ак жаркын жагын айгинелеген асылбаа касиет.

Жыйынтыктап айтканда, өйдөтөгү Түгөлдүн, Калыгулдин, Нурмолдонун, Байзактын, Мойт Акенин этикалык гуманисттик даанышмандыгы Лев Толстой менен Махатма Ганди сыйктуу дүйнөлүк улуу ойчулдардын карышкырга каршы карышкырдын методу менен күрөшүү – акырындап отуруп адамдын өзүнүн карышкырга айланышына алып келе тургандыгы, жамандыкты кара күч менен эмес, балта, мылтык, пушка, түрмө, кылыш менен эмес, сылых, жумшак, назик, гумандуу амалдар менен, жакшылык менен женүү жөнүндөгү айтылуу моралдык философиясы менен түздөн-түз үндөшүп турат. Бүгүнкү күндө жер бетине үгүттөлүп жаткан «зордуксуздук философиясын» (философия ненасилия), «зордук-зомбулуксуз дүйнөнү түзүү» аттуу глобалдык тынчтык кыймылын эске алсак, мындай дүйнөлүк денгээлдеги нравалык философия биздин жергиликтүү улуттук кыртышыбызда да узактан бери жашап келаткандыгы сыймыктуу.



## **5.КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ ЭНЕНИН ҮЙЫК ЖАНА БИЙИК СТАТУСУ**

Л.Н.Гумилевдун эзелки доордо түрк калктарында **эн** деген үйык катары өтө бийик баалангандыгы, уул-кыздар ата-энеге бет келгенде, адегенде энесине жүгүнүп салам берип, андан кийин атасы менен учураша тургандыгы жөнүндө даңаза кылыш жазган. Түрк дүйнөсүндөгү эненин ошондой бийик зоболосунун чындык экенин кыргыз турмушу ырастайт. Енисейдеги байыркы Барсбектин эстелигиндеги жазуу адегенде эле «**Он ай боюна көтөргөн эле мени энем!**»! деген сөздөр менен башталат. Алтын-Көлдөгү эзелки кыргыз элчisi Эрен Улугка арналган таш эстеликтеги жазуу да «**Он ай көтөрдү энем. Уул туулдум**»деген сөздөр менен ачылат. Адамдын тагдырына чекит койгон мурзөдөгү чегилген сөз, эң биринчи эне жөнүндө болуп отурат. Бул эмне дегендикти билдирет? Жакшылап аңдасак, бул – сен соңоюп эр жетип, төбөң көккө тийип, канчалык көкөлөп өспө, канчалык атак-даңка жетип зор болбо, баары бир сенин башшың, башталышың энеде деген ақылгөй ой. Сен адегенде эненин курсагында түйүлгөнсүн, эненин жаңынан «баланын үйүндө» сенин денен, жаңың «каймактаган». Түйүлдүк түйшүгүн тартып, жаңынды жаратып кыйналган, он ай көтөрүп, омурткасы сыйдаган – эне! Барсбек менен Эрен Улугдун эстелигиндеги жазууда дал ушул улуу башталышты терен түшүнгөн даанышмандык уюп жатат. «**Он ай боюна көтөргөн эле мени энем**», «**Он ай көтөрдү энем**» деп, энелик улуу түйшүктү атайы басым коюп белгилеп, жан жаратып, өмүр ыроолоп, жарыкка алып келген энелик өйкөл мээримге таазим кылыш, аны өлбөс-өчпөс кылыш даңазалап, ташка чегип жатат го. Чын эле дүйнөнүн башшаты эне эмеспи. Төбөбүздөгү төцирден, көктөгү нур жаадырган күндөн, жер-энебизден кийинки эле жан жараткан экинчи кудайбызы ушул эне го. «**Ыңаалап**» жерге түшкөндөн кийин бооруна алып, эмчегин эмизип, ак сүтүн берип торолтконучу, түн уйкусун үч бөлүп, үстүндө көпөлөктөй айланып, кара жаңын карч уруп, асырап-багып бутуна тургузканычы. Андан кийин уул-кызга өмүр бою эненин жаны курман. Балдарым деп отко-сууга түшүүгө даяр. Биздин илгерки ата-бабалар эненин мына ушундай айтып бүткүс улуу касиетин, өзгөчө табиятын, бөтөнчө мээнэт-кызматын ақылмандык менен

андап туюнгандыктарынан улам, өздөрүн апанын алдында түбөлүк милдеткер, өмүр бою карыздар сесишип, а түгүл ажал жетип, күн бүтүп, акыркы сапарга кетип жатып да, эненин ыйык ысымын оозанууну парзым деп эсептешкен. Барсбектин эстелигиндеги жазуунун жанагинтип эне жөнүндөгү сөз менен башталып жатышынын төркүнү, сырьы мына ушул жакта жатат.

Орхон-Энесай таштарында чагылдырылган энеге карата мамиленин көрүнүштөрүнөн улам байыркы кыргыз тукумдарынын акыл-ой жана жан дүйнө маданиятынын жогору болгондугун баамдоого болот. Буга эл ичинде илгертерен жашап келе жаткан төмөнкү макалдар жана накылдар да кубе: «Эне сүйүссү қүн шооласы сыйктуу болот», «Алтын-күмүштүн эскиси болбойт, ата-эненин баасы болбойт», «Дөөлөтүң – ата-энең» «Эне баскан жөжө өлбөйт» «Эне – соолбос булаю». Ушул жерден баса белгилей турган нерсе, дегеле, кыргыз көчмөн цивилизациясы эненин статусун эң бийик чокуга койгондугу менен бөтөнчөлөнөт. Эненин кыргыздагы эң жогорку руханий статусун «Манас» эпосу да ырастайт. Эне – Манас баатыр учун да ыйык. Таласта ажонун тагында отурган Манас өзүнүн Алманбет баатыр менен болгон доступк шертин энеси Чыйырдынын ак сүтү менен бекемдейт. Достугубуз бузулгус, айрылгыс, түбөлүктүү болсун деп, ант кылышып, биринчи болуп Манас, андан кийин Алманбет Чыйырды эненин эмчегин эмишет. Мунун өзү доступкун шертин бузсак, эненин ак сүтү урсун деген сөз. Демек, Манас учун чынында эле энеден ашкан ыйык нерсе жок.

Энеге карата болгон моралдык-философиялык көз караштын жана сый-урматтын салты те байыркы Манастын, Барсбектин доорунан бери карай уланып, элдик тарбиянын күчү менен улам кийинки тукумдардын рухуна сицирилип келген. Энеге болгон бийик ыймандык сезим кыргыз баласынын «рухий генинде» бар. Мен учун тогуз ай көтөрүп, омуртка-сөөгү сыйзап, ымыркайымдан ысык-суугума чыдап, ак сүтүн эмизип, мээримин төгүп баккан энем баарынан кымбат” (Сарт Аке). Сарт Акенин бул сөзүнөн улам улуу акын Токтогул эске түшөт. Токтогул Сатылгановдун өз энеси Бурмага болгон уулдук мээрим-ызааты, урмат-сүйүссү өзүнчө бир унутулгус сабак.

Алыску Сибирде орус падышачылыгынын каторгалык түрмөсүндө жүргөн кезинде акындын басса-турса санааркап энесин

эстегенине күбө болобуз. «Туткун ырларында» Токтогулдун эки сөзүнүн бири эле апасы жөнүндө. («Армандуу энем жүргөндүр, «Ардагым!»-деп жол карап». «Сагынып ырдайм ар күнү, кеторүп баккан апамы». «Буруулуп баар бекемин, мундуу болгон апама»). Түрмөдөн качып чыгып, эл-жерин издең жөнөгөндө да, биринчи эле эстегени энеси: «Алты аркар жылдыз батканча, алты айланып эмизген, айланайын апакем, ак сүтүндү сагындым!..» «Каны калып бир кашык, эти калып кек жашык» туулган жери Кетментөбөгө эптеп жеткен кезде да, ақындын алгач оозангыны энекеси: «**Алдейлеп мени чоңойткон, апакем аман барсыңбы?**». Бир боор уулдун табигый сезиминен башка да, Токтогулдун энесине болгон урматынын негизинде чоң адамдык ақыл даанышмандыгы жатат. Бул даанышмандык – «алты аркар жылдыз батканча, алты айланып ак сүтүн эмизип, алпештеп багып асырап, адам кылып, бутуна тургuzган асыл эненин эмгегинин ыйыктыгын жана улуулугун ичтен терең туюну билгилigi («**Балапандай баккансын, ак сүтүндү эмизип, бооруца басып жаткансын, алпештедиң апаке, адам кылдың асырап**»... «**Кош апаке!**» ырынан). Мына ушул ак сүтүн эмизген эненин улуу ыйык эмгегин актоону Токтогул биринчи ыйык парзым деп сезет. Апанын ак сүтүн актабай бу дүйнөдөн кетүү эң кечиримсиз иш. Буту-колунда кишен шалдырап, бүргөгө таланып, түрмөдо отуруп, бир түнү Токтогул азаптан кутулуш үчүн жанын кыйгысы келет. «**Арманыңды чеч эне, ак сүтүндү кеч, эне!**»-деп энесине жалбарып, көз жашын төгөт. Бул жерде уул Токтогул өзүнүн өлүп калышынан коркпостон, элден мурун энесинин алдынчагы карызынан кутулбай өлүп калуудан коркп отурат. Ошон үчүн «Ак сүтүндү кеч, эне!»- деп апасынан өтүнөт. Эгер оюнда апасы ак сүтүмдү кечтим десе, анда шордуу туткун ақын абийири менен тынч өлүп кете бермек. Түрмөдөгү мындаи жүрүм-турумунан Токтогул ақындын уулдук адеп-ыйманынын аруулугу, Кетментөбөнүн булагындай тазалыгы даана туюлуп жатат. Ал эми айдоодон кайтып келген кезинде Токтогулду биринчи иретте, эненин карызынан кутулуу мүмкүндүгү ачылгандыгы кубандырат: «**Айланып келдим алыстан, актоого ак сүт карызды**». Эне деген – ыйык. Анын ак сүтүн актоо, эненин карызынан кутулуу – уулдун адамдык парзы, өмүрлүк мүдөөсү. Энени төбөгө кетерүп урматтоо – бардык пенделер үчүн бузбай,

аттабай турган адеп-ахлактык мыйзам. Токтогулдун энэ жөнүндөгү кан-жанына, ақыл-эсine сиңген этикалык кеменгерлігүү ушундай. Тоо булбулунун мындаи адамкерчиликтүү, гуманисттик адеп-ахлагы кыргыз калкынын илгертен уланып келе жаткан энени эң бийик санаган элдик рух салтынын символу.

Егерде эненин ким экендигин дагы бир жолу терең билгибиз келсе, анда ақын Шайлообек Дүйшееевдин “Ағындылар” аттуу китеби менен таанышканыбыз абзел дээр элек. Ш.Дүйшееев аталган китебинде Канымгүл кемпирдин Улуу Ата Мекендик согуштан кайтпай калган Ормо деген уулун күтүп, жаны жай албай, ичинен түтөп, өрттөнүп күйүп турган кебетесин художниктүн реалистик чынчылдыгы менен тартып берген. Канымгүл апанын айылдын үстүндөгү талаадан “түшүрүп ийип топчусун издең аткансып, боз үйдүн ордундай жерди кайта-кайта айланып, кайта-кайта тегеренип” уулунун согушка кетип жатып ақыркы жолу буту баскан жерди издең жатканын, ошол жердеги уулу жөлөнгөн ташты сылап-сыйрап отурганын, таштын чеке белиндеги чөп-чарды аярлап тазалап жатканын, кудайлап салган төлгөсүн, “балекетинди алайын Шакенбай, балам аман-соо жүрүптур, күзү менен келип калчудай өндөнет” деген жүрөктүн түпкүрүнөн атыш чыккан саргайган сагынычтуу сөздөрүн, чүрпөсүнүн таманы тийген жердин топурагынан алып, түйүнчөгүнө түйгөнүн, согуштун басылганына далай жыл болсо да, 50-жылдардын ортосунда апасын күткөн жаш баладай жол карап, кара козусун түлөөгө байлап, кудайлап турганын көрсөткөн Ш.Дүйшееевдин документалдуу баянынан улам бу жарыкчылыкта ЭНЕ деген ким экендигин дагы бир жолу таң кала, жүрөгүбүздү сыйдатып, тереңден сезип-туябыз. Эненин ушундай касиетин сезип-туйганынан улам даанышман Сарт Аке өз учурунда: “Адам баласы канчалык ак, энэ сүтүндөй таза, Аллах-тааланын жолунан чыкпай адал эмгеги менен тер төгүп жашаса да, бу жалганды пенделик бардык милдетин түз аткарса да, эненин эмтегинен, энеге болгон парзынан кутула албайт. Энэ өмүрдө эч нерсе менен алмаштыrbай турган нерсе! Бул – дүйнедө баасы жок, баа коюуга мүмкүн болбогон нерсе”-деп айтса керек.

Энени Манас агадай, Токтогулдай, Сарт Акедей ыйык көрүү, анын ак сүтүн актоого бардык күчү менен умтулуу-ар бир кыргыз баласынын адамдык парзы, асыл мүдөөсү болуп келген. Бүгүнкү капиталисттик рынок мамилелердин кырдаалында өлкөбүз

моралдык кризиске кабылдып, жан кейиткен терс көрүнүштөр кездешип жатса да, ата-энени пир тутуп, урматтоо адеби, ыймандык салты бүгүнкү тукумдарда уланууда. Мисал иретинде Евразия жылдызы Гүлжигит Калык уулунун сөзүнө кулак түрөлү: «Албетте, ата-эненин эмгегин ар бир бала жогору баалаш керек. Мен дагы тапкан табылгам, жеткен ийгилигим баардыгы ата-энеме гана таандык деп эсептейм. «Евразия жылдызы» долбоорунан жеңген сыйлыгымды толугу менен ата-энемдин колуна тапшыргам. Себеби, бул алардын сыйлыгы. Мени ушул жарык дүйнөгө алып келгени, татыктуу тарбия бергени эле канча мээнет. Ушул сыйлык менен ата-энемдин милдетинен кутулдум деп айта албайм. Өмүр бою кызматымды кылып, ийгилигими бөлүшсөм дагы энемдин ак сүтүн актай албайт чыгаармын» («Жаңы ордо» гезити, 2012-жыл, 18-май). Манастын урпагы деп дал ушул Гүлжигитти айтыш керек. Ал эми 2014-жылы октябрда дүйнө биринчилиги учун самбо боюнча Түштүк Кореяда өткөн эл аралык спорттук мелдештө алтын медал алып, биринчи байгени женип, чемпион болгон 18 жашар Тилек Аманкулов кабарчынын: “күрөшүп жатканда биринчи эле оюна эмне келди” деген суроосуна, “женилип калсам, апама эмне дейм? деген тынчсыздануу пайда болду” деп жооп берип отурат (“Кут билим”-24.10.2014). Демек, кыргыз менталитетинде эне деген улуу түшүнүк мурдагыдай эле ыйык саналып, уулдун арнамысынын чен-өлчөмү катары жашоосун улантууда. Буга кыргыз поэзиясындагы соңку кезде жараган төмөндөгү элегиялык маанайдагы сагынычтуу, армандуу, муңайымдуу ыр саптары да күбө өтүп турат:

Сени да тооруп бир күн ташбоор ажал,  
Аргасыз балдарыңдан бөлүнгөнсүн.  
Бирок да ордуң апа, бейитте эмес,  
Түбөлүк менин күттүү төрүмдөсүн.  
Чын сырым, сени жерге бербегемин,  
Апаке, жүрөгүмө көмүлгөнсүн!...

Эне менен ата эгиз түшүнүктөр. Кыргыз социумунун ичинде бул түшүнүктөр эч убакта бири-биринен ажыратылып каралбайт. Кыргызда эне менен катар эле **Ата түшүнүгүнүн** статусу да өтө жогору. Буга кыргыз элинин **«Ата – алтын түркүк», «Ата – аскалуу зоо», «Ата арбагы – ыйык», «Атанын сөзү – акылдын көзү», «Ата – очпөс чырак, Эне – соолбос булак»** деген

макалдары күбө. Кыргыздын түшүнүгүндө бала атасынын руханиятынын уландысы, мурасчысы. Уул-кыз үчүн ата – тутуна турган тутка, кармана турган туу.

Азыркы глобалдашуу заманында коомдо антисоциалдык, деструктивдик жорук-жосун, журум-турум арбып, адамзат адеп-ахлак кризисине дуушарланыш турган чакта тарбия-таалим системасы адамды арууланта турган моралдык үлгү-моделди көшөрүп издең жатат. XXI кылымдын жана келечектин адамы кандай болуш керек дегенде, биз минтип айткыбыз келет: XXI кылымдын адамы кыргыздардагыдай эне менен **атаны** пир тутуп, терең урматтаган инсан болуш керек. Ушул улуу адамдык асыл касиетсиз инсанды, ал канчалык билимдүү болсо да, айга, космоско учса да, баари бир адам болду деп айтышыбыз мүмкүн эмес. Ата-энесине чүйлүсү менен карап, аркасын салган, апасынын ак сүтүн унугткан киши, ал болгону кош аяктуу социалдык макулук. Эне-атага болгон сый-урмат, ак жаркын мамиле, аларга өзүн түбөлүк карыздар сезип жашоо-бул адам болуунун чен өлчөмү. Адам болуунун кыргызча МОДЕЛИ. Мындан адеп-ахлак дүйнөлүк этиканын казынасынын алтын кенчи.

Акырында, корутундуга келели. Улуу акын Нурмолдо «**Асты бир киши жарыбайт, сыйынары болбосо**» дейт. Туура айтылган ой. Эгерде кишинин ыйык көрүп, сыйынган нерсеси болбосо, ал жер менен жер болуп, «боортоктоп сойлогон» макулукка айланары да чын. Те байыркы Манас заманынан, Орхон-Энесай доорунан бери карай кыргыз элинин сыйынар нерсеси болуп келгенин, кыргыз баласы эне-атаны тuu тутуп жашаганын көрдүк. Кыргыз ошол үчүн кыргыз. Эне менен атаны урматтоосуз – кыргыз жок, керек болсо. Бул салт, бул сыйынар дөөлөт – кыргыздын руханий цивилизациясынын улуу көрсөткүчү, улутубуздуун унгулуу наркы. Биз, педагогдор, өсүп жаткан муундарыбызды ушул рух цивилизациябыздын салтында, айкөл Манас атабыздын эне менен атага сыйынган улуу адептик-ыймандык дөөлөтүнүн үлгүсүндө тарбиялоого тийишпис.

## 6.ЭЛДИК КОЛОМТОДОГУ ЭМГЕК ИДЕОЛОГИЯСЫ

Тоталитардык системанын доорунда биздин жарандардын көбүндө бир көнүмүш адаттын калыптанганы ырас эле. Бул-тыштан келген идеаларга, жогортон түшүрүлгөн көрсөтмөлөргө, империялык борбордо даярдалган белен стандарттарга ориентация жасоо. Коммунист кыргыз өз жергесинде өз алдынча чыгармачыл сочинение жазганга эмес, Кремль тараптан чыккан диктовка менен “диктант” жазганга көбүрөөк ык алган болуучу. Бүгүнкү күндө кээ бир ак калпакчан атуулдардын кыргыздар эмгекчилдиктин өрнөгүн кытайлардан, япондордон, немистерден же дунган, корейлерден үйрөнүшү зарыл деп газеталарга жазыпкандарына, телеэкрандан сүйлөгөндөрүнө күбөбүз. Мындай ойлор биздин чейрөдөгү чет жактагы белен үлгүлөргө механикалык түрдө түздөнүп көнгөн адаттын инерциясы деп ойлойбуз. А чындыгында, кыргыздын өзүнүн улуттук коломтосунда алтынга алмашкыс ажайып кенч-дөөлөттөр, эмгек, эмгекчилдик, мээнэткечтик жөнүндө “сакадай бою сары алтын” асыл нарктар, эң сонун элдик тажырыйба, тарыхтаржымал, сабак-нускалар уюп жатат. Мына, улутубузун улуу мурасы-“Манаска” карайлыш.

Кытай-калмак ханы баскынчы Алоокенин кандуу алааматынын айынан Ала-Тоодон зордук менен ажыратылып, кул, туткун катары, ач-жылаңаң, азып-тозуп Алтайга сүрүлүп келген кыргыздар “Алдыга салса ак жолтой, сүйлөгөнү-жарыя, калың кыргыз ичинде, кадыры бийик карыя” Акбалтаннын айланасына баш кошкон. Дагы айтталы, “Колу артына байланып, кой ордуна айдалып” карып болуп, не кыларын билбей, айласы куруп турган элге кайрылып, Акбалта: “Медер кылып жүрүүчү, белгилүү кыргыз элиң жок, керүүгө тиккен багың жок, керсейип жүрөр чагың жок, талаага тиккен багың жок, дардайып жатар чагың жок, эмгек кыл балдар, эмгек кыл, ақынды эмгек кайырат, арыганың семириет, ачкан курсак тоюнат, алтындын кенин казалы, кетмендеп жерди оёлу, жан аябай турушуп, аябай жанды бағалы, кар жер менен урушуп”-деп жалындуу чакырык таштап, арып-азган боордошторунун аман калышын дыйканчылык кылуудан көрүп, көпчүлүктү артынан ээрчитип, аларды өлбөй тириүү калуу өздөрүнүн колунда экендигине ишенидирип, “кара жер менен урушууну” (дыйканчылык ишин)

чечкиндүү түрдө уюштурат. Акбалтанын демилгесин Ороздунун уулу Жакып: “азып келген кыргыздар, Акбалта тилин алалы, ағызып терди маңдайдан, аштыкты кенен салалы, кайгынын баарын көлү, кара жерди биз быйыл, кетмендеп жатып оёлу” – деп каттуу колдойт. Бир сөз менен айтканда, кыргыздар түн уйкусун, күн тынымын билбей, өмүр же өлүм деп “төбөсү менен жер казган” өжөр эмгек-мээнеттин натыйжасында ачкачылыктан, жакырчылыктан чыгышып, акыры экономикалык жактан бутуна турушуп, өздөрүн өздөрү сактап калууга жетишишет. Ороздунун уулу Жакып кырк миң жылкы күтүүгө, сандыгын сары алтынга толтурууга үлгүрөт. Мына ошентип, кыргыздар Алтайда ченде жок күжүрмөндүүлүк жана өжөрлүк менен кара жерден ырыссы, бактаалай табуунун өрнөгүн көрсөтөт.

Алтайдагы кыргыздардын өжөр эмгегинин натыйжасы жөнүндө Эл мугалими Бектур Исаков төмөндөгүдөй оюн ортого салат: «Ошентип Акбалтанын акылы аркылуу кыргыздар байып калышты. Ал эми мындаи бакыбат, бардар, бай болуудан эмнени андап билүүгө болот? Төмөндөгүлөргө серп салыңыз: 1.Кара калмак, манжуу журтка тең ата болуп жашай алат дегендик. 2. Кырк үйлүү журт чогуу-чаран жашаш, тилин, салт-санаасын, ырым-жырымын өз алдынча жүргүзө алат дегендик. 3. Башка эл-журт менен алыш-бериш, ар кандай мамиле жүргүзүүгө күдүрети жетет дегендик. 4.Бир топ кыйынчылыктарды материалдык байлыктын күчү менен жениш кете алат дегендик. 5. Күнделүк турмушу үчүн гана эмес, келечектеги укум-тукум үчүн кам көрө алууга мүмкүнчүлүгү бар дегендик. Демек, кыргыздар акыл, ал аркылуу адал мээнет менен байлык топтоонун аркасында кара калмак, манжуу журтка сицип кетпей, өзүнүн улуттук ажарын, табигый түр өзгөчөлүктөрүн сактап калышкан» (Б.Исаков. Кыргыздар элдигин кантитп сактап калган? – Бишкек, «Учкун», 2006, 16-17-беттер).

Алтайдагы кыргыздардын тагдыр кылдын кырында кылтылдаап турганда, оор кризистен кантитп чыкканы бүгүнкү биздин тукумдарбызыга орчундуу сабак. Жанагындай, кээ бир ак калпакчан атуулдардын кыргыздар эмгекчилдиктин өрнөгүн япондордон, же дунган, корейлерден алуу зарыл деген компетентсиз ойлоруна карата биз, тескерисинче, азыркы кыргыз жарандарына эмгекчилдиктин, күн-түн тынбаган мээнеттин

үлгүсүн дал ушул «Манастан» алуу керек деп айтаар элек. Алтайдагы кыргыздардын мээнеткечтиги, керек болсо, япондорго деле сабак. Экономикалык жактан онолуш үчүн өрнөк-үлгүнү башка жактардан эмес, өз бир боор кыртышындан издегениң, алганың эп, өз рухий мурасындын философиясын терең үйрөнгөнүң жөн дегибиз бар. «Манаста» кыргыз жери – Ала-Тоо «береке экен, бел экен, пенде көрчү жер экен, жердеген адам бай болор, түгөнбөс ырыс-кен экен», - деп мунөздөлөт. Бирок айта турган нерсе, албетте, ушул жерди адам жөн эле конуштаса эле, жердесе эле ал өзүнөн өзү ырыска тунуп, бай болуп калбас. «Манастын» көркөмдүк-образдык логикасынан ушул жерди баркташ-баалап, кадырына жетип, чекеден тер ағызган ак эмгек менен бул жерди кетмендеп иштетип, ейдөтөгү Алтайга ооп барган кыргыздарчылап Ала-Тоодо “төбөсү менен жер казып”, түйшүктөнсө гана адам ырыс-кешикке, түгөнбөс береке-байлыкка ээ болмок деген идея чыгып турат. А азыр эгемендүүлүктүн учурунда болсо, минтүүнүн ордуна “жер соорусу турбайбы, жердеген адам тунбайбы” делген берекелүү асыл жерибизди таштап, оюй табылчу оокат издеп, бакытты башка жактан табам деп, чоочун жактарга тентип кетип жатышкан кыргыз жарандарынын тагдыры таң калычтуу да, аянычтуу да, өкүнүчтүү да. Ошол эле учурда мына бу катарыбыздагы дунган туугандар эч жакка жер которуп кетпей эле, дыйканчылык мээнети менен бакытты кыргыз жеринен таап жатышат го.

“Манастагы” “эмгек кыл, акынды эмгек кайырат, арыганаң семирет, ачкан курсак тоюнат” деген корутундудан улам ата-бабаларыбыз эмгек деген нерсени материалдык молчулуктун, татыктуу, таалайлуу жашоонун улуу куралы катары карагандыгын түябиз. Жокчулук, кедейлик кендерди кесет, канатынды жайылтпайт, уучунду узартпайт. Ошон үчүн илгеркилер «Манастын» осуяттарынын духунда “Жоктун жону катуу”, “Аргымак мойнун ок кесет, азamat мойнун жок кесет”, “Ач киши урушчаак, арык кой тырышчаак”, “Өрүш малдуу - дасторкон майлуу” “Даны жоктун - наны жок, наны жоктун - жаны жок”, деп жакырчылыкты жамандык катары санаган накылдарды бизге калтырган. Ушундан улам элибиз “Ачтын аны жүрбөйт” деп, өпчап жашоодон, итке минген кедейчиликтен куттууунун аргасын издеп, бардар турмушка, майкөл-сүткөл жашоого, ырыс-кешиктүү

оокатка (жогорудагы алтайлык кыргыздарды эстениз) умтулуп келген. Ошондуктан "Эки бээлүү эл сактыйт, жалгыз бээлүү жан сактыйт", "Эсиц болсо эчки бак, эчки тууйт эгизди, эки жылда сегизди", "Эгин айдоо - байлык айдоо" деген насыкаттар тукумдарга калган. Ал эми жетиштүү, мартабалуу турмушка жеткире турган байлыкты табыштын, күтүштүн жолун калкыбыз жанагинтип, күн-түн тер төккөн чаалыкпас эмгектен, талыкпас мээнеттен көрүп, "кулча иштеп, бийче же", "Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот", "Байлыктын атасы -эмгек, энеси - жер", "Эмгеги аздын өнмөгү аз", "Күн караган суукка тонот, бай караган ачтан өлөт", "Саргара жортсоң, кызара бөртөсүн" деген алтынга алмаштыргыс насааттарды урпактарына мурастап туруп, бул дүйнөдөн көчүшүптур.

Мына ушинтип, эмгектин культу, эмгек идеологиясы өзүбүздүн рух казынабызда, "Манаста" турат. Кыргыздардын эмгекчилдиги, айрыкча устачылык, кол өнөрчүлүк жагындагы артыкчылыктары илгертен айланы-тегеректеги калктарга даңаза боло келген. Буга тарыхый маалыматтар да күбө өтүп турат. Маселен "Байыркы мезгилден бүгүнкү чейинки Сибирь тарыхы" аттуу эмгекте: "**Орто Енисейдеги кыргыздарда кол өнөрчүлүк өнүккөн. Анын ичинде металл иштетүү биринчи орунда турган**"- деп жазылат.

Улуу "Манас" эпосунда күн-түн тынбаган ак эмгектин, мандайдан тер шорголоткон адад мээнеттин аркасында эл-журтка атагы чыккан адамдар көкөлөтө даңталат. Буга байланыштуу «Манастагы» атактуу Бөлөкбай устаны аргасыздан эске түшүрөбүз. Манас баатырдын «учун кайын чыгарган, ууга аябай сугарган, түн ичинде сууруса, өрт күйгөндөй кызарган, шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мурт кеткен» албарс кылышын, «камыш кыйып каптаган, тарамышка чаптаган, темирин сегиз кырдаган, он эки түрдүү сырдаган, учун ууга сугарган, бөрү тил мизин чыгарган, шамалга тийсе ырдаган, тийген жери ырбаган» керемет сыр найзасын жасаган тенденциясиз чебер уста Бөлөкбайдын укмуштуу өнөрү жана чаалыкпас эмгекчилдиги адамды таңгалдыrbай койбайт. Ошондой эле, журттун ичиндеги колунан көөр төгүлгөн устарларды, жез оймок уздарды, көзгө атар мергендерди, балбандарды жана башка түркүн өнерлүүлөрдү чогултуп, алардын күчүн уюштуруп, эл үчүн мандайдан тер ағызган мээнетке чегип, өзү да белин оорутуп, колун жоорутуп, көз

майын коротуп, айлап-жылдап түйшүккө белчесинен батып, узак эмгектенип, Манастын кырк чоросу жана кошууну үчүн аскердик курал-жарактарды, аспап-шаймандарды, жоо кийимдерин, гүлазык, дары-дармекти шайма-шай даярдаган калк энеси Каныкейдин даңазасы эпосто бийик добуш менен жар салынат. Чаалыкпас эмгек-мээнеттин натыйжасында эсепсиз байлыкка ээ болгон атактуу Көкотөй бай “Манаста”: **“Тогуз миң токсон жылкым бар, токсон миң беш жүз коюм бар”**-деп, өзүнүн таман акы мандай-тери менен ээ болгон байлыгына сыймыктана мактаныш турат.

Кыскасын айтканда, эл турмушунун энциклопедиясы-улуу рух казынабыз “Манас” бизге эмгек -жашоонун пайдубалы, ийгиликтин ачкычы, ырысъы-таалай, берекенин булагы, атак-даңктын атасы, “эмгек-эрдин көркү, эр-элдин көркү” деген философияны тартуулайт. Илпери ырын да ырдаган, Манасты да айткан акын Жеңижок бир ырында эмгек жөнүндөгү өзүнүн оюн чегине жеткире минтип таасын айткан: **“Адал эмгек – динибиз, ата-баба – пирибиз, өмүрү бүгпөйт тирилик, жаралган адам эмгектен, жарыша иштеп, түрүнүп”**. Акындын ою боюнча адамды адам кылып жараткан эмгек экен. Мындан ой адам баласынын жаралышындагы эмгектин ролу жөнүндөгү дүйнөлүк ақылман ойлор менен үндөшүп турат. Адамды адам кылып эмгек жаратып жаткандан кийин инсан эмгекти кантит дин катары, туу катары тутунбай коё алат? Демек, адал эмгектин кулу болуу – адамдын адеп-ахлагынын көрсөткүчү. Жеңижок чыгармаларында даңазалап ырдаган колунан көөрү төгүлгөн, албан түрдүү буюмдарга не бир кооз кыял-сүрөттердү чөгөргөн, жез оймок, «ак болот ийне саптаган, ак макмал көрпө каптаган» эмгекчил керемет уздар – суктануубуздун предмети, руханий сулуулуктун символу. Эмгекке сыйынуу, эмгекти дин тутуу философиясын, адал эмгекти жер үстүндөгү баардык жакшылыктардын булагы катары эсептеген даанышмандыкты жана адеп-ахлакты Жеңижок атабыз кезегинде улуу “Манастан” мурастап алган.

Ошону менен биргэ “Манаста” эмгек этпей, мээнет тартпастан даяр оокаттын үстүндө ойноп-кулгөн бекерпоздук, куурай башын сыйндыrbай, белен эт-майдын үстүндө чалчандаган эркелик сынга алынат. Буга “топозу токсон миң болгон” ошол эле хан Кекетейдүн баласы Бокмурундун образы күбө. Бокмурун кара жумуш деген

эмне экенин билбей, түйшүк тартып түйшөлбөй, алтын-күмүшкө бөлөнүп, “ак кол” болуп, эрке талтаң чоңоёт. Бирок эмгексиз эрке өскөн Бокмурунга эс кирбейт. Чоңоюп жигит болсо да, турмуштун өйдө-төмөнүн, ысык-суугун көрбөгөндүктөн Бокмурун эч нерсенин баркын билбейт. Мына, Бокмурундуң өзүнүн сезүн тыңчай кетели: “Эркелик менен ар качан, эртеден кечке уктадым, эркелик менен жаш жүрүп, эчтеме туйбай мас жүрүп, эл қадырын билбедим”! “Эрке бала эрте бузулат” деп элде айттылғандай, атасы өлүм алдында жатса, Бокмурун кыз издеп Ооганга кетип калат. Ал үчүн баары женил, баары оңой, баары текейдей арзан. Бүгүнкү күндө биздин айылдарыбызда, шаарларыбызда ата-энесине жүк болуп, куурай башын сындыrbай, бөтөлкө, нашаа менен дос болуп, көчө таптаган бейадеп жаштар, анан калса даярдын үстүндө шапар тепкен Бокмурунга окшогон эркелер азбы? Шапар тепmek демекчи, кенедей түйшүк тартпай, ак нандын үстүндө эрке осуп, “карга баласын аппагым дейт” дегендей, үстүнө үзүлүп түшкөн бай атасынын долларына ысуулап, эчтекеге эмгеги өтпөй туруп, укмуштуудай кымбат машинада чалкалап-чалчандаган бүгүнкү эсирген өспүрүмдөр кимге тааныш эмес. Жакшы деген эмне, жаман деген эмне деген менен иши жок, көздөрү тумандаган мындај жаштар канчалаган адамдарды “жиптери” менен койдуруп кетип жатышат. Ушундай эмгексиз, мээнетсиз Бокмурундардын чардаган жайлары-саunalар, түнкү клубдар, казинолор. “Мушташуу, бирин-бири курал менен коркутуу, зордуктоо мунун баары түнкү клубдарда болот. Чириген байлардын балдары келип, клубка киришип, атайын сулуу кыздарды карап, жанында жигити болсо да, аны коркутуу жолу менен кызды алыш чыгып, эч ким жок жерге алпарышып, зордуктاشат” (“Мекен” газетасы, 6-март, 2013-жыл). Мынакей, бардыгын арзан көргөн, оңой көргөн, жатып ичээр болуп, белендин үстүндө, турмуштун өйдө-төмөнү менен иши жок, эрке-талтаң өскөн чүрпөлердүн чоңойгондогу “адеп-ахлагы”. Бул турмуштук фактылар адам тукумдары эмгектен ажырап калганда, аны ыйык тутпай калганда, бекерчиликти, жанбактылыкты, эркеликти жанына жолдош кылган кезде кандайча адептиկ-ыймандык деградацияга учурап бўлунөөрун тастыктайт.

Улуу “Манас” илгерки жана кийинки замандардын Бокмурундарынын илдөттерине альтернатива тартуулагандыгы

менен кымбат. Жанагы Алтайдагы Жакып ата менен Чыйырды энени кайрадан эстесек. Кырк миң жылкылуу бай ата-энени жалгыз бала Манасты канаттарынын алдына калкалап, түмшуктууга чокутпай, түяктууга тептирибей, куурай башын сындыртпай, Бокмурун сыйктуу эркелетип өстүрүүлөрү мүмкүн эле. Бирок Жакып менен Чыйырдынын ойлоо образы башка получу. Алар «**Мээнет менен жан багыш – адамдыктын белгиси**» деген эл накылынын нугунда ойлонгон инсандар. Алтайдын Ак-Талаасына айдалып келген бир ууч кыргыз менен бирге, итке минген жакырчылыкка, ачкачылыкка туш болуп, бирок акыры өз күчтөрү, өз таман акы мандай терлери менен бутуна турган Жакып менен Чыйырды эмгек деген нерсенин баркын жакшы түшүнгөн. Жакып менен Чыйырды эмгектин баланы тотуктуруучу, бышыктыруучу, чыйралтуучу күчүн, жашынан мээнеттүү болсо, чонойгондо дөөлөттүү болорун, бала кичинесинен эмгекке жатыкса, башына бакыт конорун өз тажрыйбалары аркылуу терең билишкен кишилерден эле. Мына ошон үчүн бала Манастын тарбия-таалим үчүн койчу Ошпурга берилиши Жакып менен Чыйырды үчүн кандайдыр бир кокустук эмес, толук мыйзам-ченемдүү нерсе получу. Мына ошентип, Манас Ошпурдун колунда төрт жыл жүрүп, 12 жашка келет. Кыскасы, малчылыктын кыйынкезен, түмөн түйшүктүү жумушу бала Манастын “балтыр эти толуп”, тотугушуна, кагылыш-согулушуна, жаштайынан турмушка күйдүм-быштым болушуна, “кайралып-булөнүшүнө” чоң сүрөө болуп, жемиштүү таасирин тийгизген. “Окуган билбейт, токуган билет” дегендей, Манас өзүнчө турмуштук тажрыйба күтүп, эмгек мектебинен Жакып атасы күткөндөй, “сөз айтууга жатыгып, сөөгү бышып катыгып” чыкты. Ошпурдун колунда жүргөн кездеги тарбия-таалимден чыккан натыйжа “Манаста” бир-эки сап менен: “Ошпурга барып эр болду, эр уулу менен төң болду” деп жыйынтыкталат.

Кыскасы, бир сез менен айтканда, “Манас” дастаны биринчи иретте, эмгек– бул баланы адам катары калыптандыруунун, киши кылуунун, атуул катары жетилтүүнүн бирден бир жолу, анын эрешен тартып эр болушунун, эр уулу менен төң болушунун күчтүү куралы, андыктан чүрпөнү эмгекке жатыктырууну анын «үядагы» кезинен, «көк бүчүр», «тал чыбык» учурдан баштоо

зарыл деген үлкөн педагогикалык нусканы бизге осуят катары калтырган.

Кыскасы, элдик казынабыздагы нарктардын ичинен эмгек эң жогорку асылбаа дөөлөт. “Адамды адам қылып баккан эмгек, алтынды сансыз қылып тапкан эмгек” (Жоомарт). Эмгек идеологиясын бөтөн жактардан эмес, өз коломтоондон изде. “Басканча бөтөн жердин көк шиберин, басайын өз жеримдин тикенегин” дегендей, ырысқыны “жер соорусу турбайбы, жердеген адам тунбайбы” деген Ала-Тоондон тап. “Териц төгүп жерге жак” (Арстанбек).

Эмгектин эки жолку баатыры, кыргыздын каарман кызылчачы кызы Зууракан Кайназарова элибиздин эмгекчилдигинин өзүнчө бир символу дегибиз келет. Улуттук очогубуздагы эмгек күжүрмөндүүлүгүнүн улуу өрнөктөрүн туу қылып, “карууну казык, башты токмок” қылып мээнэттенип, өзүбүздү да, елкөбүздү да гүлдөтүү биздин колубузда.



## 7.ҮЙ-БҮЛӨ АДЕП-АХЛАГЫ

Үрас, үй-бүлө аялзатынан жана эркекзатынан турат. Бул экөө бир бүтүндүн эки бөлүгү. Эркексиз аял жарты, аялсыз эркек жалкы. Үй-бүлөнүн бир жак бети аял, бир жак бети эркек. Үйдүн аялзат тарабы бактысыз болсо, эркекзат тарабы таалайлуу боло албас. Бактылуу болсо, жубайлар чогуу гана бактылуу боло альшат. Ошон учун, элде "Эрди-катын бир үйдүн айы менен күнү" деген улуу сөз айтылат.

Үй-бүлө маселеси жөнүндө атактуу олужа Калыгул көп ойлонгон. Калыгул насыяттарында үйдөгү күйөө менен аялдын өз ара мамилесине, үй-бүлө этикасына байланыштуу насыяттарды бизге калтырган. «Алганың сулуу болгон соң, аркырап бетген алган соң, сулуулугу не пайда?» - дейт даанышман. Калыгулдуун логикасынан чыксак, аялдын тышкы өң-келбетинин сулуулугу ички руханий сулуулук, асылкеч сапаттар менен айкалышып турбаса – бул күйөөнүн бактысыздыгы («Алганың жаман болгон соң, жамбаштан еткөн сыз менен төң»). Тышкы сулуулуктан адеп сулуулугу кымбат. «Жакшы катын белгиси - кызмат кылып эринин, маңдайынан кетпеген, үзүлгөндү улаган, жыгылганды жөлөгөн, айрылганды эптеген, ага мактансып киши жетпеген». Аял ушундай аруу сапаттары менен үйдүн куту, эринин көркү боло алат: «Алганы жакшы жолукса, азамат көөнү бийиктейт, жакшы болсо катының, табыла берет акылың» - деп Калыгул бекеринен ырдан турган жок. Ошону менен бирге алган жардын да көөнү бийиктеп, үй-бүлөнүн шамчырагы ого бетер жаркырап жанып турушу керек. Сыйга сый, сыр аякка бал дегендей, аялга карата күйөөнүн мамилесинин да ағыл-төгүл болушу шарт. «Баккан эри жараашса, кара катын ак болот» деген сөз бар. «Булбул үнүн эшилпей, буралып гүл ачылбайт, күкүк үнүн эшилпей, күн жайланып ачылбайт» - деген Калыгулдуун сөзүндө чоң маани жатат. Айтмакчы, Женижоктун, Токтогулдин, Тоголок Молдонун чыгармаларында куурай башын сындырып оокат кылбаган, үйүндө балдары ачка ыйлып отурушса, тутун чыккан үйдөн тамак аңдып, керээли кечке айыл кыдырып жүргөндү адат кылган эркек жөнүндө көп сөз болот. Бул өңдүү күйөө аялдын бактысыздыгына себепкер. Жаман эркекке туш болгон аял жүре, жүре каны бузулуп, жанагындай аркырап бетген алган кыялды кантитп күтпөсүн. Мына

ошондуктан кыргыздын илгертен келаткан этикасында үй-бүлөнүн бактысы үчүн аялдын гана эмес, бириңчи иретте, күйөөнүн жоопкерчилигине олуттуу басым коюлуп келген. Кыргыздын кызды эрге узатып жаткандагы «ак учук бердим саптап ал, ак шумкар бердим таптап ал» деген салттык ырында күйөөгө чоң жоопкерчилик жүктөгөн терең маани бугуп жатат. 17-кылымда жашаган Алдаш Белек уулунун «Балалуу аялга камчы көтөргөн эркек ақмак, балапанын ээрчиткен казга күшүн шилтеген мунушкөр ақмак» деген бир эле сөзүнөн аялга карата кыргыз рухунун гуманизминен көп нерсени ту尤п койсок болот. Калыгул да өзүнүн адамкерчилик мазмунга шыкалган санаттарында үй-бүлө үчүн күйөөнүн жооптуулук маселесин көтөргөн. Анын «атын баккан азамат катын багат» деген сөзүнөн эле аялдын бактысы үчүн күйөөнүн жоопкерчилиги жөнүндөгү орчун ойду окуп койсок болот. Чынында эле ақын айткандай, булбул үнүн укпаса, гүл кайдан буралып ачылсын. Калыгулдун үй-бүлө этикасы жөнүндөгү оюунун эң бийик чокусу момунда. Ал мындай дейт:

Эки кудай – аялга,

Бир кудайы – кудайы,

Бир кудайы – жубайы.

Аялдын жубайын кудайындай көрүшү күйөөнүн алган жарына болгон сүйүсүнөн, айкөл мамилесинен жана камкордугунан көгерүп-көктөп чыга турган нерсе. Ал эми эркектин жубайына болгон урматы аялдын берилген махабатынан, жанагындай үзүлгөндү улаган, жыгылганды жөлөгөн ак кызматынын натыйжасы («Кадырман болгон зайыбын, картайса да кыз менен тең»). Кыскасы, Калыгулдун терендеги логикасын ээрчип айтсак, аял үчүн эри кудай болуп, күйөөсү үчүн алган жары кудай болуп, жубайлар бири-бири үчүн ыйык болуп, бири-бирин кудайындай сыйлашканда гана үй-бүлөнүн пайдубалы бекем, түбөлүктүү болмок. Үй-бүлөдө эки жактын тең жоопкерчилиги бийик болууга тийиш. Төмөнкү ыр саптары ушул жерге ылайык келип турат:

Эй жубайлар, үй-бүлөдө эри менен аялы,

Күштүн эки канатындай, билсөң чындык ушундай.

Жаман жүрүп, жаңылышып, бир канаты аксаса,

Үй-бүлөнүн күшү өксөп, жолдо калар учалбай! (С.Б.)

Үй-бүлөнүн түпкү пайдубалында жубайлардын бири-бирине болгон ыйык сүйүсү жана ошол сүйүүгө негизделген өз ара

мамилелердин гармониясы жатууга тийиш. Мунсуз эрди-катындын чыныгы бактысы мүмкүн эмес деген философия биринчи иретте “Манаста” жатат. Башкы каармандар айкөл Манас менен “кара сурдун сулуусу” Каныкейдин жубайлык биримдиги үй-бүлө ынтымагынын өзүнчө бир символу сыйктуу. Манас менен Каныкейдин Калыгул олужа канкуулагандай бирин-бири кудайындай сыйлашкан өз ара жубайлык жуурулушкан бекем соозу кайдан чыккандыгы, кантит жааралгандыгы, эмнеден азыктанары, неге негизделери тууралуу бир аз көнөтип кеп кылуунун зарылдыгы бар.

Сөздү бир аз башынан чубай келели. Каныкей төрөлгөнүнөн хан ордодо тарбияланган, бир жагынан кат тааныган билимдүү, назик, сулуу бийкеч, экинчи жагынан кичинесинен эмгекке бышыккан, аялзаты жасай турган түркүн тиричилик өнөрлөрүнө үйрөнгөн, а түгүл жоокердик өнөргө да машыккан кайраттуу, намыскөй баатыр кыз. Анын маҳабат идеалы да башка. Падыша атасынын төрүндө эркелеп бактылуу өсүп жаткан Санирабига кыз (Каныкей кийинки аты) ар бир бойго жеткен бийкеч сыйктуу эле, келечектеги өзүнүн өмүрлүк жары жөнүндө ичинен тымызын кыялданат. Санирабига өз баркын билген кыз. Ошондуктан болочоктогу күйөөсү да, өзүнө төндеш, өзгөчө жан болушун каалайт. Букар шаарынын четинде Чубак менен беттешкен окуяда Манасты обочодон сынай карап көрүп: «**Күйөө қылсам төрөнү, күптүүнү жазар шер экен**» дегенинен улам Каныкейдин мурдатан эле өзүнүн баркына жетээр, нарк-насили бийик эр-азаматты ичинен ойлоп, өзүнүн руханий ич күптүүсүн, сагынчын жазууга жөндөмдүү күйөөнүн идеалын тымызын издең, өмүрлүк жолдош жөнүндө бийик чен-өлчөмдөр менен жашап жүргөндүгү билинет. А түгүл, Каныкей, өзүнүн боштондук согуштары менен бүткүл Түркстан, Орто Азия аймагына дүнгүрөп аты угулган ак калпак кыргыздын арстан уулу Манастын даңын алыштан угуп, ошондой баатырга жар болсом деп кыялданып да келген экен. Буга анын ошол Манасты биринчи көргөндөгү ичинен айткан монологу күбө:

«**Манастын Манас экенин, мен баштатан угуп билгемин. Манастыгы чын болсо, атайын издең келер - деп, жараткандын өзүнөн, мен кургур, ошону тилеп жүргөмүн.**» Мына ошондуктан күйөөлөп келгенине карабай, тоолук баатырдын ачууга жөндөрүп, Букарга калайман түшүргөнүнө убактылуу басынып турса да,

**терециндеги, жан-жүрөгүндөгү арзуусуна баш ийип, Каныкей Манаска карат: «Бактыма төрөм табылдың, кара башым чын тартуу, баатырым сенин жолуца» - деп ағынан жарылган эле.**

Таласка келин болуп келгенден кийин шаар чейрөсүндө өскөн Каныкей өзүнүн дүйнөсүндө өзүнчө бир бурулуш жасап, тоолуктардын турмуш образына бүткүл дитин берип, ағынан аңтарылып, элет менен элет болуп, тоо менен тоо болуп, эл менен эл болуп, Талас менен Талас болуп, Манас менен Манас болуп, акырында бардык жан дили менен көчмөн аялга айланып кеткендиги таң калтыrbай койбойт. Баса белгилейли, дал ушул керемет өзгөрүүнү тереңден шарттап, түпкүрдөн азыктандырып, мүрөктүн сусундай түгөнтүс күч-кубат берип, жан дүйнөсүнө канат бүтүрүп турган бир сыйкырдуу улуу күч бар. Бул күч - Каныкейдин шер Манаска болгон жалындаган сүйүсү, аруу маҳабаты дээр элек.

Эпосто Каныкейдин маҳабаты бириңчи жолу олуттуу сыноодон өткөн сюжеттик кырдаал бар. Манас күтүүсүздөн ууландырылып, Көзкамандардын куралдуу курчоосунда жалгыз калып, өлүм алдында тургандыгын капысынан укканда, көзүнүн жашын он талаа кылып, «олондой болгон кайран чачты төбөгө түйүп», жоо жарагын шайланыш, Аккулага ыргып минип, көз ачып жумганча өздөн чыккан жаттардын айылына учуп кирип келип, өлөр-тирилерине карабай, чыккынчылар менен салгылашып, «башы чөлек кан болуп, бүткөн бойдун баарысы, кадимкideй нан болуп, көзкамандар огуна, эмчек этин жулдуруп, бой-башынын баарысы, бучкактап аккан суу болуп», күйөөсүн ажалдан талашып, акыры Акайр балбандын жардамы менен Манасты кызыл чоктуун ичинен күткарый чыгып кетет.

Көзкамандар окуясындагы көзүнөн көлдөп аккан жашы жана «өлөмүн деп санабай» чыккынчылар менен канга баткан кармашы Каныкейдин Манас менен чын-чынында жаны бирге экендигин, Манас учун ажалга тике кароого, кара башын курман чалууга даяр тургандыгын айкындап таштады. Андан ары карай Каныкей Манас деп гана жашап калат. Айкөл Манас менен каны-жаны жуурулушуп, өмүр сүрүүнүн өзү Каныкей учун Манасча мекенчил болуп жашоо, Манасча эл-жердин камын көрүү, арканды узун таштап, Манасча кенен акыл чуркаттуу, журттун коопсуздуугу, анын жакынкы-алыски иштери жөнүндө Манасча ойлонуу,

толгонуу, санаркоо дегенди туюндуруп калат. Журттун ичиндеги колунан көөр төгүлгөн усталарды, жез оймок уздарды, көзгө атар мергендерди, балбандарды жана башка түркүн өнөрлүүлөрдү чогултуп, алардын күчүн уюштуруп, эл үчүн мандайдан тер ағызган мээнетке чегип, өзү да белин оорутуп, колун жоорутуп, көз майын коротуп, айлап-жылдап түйшүккө белчесинен батып, узак эмгектенип, Манастын кырк чоросу жана кошууну үчүн аскердик курал-жарактарды, аспап-шаймандарды, жоо кийимдерин, гүлазык, дары-дармекти шайма-шай даярдап, Каныкей сүйгөн жарынын түзгөн мамлекетинин аскердик күч-кубатын чыңдайт.

“Чон Казатта” Каңгайда Конурбайдын айбалтасы, найзасы тийген арка-моюну кабылдап, Манас кыйналып турганда Каныкей Талаастын түзүндөгү ысыктан качырып, Манасты желмаянга мингизип, Муз-Жайлоо деген салкын төргө алып барып багып, Эр Шуутуга алыстан алдыртып келген «кайнатма кара дарыны» жараатка тышынан жаап, ичинен «кырма кызыл дарыны» ичирип, «ар чириктин баарысын, кузгундатып тептирип», тышка чыгарып отуруп, кабыланынын «ооруган жерин басууга, умачтай көзүн ачууга» жетишет.

Айкөлү кайтыш болгондо «кабырга сөөгү сөгүлүп», «**көзүнөн аккан кандуу жаш, дайра кара суу болуп**», жанын коёрго жер таппай, бирде «тоодоюм көк жал ала жат» деп бакырып эси оосо, бирде Кошой абасына эс-мас жалдырап, “**үзүлүп кеттим улачы, абаке, чачылып кеттим жыйиачы, очкон отум тамызчы, абаке, өлгөн жаным тиргизчи!**”-деп, өрттөнүп турган Каныкейди карачы...

Каныкей Манастын сөөгүн душман көзүнөн оолак жашыруу үчүн Эчкиликтин кара тоосунун борунан жашыруун жай каздырып, улуу түйшүккө батат жана айкөлүнө дубанда жок зангыраган күмбөз тургузат.

Кийин Букарда падыша атасы Темиркандын короосунда жашап жүрсө да, Манас менен кошо, ошондо өлүп албай не болдум, деп күйүнөт. Уулу Семетейине эле үмүт кылганы болбосо, Каныкей өзүн Манас менен кошо өлүп, бу жарыкта көлөкөсү жүргөндөй эле сезет.

Антка, шертке бекем турган Каныкей Манастын өлөр алдынdagы «атаң Темирканга барганда, мойнуна тумар тага көр, чунагың Семетейди бага көр, жашы он экиге келгенде,

иchinен ок өтпес тонду кийгизгин, ошондо энэ-ата жайын билгизгин, колуна мылтык бергизгин, кайра Талас көргөзгүн» деген керээзин кыйشاусуз аткарып, Семетейи менен Букардан кайтып келип, Таластагы айкөлүнүн Абыке-Көбөш алты арам тарабынан кыйратылган, таланган мамлекеттик ордосун кайра калыбына келтириет.

Мына ушинтип, Каныкей «бир тамчысын калтыrbай» бүткүл жан дүйнөсүн арнап, акыркы чычаладай күйүп бүткөнчө Манасына кызмат кылган. Каныкейдин мындай улуу кызматы “Манаста”:

Береги Манас көк жалдын  
Чачылганын жыйнаган,  
Үзүлгөнүн улаган,  
Сайып журуп бак кылган,  
Салып журуп там кылган.  
Санжыргалуу Манасты,  
Аалам журтка кан кылган,-деп даңазаланган.

Ушул жерден XX кылымдагы индиялык гуманист Раджинин “настоящая любовь- это утверждение другого как уникального, неповторимого, единственного существа” деген сөзүн эске түшүрбөй коё албайбыз. Каныкейдин Манас учүн күйүп-жанганды ушунчалык, ал учүн Манас чынында эле Раджи айткандай, жападан жалгыз, кайталантыс, бу дүйнөдө бирөө гана.

Оз кезегинде Манас да ёмурлук жарга айкөл мамиле жасоонун жогорку өрнөгүн көрсөтөт. Манас алган жарынын өзүнө чын жүрөктөн берилгендине, ак дилден кылган кызматына, жасаган жакшылыгына ичинен терең ыраазы болуп, жигит кезинде “алты жылдык зыянды, биле турган кызды алам, акыл кошуп жанымда, жүрө турган кызды алам” деген тилегинин ишке ашканына кубанып, өзүн бактылуу сезип, Каныкейге ағынан жарылыш турат. Көзкамандар окуясынан кийин Манас «өчкөн отум тамызды, өлгөн жаным тиргизди, ошо кайран женец Каныкей, сарып кылды малымды, алыш калды арамга кеткен жанымды», - деп Эр Шуутунун алдында келинчегин алкайт. Манас Каныкейге карата калыстыгынан өлгөнчө жазган жок.

Каныкей жанагындай кырк чорого кырк калпак, кырк туулга, кырк өтүк, ок өтпес кырк тон, кырк кемер кур, чапса кылыч кескисиз, сайса найза тешкисиз кырк чопкут, токулга-жасалгасы менен кырк тулпар даярдан, ушунун баарын Чоң казаттын алдында

Манастын кыраан кырк баатырына тартуулайт. Чоролор күтпөгөн тартууга ооздору ачылып, айран таң болушуп, Каныкейди алкоого сөз табышпайт. Ошондо Манас зайыбынын кырк баатырына тымызын көргөн камкордугуна, астыртан иштеген керемет сарамжалына ичинен терең ыраазы болуп, жолдошторунун алдында: «**атан-энен дебеске, артылта камчы албаска, артынан күнү албаска, ак келтенин огу урсун, көк милтенин чогу урсун!**», - деп мындан ары Каныкейди ыйык тутарына шерт берет.

Манас өзүнүн ага достору Бакай менен Кошойго өз бир тууганына ишенгендей ишенет. Ал эми Каныкейге болсо, андан да ашып, кудайына ишенгендей ишенип турат. Ошон учун оорусу күчөп, о дүйнө саларына көзү жетип калганда, Манас ички жан сырын, көөденүнө сары майдай сактап келген керээзин эч кимге айтпай, биринчи Каныкейге айтып, бешиктеги уулу Семетейдин тагдырын, кенен айтканда, ата журтуунун тагдырын сүйгөн жарына тапшырат. Манас баатыр Каныкейдин өзүнө болжолсуз берилгендигин көрүп, сүйгөн жар жагынан өзүнүн армансыз экенин сезет. Каттуу ооруп, өлүм алдында жатканда **«Жан курдашым Каныкей –кагып турган жүрөгүм!»** – деп Манас өзү да жубайын чексиз сүйгөндүгүн билгизип, канышасына жалбарып, анан ақыры бир күнү о дүйнөгө аттанып кете берет. **«Каныкей менен Манастын ортосундагы мамиле бири-бирин чын ыклас менен кадиксиз сүйгөн жарлардын мамилеси»** (академик Болот Юнусалиев).

Мынакей, караңыз, үй-бүлөнүн пайдубалынын бекемдиги, бүтүндүгү эмнеге негизделе тургандыгынын түп сыры кайда жатат. Манас менен Каныкейдин жубайлык бул мисалы-жүрөктүн түпкүрүнөн нур чачышкан маҳабаттын күчү аркылуу эпосто айтылгандай, “адырдагы булактай жошуулушкан, аркар менен кулжадай кошуулушкан”, ак кызмат, ак мамилелери менен бири-бирине жагып, бири-бирине чырак болуп күйүп, бирин-бири кудайындай сыйлап, руханий жактан “күмүштөй оролушуп, жездей чырмалышып” өмүр кечиришкен үй-бүлөнүн ак жаркын өрнөгү.

Кыскасын айтканда, гениалдуу мурасыбыз-“Манас” эзопеясында жана Калыгул олуюнын осуятында “бир үйдүн айы менен күнү” болуп, бактылуу үй-бүле куруунун философиясы тартууланган. Мындаи философия, сабак-нуска жана таалим-тажрыйба бу жарыкчылыкта үй-бүлөлүк жашоого, урпактарга,

жамы адамзат балдарына жарык шоола чачып, мандайдан күйгөн шамчырак десек жаңылбас элек. Ушундай шамчырактын жаркыраган нурун ээрчиген үй-бүлөлүк рухий нарк-насил улуттук коломтобузда орун-очок алыш, тамырлаган. Ысық-Көлдүк Жети Акенин бири Мойт Акенин “Жакшы аял эркекти дөөлөттүү да, барктуу да кылат. Колунан, жүрөгүнөн, пейилинен мээр төгүлгөн аял – күт, ырыскы. Эркектин бактысы аялга болгон изаатында, ишениминде” деген сезү ошол нарк-насилди улап айттылган терең ой.

Манас ата менен Каныкей энедей “бир үйдүн айы менен күнү” болуп жуурулушуп жашаган жубайлык жуптар кыргыз журтчулуғунун ичинде арбын. Төмөнкү реалдуу турмуштук мисалга да көңүл буралы:

“Жумадыл Айымбүбүз зайыбына катуу айттып, артылтып камчы чапмак түгүл, “сен” деп айтчу эмес. Айымбүбүз байбичеси балдардын атасынын кишичилигине терең ыраазы болуп, өзүн бактылуу сезе турган. Жумадыл жубайынын иштүүлүк, тикмечилик өнөрүн баалап, жөндөмдүүлүгү кор болуп калбасын деп согуштун алдында “Зингер” тигүүчү машинасын тартуулаптыр. Бул белекке ыраазы болгон Айымбүбүз апа: “Эми машинанын убайын бүт айылыбыз менен көрөбүз”, -деп сүйүнгөн экен. Айтканындай эле, Айымбүбүз апа согуш учурунда, андан кийинки оор жылдарда айылдагы улуу-кичүүлөрдүн бардыгынын кийимин тигип, элдин алкышына ээ болуп, “машиначы” жеңе аталып калган. Жумадыл менен Айымбүбүнүн өз ара мамилеси руханий ширелүнүн, бекем ынтымактын, өз ара сый-урматтын үлгүсү эле. Бул экөө өз ара ыйык мамилелеринен улам аттарынан айтыштай, “Акин”, “Жумаке”, деп чакырышып, бири-бирин өмүр бою эркелетип өтүштү.

Жумадыл менен Айымбүбүнүн бири-бирине жаман айтышпаган татынакай өз ара ынтымагы жубайлардын ак мэнэт, адал эмгек менен жуурулушкан таза ыйманы, барга топук, жокко сабыр кылган жашоолору балдарынын тарбиясына өзүнүн жемиштүү таасирин тийгизген. Үй-бүлөдө айылдагы башка бир дагы үй-бүлөгө окшобогон өзгөчө мамилелер өкүм сүрөөр эле. Урушуп-талашуу, нааразы болуп кыжынуу мындай турсун, катуу сүйлөгөн үн угулчу эмес. Кандайдыр эркин, табигый мамилелер көзгө көрүнгүс алтын жиптер менен ата-эне баланы

байланыштырып, адамгерчиликтин жагымдуу илебине ар дайым үй-ичи толуп тураг эле. Улуулар кичүүлөр үчүн ага, эже да, дос да, тентүш да получу. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн ар дайым кыларга иши жок басып жүрүшкөнүн, байлык жөнүндө кеп салышканын эч уккан эмеспис. Эрте жаздан огородго сабиз, чамтыр, капуста ж.б., жер-жемиштер айдалчу. Коён багып, каз, өрдек өстүрүү, бал чөлөк күтүү да айылда мына ушул үй-бүлөдөн башталды. Огороддоруна картошка менен арпадан башканы айдабаган биздин айылдыктар үчүн, бул өзүнчө эле бир чоң жаңылык получу. Кичинекейлеринен эмгекке, китепке жакын болуп өсүшкөн Жумадылдын сегиз баласы кийин Бишкектен, Москва, Ленинграддан окушуп, бардыгы жогорку билимдүү болушту. Жумадыл менен Айымбубүтунук махабатын, чоң руханий маданияттын адамдары эле. XX-кылымдын экинчи жарымынын алгачкы 10 жылдыктарында Ысык-Көлдүн асыл тукум жылкы чарбасынын жана Кыргызстандын ат спортунун өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкон чоң саяппер, ақылман инсан Жумадыл Баячоров менен Айымбубүнүн үй-бүлөлүк үлгүсү-бул биз үйрөнө турган сабак. ЖУМАДЫЛРУХ жана АЙЫМБУБУРУХ түбөлүккө калууга тиши” (Кыргыз Туусу 16-18-май, 2000-жыл).

Бактылуу үй-бүлө куруунун өрнөгүн жолун жана сырын белөк, чоочун жактардан эмес, адегенде, өз улуттук коломтоңдон, өз жүрөгүндүн түпкүрүнөн, ақыл-эсиндин теренинен, сүйгөн адамындын жан дүйнөсүн уялаган СЕН деген махабатынан изде. Махабат – жер кыртышы өндүү. Аял менен эркек ага ташталган үрөн. Махабат кыртышына ташталган “үрөндөн” “жубайлар” деген араппак кош гүл өнүп чыгат. Ал кош гүл кенен ақыл-эс, ак мээнэт, бири-бирине болгон урмат-сый менен “сугарылса”, эгиз гүлдөн бара, бара асман тиреп көйкөлгөн түбөлүктүү кош чынар өсүп чыгат. “Адам баласы өмүрүндө эки жолу эгиз болот-деп насааттаган айтылуу даанышман Сарт Аке,- бир ата-энеден жаралып, бир үй-бүлөдө өнүп-өскөндөр – бириңчи эгиз. Адам бойго жеткенде, үй тигет. Үй тигүү деген сез – үйлөнүү деген сез. Кыз бала да, эркек бала да бойго жеткенде, буюрганы менен баш кошот. Бул экинчи – эгиз. Адам баласы экинчи эгизи менен (эрди-катын) бүт өмүрүн бирге өткөрөт: жамандык менен жакшылыкты бирге тартат; бул экөөнөн күйүмдүү эгиз болбойт. Адам эгиз жолун бийик тутса, ажырашпайт”. Сарт Акенин жубайлардын эгиздиги

жөнүндөгү бул терең ою Калыгул олуянын алды жактагы үй-буле адеп-ахлагы туурасындағы даанышмандығы менен үндөшүп турат. Сөздүн соңун Сарт Аке айткандай, бүгүнкү күндөгү кыргыздын бир эгиз үй-бүлесүнүн айылда өткөн “алтын тоюнда” маареке ээлеринин бири-бирине арнаган алтын сөздөрү менен аяктоо ылтайыктуу: **Абышкасы**: “Айланайын байбичем, ар качан мага аппаксын, мажнун болуп какшапмын, өзүндөйдү жапжакшым, төгөрөктүн төрт бурчун, төрт айлансам таппасмын”. **Кемпирি**: “Айтамын сөздүн калысын, кагылайын абышкам, ар убак бийик намысын, кадырлап турсан моминтип, канатым кайдан талысын, күн-түнү тилейм абышкам, жетсе деп жүзгө арышын, өзүнө аттин, канаке? Өлбөстүн тапсам дарысын!” Мына, үй-бүлөдө эгиздей болуп жашоонун ак жаркын натыйжасы. Жүрөктүн түпкүрунөн атылып чыккан укмуш сөздөр.

Бир сөз менен корутундулаганда, кыргыздын адеп-ахлак философиясындағы жана этнотирилигиндеги бактылуу үй-бүлөнүн үлгү-өрнөгү модели ушундай.



## **8.АР-НАМЫСТУУЛУК – АЛА-ТООЛУК АТУУЛДУН АСЫЛ КАСИЕТИ**

Ала-Тоолук ак калпакчан кыргыз баласынын социалдык мүнөзүнүн дагы бир айырмалуу белгиси – бул ар-намыстуулук, намыскөйлүк.

Кыргыз баласынын кыртышы сүйбөгөн, кабыл албаган, жек көргөн нерсеси – күнкорлук, көз карандылык, бирөөлөргө багынычтуу болуп күн көрүү, кулчулук. Кыргыз баласы жеке өзүнүн да, элинин да, мекенинин да кандайдыр бир күчтүн үстөмдүгүнүн алдында жашашын эч көтөрө албайт. Мындай абалды ал намысынын төбелениши, кордолушу катары туюнат. Ушундай туюмунан, ушундай ойлонуу ыгынан улам улуу “Манас” эпосундагы айтылуу Кошой баатыр **“Жан деп кудай жаратсан, калмак, кытай, манжуунун, дегеле көзүн каратпа”** деп тенирден тиленип турат. Ошол эле “Манаста” каардуу Алооке хан кара таандай жайнаган калмак-кытай аскери менен Ала-Тоону басып алып, “Талдын баарын сулатып, тамдын баарын кулатып, кереге-уукту кыйратып, келин-кызды ыйлатып”, калктын башына кыяматты салып турганда, кыргыздын Текечи, Акбалта сыйактуу уулдары баскынчылардын зордугуна көнбөй, чыдабай: **“Калкы тыргoot, манжууга, кантип сурак беребиз, кол куушуруп баш ийбей, койгулашып олөбүз”** дешип, козголон, бунт чыгарышып, кырылгандан калган бир ууч журтту кытайдын сансыз аскерине карши көтөрүлүшкө көтерүп жатат. Мынакей, көз каранды тагдырды көтөрө албаган, көргүсү келбegen, кейкашкa ар намыстын күчү. Ата бабаларыбыз чоочун күчтөргө сурак берип жашаган кулчулуктан керек болсо, өлүмдү артык көрүшкөн. Мына ошондуктан элибиздин ичинде “Коёнду камыш, өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт”, “Эр - намыстын кулу”, “Колдон намысты кетиргенче, канжыгадан баш бериш керек”, “Мал сактаба – ар сакта”, “Баатырдын баш ийгени – өлгөнү”, “Баатыр намыс учун төрөлүп, намыс учун өлөт” деген макалдар жашап калган. Ушул патриоттук ар-намыстын духуна сугарылган макалдардын нугунда дагы ойлонсок, анда сөзсүз улуу Манас атабыздын өзүнө келип такалабыз. Азыркы эле “Баатырдын баш ийгени – өлгөнү” деген макалга карасак, Манас атабыз ушундай нүктагы ишеними жана

жүрүм-туруму жагынан бала кезинен эле айырмаланган. Бир эпизодду эске түшүрөлү.

Бала баатыр Манастын кабары Бээжиндеги император Эсенканга жетет. Калмактын Тагылык дегени: «баатырдын баарын сомдоду, балбандарың сойлоду, Манас бириң да ти्रүү койбоду», деп жамандап жеткирип барат. Ачуусу келип, жини кайнаған Эсенкан «айласын тапсаң жайлап кел, айлалуу болсоң Манасты, акыры тириүү байлап кел», деп Дөөдүр алпты, Кайчы кулак каман алпты, Жолой дөөнү баш кылып, Алтайга аскер жөнөтөт. Жолой, дөө-шаалары менен Алтайдагы азганактай кыргызга заматтын ортосунда кантаган селдей кирип келет. Ошондо коркконунан сакал, чачы бириндеп, тула-бою дирилдеп, Жакып чал Манаска: «айтканына көнөлү, Алтайдан күткөн сан кара, баарын тартуу кылып берели» – дейт. Ошондо Манас Жакыпка мындай дейт: «**Кокуй, ата, не дейсин, жоого, намыс бергенче, ажалым жетсе өлөйүн, малым менен жанымды, олжого кантип берейин!** Өлбөй тириүү жүргөндө, не мураска жетейин, калкым кыргыз, сен үчүн, курман болуп кетейин, найзалашып топ бузам, тагдыр жетсе окко учам!» Мына ошентип, жаш Манас жоожарагын шайланып, кырк жолдошу менен кытай, калмакка кыргыйдай тийип, өзү келип катылган жоонун таш талканын чыгарат.

Манастын түп атасы Каракан, Каракандан Огузкан, Огузкандан Аланча кан, Аланчадан Байгур менен Уйгур, Байгурдан Бабыр, Бабырдан Тубей, Тубейдөн Көгөй, Көгөйдөн Ногой, Ногойдон Орозду чоң атасы. Ушул ата-бабаларынын бардыгы кезегинде Азиянын мейкиндерин чаңдаткан, азуусун айга жанган баатыр, падыша, хан, ажо болушкан. Элин “тумшуктууга чокутпай, тұяқтууга тептирибей” калкалап, журтунун таянган тоосу болуп, атак-даңқтары ай-ааламга угулуп, дүйнөдөн дүнгүрөп өтүшкөн. Өз элинин жана баатыр ата-бабаларынын таржымалынын мисалында тарыхый эстутумга тарбияланган Манас: “**Биздин элди сурасан, баатырлар менен жүректөш, балбандар менен билектеш, зрендер менен маңдайлаш, чечендер менен таңдайлаш, бөрү жалдуу кабылан, бетөнчө эл-журт олюя, беттеп адам барбаган**”, - деп ар дайым сыймыктанып турат. Ата-бабаларынын патриоттук, мекенчилдик салты, руху менен жашоо Манастын мудәөсүнө жана ар-намысына айланган. Жаш Манас

баатырдын мунөзүнүн эң башкы, өзөктүү белгиси – арнамыстуулук. Анын рухунда жеке адамдык ар-намыс менен Ата журттун, элдин ар-намысы жуурулушуп кеткен. Карап турсаң, Манас менен кыргыз эли бир эле дене сыйктуу. Намысы тынчтык бербей: «Атым өчүп калбайбы, атамдан калган Ала-Тоо, Алтайдан калбай албасам», - деп Манас дайыма ичинен толгонуп, азаңтанат. Эз ата конушунун бирөөлөрдүн бийлиги алдында калганына катуу чычалап, ичи өрттөнүп: «Жердеп турат жеримди, ээлеп турат элимди, Текес менен Алооке, кетирип турат кебимди», - деп дамамат бармагын тиштеп, түтөп турат. Ала-Тоонун, Анжиян менен Кашкардын душмандын таман алдында жатышын өзүнүн жеке инсандык ар намысынын тепселип жатышы катары туюнуп, эң бир жаны жай албайт. Анжиянды басып жаткан Алоокеден улам: «Атамдан калган жеримди, алдырып кооп Кытайга, аңкайып кантып турамын», «Кызыктуу жерди алдырып, кыргыз уулу болгончо, кырылып жатып калалык, кайтарып жерди албасак, кан жөткүрүп калалы» - дейт ал муштумун таштай түйүп. Манастын эл алдында берген төмөнкү Анты анын намыскөй, патриоттук рухунун эң бийик чокусун мүнөздөйт:

«Алты сан аман турганда,  
Йыйк кыргыз жеримди,  
Душмандын буту баскыча,  
Асыл кыргыз элимди,  
Тебелетип бөтөнгө,  
Кор кылып карап жаткыча,  
Туулбай туна чөгөйүн,  
Тирүү жүрбөй елэйүн,  
Аткарбасам антымды,  
Төшү түктүү жер урсун!  
Көкө Тенир өзү урсун!»

Ушул антына акыр-аягына чейин бекем тургандыгы, Ата журтту баскынчы жоодон бошотуп, элин боштондукка чыгарып, «Кулаалы жыйып күш кылып, куранды жыйып жүрт кылып», эгемендүү кыргыз мамлекетин түзгөндүгү, уулдук ар-намыстын жана мекенчилдиктүн туусун бийик көтөргөндүгү үчүн калайык-калкыбыз. жаарандарыбыз Манаска маяк катары карап, сыйынып калышкан.

Манас атасын ар намыстын туусун желбиретип жашаган патриоттук өрнөгү қыргызда таалим-тарбия механизми аркылуу укумдан-тукуумга өткөрүлүп турган. “**Баласына атасы, энчи кылып берген сөз, жайнап түшсө мөндүрдөй, жалпы журтум терген сөз**” деген сөз “Манаста” бекеринен айтылбаган. Кечээ XIX кылымда Манастын баатырдык салтында тарбияланган Эшкожо уулу Балбай баатыр айбалтасына таянып туруп: “**Эч кимге элимди кул қылбайм, жеримди тепсептейм**”- деп, ант берген. Кийин ошол эле Балбай баласы Мойнокко: «**Элиң үчүн өрт аралап, ок кеч. Каңдай да болбосун, жоо колунан сактап кал. Душман чегиңе тиibесин,**»-деп, керээз-насаатын нускалаган. Ойлоонунун мындай жарандык (граждандык) образы қыргыздын илгериккийинки муундары үчүн мүнөздүү болгон. Дал ушундай арнамыстуулуктун, мекенчилдиктин күжүрмөн руху ак калпак журтубузду тарыхтын тагдырды сынаган бороон-чапкындуу нечендереген кыйын-кезендеринен сактап келген.

Жеке адам, а түгүл бүтүндөй жүрт жаным тынч, курсагым ток, кийимим бүтүн болсо болду деп, өзүнүн эркиндигине, боштондугуна кайдыгер карап, кол шилтеп, «акылдуу» бирөөлөрдүн «чүлүктөп» жетелеп башкаруусунун, үстөмдүгүнүн алдында күн көргөндү ынгайлуу көрүп, тагдырынын боо-тизгинин чоочун колго табыштап, эркиндигин күчтүүлөрдүн «аталык камкордугунун» астындағы «курсагы ток турмушка» алмаштырып коюшу да мүмкүн. Ушундай маанайга, ойго алдырган адамдар “Манаста” да бар. Маселен, түп Бээжинден, Какандан бери түрүлүп келип, Ала-Тоону қытай-калмак басып алганда, қыргыз Шыгай кан қыргыз жүртүнүн кайрылып: душман менен кармашаарга альбыз жок, чапчышаарга чамабыз жок, жоонун айтканына көнүп, каалаганын берип, башка түшкөн тагдырды көтөрүп, чоң Каңгайга баш ийип, тынч жашайлы, деп кенеш салат. Ошондо, Бай менен Акбалта чамынып, Шыгайга жооп берип турганы бул: “**Көп эле болсо өлөбүз, өлбей канча жүрөбүз?** Артыкча башым барында, айылымды кантип берейин! Кутурган экен Алооке, ал ит менен күлжундашып коройун!” Бул сөздөрдөн төрт тарабы төң торолуп, туюкка кептелип турганын көрүп турса да, баш ийип күн көрүнү, курсагы тойгон кулдун тагдырын күтүүнү ар көргөн, бу көрөкчө туулбай туна чөгөйүн, тириү жүрбөй өлөйүн деген қыргызды дагы бир жолу көрүп турабыз. Өзүнүн жана өлкөсүнүн тоо бүркүтү

сыяктуу эркиндиги, өз тагдырына өзү кожоюн болгон өз бетинчелик, багынбас баатырдык дух, ашказандын, курсагы тойгон кулдун жазмышынан ар намысты бийик койгон парасаттуулук, күнкорлуктан күрөштү артык санаган патриотизм-kyргыз социумунун ыйык дөөлөттөрү.

“Ак кымкаптан тон албайм, ар кимди барып бир ырдан, ары жок ырчы боло албайм” (Барпы), деп ырдаган тоолук ақындар калайык-калкка ар намыстуулуктун таалимин үгүттөп, үйрөтүп турган. Дал ушундай менталитетке кезегинде “акындардын булбулу” деп аталган Арстанбек Буйлаш уулу да эгедер эле. Арстанбек өзү элим-жерим деген чоң патриот болгон. Ал 19-кылымда кыргыз жеринин, элинин падышалык бийликтин баскынчылыгы алдында колония болуп калганына атуул катары ичи күйүп, катуу кайгырып, абыгер чеккен. Арстанбектин чыгармачылыгынын маани мазмунунун логикасынан өз жеринде тыштан келген бөтөн күчтөргө кул болуп калбоого, кыргыздын ар-намысын алдырбоого, Алатоо Мекендин азаматы болууга үндөгөн атуулдук чакырык дайыма угулуп турат. «Кокондук алды қөлүнду, кокуйлатты элинди», падышачылыктын тушунда «каптап тузду көтөргөн, қолук болду элибиз, башка чапса былк этпес, өлүк болду элибиз», - деген ыр саптары Арстанбектин кордукка, баскынчылыкка, көз карандылыкка, кулдукка чыдабай кыйкырган патриоттук ачуу чаңырыгы, рух бунту катары кабыл алышат. Патриот ақын өзү уулдук жүрөгү менен терен сүйгөн «салаалап аккан булагы, сапсары болгон тулаңы, сагындырган ыраны» Алатоо жергесинин бөтөндердүн бут алдында тепселишин түк көтөре алган эмес, буга жан дүйнөсү чыдай алган эмес. Тириүсүндө колониалдык баскынчылык кыргыз жергесине алыш келген азап-тозокторду жана терс көрүнүштөрдү тайманбай ачык ырдан, калкка жарыя кылган («Тар заман»). Ал ақындык өнөрү менен калайыкты ар намыска ойготуунун, жамааттын патриоттук адеп-ахлагын бекемдөөнүн камында болуп, мекенчилдикдин бийик идеалдарына изден тайбай кызмат кылыш жүрүп дүйнөдөн көчкөн. Падышалык империянын ээлигине тагдырын тапшырууну каалабаган Арстанбек сыяктуу потриоттордун багынбас духу жана атуулдук ар намысы ақыры, 1916-жылкы көтөрүлүшкө алыш келген. Тишине чейин куралданган падышалык армия менен куралсыз азканактай кыргыз элинин кандуу кагылышы образдуу айтканда, темир тумшук алп

кара күш менен тоо шумкарынын беттешишин элестетет. Темир түмшук алп кара күшту тайманбай тепкен томуктай тоолук шумкардын баатырдыгы таң калтыrbай койбoйт. Канга бoёлуп, бирок өзүнүн ар-намысын бербеген кыргыз көтерүлүшчүлөрүнүн каармандыгына жана руханий күчүнө төмөнкү жалындай жалбыртtagan поэтикалык саптар арналган:

Кандаштарым!

Өз жериңди чooочун күчтүн басканын,  
Алатоонду тескеп-тепсеп жатканын,  
Көтөрө албай көтөрүлдүн күрөшкө,  
Ташташ үчүн силкип жондон,  
Үстөмдүгүн башканын –  
Учу менен найзанын,  
Мизи менен балтанын,  
Кесиш үчүн ажыдаардын баштарын.  
О боорлор, 16-жылдагы,  
Өзүңөрдү курмандыкка чалдынар,  
Апкелем деп Ата журтка,  
Боштондуктун ак таңы.  
Кордукка сен кол куушуруп жатпадын,  
Карлуу боорон, ак кар, көк муз  
Алааматтан качпадын.  
Айыгышкан кырчылдашта,  
Көөдөндөгү көксөгөнгө,  
Жетпей боорум,  
Көкүрөгүн ёргтөп күйүт,  
Көк жондордо,  
Көк бөрүдөй улуп көзүң жаштадын.  
Баш ийбegen дuxун менен,  
Баш бербеген бунтуң менен,  
Суудай аккан канаң менен,  
Чындык деп,  
Чыркыраган жанаң менен,  
Багынбаган арың менен,  
Кектүк мунөз жөнүң менен,  
Көк тиреген ашууларда,  
Көмүлбөгөн сөөгүң менен –  
Сен улуттун ар-намысын сактадын!

Өзүндү сен кулчулукка сатпадың.  
Сезип бүгүн,  
бир жагынан  
чыйралам мен,  
Ошондогу өрттөй күйгөн,  
Кайратыңдын аптабын.  
16-жылы, кыргыз  
чынын айтсам,  
КЫРГЫЗ деген улуу атыңды,  
да бир жолу актадың!...

Этик-философтордун ою боюнча, бу дүйнөгө келген ар бир адам баалуу, кайталангыс, уникалдуу, сен ошол баалуулугунду сеziшиц керек, адам деген бийик наамга татыктуу болуп, өзүндү өзүн сыйлап, адамдык беделинди төмөн түшүрбөй, жекече ар намысыңды бийик карман жашашыц керек. «Ар намыстуу адам ачка болуп турган құнды да, бирөөлөргө жалдырап, эки колун суниуп нан сурабайт. Ал эч убакта өзүн өзү басынтайт. Ар намыстуу адам материалдык пайда жана финансыйлык бакыбатчылык үчүн да эч убакта бирөөлөргө күл болуп бербейт. Мындаи өздүк кадыр-барк сезими (чувство собственного достоинства) жогору адам үчүн бирөөлөрдүн «алтын торуна» караганда, биринчи иретте, өзүнүн эркиндиги, өз алдынчалыгы жана кишилик ар намысы артык» (Е.В. Аболина). Тоолук акын Тоголок Молдо да ушундай духта ойлонуп турат. Ал нагыз адам башына кылъич карман турса дагы сезүнөн танып, аброюн жерге түшүрбейт, мал, дүнүйөгө алданбайт дейт («Адам мүнөзү» поэмасы). Акын үйүндө оокат кылбай, куурай башын сындыrbай, айылдан айыл кыдырып колоктоп басып жүргөн, айткан сөз кулагына кирбеген, үйүндө аялы, балдары ачка отурса, өзү көрүнгөн үйдөн тамак аңдып, түтүн чыккан жерге жолбун иттей жетип барган, катын-калачка шылдыц болгондон уялбаган арсыз, намыссыз киши жөнүндө жипкирүү менен жазган “катынына кайры жок, баласына пайда жок, мындаи акмак кайда бар» - «Эркектердин мүнөзү» поэмасы). Мындаи намыссыз адамды Тоголок Молдо: «Тим басып тириү жүрсө да, тириүлөй өлүк», - деп атаган. Акын жарандарды эл алдында уятка калбай, арсыз, нарксыз, жетесиз аталбай, ар дайым жеке ар намыстын байрагын бийик

көтөрүп жүрүүгө, жакшы иштер, мыкты журум-турум менен аброй күтүп жашоону сөзү менен да, иши менен да үгүттөп өмүр сүргөн.

Өзүнүн жекече адамдык беделин да, ар намысын да жерге түшүрбөгөн, эл-жердин да намысын коргогон асылдар Ала-Тоо арасында ар дайым арбын болуп келген. Мұнәздүү мисал катары ошондой асылдардын бири айтылуу Тилекмат Акенин өрнөгүнө көнүл буруп өтөлү. Ысык-Көлдүк Зарыпбек өкүмдар Тилекмат акени негизсиз кодулап, бийлигине чиренип, “тентип келген кулсун” деп жөөлөп, атайы башкаруу чөйрөсүнөн оолактатууну көздөйт. Ал бир күнү Тилекмат Акени алдына чакырып альп: “Деги сен кимсиң? Өзүндү киммин деп ойлойсун?” – деп демитип сурайт. Анда Тилекмат Аке: - “биз кудайдын пендесибиз. Биздин жарык дүйнөгө келип кетүүбүз келгин күш сыйктуу, убактылуу. Бардык адамды Кудайдын пендеси деп, тен тутуп ардактасак кана! Мен бардык замандаштарыма: улууларга, өкүмдарларга, кичүүлөргө, курбуларыма бирдеймин. Мен баарына төцмин. Мен калыс эмес, кыйкымчыл, ичи тар, өзүм дегенде колун ие тарткан өкүмдарлар менен пейилим келишпейт, ымалам жуушпайт. Мен андайлардын бийлигин да, буйругун да кабыл албаймын. Кош, Зарыпбек”- деп, этек-женин кагына ордуна туруп, эшикке чыгып кеткен.

Бардык адамдар мансап-даражасына, бай-кедейине, улуу-кичүүсүнө карабай калыс, адилеттүү, сый мамилелеге акылуу деген көз караш Тилекмат Акенин тутунган ишеними болгон. Бу кеменгердин ою боюнча, кишиге карата адилеттүүлүктүн, калыстыктын бузулушу, ага карата текебер, үстөмчүл мамилеладамды басынтуу, анын ар намысына шек келтирүү деген кеп. Дал ушундай кырдаалда Тилекмат Аке мына моминтип, кыргыздын “Какайганга какайғын, падышанын уулу эмес, эңкейгенге эңкейғин, атаңдан калтан күл эмес” деген эрежеси менен Зарыпбек өкүмдарга каяша жооп кайтарып, адамдык беделин жерге түшүргөн эмес жана мындай жүрүм-туруму менен бийлик ээсине эстен чыккыс сабагын берген. Мынча болду, ар намыстуу жүрүм-турумдун дагы бир мисалын алдыңыздарга тарталы. Бул ирет дагы бир жолу кайрадан “Манаска” кайрылып, Манас баатырдын жары,-“калк энеси” Каныкейдин өрнөгүнө назар салып өтөлү. Кыргызга ата болгон Ажо Манастын көзү өткөндөн кийин Көбөш баштаган «алты арам» Каныкейдин да, калктын да чекесине чыккан чыйкан болот.

«Чырпык өзүн тал ойлойт, чымчык өзүн күш ойлойт» дедет элде. Бул жерде Каныкейдин жанын күйгүзгөн нерсе, агасы Манастын аркасы менен киши катарына кошулуп келген, арымы кыска, абийири пас Көбөштүн, өзүн Манаска тен келген баатыр катары сезип, эл эгеси менмин деп эсептегенинде («**Манастай өзүм турганда, өлгөндү кантип ойлоймун**»). Манастын көзү өткөн соң, бул жамандын ашынып чыгаарын, өзүнө кылгылыкты кыларын Каныкей билген, бирок Манастан айрылып, кара кийип кан жутуп отурганда катын кылып алам деп эсирери канышсанын үч уктаса түшүнө кирген эмес. «Агасынын катынын, иниси жерге таштайбы, жесири калса агадан, женесин кайнни алуучу» деп, Көбөш салтты бетке кармамыш болуп, өзүнө жуучу жибергенде, Каныкейдин күйбөгөн жери күл болот. Манастын арбагын жана өзүнүн аялдык ар намысын бийик койгон Каныкей Абыке - Көбөштүн мындан ниетмүдөөлөрүн чечкиндүү түрдө четке кагат. Жуучу болуп келген Баймат менен Кыргыл чалдын «айткан сөзгө көнөсүн, айткан сөзгө көнбөсөн, чынын айтып коёон, кан Көбөштен өлөсүн» деген сөзүнө Каныкей: «уурдал алчу катын жок, урушпай чапчуу баатыр жок, баркыма жетпейт, тийбеймин, баатыр да болсо сүйбөймүн, чамам келсе, тийбеймин, чаркым келсе сүйбөймүн! Уялсаңчы эки акмак, арачыга келгендөн» деп жуучуларды канжар менен кууп чыгат. Манастын жарынын коодонун намыс тепкен жалтанбастыгына жана «хандын» эркине баш ийбegen багынбас нравасына кылыш менен найзаны каршы коюудан башка Көбөштүн айласы калбайт. Экөөнүн ортосунда кандуу кагылыш болуп өтөт.

«Качырлардын арасында тулпар карып, каргалардын арасында шумкар карып» дегендөй, ой жүгүрттүү образы, жан дүйнө түзүлүшү бөлөк, руху бийик намыскөй Каныкейдин «бытовизмдин» сазына тыгылган Көбөш көрпендердин чейрөсүндө жашашы мындан ары карай мүмкүн эмес зле. Каныкей өлкөсүн таштап, бешиктеги Семетейин бооруна көтөрүп, эмиграцияга кетүүнү артык көрөт.

Өзүнө ынгайлуулук, комфорт издебей, көшөкөрлөнбөй, жанына тынч жайлдуу жерди көздөбөй, кандай гана шарт, кыйынчылык, коркунуч болбосун аброюн, абийирин биреөлөргө тепсеппей, инсандык ар-намыстын байрагын жогору кармаган Каныкейдей, жанагы Тилекмат Акедей асылдар, анан дагы кыргызынын намысы

үчүн сексен жашында күрөшкө түшүп, Жолойду женип, элине мөөрөй алыш берген “Манастагы” эр Кошой сыйктуу патриоттор тукумдарбызыга үлгү жана сыймыктануунун предмети болуп келет. Ар нерсенин таянычы, тиреге болот; кереге таянычы – жер; уук таянычы – кереге; түндүк таянычы – уук; адамдын таянычы – ар намыс, делет кыргызда. Ар намысты тирек кылган жогорудагыдай рух улуулугу – улут үнгусун сактаган кенч.

Сөз аягында атактуу Сарт Акенин: “**Түптүү элде нарк-нуска, салт, үрп-адат, адеп-ыйбаа туруктуу. Муну тутунбаган адам нарксыз, нускасыз. Мындай адам эл-журттан ажырайт. Эл-журттан ажырабас үчүн ар бир адам ата мурастарынын – салттын, нарк-нусканын, үрп-адаттын алдында милдеткер. Бул ыйык түшүнүктөрдү бойго синириүү, дилинде баалап ыйык сактоо – жоопкерчиликтин жоопкерчилиги**” (Иманов А. Мойт Аке, Сарт Аке, Тилекмат чечен.-Каракол-2009, 60-бет)-деген нуска сөзү эске түшөт. Ошондой элдин түптүү салтында, нарк-насилинде илгертен туруктуу жашап келе жаткан, улам муундардын боюна сицирилип, алардын дилинде ыйык сакталып отурган жана бүгүнкү күндө да калк менталитетинде активдүү “жүрөк кагып” турган адеп-ахлак дөөлөтү – бул ар-намыстуулук. Кыргыз эли ушундай ар-намыстуу касиетинен улам эгемендүүлүк жылдарында эки жолу революция жасап, адилетсиз мамлекеттик бийликит үстүнөн силкис таштады. Ак калпак калк акыйкатсыз үстөмдүктүн алдында басынып жашоону эч убакта каалабаган. Эркиндик – too бүркүтүнө окшогон кыргыздардын ыйык дөөлөтү. Эркиндикти коргоо (“Эркин болбосон, жашооң бүркөлгөн күндөй болот”-Сарт Аке) кыргыз баласынын ар-намысынын иши. Илгери “Алуучу калмак сен эмес, алдырчу кыргыз мен эмес, чабуучу кытай сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес” деп, эл-жеринин чегинде бекем турган Манас Атанаң азыркы урпактары ата-бабаларынын ар-намыстуу салтын улап, Ала-Тоо мекенинин эгемендүүлүгүн саксактап кайтарып турат.

Касиеттүү Ала-Тоодо улуу Манастын, Каныкей эненин, Тилекмат Акенин, Жаңыл Мырзалардын намыскөй руху жашап турганда, кыргыз журтунун келечеги кең.

## **9. РУХИЙ КААРАМАНДЫККА ЖАНА ӨЗ БАКТЫСЫН ӨЗҮ ЖАСООГО ҮНДӨГӨН ЭТИКА.**

ХХ кылымдын 60-жылдарында маданий-театралдык турмушта болуп өткөн бир окуя-эпизодду эске түшүрүүгө туура келет.

Актер жана белгилүү драматург, маркум Бакы Өмүралиевдин төмөнкүдөй деп эскергени бар. Борбордогу кыргыз драма театрында Токтогул жөнүндө «Акындын үмүтү» аттуу драма коюлуп, Токтогулдуң ролун ал кездеги жаш актер Бакы Өмүралиев аткарат. Б.Өмүралиевдин өзүнө сөз берели:

«Бетөнчө мен Токтогулдуң Сибирден качып келип, азиз болуп калган энеси Бурмага жолуккан жеринде толкунданып, жаш чыгарып, чыны менен эле толук берилип аткардым. Ал эми эл чогулуп, уулу Топчубайдын өлгөнүн угузганда, токтоно албай, ого бетер шолоктоп ыйладым. Көрүүчүлөр үн чыгарбай дымып отурушат. Стектакъл бүттү. Театрга келген эл актерлордун ойногонуна ыраазычылык билдирип, көпкө кол чабышты. Башкы каарман, эл акыны Токтогулдуң ролун ойногонго эдирендей, кубанычым ичиме батпайт.

Кийинип сыртка чыксам, Муратбек Рыскулов ары-бери басып турган экен, ээрчишип Дзергинский бульварын аралап бастык.

-Ии, оюнда кыйраттым деп турасың го,-деди Мукем.

Мен дароо суүй түштүм.

-Эмне, коломтосунун башынан карыш жылбаган жаман кишилерче, бырбыктап ыйлайсың?.. Сенин ыйың кимге керек?.. Үйлап койсоңор эле кыйын актербүз деп журсөңөр керек, деги ыйлаак актерлор көбөйүп кетти. Токтогул эл-жер көрүп бышып, чыралып, ааламдагы саясий чоң окуяларга каныгып келген адам. Текстинде:

«Кейибеймин кеткенге,

Өкүнбеймүн өткөнгө.

Мен ыраазы болоюн

Эл жургума жеткенге»-

деп жатпайбы, Токтогулдай элдик адам эл көзүнчө ыйлабайт. Ошондой шартта көзүндөн салаа-салаа жаш чыгаргандын ордуна, ичиңден түтөп, сезимице эрк бербей, өзүндү бекем кармап, чымырканып турсаң көрүүчүлөргө, ыйлаганындан алда канча

күчтүү таасир бермек. Трагедия, драматизм көз жашта эмес, ролдун мазмунунда» (Китептө: М.Рыскулов 53-54 бет, 1980-ж.).

Бул эскерүү - мисалдан улам айталаи дегенибиз эмнө? Айталаи дегенибиз, улуу актер Муратбек Рыскулов өзүнүн жаш актерго айткан сыйнында сахнадан көзүнүн жашын агызып ыйлаган жашык Токтогулду эмес, духу, эрки күчтүү, кайраттуу Токтогулду көрсөтүүнүн чындыкка туура келерин баса белгилеген. Ал эми жаш актер болсо, сыйны туура кабыл алыш, Токтогулду бошураак, жашыгыраак кишидей кылыш ойноо жөндүү болбостугун ичинен туюнуп, өзүнчө жыйынтык чыгарган.

Чындыгында эле Токтогул реалдуу жашоодо Муратбек Рыскулов айткандай, өмүрүнде чоң саясий окуяларга аралашып, турмуштун катаал кыйын-кезең мектебинен өтүп, бышып чыйралган, жердигинде ичинен таштай бекем, эр адамдын көктүгү бар, эрки чымыр, кайраттуу инсан болгон экен. Эгерде ушундай мүнөздөгү адам болбосо, Токтогул жанагыдай Сибирдин каторгасынын киши баласы чыдагыс, өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер катуу дегендей азап-тозокторун, уруп-сабоолорду, моралдык басынтууларды, качып келе жаткан узак жолдогу көргөн кордуктарды, жалгыз баласы Топчубайдын өлүп калышына, аялынын башка эрге тийип кетишине байланышкан оор психологиялык күйүттөрдү жана каардуу тагдыр соккуларын көтөрө албай өлүп калышы да мүмкүн эле.

Токтогул менен бирге Сибирге айдалган далай кыргыздар азапка чыдабай өлүп тынышкан: «Бирге келген жолдоштор, боз топурак басып жоголду» - («Жолдош болбо жаттарга» ырынан). Акын туткун замандын, бийликтин адилетсиздигине, ыраймысыздыгына туталанып, кээде буркурап ыйласа да, баары бир ичинен бекем, өжер, багына турган түрү жок. Түрмөдө колубутундагы кишенди шалдыратып отурган Токтогулдун өзүнүн сөзүн тыңшап көрөлүчү:

Аркан салып мойнума,  
Кара дарын курса да,  
Кайран тилим жаңылбайт,  
Падышаң карап турса да,  
Каптатып дайра бурса да,  
Төрөндү төрө дебесмин,  
Бешенемде турса да,

Баш ийбеймин өлгөнчө,  
Бетимди тиlip урса да.  
Карайды жаным ушундай,  
Канымда тоюп жутса да.

Мына ушинтип, Токтогул өзүн төбөсүнөн баскан жамандыкка карата ичинен бекем тиштенип, көгөрүп, тырыша карышып, намыстана тикесинен турган. Акыры Токтогул турмуштун азап-тозокторунун, катаал басмырлоолорунун кучагында жүдөп, чүнчүп, майышып, уйпаланып жок болуп кетпей, кыямат кыйын-кезендөргө кайыша чыдан, өлөрмандык менен моюн бербей, тагдырдын соккуларына туруштук берип, эл-жерине аман-эсен кайтып келип, мындан соң жалгыз улуунун өлүмүнөн улам чыккан кайгы-касиретке да алдыrbай, мүңкүрөбөй («Кайгысына өлүмдүн, картайсам да конбөдүм» - «Көнүл айтуу» аттуу ырынан), башын жорору көтөрүп «кейибеймин кеткенге, өкүнбөймүн өткөнгө» деп, замандаштарын жаркын келечекке чакырып, оптимисттик ырлары, ақылман насыяттары менен калайык-калкына жөлөк-таяк болууну уланткан.

Токтогул акын бизге кыйынчылыктарга багынбаган этиканы үйрөтөт. Акындын өмүр ернөгү-жогорудагыдай рухий каармандыгы, нравалык эрдиги, майтарылбас эрк-кайраты, азат болуу үчүн, жашоо үчүн өжөр күрөшү - биз үчүн табылгыс сабак. Эгерде бүгүн биз - Алатоонун жарандары турмуштун кыйын-кезең сыноолоруна Токтогулдай майышпас, Токтогулдай эркүү, кайраттуу боло билсек, эл-жерибизди Токтогулчасынан сүйсөк, анда кризистен да чыгабыз, экономикабыз да гүлдөмөк, эгемендуулугүбүз да чындалмак, эртенки келечегибиз да ишенимдүү болмокчу.

Турмуштун казанынан кайнап чыккан акын бизге дагы кандай ақыл -насыяттарды, моралдык идеяларды тартуулайт?

Акын чыгармаларынын бүткүл мазмуну менен жалкоо, шалаакы, айдама, жетеленме болбоону, («Эркиң менен жумуш кыл, эринчээк, жалкоо дедирбей»), турмушта жигердүү, активдүү эпчил («Жакшы азamat түрдөнүп, жалбырттаган жалындай, өзүн өзү асырайт, эр жигиттин белгиси, эпчил болот термелеп, «от жаккан казан сыйктуу, оргуп, оргуп кайнагын»... Андан көрө эгин бак, алың барда жуулунуп»), өз бетинче болуп, өз бак-талаайын өзү

курууну, өз тагдырына өзү кожоюн болууну, оорчуулуктарга тизе бүгүп чөгөлөбөөнү («Эр жигиттин белгиси – кайраттуу болот жалындап») насыттайт. Тагдырдын аяздуу бурганак-борооондорунун катаал сыноосунан өтүп такшалган Токтогулдуң мындай идеяларды үгүттөшү табигый нерсе го.

Бирөөлөргө көз каранды болбо, өзгөлөрдүн оокатына көз артпа, башканын тапкан-ташыганына орто жолдон чыгып, ортоқтош болом дебе, бекер табылган оокаттын берекеси жок болот, «сурал ичкен тамагың, суу ичкен менен барабар»-дейт Токтогул. Андан көре, «курсакты сылап тынч жатпай», «Тартынбай жашындан мээнет кылсан», «тишиң барда таш чайнап, түрүнүп иштесен», «жаш кезинден жаркылдал, эмтегинден талбасан» «ырыскы өзү эле келет курулуп», корооно мал толот, ороондо дан толот, «порумдалып үйүн жасалат». Бир гана кыйындыктан коркуп, артка кетенчиктебей, жалакайланбай, максат артынан өжөрлөнө кууп («Түн экен деп эр жигит, максатындан жазганба», «Эр жигиттин белгиси – эч нерседен жазганбайт», «Азамат эрдин жүрүшү, аргымак аттай арыштайт»), барга-жокко чыдап, бирде жөө жүрүп, бирде төө минип («бирде дүйнө бар болот, бирде дүйнө жок болот»), жакшылыкты көздөп умтуулуп жүрүп отуруу кажет («Жакшылыкка бет алган, узарат жаштын кадамы») деп, байлыкка, бакытка жетүүнүн жолун көрсөтөт, бизге даанышман акын.

Мына ушундай күн-түн тынбаган мээнеттин жолу менен ийгиликке жеткен, жардымын деп жатып албай, бактысын өз колу менен курган адам – Токтогулдуң эмгектик, нравалык идеалы. Анын өзүнүн адептик, эмгектик, идеалына туура келген турмуштук өрнөкту өз учурунда катардагы карапайым тегирменчи Жанаалынын мисалынан көргөн. Ал Жанаалынын өрнөгүн минтип, даңкtagan: «Жадабай ишке берилген, жаш күнүндөн балбансың, жасалгалуу мүлкүндү, жагдайлуу жерге салгансың, картайганча кажынып, кайрат менен мал таптың, таман акы, маңдай тер, таалайың бар, жан бактың». Ушуну менен катар айта турган сөз, жогоруда айттылгандай, Токтогул эмгек жагынан гана эмес, дегеле турмушта инсандын өз тагдырын өзү чечүү, чечкиндүүлүгүн жактайт. Мындай көз караш өз мезгилинде прогрессивдүү көз караш болгон. Кайындалган картаң күйөөдөн баш тартып, качып кетип, чечкиндүүлүк кылган Саратандын кызын («Саратандын кызы качкандагы ыр») Токтогул «Акылы жетик кыз экен», «өз тени

менен жыргасын», -деп жогору баалаган. Ал эми Саратандын кызындай чечкиндүү боло албаган, көкүрөгү кирилдеген чалга аял болууга макул болуп, кайран жанын кор кылган жаш келинге карата Токтогул өкүнүч менен минтип ырдайт:

«Же бизде боштон азат жер жокпу?

Боорукер кыргыз эл жокпу?

Болбосту ээрчип кеткендей,

Сага бир боз бала жигит эр жокпу?»

(«Эсебай» ырынан).

Өз башына өзү өз болуу, эркүү болуу, алмадай баштын азаттыгы идеясы Токтогул учун кымбат мүлк. Инсандин өз бактысынын субъектиси болусу идеясын жактаган Токтогулдуң бул философиялык моралы ақындын өз заманында элletтик кыргыз чөйрөсүнөн кыйла эле өйдө көтөрүлүп чыгууга үлгүргөндүгүн күбелөп турат. Ақындын көз карашы боюнча, бакытка жетүүнүн жолу мээнеткечтике, максат артынан кууган өжөрлүктө гана эмес, ошону менен бирге жалгандыкка берилбей, каллай айттай чынчыл болууда, ак, адал иштөөдө, кыянатчылык иш кылбай, «бекерчиден бие качып, ушакчыдан көчө качып», ар качан уят менен абийирди, ар намысты туу тутууда болуп саналат. («Азамат болсоң ак иштеп, аздыр-көптүр малың бак». «Ак пейилдүү азамат, адамга кылбайт кыянат, бойго жеткен кызга окшоп, болумсуз иштен уялат», «Уурулукка малынбай, ушак сөзгө чалынбай, уятын ойлойт ар убак»). Демек, Токтогулдуң адеп-ахлах этикасы боюнча мүдөөгө, бакытка жетүүнүн жолу – таза, адал жол, уят-абийирдин жолу болуш керек экен. А бүгүнкү биздин турмушта арам жол мененби, элдин мүлкүнө кол салыпбы, пара алыпбы, уурдапбы, бирөөлөрдүн колдоосу мененби, айтор, иши кылып ийгиликке, пайдага жетсем, акчалуу болсом болду деген көз караш журтугубузун ичин кантап бара жатат. Мындай жол акыры жүрүп коомубузду адеп-ахлақ жактан туюкка алып келип көптегелтиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин ар бирибизге акын атабыздын адеп-ахлақ көлүнөн суу ичиш, анын жогорудагыдай нравалык эрежелерин өзөгүбүзгө сицирип, моралдык багытыбызды Токтогулдуң духта куруу зарыл болуп турат.

## **10.ӨМҮР – ЖАШООНУН МАҢЫЗЫ ӘМНЕДЕ?: ЖООПТУН КЫРГЫЗЧА МОДЕЛИ.**

Көрүнөө турат го, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү рынок, соодасатык системасынын үстөмдүгүнүн шартында ыйман, уят, абийир аттуу ыйык нерселер тебеленип, материалдык байлыктын культуу өсүп, үлүлчөсүнөн “кабыгынын” ичине кирип кеткен өзүмчүл, индивидуалист жандар көбөйүп, акчага, алтынга, көрдүнүйөгө жүгүнүү күчөөдө. Америкалык илимпоз Кольберг “Турмушка өзүмчүлдүк, пайдакечтик, жалаң бухгалтердик, коммерциялык, технократиялык мамиле Европа менен Америкада өзүнчө бир улуттук ооруга айлангандыгын” тынчсызданып жазат. Цивилизациянын мындаи терс илдөттеринин белгилери биздин Кыргызстанда да пайда болду.

Ушуга удаа айта турган нерсе, адамдардагы ушундай жүрүмтурумду бир жагынан ич жактан азыктандырып, шыктандырып турган өзүнчө бир философиялык агымдар бар экендигин эсекертпей коюуга болбос. Эл алдындагы милдет, коом алдындагы парз, көпчүлүк алдындагы жоопкерчилик деген сыйктуу категорияларды жерип, жектеп, “жеке турмушту” (“частная жизнь”), “жеке баштын жыргалын” жээксиз, чеги жок, эркиндикти абсолютташтырган айрым философиялык, модернисттик агымдар өздөрүнүн көз караштык “дөөлөттерүн” масса арасында активдүү үгүттөп, жайылтып жаткандыгы жашыруун эмес. Андай агымдардын ою боюнча адам коом үчүн туулган эмес. Киши асоциалдуу жан. Ал эми коом, социалдык уюм, жамаат дегендер болсо, адамдын ички каалоо-кумарларын, инстинктерин, эркиндигин басып-жанчууга гана жараплан катаал феномен, социалдык уюм менен инсан экөө бири-бирине түбөлүк душман экен. Ушундай нукта, багытта ойлонгон философтор жана калемгерлер адам баласы коомдон, коллективиден безип, тышкы чөйрөнүн таланттарынан бошонуп, өзүнүн жеке МЕНИНИН чебине келип жашынганды гана өзү менен өзү боло алат, өзүнүн табигый инстинктеринин стихиясында жашаганда гана толук эркиндикке жетише алат деген көз карашты насыяташып, өздөрүнүн трактаттарында жана чыгармаларында адамды коомдон, коллективиден бөлүп, социалдык байланыштардан ажыратып, моралдык жоопкерчиликтен кол үзүдүрүп, жалғыздыкта көрсөтүүнү жана сүрөттөөнү көнүмүшкө айландырышкандарына

көп болду. “Мен эч качан эч кимге боор оорубайм, биреөлөр үчүн камкордук да корбейм, жакшылык да қылбайм. Ошондой зле өзүмө да биреөлөрден жакшылык күтпейм жардам да тилембейм». «Мен өзүмдүн менчик зрежемен башка эч кандай законду моюнга албоо үчүн туулгам»-дешет модернисттик романдардын кармандары. Кыскасы, мына ушул өндүү философия жана үгүт-насыят бир жагынан бүтүнкү замандын кишилеринин жанағында өзүмчүл, индивидуалисттик жүрүм-турумуна алдыртан “жем” таштаган, козгоп-козутуп, шыкак берген идеялык факторлордон экендигин байкабай коюу мүмкүн эмес.

Айталы дегенибиз, мындай өзүмчүл, жеке кызыкчылыкты туу кылган индивидуалисттик акыл-ой нутуна Борбордук Азиядагы ак мөңгүлүү Ала-Тоодо жашаган ак калпакчан кыргыздардын ойлоо образы кайчы чыгып турат. Маселен, калктын конкреттүү бир екулунө келсек, кыргыздын улуу акыны Арстанбек Буйлаш уулунун этикалык көз карашы жогорудагыдай “философияга” талтакыр карама-каршы. Ал өйдөкүдөй нраваны кабыл албайт. **“Кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозундан чыккан созуң, зоо куланып учса да, кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү, бүт колуна отсо да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң”** – дейт Арстанбек.

Көрүнүп турғандай, эгер адамдын ашып-ташкан байлыгы, азуусун айга жанган бийлиги, атак-даңкы – бардыгы өзү үчүн гана болсо, өзүнүн гана керт башынын кызыкчылыгын, жыргалын тейлесе, эл-журттун бакыбатына тиешеси жок болсо, башкаларга жарыгы тибесе, анда жамааттан бөлүнүп калган андай адам, Арстанбектин түшүнүгүндө, ээн тоодо коколой башы жашаган жапайы кийикке тете. Журт ичинде ошондой “кийик” кишилер, анан дагы калктын канын соргон сүткорлор, “чык татырбас чынарбайлар” “калк камын ойлобой казына чачкан” атка минерлер, өз көмөчүне күл тарткан өзүмчүлдер кебейсө, Арстанбектин ою боюнча, бул – элдин, жамааттын шору. **“Өзү үчүн жан берген, өзүмчүлдүн белгиси, мындай адам көбөйсө, жумурай-журт маарыбайт, урук-тууган жарыбайт”** – деп корутундулап келип, Арстанбек бул өндүү “адеп-ахлактын” орду коомдо эмес, топуракка көмүлүп, кара жердин астында болууга тийиш. (“Адамга жок пайдасы, ач көздүн жайы –кара жер”) деп, өзүнүн нравалык

өкүмүн чыгарат. Кыскасы, улуу ақындын көз карашында жогорудагыдай “киши кийиктердин” өмүр- жашоосунда башкаларга оң жагынан таалим, сабак боло турган моралдык маани-маңыз болбайт. Жашоонун, өмүрдүн мааниси эмнеде экендигин ақын жалпылап: “Эл менен сен адамсың, эл менен сен бийиксің”- деп жыйынтыктайт. Ушундай моралдык-философиялык көз карашынан улам Арстанбек учурунда “элдин зарын зардап өт, зәзеки ырын ырдап өт, эл-жүртүндүн кенчи бол, жери жокко конуш бол, эти жокко союш бол” – деп, замандаштарын адам деген улуу атка жарашаар бийик этикалык идеалга багыттап, үгүт жүргүзгөн. Бир сөз менен айтканда, Арстанбектин этикалык философиясы боюнча жеке кишинин ақыл-еси, руханий дүйнөсү, жүрүм-турумунун тамыры, өзүнөн жогору турган бир бийик элдик мұдәе-идеалдар, жалпы таламдар менен бекем ашташып байланышып турганда гана, анын адеп-ахлагынын баа-баркы болмок.

Чынында эле, коколой баштын кызыкчылыгын ыйык туткан жүрүм-турум, аナン өйдөтө илимпоз Кольберг белгилегендей, турмушка пайдакечтик, жалаң бухгалтердик, коммерциялык мамиле мындан ары карай да күч алыш, есүп жүрүп отурса, анда адамзат балдары, мунун ичинде капитализмдин кучагына кирген кыргыз пендеси да бара, бара ички жандайнөсү жагынан жакырланып, кунарсызданып, куураган чөптөй катып, ақыры жүрүп адамдагы адам жоголуп, коомдун рухий маданиятынын түркүгү урап түшүшү мүмкүн го. Аナン калса ақылман Арстанбектин өзү да, эгерде жамааттан “каада нуска нарк кетсе”, непада “урматы кетсе уулунун, кадыры кетсе карынын, зайыптын кетсе ыйманы, кыздын кетсе кылыгы, келиндин кетсе келбети, ата-эненин кымбаты, уулдун кетсе уяты”, - бул ақыр заман белгиси деп кабатырланган эмеспи. Эгерде үлүлчөсүнөн кабығынын ичине кирип кеткен индивидуализм, “коомдун талантарынан бошонуп, өзүнүн МЕНИНИН чебине келип жашынуу”, эгоизм, жылаңац pragmatism, муздак логикага жана кургак рационализмге негизделген жүрүм-турум жан дүйнөнүн “акыр заманына” алыш барса, анда деги, адамдын адам бойдон сакталып кала турган амалы, жолу кайсы? Канткенде адам уулу адам болот? Дагы сурайлы, анын өмүрүнүн маңызы эмнеде? Буга эми кыргыздын олужа даанышманы Калыгул Бай уулунун

мурастарынан жооп издең көрөлү. Калыгул бизге миңтип үн салып турат:

“Жакшы чыккан азамат элин билет, элин билген ал адам билим билет, окуп, карап, ойлонуп, илим билет, эчен түрдүү адамдын тилин билет, чыгып турган ал адам чынар болот, чымчык сайрап, чынарга булбул конот, түбү жоон тамгалуу терек болот, көлөкесү кон жанга керек болот, андай адам табылбай кайда болот, ошол чыкса дүйнөгө пайдаланып болот, тийип турган асманда күндөй болот, макулуктун баарына бирдей болот, ошол адам ойлосоң кимден чыгат, ушул турган калайык элден чыгат”. Калыгул бул маселинде желдей желип, кербен сыйяктуу өтүп кете турган өмүрдү эмнеге пайдаланып керек экендигин жана адам болуп жашоонун мазмуну кандай болууга тийиштигин ачык-айкын көрсөтүп өткөн. Бул саптардан эл ичинен чыгып, демек элдик рухту бойго синирип, айлана-тегерекке чынар теректей көлөкө болуп, илим-билим, калыс адеп-ахлак менен адамдарга күндөй чачырап тийип, жакшылык кылыш жашаганда жеке өмүрдүн маңыз-мазмуну ого бетер тереңдейт жана кеңейт, адам деген асыл атка жараşкан нарк-насил сакталат деген идея тартууланып отурат. Калыгулдуң логикасы боюнча адам жеке көртирлигинин алкагы менен гана чектелбестен, өзүмчүл болбостон («Жеке тамчы сел болбойт, жалгыз аттан чаң чыкпайт»), баарынан мурда эл-журттун азаматы, коомдун активдүү, гумандуу айкөл жараны катары жашашы керек («Тар жерде тайгак кечүүдө, эрендердин күчү артык, көңүлү тынаар көпчүлүк, көзге толоор эр чыкса»). Өздүк кызыкчылыктарын өзгөнүн кызыкчылыктары, жеке таламдарын жамааттын мүдөөсү, талап-муктаждыктары менен жуурулуштуруп күн кечиргенде, инсанды толук кандуу адам болуп, маңыздуу өмүр сүрдү деп санашка болот. Эч кимге пайдасы жок, элден обочолонуп жашаган пенденин эл ичинде баа баркы болбойт. “Тууру кутсуз шумкардан, турумтай аттуу күш артык” – деп насыяйттай Калыгул, каймана сөз менен.

Жер үстүндө адам болуп жашоонун жолу жана өмүрдүн маңызы жеңүндөгү Калыгул менен Арстанбектин даанышмандыгынын тамыры, түпкүлүгү, улуу рух мурасыбыз – “Манастан” чубалып чыгат. Дегеле, биздин чыгышта адам баласынын өмүр кечүүрү маңызына жана жашоо миссиясына карата болгон көз караш өзүнүн терең гуманизми жана жамаатчыл духу менен айырмаланып келген.

Терен үнүлүп карай келсек, “Манас” эпосунун адеп-ахлактык көз карашы боюнча адамдын жашоосунун баа-баркы ишинин кандаидыр бир өзүнөн бийик турган ыйык нерсе, жгорку коомдук дөөлөт, милдет менен болгон тыгыз байланышында, бүтүндүн бөлүкчөсүмүн деп эсептеген ақыл-эстүүлүгүндө жаткан болот. Эпостун бул өндүү философиясы дүйнөлүк ақылмандардын төмөнкү ойлору менен өзөктөш чыгыш жатат: «человек никогда не найдет всей полноты только в себе самом» (М.М.Бахтин). «Личности нет, если нет ничего выше её» (Н.Бердяев). Демек, адамдын жашоосунун кадыр-баркы, маани-маңызы, дагы айтталы, пенденин кандаидыр бир универсалдуу, жгорку (сверхличное), коомдук дөөлөт менен болгон органикалык байланышында экен. Дал ушундай ой-идея кыргыз ақылмандыгынын: «Өз камын ойлогон ёспейт, эл камын ойлогон көктейт», «Эл ичи алтын бешиү», «Ата баласы болбосон болбо, эл баласы бол», «Жаман киши өз камы учун жүгүрөт, жакшы киши эл камы учун жүгүрөт», «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген өндүү жашоо тажырыйбасынан жаралып, кылымдардын кыйырын баскан элдик философия менен үндөшөт. Манас баатыр кенедей кезинен дал ушундай көз караш, рух салтында тарбияланган. **“Өлбөй тириү жүргөндө, не мураска жетейин, калкым кыргыз сен учун, курман болуп кетейин”** дейт Манас. Ал эми Манастын уулу Семетей Канчоро менен Кыяс капыстан кол салып, өлүм алдында турганда минтип ойлонот: **“Котур ташы койнунда, шайтанды баккан экенмин, эми зле башын кошкондо, элдин алы не болот, жарагы жок жаш күлүс, эрдин алы не болот, капарсыз калды эл менен, жердин алы не болот”**. Семетей өлүп бара жатып да, элинин, жеринин тагдыры жеңүндө толгонуп турат. Демек, эл-журттун мудөөсү, калк кызыкчылыгы, мекен алдындағы парз сыйктуу улуу түшүнүктөр менен журуулушкан биримдик-Манас менен Семетейдин адамдык-атуулдук жаратылышы, экөөнүн жашоосунун тузу жана өмүрлөрүнүн маңызы.

“Манас” руху “өзгөнүкү дегенде аны-муну ишим бар, өзүмдүкү дегенде өгүздөй кара күчүм бар” деген моралга түп тамырынан каршы. Өз көмөчүнө күл тартып, кара башынын кызыкчылыгынан башканы билбegen Абыке, Көбөштөй, Көзкамандай, Канчородой пенде болуп жашоонун жамаат учун маңызы, куну жана куту жок. Көзкамандай, Көбөштөй тукумдун

**«Эне боюна бүткөнүнөн бүтпөгөнү»** артык дейт, «Манастын» логикасы.

Ал эми эл-журтунун чачылганын жыйнаган, үзүлгөнүн улаган, “кулаалы таптап күш кылган, курама жыйып жүрт кылган”, өз өмүр-жашоосун ушундай улуу мүдөө-иштер менен жуурулуштуруп өмүр кечиргендиги үчүн Манас Ата түбөлүк өлбөс болуп, муундардын алдында чолпон жылдыздай жаркырап күйүп, адептик-патриоттук идеал катары жашап кала берди. Тоолук кыргыз баласынын өнөкөтү ушундай, ал дайыма башкалар үчүн өзүн курман чалып жашайт. Бул жагынан мынаабу сөздөр мүнөздүү: “...Мен бүт өмүрүмдө бир да жолу керт башыма, бала-бакырама эл журттан бөлүп, Кудайдан узун өмүр, бакты-таалай тилембедим. Мен бардык жакшы персени калкка бер деп тилемдим”(Сарт Аке). “Элим жөнүндө бир суук кабарды уксам, менин бирөө бычак менен жүлүнгө сайгандан да жаман болом. Менин өмүрүм өзүм үчүн эмес, элим үчүн жарагылан. Мен биринчи иретте, Кудайдын, экинчи иретте, элимин кулумун” (Тилекмат Аке). Мындай адеп-ахлактан улам улуу Ф.Достоевскийдин: “Өзүнүн жеке пайдасын түк ойлобой, өз ыктыяры, жан дүйнөсүнүн, жүрөгүнүн чакырыгы менен көпчүлүктүн жыргалы үчүн өзүн курмандыкка чалып жаткан адамдан жогору турган асыл керемет барбы, бу дүйнөдө”-деген сөзү эске түшпөй койбойт.

Манас атасын өмүр-жашоо өрнөгүн үлгү тутуп, жолун жолдогон кыргыз тарыхындагы ошол эле Сарт Аке, Курманбек баатыр, Эр Солтоной, Жайыл баатыр, Тайлак баатыр, Кубат бий, Курманжан датка, И.Арабаев, Ж.Абдырахманов, И.Раззаков, Чолпонбай Түлөбердиев сыйктуу улутубуздун жүздөгөн, миндеген уул-кыздарынын ысымдары бүгүн Ата журтка етеген ак кызматтары үчүн сыймыктануу менен аталат. “Тилемшил – бактылуу адам (Тилекмат Акени айтып жатат-С.Б.), ал өзү үчүн, бала-чакасы, урук-тууганы үчүн эмес, калайык-калк үчүн жарагылан адам. Ошон үчүн аны денеме күч-кубат берген жүрөгүмдөй, жаратылыштын кереметин көргөзгөн эки көзүмдүн карегиндей баалаймын. Ал барда менин телегейим тегиз, деним таза, жаным жанатта”(Сарт Аке).

Көптүн кызылчылыгына багыттаңган жамаатчыл ойлом кыргыз баласынын кан-жанына ушунчалык синген, атүгүл бешик терметип

жаткан эне дагы перзентке моминтип ырдал турат: “Алдей-алдей ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм, жапкан наңдын ортосу, жүрөгүмдүн толтосу, ата-салтын уланткын, ардактап элиң кубанткын, баатыр болгун, эр болгун, кабылан болгун, шер болгун, жакадагы кундузум, асмандағы жылдызым”.

Анткен менен, қыргыздын этикалық даанышмандығы адамдын коомдук-жамааттык турмушу жөнүндө гана эмес, анын жеке турмушу тууралуу да ой чуркатып турат. Бул жагынан улуу ақын Токтогулдуң ой жүгүрттүсү орчундуу. Кеп мында. Ақын Токтогул үчүн бу жарыкчылыктагы жашоо, өмүр, тириүчүлүк деген нерсе эң кымбат кенч. Тириүлүк, жашоо деген кайталангыс дагы, қызық дагы, өзүнчө бир керемет. Ошол тириүчүлүктө пендे баласы ырахат, жыргал көрүп, бактылуу-талаайлуу болуп, өкүнбөгөндөй өмүр сүрүш керек, антпесе бу дүйнөгө тулуштун кажети не? - дейт Токтогул, өзүнүн чыгармаларында. “Кадыр, көнүл бар чакта, ойногула, кыздар ай, кайрылып келбейт өмүрүң, ойлогула кыздар ай, ойной албай, күлө албай, ойногонду биле албай, кайран жашты картайтып, койбогула, кыздар ай” («Гүлдөп ал» ырынан). Көрүнүп тургандай, Токтогул өзүнүн бул маанилүү ырында терең гуманизми менен өзгөчөлөнүп турат.

Токтогул адамдын жекече бактысына, пенденин жашоодо қызыкка, жыргалга, рахаттка тунуп, өзгөчө, гүлгүн доорун армансыз өткөрүү маселесине көп көнүл буруп олтурат. Сибирдин каардуу каторгасынын тозогун көрүп, өлүмдүн, ажалдын оозунан кайра кайтып келген ақын өмүрдүн баркын чыңдап түшүнгөн сыйктуу.

Бирок да Токтогул даанышман ошол ырахат-жыргал, ойноп күлүү ақыл-эстүүлүктүн, адептүүлүктүн чегинде болгондо гана, мындаicha айтканда, жеке жыргал жалпы жамааттын жыргалы жөнүндө ойлонуу жана кам көрүү менен айкалышканда гана маанимаңызга ээ болмок. Ошол үчүн Токтогулдуң этикасында өзүнчө жыргап өмүр өткөрүү идеясы жалпынын қызыкчылыгына кызмат кылуу идеясын үгүттөө менен дайыма коштолуп турат («Жаш кезинде жаркылдан, калкыңца тийгиз керегин», «Эмгек этип жашындан, элге жаксаң эң қызық», «Эрдин көркү - эл менен, эмгегин менен элге жак», «Жакшы адам белгиси – эл камы үчүн күйүнөт»-Токтогул). Бир сөз менен айтканда, өзүнүн жүрүм-турум адебинде өзүмдүк менен коомдукту (личное и общественное), жекелик менен жалпылыкты айкалыштырып жашоо, Токтогулдуң

адеп-ахлак философиясы боюнча мыкты адам болуп өмүр сүрүүнүн жолу.


Ушул жерден сөз башында белгиленген, алиги батыштык айрым философтордун адам деген асоциалдуу, инсан менен социалдык уюм бири-бирине душман болуп эсептелет деген бүтүмдөрүнө карата өз оюбузду айтып өткүбүз келет. Киши деген өзү туулганда биологиялык гана жан. Бирок андан ары ал социалдашуу жолу менен гана адам болот. Социалдуулук анын жаратылышы. Аナン кантип адамга социалдык уюм душман болот, адам өзү негизинен социалдык кубулуш болгондон кийин ал өзүнүн бул жаратылышынан эч качан кача албайт. Социалдык уюм, жамаат пенденин душманы эмес, коллектив, жамаат, маданият, цивилизация анын стихиясы. Киши коллективде, коомдо гана адам катары жашап турат. Маселен, биздин Манас атабыз, анын жолун жолдогон тукумдар дал ошол социалдык уюмга кызмат кылуудан өмүрүнүн маңызын көрүп, бакыт таап, аброй күтүп жатышпайбы. Мына ушундан улам айтаар элек, адамды социалдык шартталгандыктын “туткунунан” күткарып алууга, аны өзүнүн жаратылышынан ажыратып алууга умтулуунун өзү ырасында эле идеалисттик адашкандыкка жатат. Тескерисинче коомдон, коллективден, моралдан кол узгөн пенде адам болуудан, личность болуудан калаарын, өзүнүн жеке МЕНинен дал ошол учурда ажыраарын эске түйүп коюуга тийишпиз. Модернизмдин өкүлдөрү каармандарга энчилеп жаткан “абсолюттук эркиндик” инсандын өз алдынчалыгына кам көргөндүк эмес, тетирисинче, даана айтканда, кишинин адамдан кайра маймылга айланышына жол чапкандык болуп эсептелет дээр элек.

Акырында айтарыбыз, мына ошентип, кыргыз калкынын этикасында бу дүйнөдө адам болуп маңыздуу жашоонун өзүнчө бир өрнөк-модели берилген. Биздин оюбузча, бу жарыкчылыкта өмүр кечирүүнүн жогорудагыдай кыргызча образы азыркы адеп-ахлак кризисинде турган дүйнө үчүн өзүнчө бир таалим-сабак жана турмуштук зарыл философия.

Сөз башында баяндалгандай, өзүнүн гана МЕНин алдейлеген, ашкере езүмчүл, индивидуалисттик «робинзончулуктун», айланат-тегерекке прагматикалык-бухгалтериялык ач көз мамиленин күч алышынын коом үчүн зыяндуулугуна жана келечек үчүн коркунучтуулугуна терен ынанууга тийишпиз.

Жашоонун маңызын адамдарга ак кызмат кылуудан көргөн, өз тагдырын Ата журтунун, элинин тагдырынан, томолок жердин тагдырынан бөлүп карабаган, кыргыздыкындай, Манастыкындай атуулдук жамаатчыл менталитетти, мекенчил жашоо жолун бекем тутунуу 21-кылымда коомду моралдык деградациядан сактайт жана Кыргызстанды, дүйнөнү өнүктүрөт деген ишеничтебиз.

Кыргыздын этикасындагы адамдын көпчүлүкчүл гуманисттик концепциясы муундарды тарбиялоо ишинин стратегиялык таянычы болуп калууга тийиш.



## **2-бөлүм**

# **XX-XXI КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗ ЭТИКАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫНАН**

**(АТА ЖУРТКА АК КЫЗМАТ ӨТӨӨНҮН  
АТУУЛДУК САЛТЫН  
УЛАГАН АЗАМАТТАРДЫН АК ЖАРКЫН  
ӨРНӨГҮ ).**

- 1. Академик Үсөн Асановдун жашоо модели*
- 2. Ала-Тоонун асманынан жсанган “Алтай” жылдызы*

# АКАДЕМИК ҮСӨН АСАНОВДУН ЖАШОО МОДЕЛИ

## 1.ЖАШООНУН МАҢЫЗЫ ЭМНЕДЕ? ЧЕЧМЕЛӨӨНҮН АСАНОВДУК ВАРИАНТЫ.



Окумуштуу Үсөн Асанов жөнүндө ойлогоондо, бириңчи иретте, абын Молдо Багыштын төмөнкү даанышман саптары эске түшөт: “**Тоо суусундай шаркырап, токтобостон агып өт, өзгөлөрдү туурабай, өзүнчө чыйыр салып өт, чырак болуп жаңының, тапкын сен издең жаңыны, таптабай жолдун даңғырын**”.

Молдо Багыш бу жарыкчылыкта жашоонун маанисин, өмүрдүн маңызын, тузун адамдын бу дүйнөгө өзүнүн башкаларга окшобогон чыйырын салышынан, жекече индивидуалдуу изин түшүруп өтүшүнөн көргөн. Албетте,

Молдо Багыштын бул терең осуяты чыныгы азамат, күжүрмөн, күрөшчүл адамга, личность-инсанга карата айтылышы жатат. Оригиналдуу, өзүнчө жолду таап күн кечирүү катардагы Эшмат, Ташматтардын колунан оной менен келчү иш эмес.

Мурдагы даяр жолдун даңғырын таптабай, өзгөлөрдү туурабай, өзүнчө чыйыр салуу өзгөчө, илим тармагында бөтөнчө күрч жана өтө актуалдуу маселе. Жашоонун маңызы эмнеде деп Үсөн Асановдон сурашканда, ал “ачылыштарды жасоодо” деп жооп берилтири. Демек, терең карай келсек, Үсөн Асанов да залкар абын Молдо Багыштын духунда ойлонгон инсан экен. Илим үчүн, демек, коом үчүн ачылыш жасоо-илимпоздун өмүр-жашоосунун тузу, миссиясы ушунда экен. Мынакей, чечкиндүү, олуттуу жана максималисттик философия.

Суроо туулат. Эми ушул философиясын Ү.Асанов турмушта жузөгө ашыра алдыбы?

## **2.КУТҮҮСҮЗДӨН ЖАРК ЭТКЕН ТАЛАНТ, ХИМИЯ ИЛИМИНДЕГИ ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ АЧЫЛЫШ! ЖЕ МОСКВАЛЫК ЭКСПЕРТТЕРДИ “ЧӨГӨЛӨТКӨН” КЫРГЫЗ ИЛИМПОЗУ**

Илимде белгисиз нерсени издөө, илим айдыңына өзүнүн жекече жолун табуу, жекече изин түшүрүү ышкы-кумары, өзүнүн табылгасын табууга, жаңылыгын жаратууга умтулуу –те жаш чагынан илимий лабораторияга баш бакканынан тарта эле Үсөн Асановдун окумуштуулук изденүүлөрүнүн башкы пафосу, негизги лайтмотиви болуп калган. Дал ушундай, илимде инновацияга, жаңылыкка ориентация жасап, көшөргөн изденүүлөрдүн өзү, акыры жүрүп өткөн кылымдын 70-жылдарында Ү.Асановду жаңы ачылыштарды жасоого алып келип, мунун натыйжасында, кыргыз илимпозунун ысымы кыргызстандык жана союздук академиялык чөйрөгө дүнгүрөп угулган.

Ал илимий ачылыштын маңызы мында болгон.

1950-1960-жылдар аралыгында алыссы Нарындан барып, Москвадагы Д.И.Менделеев атындагы химиялык-технологиялык институтун бүтүрүп, андан соң ошол эле Москвада аспирантурадан окуп, дүйнөлүк илим-билимге, Европалык маданиятка каныгып, көп өтпөй кандидаттык диссертациясын жактап, анан Фрунзеде Кыргыз ССР илимдер академиясынын органикалык эмес жана физикалык химия институтунда күжүлдөп иштеп жаткан, көөдөнү энергияга, көңүлү оптимизмге толгон жаш илимпоз Үсөн Асанов химия менен физиканын ашташкан жеринде жаңы илимий эксперимент жүргүзүүнү чечет.

Эксперименттин маңызы электр учкундары менен металлга таасир эткенде металлда эмне өзгөрүүлөр болуп өтөт деген маселеде турган.

Ү. Асановдун кайра, кайра жасаган эксперименттери, жүздөгөн, миндеген тажрыйба жүргүзүүлөрү акыры келип бир чындыкты аныктайт. Металды электр учкундары менен иштеткенде өтө бир баалуу жаңы зат, жаңы сапаттагы өзүнчө бир

химиялык бирикме келип чыгып отурат. Экспериментатор У.Асанов көргөн көзүнө ишенбейт. Бул эмис деген шумдук. Илимде мындай нерсени мурда эч ким көрбөгөн, эч ким мындайды ачпаган, эч кимдин оюна мындай нерсе келбegen. Жаш окумуштуунун “ЕВРИКА!-МЕН ТАПТЫМ!” деп кыйкырууга акысы бар эле. Чынында эле, электр учкундарынын дүйнөгө белгисиз түзүүчүлүк, жаратмандык жашыруун сырын ачкандыгын У.Асанов ичинен туонду.

Көп өтпөй кыргыз окумуштуусу Москвага чакырылат. У.Асановдун 1975-жылдын 21-январындагы жаңыдан ачкан илимий табылгасы жөнүндөгү доклады СССР илимдер академиясынын Президиумунда утулуп, талкууланат. Жаш илимпоздун жасаган экспериментинин натыйжасы жалаң академиктерден турган Москвалык чоң экспертер тарабынан мурда белгисиз жаңы бағыт, жаңы ачылыш катары бааланат жана тастыкталат. Кыргыз окумуштуусу ачкан илимий феномен бүт Союздун окумуштууларын уу-дуу кылат. Москвалык экспертигин жыйынын алып барган химия илиминин доктору, профессор С.И. Дракин өзү: “Илимпоз Үсөн Асанович электрдик разряд процессин химиялык маселелерге баш ийдирген. Бул химия илимидеги пионердик жумуш” деп кыргыз илимпозунун ачылышына жогорку баасын берген.

### **3. ҮСӨН АСАНОВ-ЭЛЕКТР УЧКУНДАРЫ ХИМИЯСЫНЫН АТАСЫ, ДҮЙНӨЛҮК НАНОТЕХНОЛОГИЯНЫН НЕГИЗДӨӨЧҮЛӨРҮНҮН БИРИ**

Мына ушинтип, электр учкунунун химиясы деген илимдин жаңы бағыты Кыргызстанда жаралып, бул жаңы ачылыш улуттук илимибизге сыймык, атак-аброй алып келет. Үсөн Асанов бул жаңы илимий бағыттын атасы болуп калат, башкача айтканда, азыркы кездеги жаңы бағыт-дүйнөлүк **нанотехнология** илиминин **негиздөөчүлөрүнүн бирине** айланат. Химия илимидеги жаңы бағыттын ачылышы жөнүндөгү сенсациялуу окуя Европа жана Азия өлкөлөрүнө желдей тарайт. Ушундан улам Үсөн Асановдун Эл аралык биография борборунун “XX кылымдын көрүнүктүү адамдары” (Англия, Кембридж)

маалымдамасына киргизилиши бекеринен эмес экендигин туюнуп көйлү.

Мына ушинтип, жаш илимпоз Ала-Тоодон чоң дүйнөгө жарк этип көрүнүп, Молдо Багыш айткандай, жолдун даңғырын таптабай, илим жолунда өз чыйырын, өз изин салып, чырактай балбылдап жанды.

#### **4.АЧЫЛЫШ АРТЫНАН АЧЫЛЫШ, ТАБЫЛГА АРТЫНАН ТАБЫЛГА, КАТАРЫ МЕНЕН КЕЛГЕН УЧ СЫЙЛЫК ЖЕ СССРДИН ЭЛ ЧАРБАСЫНА ЖАРЫГЫН ЧАЧКАН Ү. АСАНОВ.**

Көп өтпөй Ү.Асановдун жогорудагы ачылышын СССРдин оор өнөр жайларында, бургулоочу техникада, металлдарды жылмалоодо, кесүүчү станоктордо жана башка тармактарда пайдалана башташат. Оор өнөр жайда карбиддер аба менен суудай зарыл. Ал эми ошол карбиддерди эң кыска жана төтө жол менен- электр учкунунун жардамы менен арзан алуунун жолун жаш окумуштуу Үсөн таап отурат. Бир сөз менен айтканда, Ү.Асановдун илимий ачылышы СССРдин эл-чарбасына миндеген, миллиондогон кирешелерди алыш келген жана бүгүн 21-кылымда да нанотехнологиялык материалдарды өндүрүүнүн негиздеринин бири болуп калууда. Ү.Асанов илимдеги бул эрдиги үчүн 1976-жылы Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланып, “Кыргыз ССРинин эмгек сицирген ойлоп табуучусу”, “СССРдин ойлоп табуучусу” аттуу чоң наамдарга ээ болуп, 1977-жылы сүрөтү Эл чарба жетишкендиктеринин Бүткүл союздук көргөзмөсүнө илинет. Кыргыз илимпозуна илимий жетишкендиктери жана сыйлыктары үчүн Социалисттик эмгектин үч жолку баатыры, СССР илимдер академиясынын президенти, дүйнөгө атагы чыккан академик А.П.Александров Москвадан куттуктоо катын жөнөтөт. “А.П. Александровдун бул куттуктоо катын эң кымбат мүлк катары ушу күнгө чейин сандыгымда сактап жүрөм”- дейт бүгүн Үсөн агай сыймыктанып.

## **5.Ү.АСАНОВДУН ИЙГИЛИКТЕРИНИН СЫРЫ ЭМНЕДЕ? ЖЕ ҮЧ ИЛИМДИ СИНТЕЗДЕЙ БИЛГЕН ААЛЫМ.**

Ачкан илимий жаңы багытынын бийик илимий авторитеттер жана экспертер тарабынан моюнга алынышы, Өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн сый-урмат Ү.Асановдун демине дем кошуп, көңүлүнө канат бүтүрүп, илимдеги жаңы жеңиштерге шыктандырыды. Андан ары Үсөн Асанов таманы кызыган күлүктөй алдыга карай арыш керди. Табылга артынан табылгаларды, ачылға артынан ачылгаларды, жаңылык артынан жаңылык жаратып отурду. Илим докторунун даражасын алды. Акыры 50дөн ашык ойлоп табуулардын автордук күбөлүгүнүн ээси болуп калды. Ошол ойлоп табуулардын бирин эле өндүрүштө колдонгон чакта, маселен, 1984-жылы Майлы-Сай электрлампа заводу 147 миң 844 сом жылдык киреше алган. Ушул бир эле мисалдан улам Ү.Асановдун жогорудагы көптөгөн ойлоп табуулары өлкөгө канчалаган кирешелерди альп келгендигин астыртан туонуп койсок болот. Ү.Асановдун илими эң рентабелдүү илим болуп калган. Сакадай бою сары алтын илимпоз деп, дал ушул Ү.Асановду айтуу керек.

Үсөн аба бүгүн ойлоп табуулардын башка 250дөн ашык илимий эмгектердин, 12 монографиянын, 13 окуу китебинин автору. Дагынкысы дагы бар, алар алды жакта айтылат. Анын илимий эмгектеринин терендигине карата айтылган бир эле баапикирди келтире кетели мисалы, “Физико-химические процессы в плазме искрового разряда, созданного в жидких диэлектриках” (Бишкек, 2001) деген эмгеги химиктер гана эмес, физиктер үчүн да баа жеткис илимий эмгек болуп эсептелет” деп жазат окумуштуу адис, илим доктору Э.Мамбетакунов. Айтмакчы, дегеле Ү.Асанов негизи, табигый илимдерге карата жаратылышынан тубаса зор жөндөм-талант менен төрөлгөн экен. 1940-жылдардын аягында Нарында Токтогул атындагы орто мектепте математикадан сабак берген мугалими Сейитбек Садыков (кийин Улуттук университетте доцент болуп иштеген). Мындаicha эскерген: “Мектепте да, КМУда дагы көп жылдан бери математикадан сабак берип келе жатам, бирок Ү.Асановдой таланттууу кезиктире элекмин. Мектепти алтын медаль менен бүтүргөн Асанов 10-класста окуп

**жүргөндө Е.Б.Виховский менен А.А.Рывкиндин “Элементардык математика боюнча жогорулатылган татаалдыктагы маселелер” аттуу китебиндеги маселелердин бирин да калтырбай, өз алдынча бүт чыгарыш, мектепке алып келип берген”. Бүгүн кесиптештери У.Асановдун химия илимин да, математика илимин да, физика илимин да, айрыкча теореялык физиканы терең билгендигин, бир сөз менен айтканда ал табигый илимдер боюнча энциклопедиялык билимге ээ экендигин белгилешет. Көрсө, У.Асанов табигый кубулуштарга ар түркүн илимдердин позициясынан синтетикалуу, синхрондуу карай билет экен да, жанагынтип ийгиликтерге жетишп жаткандыгынын сырты ушул жакта жатат экен.**

## **6.ИЛИМПОЗ ЖАНА ГРАЖДАНИН ЖЕ ТЕЦИР ТООНУН ДАЙРАСЫНДАЙ ШАР АГЫП...**

Этнологдор адам мүнөзүнүн жана психикасынын түптөлүшүндө белгилүү даражада географиялык чөйрө роль ойнойт деп жазышат. Эгер ушул версияны ээрчий карасак, анда Усөн аганын жан-жаратылышына Тенир-Тоо чөлкөмү өзүнүн “мөөрүн” аянбай баскан сыйктуу. Усөн Асановичтин мүнөзү, жүргөн-турганы ырасында эле, Тенир-Тоонун алдыга октос берип, күү-шаа түшүп, шар аккан дайраларын элестетип кетет. **“Шамалдай шайдоот басып шартылдаган, жайдары качан корсоң жаркылдаган”**-деп Усөнбек Асаналиев бекеринен жазып жаткан жок. Дагы бир бала кезден бирге өскөн курбусу, акын Эсенгүл Ибраев “анда арашандай кайнап турган күч-кубат, жигер түгөнгүс. Бир тынымга жөн тура албайт, жаны үйрөтүлгөн азоодой ойноктон турат”-деп образдуу сөз менен туура жазган. Ага жараша агадын жан дүйнөсү да Тенир-Тоонун табиятындай таза экенин айта өтөлү. Бу жагынан ошол эле У.Асаналиев **“ичине кир сактабас сонун адам, дос түтүл, кастын көөнүн калтырбаган”**-деп поэтикалык саптар менен Усөн аалымга айыкат баа берген.

Чынында эле, Усөн Асанович күжүлдөгөн күжүрмөн духга, күчтүү коомдук темпераментке, дайыма алдыга теминип турган атуулдук-гражданык жигер-кайратка эгедер инсан. Аナン калса, 20-кылымдын цивилизациясына кечөөкү көчмөн коомдон келген, тарыхый сахнага жаңыдан чыккан элдин чечилбеген көйгөйлөрү

менен көкөй кести проблемалары “ кара таандай” жайнап жатса, кантип тынч алыш жатасың. Чачылганды жыйноо керек, үзүлгөндү улоо керек... Үсөн Асанов ушул зарылдыкты өтө курч сезген окумуштуу. Атактуу акын Некрасовдун “акын болбосон болбо, гражданин болууга милдеттүүсүн” деген афоризминин Кыргызстандын шартында өзгөчө актуалдуу экендигин окумуштуу терен туюнуп турат. Ү.Асановдун жөн тура албагандыгынын мотивациясы ушул патриоттук философиядан чыгып жатпайбы.

Анын менталитетине кайдыгерлик, көнүлкоштук, жайбаракаттык деген нерселер таптакыр жат. Лабораториядагы илимий ишпи, лекция окуйбу, коомдук жумушшу, кызматтык милдетпи, өкмөттүк тапшырмабы, кандай гана иш болбосун ал ага бүткүл дитин берип, баш-оту менен кирип кетет. Айрычка, анын аудиториядагы лекцияларын артистизм, көбүрүп-жабырган эмоция, юмор жана конструктивдүү логика, илимий фундаменталдуулук аралаш коштоп алат. Агай ишти акылы менен гана эмес, журөгү менен аткарған адам. Бу кишинин нравасы ушундай.

Ошондой эле, Үсөн Асанович кызматтык иште айланасындағылардын күчүн оперативдүүлүк менен уюштуруп, коюлган милдеттин натыйжалуу жолдорун көсөмдүк менен аныктап, тез кыймылдап, жумушту майын чыгара чапчаң аткарғандыгы менен да айырмаланат. Кыргыз улуттук энциклопедиясында көп жылы бирге иштеген З. Бейшеев окумуштуунун мындаи сапатын “мен Үсөн Асановичтин интеллектуалдык деңгээлинин жана уюштуруучулук жөндөмүнүн аябай жогору экендигине толук ынандым”-деп атаяй баса белгилеп отурат. Ү.Асановдун мына ушундай касиеттери, коомдук-граждандык, патриоттук активдүүлүгү улуттук университеттин ректору, Жогорку Кеңештин (1989-1994) депутаты, Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы (1992-2006), Кыргыз улуттук энциклопедиясынын башкы редактору (2002-жылдан бери карай) болуп иштеген учурунда айрычка айкын көрүндү. Айрычка, Ү.Асановдун эгемендүү Кыргызстандын Жогорку Аттестациялык комиссиясынын ишин түптөөдөгү, пайдубалын куруудагы, жолго салуудагы атуулдук ашып-ташкан активдүүлүгү, биринчи

пионердик ишмердиги тарыхка алтын тамгалар менен жазылчу окуя.

ЖАКтын төрагасы, энциклопедиянын башкы редактору кызматтарын бирдей аркалаган жылдарда У.Асановдун жетекчилиги жана түздөн-түз катышуусу, уюштуруучулугу менен “Кто есть кто в кыргызской науке”, “Кыргызская наука в зеркале диссертационных исследований” аттуу уникалдуу басымалар, эгемендүү Кыргызстандын 4 томдук чоң энциклопедиясы, Нарын энциклопедиясы “Кыргыз педагогикасы”, “Кыргыз адабияты”, “Кыргыз тарыхы”, “Укук”, “Экономика”, “Кыргызстан географиясы”, “Астрономия”, “Саясат таануу”, “Биология”, “Химия”, “Кыргыз тили”, “Философия”, “Физика”, “Кыргызстандын кен байлыгы”, “Кыргыз сүрөт искусствосу”, “Компьютер жана интернет”, “Кыргыз музыкасы” сыйктуу тармактык энциклопедиялар жазылып жарыкка чыкты. Бул эмгектердин билим берүү системасы жана улуттук маданиятыбыз учун мааниси баа жеткис. У.Асановдун жетекчилиги жана авторлоштугу менен Сталиндик репрессияга жана куугунтукка душар болгон Сыдыков Османаалы, Солтоноев Белек, Арабаев Ишеналы, Сыдыков Абдыкерим, Тыныстанов Касым, Шабданов Ажыйман, Наматов Сатыбалды, Жолдошов Токчоро, Алиев Осмонкул сыйктуу алгачкы агартуучу-окумуштуулардын ишмердигинин “Кто есть кто в кыргызской науке” китебинен орун алышы социалдык адилеттүүлүктүн жана тарыхый эс-тутумдун калыбина келтирилишинин айкын күбөсү болуп калды.

Ушуга удаа белгилеп өтө турган нерсе, мындан 40 жыл мурда каза болуп, уннтулуп кеткен, бирок өз учурунда жарк этип жанып, илимге жаңылык алыш келген таланттуу кыргыз илимпозу Дүрбөлөң Мамбетовдун илимий дүйнөсүн ачып бериши (“Некролог, озвученный через 40 лет”) жана анын мурастарын жарыкка чыгарышы У.Асановдун өзүнчө бир атуулдук-гуманисттик маанилүү акциясы болду.

## **7.АКАДЕМИК Ү.АСАНОВ- МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИН ПАТРИОТУ**

Чынын айтыш керек, биздин илимий-техникалык интеллигенциябыздын өкулдерүнүн көпчүлүгү академиялык илимдин чөйрөсүнөн, диссертациялардын алкагынан чыгышпай келе жатышат. Алардын көбүндө элдин бөксө калган, өксүп жаткан иштери учун Асан Кайғы болуу сезими, Ата-Журттун улуу –кичүү жумуштарына канатын жайган атуулдук масштаб жетише бербей жаткандыгын жашыруунун кажети жок. Табият илимдеринин окумуштуулары Ала-Тоолук жаштарга, студенттерге, мектеп окуучуларына атайылап арнаап, табигый илимдердин, техникалык билимдердин негиздерин кыргыз тилинде популяризациялаган китептерди, колдонмоловду, брошюраларды жазуу сыйктуу өтө зарыл, актуалдуу маселеге далысын салып турғандыгы өкүнүчтүү. Ушул жагынан караганда, академик Үсөн Асановдун мекенчилдик ишмердиги айрыкча айырмаланып турат.

Үсөн Асановдун окуучуларга, студенттерге, компьютер технологиясын колдонуучуларга арнаап накта кыргыз тилинде жазган «Компьютердик технологиялар» (1999) деген китеbi эң сонун жаңылык болду. Элибиз учун эн пайдалуу бул китепте татаал компьютердик технологиянын тарых-таржымалы, анын бүгүнкү күндөгү негизги түшүнүктөрү, терминдери, маселелери кыргыз тилинде түшүнүктүү жана жеткиликтүү чечмеленип берилген. Айта кете турган нерсе, негизи Үсөн агай өзү алыскы тоолуу Нарында, элlette 30-40-жылдарда байыркы патриархалдык карыялар менен байбичелердин арасында өсүп, Манастын тилин кенедейинен тулку-боюна синирген. Илимдин негиздерин мамлекеттик тилде көркүнө чыгара жазуу дал ушул Ү.Асановдой Европалык билимди жана калк тилинин каймагын айкалыштыра билген интеллигенттин колунан көбүрөөк көлмек дегибиз бар.

Үсөн Асановдун Кыргызстанда химия илимин кыргыз тилинде сүйлөтүүдө да эмгеги өтө зор. Анын редакторлугу алдында биринчи жолу өлкөбүзде «Химия энциклопедиясы» (1997) жарык көргөн. 1991-97-жылдарда С.А.Адылов менен бирдикте жогорку окуу жайлары учун «Органикалык химия» аттуу эки томдон турган окуу куралын кыргыз тилинде

тартуулады. Ушуну менен катар өзүнүн шакирттери менен авторлош болуп, студенттер үчүн «Жалпы химия» деген фундаменталдуу окуу куралын да (1998) кыргыз тилинде жазып берип, чоң эрдик жасады. А.Сатыбалдиев, А.З.Жуманазарова менен бирдикте «Химиялык байланыш жана заттардын түзүлүшү» (1998) аттуу эне тилинде окуу китебин жазган да кайра эле ушул академик Ү.Асанов болуп отурат. Кыргыз тилиндеги «Аналитикалык химия» аттуу студенттер үчүн окуу колдонмосу да Үсөн Асановичтин редакциясы менен жарык көргөн (1997).

Кыскасы, эне тилге карата патриотизм деген эмне? Патриотизм деген кыргыз тили деп кызыл кекиртек болуп кыйкыруу эмес. Патриотизм деген өз иш ордунда туруп, эне тилибиз үчүн чекеден тер төгүп, конкреттүү жумуш жасоо, практикалык иш бүтүрүү, кыргыз тилин илим китечтеринин тилине айландыруу, кыйкырып ураан көтөрбөстөн эле Үсөн Асановчосунан мамлекеттик тилдин “жабылуу кара ингени” боло билүү дегендикти түшүндүрөт. Химик Ү.Асанов-мамлекеттик тил мыйзамын жүзөгө ашыруунун кашкайган өрнөгү. Ошо кездеги мамлекетибиздин башчысы: “Атаганат, элдин баары академик Үсөн Асановичдеги эне тилге кызмат кылса кана ”- деп арман кылганы эсте турат.

## **8.ӨМҮР КЕЧИРҮҮНҮН АСАНОВДУК МОДЕЛИ ЖЕ АК ЭМГЕКТИ ДИН КАТАРЫ ТУТУНУП ЖАШООНУН ҮЗҮРЛӨРҮ**

Үсөн Асанов сөз башында кеп болгондой, өмүрдүн маңызын “ачылыштарды жасоодон”, эл-журтунун бакыбат-жыргалчылыгына кызмат кылуудан көргөн. Ал узакка созулган өмүрүндө көздөгөн мүдөөсүн жүзөгө ашырып, жашоосун маңыздуу, мазмундуу кыла алды. Демек, Үсөн Асанов чексиз бактылуу адам. Ушундай бакытка жетишүү үчүн ал ак эмгекти өмүр бою дин катары тутунуп жашады. “Манаста” айтылгандай, Үсөн ага “түндөсүндө уйку албады, күвдүзүндө тынч албады”. Муну жашоонун өзүнчө бир модели деп койсок болот. Жашоонун бул моделинин өзгөчөлүгү - анын илимчил, жамаатчыл, эл-

журтчул, мекенчил дүхунда, алды жакта кеп болгон атабабаларыбыздын асыл нраваларынын нугунда экендигинде.

Академиктин бул өндүү жашоо модели бүгүнкү капиталисттик рынок шартында коколой баштын кызыкчылыгын туу туткан, турмушка пайдакетик, жалаң бухгалтердик, коммерциялык өзүмчүл мамиле баш көтөрүп турган кезде биз үчүн табылғыс үлгү, өрнөк.

Ак эмгекти өмүр бою дин катары тутунуп өмүр кечириүүнүн Асановдук бул жолу кесиптештери, Ата-журтубуз, дүйнө коомчулугу тарабынан жогору бааланды. Бүгүн Үсөн Асановичке профессор, “СССРдин ойлоп табуучусу”, “Кыргыз ССРнин эмгек сицирген ойлоп табуучусу” наамы ыйгарылган, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындағы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Кыргызстандын илимине эмгек сицирген ишмер. “Манас” ордени, “Данк” медалынын, Женевадагы интеллектуалдык менчikitin Бүткүл дүйнөлүк уюмунун алтын медалынын, СССРдин айыл-чарба жетишкендиктеринин бүткүл Союздук көргөзмөсүнүн (ВДНХ) алтын медалынын ээси, Нью-Йорк академиясынын академиги, Эл-аралык инженердик академиянын, КРдин инженердик академиясынын академиги, Эл-аралык “Руханият”, Арабаев атындағы, Ж.Баласагын атындағы, И.Ахунбаев атындағы сыйлыктардын лауреаты, Нарын областынын, Нарын шаарынын ардактуу атуулу, Нарын шаарындағы мектеп –лицей Үсөн Асановдун ысымын алыш жүрөт. Кыргызстандагы белгилүү “Эл күту” скульптуралык-архитектуралык композициясынын тутумунан илимдин, маданияттын, искусствонун көрүнүктүү ишмерлери менен бирге Үсөн Асановдун да жездөн куюлган эстелигинин орун алышы, дагы айтала- бул анын эл-журтка жасаган кызматынын калайык-калк тарабынын моюнга алынгандыгынын көрсөткүчү.

## 9. XX КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ РЕНЕССАНСЫНЫН КААРМАНЫ

Дегеле, Үсөн Асановдун феноменине кецири тарыхый контексттен карап көрсөк, мына мобуну айттууга туура келет.

Батыштык бир көсөм окумуштуунун “Европа карыды, ал мүмкүнчүлүгүн ачып бүттү. Эми мындан ары адамзаттын илими менен маданияты Азия менен Латын америкасындагы жаңыдан тарыхый сахнага чыгып жаткан жаш калктардын потенциалынын эсебинен байымакчы”, деп айтканы бар. Чындыгында Азия калктарында өнүгүүгө зор жөндөм-мүмкүнчүлүк бутуп жатат. Орто кылымдарда Орто Азияда бир учурда социалдык-экономикалык, тарыхый-саисий ынгайлуу шарттар жана өбелгелөр түзүлө калды эле, түрк калктары дароо адамзатка Жусуп Баласагынды, Махмуд Кашгарини, Ибн Синаны, Аль Фарабини, Абу Райхан Берунини, Ахмед Яссавини берген. Биздин оюбузча XX-кылымдагы Совет бийлигинин доору кыргыз ренессансынын доору катары тарыхка кирээр. Кечээги социализм заманы илимдин жана маданияттын өнүгүшүнө Ала-Тоодо ургалдуу шарттарды түздү эле, кыргыздардын кылымдардан бери уктап келген ички күч-кубаты сыртка оргуштап чыгып, тарыхый сахнага тил жагынан Касым Тыныстанов, адабияттан Чыңгыз Айтматов, медицинадан Иса Ахунбаев, поэзиядан Алыкул Осмонов, искусствводон Бүбүсара Бейшеналиева, Муратбек Рысколов сыйктуу көптөгөн улуу залкарлар чыгып келди. XX кылымдагы кыргыз ренессансы ошондой эле дүйнөгө химия жагынан илимий ачылыш жасап, айланасын дүңгүрөткөн, ондогон оригиналдуу ойлоп табууларды жүзөгө ашырган **Усон Асановду** берди.

Кыргыз эли потенциалы күчтүү, теренинде ачыла элек мүмкүнчүлүктөр бугуп жаткан пассионардуу калк. Символдуу айтсак, уктап жаткан Манас дагы ойгонууда. Мына, кыргыздын спортчулары да дүйнөлүк аренага чыга баштады. Бара, бара бардык тармактарда Манастын күч-кубаты чындалп ойгонуп, адамзаттын илими менен маданиятын кыргыздар жаңы ачылыштар менен байытат деген ишенимдемин. Дүйнөнүн сахнасында жаңы Асановдордун пайда болорунда шек жок.


## 10. АЛА-ТООДО ПАЙДА БОЛГОН ЖАҢЫ ЧОКУ ЖЕ 80 ЖАШТАГЫ СОЛДАТ

Байдылда Сарногоевдин “Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери” деген учкул насаат сөзү эске түшөт. Чоку демекчи...

Академик Үсөн Асановдун туулуп өскөн мекени Тенир-Тоо тарапты карап көрсөк, асман чөлгөн ак мөңгүлүү чокулар, көк тиреген тоолор көрүнөт. Бирок Тенир-Тоо тарапта жалаң эле геологиялык же физикалык тоолор эмес, өзгөчөлүү руханий тоолор да бар. Ал рухий тоолор алыстан занкайып, башка аймактарга да көрүнүп турат. Бул рухий тоолор-улуу **Тоголок Молдо** дээр элек, дагы улуу патриот **Тайлак баатыр**, улуу обончу **Боогачы**, улуу бийчи **Бұбусара**, улуу актер **Муратбек Рыскулов**, улуу манасчы **Сагымбай** ж.б. Тенир-Тоонун көрүн чыгарып турган ушул рухий тоолор.

Ушул рухий тоолордун катарына дагы бир бийик чоку келип туруп калғандыгын айтпай коюуга абысыз жок. Байдылда айткандай ал бийик чоку - **Үсөн Асанов** деген жаңы чоку. Тенир-Тоодогу Үсөн Асанов чокусу алыштан дүйнөгө көрүнүп турғандыгы менен айрмалуу.

Илимдин патриархы 2014-жылда 80 жашка келген. Бирок ал бүгүн да Улуттук энциклопедиянын башкы редактору катары кызматын жигердүү улантууда. Анын карыганга убактысы жок. Ал Ата журтунун солдаты бойдон катарда кала берүүдө. Закон Бейшеев айткандай, Үсөн Асанович эл ишине түбөлүк мобилизацияланган. Мынакей, XXI кылымдагы граждандык этиканын үлгүсү, Манастын атуулдук, мекенчил адеп – ахлагынын уланышы.



## АЛА-ТООНУН АСМАНЫНАН ЖАНГАН “АЛТАЙ” ЖЫЛДЫЗ



Мекенчил адеп – ахлактын, Манас Атабыздын этикасынын урпактарда уланышынын дагы бир мисалына көнүл буралы. Алтай Бөрүбаевдин өмүртаржымалындагы бир катар фактылар мениндиң абдан кызыктырыды, чынымды айтсам таңгалдырыды дагы. Маселен, 2001-жылы Россиядагы Москва обсерваториясы “Козерог” (“Текечер”) топ жылдызынындагы жаңы ачылган планеталардын бириңи кыргыз математик-окумуштуусунун урматына “Алтай” деп атаган. Демек, ааламдагы бир чоң жылдыздын аты Ала-Тоонун бир уулу Алтайдын атында. Чындал

ойлонгон кишиге бул эмне деген сыймык, не деген жениш жана урмат. Кыргызстанда атактуу Арстанбек ақындын, улуу жазуучу Чыңгыздын урматына Ала-Тоо каркаларынын бир эки чокусу “Арстанбек чоку”, “Ч.Айтматов чокусу” деп аталганын билем. Ал эми Алтай илимпоздун ысымы менен чоку эмес, асмандағы жылдызы аталаң отурат. Болгондо да жаңы табылған жылдызды кыргыздар эмес, “Алтай” деп бизге эч кандай көз караптылыгы жок чет өлкөлүк калыс адамдар атап жатат. Буга эмне себеп? Мынабу фактыларга да үнүлүп көрөлүчү. А.Бөрүбаев М.В.Ломоносов атындагы Москва университетинин Ардактуу профессору, Карл университетинин (Прага ш. Чехия), Ардак медалынын ээси, Монголия илимдер академиясынын ардактуу академиги, дагы бир катар эл аралык академиялардын академиги болуп шайланыптыр. Макул, ар кандай эл аралык академиялардын анык мүчөлүгүн кээде белгилүү, белгисиз ар кандай адамдар алып жүрөт дейли. Бирок дүйнөлүк дөңгөлдөгү атактуу М.В.Ломоносов атындагы Москва

университетинин Ардактуу профессору наамын көрүнгөн эле ала бербейт да. Бул оңой эмес, бул наам татыктуунун татыктуусуна гана берилүүчү нерсе. М.В.Ломоносов университетинин бийик ишенимине арзыган окумуштуулар Борбордук Азиядан бириң-экин гана. Бул факт бизди көп нерсе жөнүндө ойлондурбай койбойт.Аナン дагы Байдылда акын жазбады беле:”Чыңгыз кайда?— Парижде, Лондондо, Байдылда кайда?—туз салып жүрөт койлорго,”—деп. Анын сынарындай кыргыздын далайлаган окумуштуулары өз республикасынын чегинен чыга албай, жергиликтүү проблематикалардын алкагынан аша албай жатса, Алтай Бөрүбаевдин математика боюнча эмгектери чет өлкөлүк, эл аралык абройлуу илимий журналдарда тез, тез жарыяланып, ысымы алыска угулган авторитеттүү окумуштуу катары атайын чакырылып, Гарвард университетинде, Москва, Париж, Марсель, Прага, Манчестер, Турин, Берн, Будапешт, Дели, Эгей университеттеринде математиканын фундаменталдуу проблемалары боюнча лекцияларды окуп, илимий докладдарды жасап отураат.

Баягы жылдары, кыргыздын философтору менен адабиятчылары атактуу философ-публицист Асанбек Табалдиевдин макалаларынын Москвадагы “Вопросы философии”, “философские науки” сыйктуу журналдарга жарыялангандыгына, Мар Байжиевдин “Эрөөл ” драммасынын Европа өлкөлөрүнүн сахналарында коюлганына алакан чабышып, кыргыздын илими менен искусствоосунун союздук жана эл аралык аренага кадам койгондугун даңаза кылыш дуулдашкан эле.

Ал эми Алтай Бөрүбаевдин математика тармагындагы эмгектери эбак эле КМШнын чегинен ашып, эл аралык таанууга ээ болуп, окумуштуунун атак-даңкы жогорудагы агаларынан да алыска кетип, дүйнөлүк табигый-илимий элита чөйрөсүндө ысымы ардакталып аталаш отурса да, ал биздин жергиликтүү чейрөдө жанагы адабият жана искусство ишмерлери даңазалангандай даңазаланган деле жок. А чыныгында ысымын даңазалап айта турган дал ушул Алтай Бөрүбаев экен. Жоомарт Бекенбаевдин төмөнкү ыры эске түшөт:

Бирок, курбум, ал таланттың  
уялчаак,

Ала-Тоонун аскасына жашынган...

Жайыт таап, Европаны

баспадык...

Бирок, курбум, чыгалбадың

айылдан.

Жоомарт акын бир кезде ушинтип, кыргыз интеллигентиясынын жергиликтүү алкактан чыга албаганына өкүнгөн. Ал Ала-Тоодон ары жаткан кең мейкиндерге ак шумкарчысынан чабыттай учууну эңсеген. Жоомарттын эксеген кыялын ишке ашырып, XX кылымдын экинчи жарымында жана XXI кылымдын башында Ала-Тоонун аскаларынан ашып, эл аралык мейкиндикке улуу Чыңгыз агасынын артынан шаңшып учуп чыккан математик-алым ушул Алтай Бөрүбаев болду. Буга баракелде дебегенде эмне дейбиз.

А.Бөрүбаев кудай берген тубаса математикалык талант менен жарык дүйнөгө келиптири. Ошол тубаса энергиясы бала күнүнөн ичен туйлап, сыртка тээп, ал мектепти медал менен бүтүрдү. Ошол таланты ооздугун кемирген жаш құлуктөй алдыга октос берип, ал Кыргыз Мамлекеттик университетинин механика-математикалык факультетин артыкчылык диплому менен аяктап, ошол студент кезинде эле жаш изилдөөчү катары даңазасы окуу жайына жайылып, теренинде бир албуут күчтү сезген боз улан, бороонду бет алып учкан шумкардай, ақыл-эсин математиканын эң бир оор фундаменталдык багыттагы татаал тармагына бурган. Акыры натыйжа кандай болду? Эмесе, анын эмгетинин маанимаңызын терең түшүнгөн кесиптеш окумуштууларга сөз берели: Академиктер Мырзабек Иманалиев менен Аманбек Жайнаков минтип жазышат: "Алтай Асылканович Бөрүбаев математика илиминин онүгүшүнө зор салым кошкон атактуу окумуштуу болуп эсептелет. Анын эмгектери геометрия менен топологиянын түрдүү тармактарын жаңы идеялар жана түшүнүктөр менен байыгты. Ал геометрия жана топология боюнча Борбордук Азияда биринчи жолу өзүнүн илимий мектебин тұзды".

Ал эми окумуштуу математиктер А.А.Чекеев, А.М.Алыбаев, Т.Ж.Касымова мындаидешет: "Анын илимий эмгектери биздин гана өлкөде змес, мурунку СССР мамлекеттеринде жана

алыссы чет өлкөлөрдүн престиждүү математикалык журналдарынын беттеринде басылып чыгыш жатат.

А.Бөрүбаевдин чыгармачылык кызынчылыктарынын көп кырдуулугу, диапозонунун кецирилиги анын дүйнөлүк залкар математиктердин катарына киришине себеп болду. Анын илимий изилдеөлөрүнүн жыйынтыгы катарында математиканын ар түрдүү областтарына негиз болуучу натыйжалардын алышынын айтсак болот. Буларга анын топологиялык мейкиндиктердин үзгүлтүксүз чагылдыруулар теориясына кошкон салымы кирет. Мында академик П.С.Александровдун жана анын окуучуларынын койгон бир катар проблемалары чечилген. Бир калыптағы топологиянын өнүгүшүнө А.А.Бөрүбаев баа жеткис салым кошкон. Анын бир калыптағы мейкиндиктер боюнча иштери өзүнө бир катар жыйынтыктарды камтыган. Жыйынтыктарынын биринчи түрмөгү бир калыптуу мейкиндиктердин толуктооlorунун жана бир калыптуу үзгүлтүксүз чагылдыруулардын теориясына кирет. Булардын натыйжалары грузин математиктери Х.Н.Инасадидзе жана Л.Г.Замбахидзе түзгөн чектүү тартиптеги бикомпакттык кеңейүүлөрдүн теориясын кеңейткен, ошондой эле В.И.Пономаревдун текстүү нормалдык бикомпактарда камтылган мейкиндиктерди мүнөздөө жөнүндөгү маселеси дагы чечилген.

Топологиядагы абсолюттар теориясын бир калыптуу топологияда түзүү маселеси чейрек кылымдан бери чечилбей келген. Бул проблематика менен ар кандай жылдары советтик математиктер В.И.Пономарев, В.В.Федорчук, грек математиги С.Илиадис, поляк математиги В.Кульпа эмгектенишкен. Бирок ушул маселени толугу менен А.А.Бөрүбаев бир катар эмгектеринде чечип, бир калыптуу топологиядагы абсолюттар теориясын түзгөн”(“Кыргыз тили”газетасы, 18.02.2009).

А.Бөрүбаевдин илимий эмгектеринин маани маңызына, салмагына адистердин адилет баасы жана кыскача мүнөздөөсү ушундай. Илгери Молдо Багыш акын:”Тапкын сен издел жаңыны, таптабай жолдун даңғырын” деп ырдагандай, Алтай аалым илимде ачылыштарды жасап, өзүнүн оригиналдуу жекече жолун тапкан, математикага өзүнүн индивидуалдуу изин түшүргөн. Мына ушундай илимге кошкон жаңычыл орчундуу салымы, илимдеги

бузула элек дынды бузган, чечиле элек түйүндү чечкен азаматтыгы үчүн кыргыз окумуштуусун дүйнөнүн атактуу университеттери өздөрүнө чакырып, Ломоносов атындагы универстет ардактуу профессор наамын берип, обсерватория асмандагы жылдызга “Алтай” деген атты ыйгарып, урмат-сый көрсөтүп отурат. Бул баарыбыз сыймыктана турган факты эмей эмне.

Ойго келесин, А.Бөрүбаев кафедра башчысы, декан, проректор, ректор, министрдин орун басары, эки жолу Жогорку Кеңешке депутат, андан ары өйделөп Жогорку Кеңештин эл өкулдөр жыйынынын төрагасы болуп иштеди. Улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы болуп ийгиликтүү эмгектенди. Ушундай түйшүк-мээнети чачтан көп коомдук мамлекеттик кызметтарда иштеп жүрүп, ал кандайча илимде жогорудагыдай ийгиликтөргө, жеништерге жетишти? Чындыгында А.Бөрүбаев күнү-түнү кызматты да, илимди да тикийип ойлонгон, күн тынымы, түн уйкусу жок, жаны жай албаган мээнеткеч-дуулдул, чаалыкпаган талант. Илгери грек математиги Евклидге падыша кайрылып: “менин математик да болгум бар, көп убакытты жана көп күчтү короттой геометрияны бат өздөштүрүүнүн жолу барбы?”—деп кайрылыптыр. Анда Евклид падышага: Илимде “Падышанын жолу” деген жок (в науке нет “царского пути”) деп жооп берген экен. Анын сынарындай, А.Бөрүбаев илимде “падышанын женил, оной жолун” эмес, жонунан тер шорголотуп, ийне менен кудук казып, чөңөрлүү, тикенектүү, секиртме таштуу, эсти эки кылган татаал жолду басып, анан мөөрөйгө жетип отурат. “Саргара жортсон, кызара бөртөсүн” деген ушул эмеспи. Ал бүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. Илим жана техника жаатындагы Кыргызстан Ленин комсомолу сыймыгынын лауреаты. Кыргыз Республикасынын илимге эмгек синирген ишмери. Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы мамлекеттик сыйлыгынын эки жолку лауреаты. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жогорку илимий сыйлыгы—Иса Ахунбаев атындагы сыйлыктын эсси. Окумуштуу дагы башка көптөгөн ата мекендик жана эл аралык сыйлыктарга татыктуу болгон.

Аты эсимден чыгып атат, американалык бир акылмандын “Европа карыды, ал мүмкүнчүлүгүн ачып буттү. Эми мындан ары адамзаттын илими менен маданияты Азия менен Латын

америкасындагы жаңыдан тарыхый саҳнага чыгып жаткан жаш калктардын потенциалынын эсебинен байымакчы”, деп айтканы бар. Чындығында Азия калктарында алды жакта айтылгандай өнүгүүгө зор жөндөм-мүмкүнчүлүк бутуп жатат. Орто кылымдарда Орто Азияда бир учурда социалдык-экономикалык, тарыхый-саясий ыңгайлуу шарттар жана өбөлгөлөр түзүлө калды эле, түрк калктары дароо адамзатка Жусуп Баласагынды, Махмуд Кашгарини, Ибн Синаны, Аль Фарабини, Абу Райхан Берунини, Ахмед Яссавини берген. Биздин оюбузча 20-21-кылымдар кыргыз ренессансынын доору катары тарыхка кирээр. Тоталитаризм деп айтканыбыз менен, мына кечээ социализм доору илимдин жана маданияттын өнүгүпүнө Ала-Тоодо ургалдуу шарттарды түздү эле кыргыздардын кылымдардан бери уктап келген ички күч-кубаты сыртка оргуштап чыгып, аренага Касым Тыныстанов, Чыңгыз Айтматов, Иса Ахунбаев, Алыкул Осмонов, Сүймөнкул Чокморов, Болот Минҗылкиев, Төлөмүш Океев, Исхак Раззаков сыйктуу көптөгөн залкарлар чыгып келди. XX кылымдагы кыргыз ренессансы математика жагынан Мырзабек Иманалиевди, Алтай Бөрүбаевди саҳнага чыгарды. Кыргыз эли пассионардуу калк. Символдуу айтсак, уктап жаткан Манас акырындан ойгонуда. Мына, кыргыздын спортчулары дүйнөлүк мелдештерде коло, күмүш, алтын медалларды жеңип ала баштады. Бара, бара бардык тармактарда Манас чындал ойгонуп, адамзаттын илими менен маданияттын кыргыздар жаңы ачылыштар менен байытат деген ишенимдемин. Караптур, дүйнөнүн асманында “Алтай” жылдыздар дагы көбөйтөт.

Ошону менен биргэ, 21-кылымдын башында Алтай Асылканович Бөрүбаев өзүн илимпоз катары гана эмес, коомдук ишмер катары да көрсөтө алды жана анын талантты, инсандык кудурети дагы бир кырынан ачылды десек жаңылыштайбыз. Алтай Бөрүбаевдин Жогорку Кеңештин төрагасы катары элдик кемени реализмдин нугунда чайпалттай айдал, өлкөдө ынтымак, бейпилчилиткин сакталышына салым кошуп, чоң арым-масштаб менен иш кылган ақылга дыйкан саясатчы, сергек дипломат экендигине жалпы журтубуз күбө болгон. Ошону менен биргэ ал окумуштуу-публицист катары дагы көрүнүп, көптөгөн орчундуу макалалардын автору болду. Республиканын, замандын өзөктүү чоң-чоң проблемаларына карата анын өзүнүн олуттуу көз

караштары бар. Ар кандай атуул ишмер, эгер ал нагыз ойчул болсо, улуттук идеология жөнүндөгү философияга келип такалбай койбойт. Себеп дегенде, коомдук өнүгүүнүн жалпы стратегиялык бағыттарын аныктап албай турup, алды жакка ишенимдүү жана ийгиликтүү кадамдаш кыйын. Борбордук Азиянын, Евразиянын жана дүйнөлүк шериктештиктин мейкининде прогрессивдүү өнүгүү үчүн Кыргызстанга жалпы адамзаттык нарктар менен улуттук дөөлөттердүн синтезине, демократиянын принциптери менен элдик рухий кенчтердин тогошуусуна негизделген түзүүчүлүк духтагы идеологиянын зарылдыгы жөнүндө А.Бөрүбаевдин идеялары негиздүү жана олуттуу. А.Бөрүбаев кандайдыр бир философиялык мистикага жана жасалма мифтерге негизделген “улуттук идеяны” четке кагат. Ал үчүн турмуштун теренинен кайнап чыккан, өнүгүүнүн реалдуу муктаждыктарынан туулган улуттук идеология баарынан маанилүү.

Өзү бир жагынан илим-билим адамы болгондуктан А.Бөрүбаевдин бул орчундуу тармак жөнүндөгү ойлору да абдан мол жана бай, кен-кесири. А.Бөрүбаев Кыргызстандын билим берүү мыйзамдарын түзүүгө, концепцияларын, доктринасын, стандарттарын, программаларын, а түгүл окуу китеңтерин иштеп чыгууга, жазууга билек түрүнө активдүү катышкан инсан. Анын бул тармакка синирген эмгеги орчундуу. Алтай Асылкановичтин билим берүү жөнүндөгү ойлору өзү түздөн-түз түйшүгүн тартып, бооруна көтөрүп, жүрөгүндө алдейлеп жүрүп, бышырган ойлор. Билим берүү- бул улуттук коопсуздуктун фактору, мекендин социалдык-экономикалык, маданий-рухий жактан гүлдөп өнүгүшүнүн, дүйнөлүк информациялык мейкиндиктен өзүнүн бекем ордун табышынын, улуттун алдында турган стратегиялык милдеттерди ийгиликтүү чечүүнүн куралы. Илимге, билим берүүгө мамлекеттик артыкчылык берүү аркылуу бакыбат келечек! Илимдин, билимдин, маданияттын, рухтун, экономиканын органикалык биримдиги- жаңы Кыргызстандын жүзү! Интеллектуалдык потенциал – биздин баа жеткис байлыгыбыз. А.Бөрүбаевдин билим берүүдөгү карманган концепциясы мына ушундай масштабдуу келечектүү жана конструктивдүү. А.Бөрүбаевдин мындай идеяларын азыркы жаңы өкмөт пайдаланса жакшы болор эле.

Акырында буга келели. Сөз сонунда Алтай аалымдын личностунун бир өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылбай өтүүгө болбос. Көбү биле бербесе керек, Алтай окумуштуу математик гана эмес, комузчу дагы. Комузда кол ойнотуп, залкар күүлөрдү чертет. Анын жан дүйнөсүү искусствоодон азық алыш турат. Комузсуз анын күнү жок. Мындан улам Лев Толстойдун : “Адамга илим билим да, искусство да керек. Аңыз Адам жүрөгү же өпкөсүү жоктой болуп жашай албайт. Тигиниси да, мунусу да зарыл” деген даанышман ою эске түшөт. Тилекке каршы, ушул жерден мынаабу нерсени айтуга туура келет. XX кылымдын экинчи жарымында философия чөйрөсүндө “эки маданият” деген терминология жана проблема пайды болду. Соңку мезгилдерде таза логикалык , рационалдуу методдор менен ой жүгүрткөн табигый-илимий интеллигенция менен интуиция, образдык категориялар аркылуу ойлонгон гуманитардык-чыгармачыл интеллигенциянын ортосунда ажырым тооюоп баратат, бул эки башка жээктеги ишмердиктердин антогонизми күч алууда, адамзаттын бирдиктүү маданияты бирин-бири тааныбаган эки маданиятка ажырады деген тынчсыздандан ойлор сахнага чыгып келди. Ырасында, адамзат маданиятынын өнүгүшүнө мындай тенденциянын бар экендиги чын.

Гуманитардык-чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, башкача айтканда, “лириктер” табигый-илимий тармактын өкүлдерүн кургак рационализми, караптадай муздак логикасы, сөксөөлдөй катыш, машина сыйктуу ой жүгүрткөндүгү, дүйнөнү эмоциялык жактан кургатып, бардыгын машиналаштырып, кибернетикалаштырып, компьютерлештирип жансыздандырып бараткан технократизми үчүн күнөөлөшүп, мындай тенденция адамзаттын руханий-эмоционалдык турмушу үчүн өтө коркунучтуу көрүнүш экендигин тынчсыздандандык менен саймединешет.

Чындыгында, дагы айталы, илимдин дифференциясынын терендешине байланыштуу, ар тармак өз чөйрөсүнүн алкагынан чыкпай, так илим өкүлдөрүндө кийинки кезде технократизм оорусу активденишип, алардагы гуманитардык маданияттын дефицити көз көрүнөө сезилүүдө. Ал эми “лириктерде” болсо рационалдык, логикалык маданият жагы тартыштык кылууда.

Бирок ошентсе да, дүйнөнүн конструктивдүү ойлонгон аналитик-философ интеллектуалдары бул ““эки маданияттын ” ортосундагы конфликттин түбүндө негизсиз экендиги, ортодогу

жараканын убактылуу мүнөзү жана анын бара-бара бүтөлөөрү жөнүндө, адамзат билиминин бул эки областынын ар бири түпкүлүгүндө логикалык ойлоону да, интуитивдик ойлоону да бирдей пайдаланаары, интуициясыз, чыгармачылык кыялдануусуз эч бир илимий ачылыштын жасалbastыгы, логикалык ой жүгүртүүсүз көркөм чыгармачылыктын жаралbastыгы, зилинде аталган эки маданияттын түпкү фундаменталдык жалпылыгы тууралуу айттып, жазып жатышат. Мындаи концепция биздин оюбузча туура. Ушул позициядан чыксак, анда “Эки маданияттын” “антогонизминин” жүре-жүрө оң чечилээрине ишенсек болот. Ушундан улам биз айттар элек, “Эки маданияттын”өз ара гармониясынын түпкүлүгүндө мүмкүн экендигин индивидуалдуу дөнгөэлде дал ушул кыргыздын уул Алтай Бөрүбаевдин мисалы көрсөтүп турат. Ал бир эле учурда табигый илимдин аалымы да, ошону менен бирге комузчу да. Жан дүйнөсү бай. Анын дүйнөсүндө табигый-илимий маданият менен гуманитардык маданият, ой жүгүртүүсүндө логика менен интуиция, аналитикалык ойлоо менен образдык ойлоо жумуртканын агы менен сарсысындай табигый айкалышта турат. Демек, Алтай математиктин инсандык феномени бул жагынан да өзүнчө илимий үйрөнүүгө татыктуу уникалдуу кубулуш.

Акырында эмне демекпиз. Алдыда илимге, элине берери дагы арбын. Бар бол Алтай мырза! Илимдин асманында жылдызың дайыма жаркырап жана берсин!



## 3-бөлүм

# ЭТНОПЕДАГОГИКА

## УЛУУ “МАНАС” ЭПОСУНУН ПЕДАГОГИКАСЫ

1. “Манас” эпосунун бала жөнүндөгү педагогикалык философиясы
2. “Манас” эпосу: тарыхый эстутумга жсана мекенчилдикке тарбиялоо
3. “Манас” эпосундагы баланы эркин тарбиялоо даанышмандыгы
4. Бала Манастин инсан катары калыптанышында эмгек тарбиясынын ролу
5. Ата-эне менен баланын ортосундагы гармониянын өбөлгөлөрү кыргызда кантит түптөлөт?
6. “Манас” эпосундагы көп тиљдүүлүктүн педагогикасы



# МАНАС ЭПОСУНУН ПЕДАГОГИКАСЫ

## 1. “МАНАС” ЭПОСУНУН БАЛА ЖӨНҮНДӨГҮ ПЕДАГОГИКАЛЫК ФИЛОСОФИЯСЫ

“Манас” эпосунун баш жагында Алтайдагы сан жылкылуу бай Жакып моминтип арман кылып турат:

Жаш күнүмдөн мал жыйдым,  
Бала менен ишим жок,  
Жүргөнүм менин чала экен,  
Дүнүйө ээси бала экен.  
Артында бала жок болсо,  
Дүнүйөсү курусун,  
Бузулуп калган калаа экен.  
Тутунарга түяк жок,  
Тууганынан айрылган,  
Журтта мендей чунак жок,  
Карманарга түяк жок,  
Канатынан айрылган,  
Калкта мендей чунак жок.  
Долоно саптуу айбалта,  
Муну толгонтуп ийбей ким аштайт?

Бу тозуп жүргөн көп журтту,  
Томсортпой муну ким баштайт?  
Кара жаак айбалта,  
Муну кайкалатпай ким аштайт?  
Камоодо жүргөн калың журт,  
Муну ката бир кылбай ким баштайт?

Жакшылап үнүлсөк, Жакып байдын арманын көркөм шөкөттөгөн бил эпикалык саптарда дегеле бала жөнүндөгү өзүнчө бир философия чөгүп жатат. Бул конкреттүү бир адамдын арманы болгону менен, ал арман аркылуу бүтүндөй бир доордун, жамааттын дүйнөгө көз карашы чагылдырылып отурат. Эгерде биз Жакыптын арманына жалпы эле түрк маданиятынын контекстинен

карай турган болсок, анда анын маани-маңызы ого бетер дааналана түшмөк.

Бала көрбөй, перзенттен көзү катып, бу дүйнөдөн “туяксыз” ётүп бараткан атасын арман-күйүтү чыгыштын, анын ичинде түрк калктарынын фольклорунда арбын кездешет. Тенирден перзент тилем көз жашын көлдөткөн, дубана болуп, жер-суу кыдырып зарланган аталардын образдары “Коркут ата”, “Кобланды”, “Алпамыш”, “Мундук, Зарлык” сыйктуу дастандарда, поэмаларда, түрк элдеринин көптөгөн жомокторунда, уламыштарында, анын катарында кыргыздын далайлаган элдик чыгармаларында таасын жана таасирдүү сүрөттөлөт.

Маселен, “Мундук, Зарлыкта” тужасыз Жанчаркан “өзүмден перзент болбосо, кандык доорум курусун, тоого да бердин баланы, ташка да бердиң баланы, эй, жараткан кудай ай, тындырбадың санааны”, — деп арман кылып, төнүрге зарын айтат.

Түрк фольклорунда баласыз, “туяксыз” атасын айланатегерегинdegiler тарабынан кодуланып, егейлөнүп кордолгон, тебеленип-тепселген учурлары да аз эмес. Мисалы “Коркут-ата” эпосунда Байындар хан аттуу огуз уруусунун ханы ала-тоодой эт кылып, ала-көлдөй чык кылып, чоң той берет. Байындар тойго уч түрлүү өргөө тикирип, уулдууну ак өргөөгө, уулу жок кыздууну кызыл өргөөгө, баласыз “куу баштарды” кара үйгө түшүргүлө — деп буйрук кылат. Байындар хан тойго келген Дерсе хан аттуу бекти жигиттери менен кара кийиз төшөлгөн, кара желек тагылган кара үйгө киргизип, кара койдун этин тарттырат. Мындай басынктан, кордогон мамилөгө чыдабай, катуу ызланып, кара үйдөн чыга качып, Дерсе хан ичи өрттөнүп, көзүнүн жашын он талаа кылып, үйүнө кайтып келет. Ал эми кыргыздын “Көчпөсбай” аттуу жомогунда чоң тойдо той ээлеринин “балалууга казы менен карта тарт, баласызга какчеке тайдын башын тарт” — деп шылдынdagany перзентсиз Көчпөсбайга катуу тийип, ал ызасына чыдабай Тору айгырына мине салып, бийик дебеге чаап чыгып барып, кудайга үнү жетип бакырып ыйлайт. Көчпөсбайдын “Мурутун булкуп ыргытып, сакалын жулуп ыргытып” ыйлаган арман-күйүтүнүн күчү чыгармада ётө күчтүү көркөм сөз менен берилген:

Өйдө карап өкүрсө,

Көк айрылып кеткендей.

Ылдый карап өкүрсө,

Жер айрылып кеткендей.

Айланасындағылардын кемсингип, кыйшык көз менен караганын “Манастагы” Жакып да сезип-туюп, ичинен түтойт.

Ал: “Куубаш Жакып атандым.

“Карыды Жакып куубаш” – деп,

Калктын баары мени айтат,

“Катыны жүрөт туубас” – деп.

Ботосу жоктон майышып,

Боздол турдум кайышып” – деп жубайы Чыйырдыга бекеринен кайрылып турган жок.

Улуу табият-эне башкасын айтпаган күндө да, бу жарыкчылыкта киши пендесине биологиялык жактан өзүнө окшогон жанды өндүрүү, тукум улоо шыбагасын тартуулаган экен. Түрк калктарынын дүйнө кабылдоосунда табият-эне же улуу жараткан ыроологон мындай шыбагадан куру калган адам дүйнөдөгү эң бактысыз жан. Көктөгү Тенир өзү аркасын салып, табигый үлүшүнөн ажыратып, куу баш кылып койгон киши айланадагыларга барксыз, сүйкүмсүз. Ал жалбыраксыз, мөмөсүз куураган даракка тете. Экинчи жагынан абай салып карасан, ар качан тынымсыз кагылыш-кармаштар, согуштар жүрүп турган жоокердик замандарда үй-бүлөдө эркек баланын төрөлүшү бул-зор кубаныч, чон жакшылык. Ал үй-бүлөнүн тиреги жана ошондой эле, жамааттын коопсуздугунун сакчылыгында тура турган жоокер, арка-бел болчу эрен, журтту калкалоочулардын катарына келип кошулуучу чоро. Ал эми мындай коргоочуну, калкалоочуу чорону жаратып, жамаатка бербеген ургаачы менен эркек коомдо опосу жок, өмүрү кунарсыз, жашоосу жайдак, беделсиз бейтаалайлар катары санала келген. Жогорудагы мисалдардан көрүнүп тургандай, илгерки түрк адамы мындай тагдырды өзгөчө курч кабылдаган жана ушундай жазмышка кериптер болгону учун өксүк комплекси (комплекс неполноценности) менен катуу жабыркаган. Бекеринен кыргызда “Балалуунун багы бар, баласыздын жүрөгүндө муңу бар” деп айтылбайт. Туяksыз өтүү, илгерки ата-бабалардан бери карай уланып келаткан тукумдун үзүлүшү – бул түрк адамы учун чон трагедия. Артында тукуму жок куу баш пендеге карата кыргыз элинде жана түрк калктарында, «Уулсуз ата-канаты кыркылган күш», «Уулу жоктун мууну жок», “Балалуу үй –

гүлустөн, баласыз үй – көрүстөн”, “Баласы жоктун – ырысы жок”, “Балалуу үй – базар, баласыз үй – мазар” деген макалдар жашап калган. “Эр Солтоной” эпосунда Солтоной баатыр эл-жеримди өмүр өткөнчө душмандан коргойм деп айт берген соң, антымды бузсам “туулбай тұна чөгейүн, тұяксыз болуп өтөйүн” деп сөзүн бүттүрөт. Демек, тұяғы жоктүк- Эр Солтоной үчүн эң чоң жамандық, трагедия.

Мына ушундан улам “Манаастагы” Жакыптын арман-кайғысынын эмнеден тамыр алыш чыгып жатканын түшүнсөк болот.

Жакып өзү қырк миң жылкылуу бай. Бирок “Мундук, Зарлыктагы” Жанчаркан жанагинтип “өзүмдөн перзент болбосо, хандық доорум курусун” деп айткандай, Жакып да артында бала жок болсо “чайнаганым май болгону” курусун, ошол өрүш толгон малыма, короо толгон коюма ээ болуп калар (“Кунаным жүрет кур болуп, кууп минер балам жок, оболоп учкан ак шумкар, таптап салаар кишим жок”) тұяғым болбосо, мендей жашаганы чала, канатсыз чунак кайда бар деп кайғы жеп турат. Жакып үчүн мураска ээ болуп калар тукум жок болсо, адамдын өмүрү маңызызыз. Байлыгыңдын да, бийлигин да мааниси жок (“Ақыретке бет алсам, алтын, күмүш пул калат, айдаган малга ээ болуп, алтайдан келген күл калат”). Тұяксыз куу баш өткөн пенденин өмүрүнүн акыры “бузулуп калган калаа”. Жакыптын түшүнүгүндө жарық дүйнөнүн эесси, туткасы – бала.

Бирок да терен карай келсек, илгерки түрк адамынын көз карашында жарықка туулган “тұяктын” вазипасы атасы энчиге калтырган материалдық байлыкка мураскор болуу же болбосо атасынын биологиялык уландысы болуу деген менен гана чектелбейт. Улуу акын Женижок ырдагандай, уул жөн гана тукум улоочу же болбосо “аргымак минип дуулап, адырдан коён уулап” жүрүш үчүн эле туулбайт.

Түрк элдеринин түшүнүгүндө бала деген нерсе чоң моралдык-философиялық жана педагогикалық маселе. Маселен, VII–VIII қылымдарда жараган “Коркут ата” китебинде мындаи делет: «Ата баркын көтөре албас барксыз уулдун ата белинен өнгөнүнөн өнбөгөнү жакшыдыр. Эне боюна бүткөнүнөн бүтпегенү жакшыдыр.»

Кыргыз ичинде да момундай макалдар, таасын айтылган накыл кеп, учкул сөздөр те байыртан бери карай жашап келет: “Уул

жаманы – уйгак менен төң”, “Кишиден кийин, иттен илгери”, “Жаман уул жакшы атанын наамын булгайт”, “Уулун жаман болсо өмүрүн кыскарат”, “Жаман уулдун барынан жогу”, “Баланын жогу да балээ, бары да балээ” ж.б. Мындай макал-накылдардан улам кандай жыйынтыкка келүүгө болот?


Туура, ата бала тилейт, балага муктаж, балага зар. Бирок анын тилегени жогоруда айтылгандај жөнөкөй гана биологиялык жан эмес, жөн гана тукум улоочу эмес. Биринчи иретте, бала атанын руханиятынын уландысы болушу керек. Перзент тилеген ата ошол тилегине перзенттин жаркын келечеги, анын болочокто ким болору, кандай жан болору жөнүндөгү үмүтүн, таттуу кыялын кошо чөгөрөт. “Түяктын” төрөлгөнүү, албетте, кучак жеткис кубаныч. Бирок анын туулганынан да турары баарынан маанилүү.

Кыргыз, түрк адамы учун бала деген нерсе баарынан мурда, мындайча айтканда, социалдык-нравылык категория. Мына ошондуктан жогорудагы бай Жакып өзүнүн мун-зарында жөн гана эненин этегинен түшчү “кызыл этти” эмес, келечектеги моралдык жанды, кунанын кууп минээр, күшүн таптап салаар тукумду, долоно саптуу айбалтаны аштаар, тозгон журтту томсортпой баштаар уулду тилеп отурбайбы. Эгерде өйдөтөгү накылдарда айтылгандај, уул уйгак менен төң болсо, иттен илгери, кишиден кийин болсо, атанын наамын булгаса, “Ата баркын көтөрө албас барксыз” болсо, андай “түяктын” “эне боюна бүткөнүнөн бүтпөгөнү жакшы”. Демек, түрк калктырынын философиясында ушундай сакал-чачыңды агарткан, өмүрүнду кыскарткан жетесиз, “ашка жүк, башка жүк” уулдуу болгондон көрө “какбаш”, “куубаш” атанып, дүйнөдөн так өткөн артык. Тарых, турмуш миң бир ирет далилдеген: жаман уулдун айынан атанын көкөлөтүп көтөргөн туусу жыгылган, үй-бүлөнүн тирөөчү кулаган, а түгүл бүтүндөй мамлекет кыйраган. V-IX кылымдарга таандык Орхон-Энесай таш эстеликтериндеги жазууларга байкоо салып көрөлүчү. Орхондогу Күл – Тегиндин эстелигингеди Чоң жазууда ушул жазууну ташка чектирип жаздырган Билге каган VI кылымдын орто ченинде биринчи Чыгыш Түрк каганатын курган өзүнүн хан ата-бабалары Бумын менен Истеминин эрдиктрине, акылмандыгына көкүрөгү толо сыймыктанат да, бирок ошол даңктуу чоң аталарынын жаман чыгып калган тукумдары жана анын кесепети тууралуу мындайча малымат калтырган: «Андан кийин ... уулдары да кан болгон

эле. Андан кийин ииниси агасындай болбоду, уулдары канындай (атасындай) болбоду. ... Акылсыз каган отурган эле, буйругу да (насааты да) акылсыз жаман болгон эле. ... Түрк калкынын элдүүлүгүнүн, мамлекетинин биримдиги учуп кетти, бузулуп калды» (Күл-Тегиндин эстелегиндеги Чоң жазуудан). Бул жерде сөз биринчи Чыгыш Түрк каганатынын кулашы жөнүндө болуп жатат. Билге каган каганаттын бузулуп, кулашынын себебин биринчи иретте, акылсыз, жаман уулдардын аталарапындай боло албагандыгынан, ата наркын, ата салтын жолдой албагандыгынан, бабалардын калыс мыйзамдарын колдоно албагандыгынан көрөт. Мына ушинтип, «ата баркын көтөрө албас барксыз уулдун» бечелдиги, кесепети бир кезде атанаң орноткон түркүүн кулатып, түрк мамлекеттүүлүгүн, элдүүлүгүн, түрк биримдигин бүлүнгүптур.

Ак таңдай акын Женижок бир ырында “уулун жаман болгон соң, уулум бар деп санабай, жата бер жалгыз жайында” деп жыйынтык чыгарып турат. Бул жерде кызыгы, ушул бүтүмдү “О дүйнө көздөй жол тартсам, ордумду басар уулум жок” деп арман кылыш ырдап, бу дүйнөдөн тукумсуз өтүп бараткан Женижоктун өзү айтып отурат. Жаман уулун болгончо жалгыздыгын дурус, баланын жогу да балээ, жетесиз чыкса бары дагы балээ, – дейт Женижоктун логикасы. Демек, “Балам жок” деп зарланган армандуу Женижоктун балага карата чен-өлчөмү түпкүлүгүндө бөлөкчө. “Сөөлөтүндө шаңы жок, сөзүндө маани жок, кылганынын дайыны жок, же алыш койгон зайбы жок”, тутун чыккан көрүнгөн ўйдөн тамак аңдып, айылда дардайып басып жүргөн, бекерпоз, намыссыз жаман тукум (“Үй-булө” ыры), же болбосо, мылтыктын түздүгүн сынаш үчүн адамды атып ойногон Ташыкулдуң баласындай канкор, жалгыз уйлуу кедейдин музоосун тартып алган Сулайманкулдуң уулундай ташбоор, карабашыл адамды ат байгеге сайган Токтоматтын баласындай түркей (“Бай балдары” ырынан), наадан макулуктар Женижок үчүн бала катары саналбайт. Акындын көз карашында уул деген “**каттаса атанаң кан жолу, кармаса он колу, сүйлосо таңдайы, сүйүпсө маңдайы**”. Уул татыктуу болсо – ата өлбейт. “Кымбат баалуу жакут таштай жакшы уул” (“Үй-булө” ырынан) – атанаң өлбөстүгүнүн белгиси. “Өзүндүн ордун жоголбойт, өнүп-өссө балдарың” (“Терме” ырынан). Демек, Женижоктун ою боюнча уулдун дүйнөгө келүү миссиясы жөнөкөй

эмес, бийик, жогору. Ал дагы айталы, “дene бала” гана эмес, биринчи иретте, атанын асылнарктарын, салттарын татыктуу уланткан руханий бала болууга тишиш. “Түяктын” маңызы – рухта, адеп-ыйманда, маданиятта.



Баланын төрөлүү миссиясы жөнүндөгүшү Жецижоктун философиясы байыркы Орхон-Энесай жазууларынын адептик-патриоттук даанышмандыгы менен үндөшүп турат.

Ошол эле Билге каган Күл-Тегин эстелигиндеги жазуунун баш жагында, жанагинтип Бумын, Истеми бабаларынын баркы, наркы, даңкы менен сыймыктанса, андан соң экинчи чыгыш түрк каганатын курган өз атасы Элтерис кагандын эрдиктерин мактандыч кылып даңазалайт. Аナン атасынын өлгөндүгүн, ага арнап эстелик, балбал таштар тургузулгандыгын салтанаттап айтат да, мындан

кийин «атан өлсө, тайлак бар, комун жерге таштабайт» дегендей, атасынын тагына өзу отургандыгын аңгемелейт. **«Атам дүйнөдөн откөндөн кийин мен кандыкка олтурдум»** (Билге каган эстелиги). Ал атасы Элтеристин жарык дүйнөгө келгендеги жана кан болгондогу миссиясын мындаicha түшүнөт: **«Түрк элдин аты, даңкы жок болбосун (өчпөсүн) деп, каган атамды тенири көтөрдү»**. Элтерис түрк элиниң атын, даңкын өчүрбөй, өз миссиясын сыймык менен өтөдү. Ошон учун ысымы түбөлүк өчпөсүн деп, ага эстелик тургузулду. Эми уулу Билге каган болсо, өзүнүн милдетин атасы аркалаган ошол эле миссияны улантуудан көрөт. **«Түрк элдин аты, даңкы жок болбосун деп, өзүмдү тенири кандыкка отургузган эле. Иним Күл-Тегин менен**

**сүйлөштүк, ата-бабабыз курган (тұзғон) элдин аты, даңқы жок болбосу».**

Билге каган өзүнүн уулдук милдетин ар намыс менен аткарғандығын мындаічча ташка чектирген: «...Түрк эли үчүн түн уктабадым, күндүз отурбадым. Жылаңач (кийимсиз) элди тоңдуу (кийимдүү) кылдым, жарды элди бай кылдым. Аз элди көп кылдым. Мен мынча тырышкандақ менен курганды башатабасам, түрк эли олот эле, жок болот эле. Түрк бектери жана эл муну ойлогула!» (Билге каган эстелигинен).

Дегеле, Түрк маданиятында Ата деген түшүнүктүн статусу өтө жогору. Уул үчүн Ата – тутуна турган тутка, ээрчий турган үлгү, кармана турган туу. Ата – жарыкка туулган түяктын өмүржашоосун, жүрүм-турумун, ишмердигин ченеп турган жогорку нравалық чен-өлчөм. Билге каган да өзүнүн Бумын, Истеми, Элтерис аталарының образдарын дал ушундай нүкта өрнөк катары кабыл алыш, өзүнүн уулдук вазипасын атанын руханий-патриоттук жолун улантуудан көрүп, бул милдетин ар намыстуулук менен аткарып, “Түяк” деген ардақтуу атка татыктуулугун далилдеп өткөн экен.

Билге каган өзүнүн уулдук милдетин атага кызмат кылуу озуипасы менен гана чектебей, өз күч-кубатын бүтүндөй түрк элине арнап өмүр сүрүп, “түяктын” парзына кенири масштабда караптыр. Уулдук милдетти мындаі кенири түшүнүү кыргыз калкынын “ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол” деген ақылман макалы менен үндөшүп турат. Дал ушундай философиялык ақыл-туюм Манас баатырга да мүнөздүү. Балтыр эти толуп, “канаты” жетилген чакта жаш баатыр Манас Алтайга сүрүлүп барган кыргыздардын арасында туруп мындаі дейт: “Атым өчүп калбайбы, атамдан калган жеримди, Алтайдан калбай албасам, асыл кыргыз элимди, тебелетип бөтөнгө, кор кылып карап жатканча, туулбай тұна чөгөйүн, тириү жүрбей өләйүн, энеден неге туулдум,, эрлердин жолун кууймун.” Манас энеден туулууну, атанын конушуна ээ болуу, эл-жерим деп эрлердин жолун куу деп туюнат. Эгер мындаі болбосо, бу жарыкка туулган түяктын атынын өчкөнү ошол, уулдун туулбай тұна чөккөнү ошол, деп түшүнөт. Ушуга удаа VIII кылымда Энесай аймагындағы Алтын-Көл деген жерге кыргыз каганы Барсбекке тургузулган таш эстеликтеги жазууга да көңүл

буруу артыкбаш болбос. Барсбектин эстелигиндеги жазуу мындай саптар менен башталат. Окуйлу:

«Он ай боюна көтөргөн эле мени энем! Элиме мени тууп берген эле энем» (Орхон Енисей тексттери, 171-бет). Айтмакчы, Алтын-Көлдөгү эзелки кыргыз элчиси Эрен Улугка арналган таш эстеликтеги жазуу да ушундай маанидеги сөздөр менен ачылат: «Он ай көтөрдү энем. Уул туулдум» (ошондо, 172-бет). Барсбектин эстелигиндеги жогорку эки сап сүйлөмдүн экинчи бөлүгүнө назар салалы: «Элиме мени тууп берген эле энем». Жакшылап тигилсек, бул жерде бөтөнчө бир маани жатат. Баса, ошол эле Эрен Улугдун бейитиндеги ташта «уул туулдум» деп эркек болуп төрөлүү фактысына атайды басым коюлуп, сыймыктануу менен жазылып отурат. Демек, бул жерде, жакшылап байкасак, эне, уул баланы жөн эле «ыңаалатып», жарык дүйнөгө төрөп коюш үчүн он ай көтөрүп, омурткасы сыйзабайт, эркек баланы эне бир үй-бүлөгө гана эмес, жамы тууган элине, калайык-журтуна төрөп берет, уул элдин перзенти, жамааттын табылгасы, ал омурткасы сыйзап, он ай көтөргөн энесинин акысына, ак сүтүнө, атасынын багып-тиккен мээнетине элдин уулу болуп, калайык-калкынын керегине жараган атуулдук-азаматтык кызматы аркылуу гана татыктуу боло алат деген идея чөгүп жатат. Мындан улам «элиме мени тууп берген эле энем», «уул туулдум» деген сөздөр бекеринен ташка чегилип жазылбагандыгын туюнсак болот. Уул туулуу, демек, эл үчүн туулуу, элге кызмат кылуу, элге кызмат кылуу-энеге, атага кызмат кылуу дегендикке жатат. Ушул духта Жусуп Баласагындын “Куттуу билиминде” да мындай накыл бар: «Эл ичинде бир макал бардыгы ырас, уулуна-ата абийири, ысмы мурас». Демек, кыргыз-түрк жамаатында уул туулунун өзү эне-атанын бийик иштерге болгон наказы катары түшүнүлгөн. Журттун кызыкчылыгына багыттанган жамаатчыл ойлом кыргыз баласынын кан-жанына ушунчалык сиңген, атүгүл бешик терметип жаткан эне дагы перзентке моминтип ырдал турат:

Алдей-алдей ак бөпөм,  
Ата-салтын уланткын,  
Ардактап элиң кубанткын,  
Баатыр болгун, эр болгун,  
Кабылан болгун, шер болгун.

Дал ушундай «түякка» кецири караган элдик философия Жакыптын да аң сезимине, кан-жанына астыртан сицен. Ошондуктан баланын кайғысы жөнүндө ойлонуп жатып, ал аны менен кошо элдин көйгөйү тууралуу да тогус толгонуп турат. «Түяк» жөнүндө башына ой келсе, тууган эл жөнүндө ой да кошо келет. Жакыптын ички арман-зарынын терекинде, эгер тенир боору ооруп, жакшылыгын берип, перзенттүү болсом, ал түяк-тукумум конушума гана кожноон болбой, айбалтаны аштоочу, калың журтту баштоочу, мекенинен ажыраган шордуу элиме арка-бел болуучу эрен болсо атаганат, мен үчүн да, эл үчүн да төрөлсө гана деген тымызын тилем бугуп жатат. Атасын мына ушундай жалгыз Жакыпка гана эмес, жалпы жамаатка тирек бolor түяк тууралуу тымызын тилем, илгери үмүтү анын уктап жатып көргөн түшүнөн да туулуп турат. Куубаш ата түшүндө «куйрук-башы жаркылдаган, күштөн башка үнү бар, куудан аппак жүнү бар, чырымтал жүнү чылк алтын, тумушугу болот тунжурдай, текөөрү болот темирдей, тырмагы болот канжардай, асмандағы канаттуулар айбатынан учалбаган, жердеги аяктуулар жылып чыгып кача албаган» керемет бир күштү карман алып, жибектен боо тағып, багып алат.

Бул түштөн перзенттен көзү каткан Жакыптын психологиясы айқын көрүнүп турат. Анын бала жөнүндөгү ички кусасы, болгондо да татыктуу тукум тууралуу эңсөөсү ушунчалык дениз, ал кусалык, жалынданаң үмүт-тилек түшүндө кубулуп, таңыркаткан каймана образга айланып, шумдуктуу күш түрүндө көрүнүп отурат. Бул фантастикалык күш – Жакыптын атасын да, журттун да кулуну, эпосто айтылганда «ажыдаардай айбаттуу, арстандай кайраттуу» түяк жөнүндөгү эңсөө-тилегинин түштө «материализацияланышы».

Акырты Жакыптын түшу чын чыгат. Алиги кереметтүү күш бала Манастын каймана түрүндөгү прообразы болуп чыгат. Дүйнөгө Манас төрөлөт. «Уулун жакшы болсо – өмүрүн узарат», «Жакшы бала – атасын сыймыгы», «Жакшы кыз – жакадагы кундуз, жакшы уул – көктөгү жылдыз» дегендей, бала Манас ақылдуу чыгат. Ал жогордагы Билге каган сыйктуу эле атасын түягы катары өзүнүн парзын, жана айтылганда, баатыр ата-бабаларынын патриоттук ишин улантуудан, чачылганда жыйноодон, үзүлгөндү улоодон, жоголгон жокту табуудан көрөт. Манас: «Атым өчүп калбайбы, атамдан калган жеримди, Алтайдан калбай албасам» – дейт. Ал жөн эле тириү жан болуп, ичиш-жеп, уктап-туруп мал багар бала болуп

жашаганды каалабайт. Манас өзүнүн ата баласы катары жашоосунун маңызын өмүрүн улуу иштерге арноодон көрөт. Акыры Манас эр жетип, айбалтаны аштап, азган элди баштап, «Кулалы жыйып күш кылып, курама жыйып жүрт кылып», кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүп, атадан калган түяктын миссиясын өлбөс-өчпөс атак-даңқ менен аткарат.

Жыйынтыкташ айтканда, демек, биздин түрк элдерибиздин маданиятында, анын ичинде улуу «Манас» эпосунда тукум, бала, «туяк» жөнүндө өзүнчө бир концепция берилген. Бай Жакып айткандай, «дүйнөнүн ээси – бала». Бала – жашоодогу уламалуулуктун, өмүр кербенинин символу. Адамзат көчүнүн кыймылышын, диалектикасынын символу. Бардыгы балага келип такалат. Бала жок болсо жашоо соолуйт, коомдун көчү токтойт. Ал эми үй бүлөдө «туяк» туулбаса жеке бир атанаң тукуму үзүлөт, муундар учугу уланбай өксүйт. Бул – айтып бүткүс трагедия. Ошон учун тириүлүктүн, жашоонун, өмүрдүн куну, куту – балада деп саналып отураат. Ал эми мындай күттән, кундан ажыроо коркунучу, алдыда турган бул өңдүү традегияны сезүү, туюнуу жамаатта Жакыптын арманындай арманга алыш келиши мыйзамченемдүү нерсе. Жакыптын арманы философиялык арман. Бүтүндөй бир концепцияны түйгүзгөн арман. «Манаста» жарыкка төрөлгөн баланын, түяктын мааниси, дегеле коомдо адамдын өмүр жашоосунун маңызы эмнеде деген социалдык – философиялык, моралдык суроо – маселе менен тыгыз байланышкан. Жакыптын арманы жана «Манастын» өзү жашоонун маңызы – адамдын өзүнөн жогору турган бир бийик элдик, гуманисттик мүдөө-идеяларга кызмат кылып күн көргөндүгүндө тургандыгын канкуулап турат. «Манаста» баланын башынан кечире турган өмүр жашоосу дал ушул философиянын турнабайы аркылуу каралып, бийик адеп-ахлак таразасы менен өлчөнөт. Туулган «туяк» жер үстүндө кош аяктуу макулук, кыбыраган көрпенде болуп эмес, айланасына жакшылыктын жарыгын чачкан нурпенде болуп жашоого тиши. Өз көмөчүнө күл тартып, кара башынын кызыкчылыгынан башканы билбеген Абыке, Көбөштөй, Көзкамандай пейде болуп жашоонун жамаат учун маңызы, куну жана куту жок. Көзкамандай, Көбөштөй «туяктын» «эне боюна бүткөнүнөн бүтпегенү» артык дейт, «Манастын» логикасы.

Мына ушинтип, «Манаста» перзент аттуу «биологиялык жан» эл-жер, мекен, салт, мамлекет, рух деген чоң түшүнүктөр менен журуулуштурулуп карапат. «Перзент энеден туулат, эл үчүн белин буунат». Эпостун “түяк”, “бала” жөнүндөгү философиясы ушул элдик акылмандыктын нугунда турат.

Бүгүнкү жеке менчик институтуна сыйынган рынок заманында, турмушка коммерциялык-бухгалтериялык, пайдакетчик-эсепчил жана муздак технократиялык мамиле баш көтөрүп, эл, мекен, журт **кызыкчылығы** деген чоң түшүнүктөр урматталбай, чындык, акыйкат, ыйман аттуу ыйык нерселер тебеленип, роботчо ойлонгон манкурттар арбып, үлүлчөсүнөн “кабыгынын” ичине кирип кеткен өзүмчүл, индивидуалист жандар көбөйүп, материалдык байлыктын культу өсүп, ун тапкан, пул тапкан балдар ардакталып, криминал “авторитеттер” барк күтүп, адеп-ахлак кризисинин арааны жүрүп турат. Эгерде ушундай бийик патриоттук мүдөөлөрден жана моралдык идеялдардан ажыраган, күнүмдүктү гана ойлогон, улуттук стратегиялык багыты жок, жеке кызыкчылыктарды туу кылган тукум-туяктардын өзүмчүл ойлому жана жүрүм-туруму мындан ары карай чек билбей өсө бере турган болсо, кыргыз мамлекетинин руханий пайдубалы бара-бара урап түшүшү мүмкүн. Мына ушундай опурталдуу кыйын шарттарда улуу “Манасбыздын” улут жашоосу үчүн фундаменталдык мүнөзгө ээ мекенчил, жамаатчыл, ыймандуу бала, тукум-туяк туурасындагы философиясын биз кайрадан кабыл алыш, Манас атасындай “эл үчүн белин буунган” мекенчил патриотту калыптандыруу мүдөөсүн үй-бүлөдөн тарта коомдук мекемеге чейин бекем тутунуп, таалимтарбия ишин системалуу жүргүзүүнү колго алуу бүгүн аба менен суудай зарыл.

Ошол ата баласы гана эмес, эл баласы боло турган баланы жамаатчыл, элчил, мекенчил кылыш кандай усул-амалдар менен тарбиялоо, калыптандыруу керек? Мындай педагогикалык мүдөөгө кандай жолдор менен жетишүүгө болот? “Манастан” буга айкын-ачык жооп табылабы? Эмесе, кийинки сөздөр ушул педагогикалык маселелер жөнүндө болмокчу.

## 2. “МАНАС” ЭПОСУ: ТАРЫХЫЙ ЭСТУТУМГА ЖАНА МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛОО

### I

“Манастын” педагогикасы жөнүндөгү сөзгө кирип жатып, төмөнкү эки нерсеге көңүл бурууну ылайык көрөбүз.

**Биринчиси.** Манас жарык дүйнөгө төрөлөт. Анын төрөлгөндөгү сырткы көрүнүшү, кебете-кепшири, тулку-турпаты мындайча сыппатталат:

Жаагы жазы, ээги узун,  
Эрди калың, көзү үңкүр,  
Эр мүнөзү көрүнөт,  
Алакан жазык, кол ачык,  
Аттанып чыкса жол ачык,  
Алп мүнөзү көрүнөт,  
Кең көкүрөк, жайык төш,  
Аркасы кең, бели түз,  
Айбаты катуу, заары күч,  
Пил мүчөсү көрүнөт,  
Жолборс моюн, жоон билек,  
Бөрү кулак, жолборс төш  
Бөлөкче түрү бар экен.

Тышкы көрүнүшүнөн “Айбаты катуу, заары күч”, пил мүчөлүү, жолборс төш баатырдын кыяпты байкалып турса да, Манас азырынча баары бир кызыл эт бала, ымыркай, биологиялык дene гана. Анын алп мүчөсү, кең көкүрөк, жайык төшү баланын келечекте айкөл Манас болуп есүп чыгышына гарантия эмес. Эгер анын алп денесин, көкүрөк-көөдөнүн улуу рух уялабаса бала келечекте “жан казандай башы бар, жаткан иттей кашы бар” алиги акылы тайкы алп Жолойлордун бири болуп калышы мүмкүн. “Кызыл эт” алп дene адамга айланышы керек.

**Экинчиси.** Ымыркай Манастын жерден боорун көтөрүп чоңоюп, эр жетип адам болгондогу, адам болгондо да, айкөл баатыр - инсан болгондогу кези төмөнкүчө мүнөздөлөт:

Алтын менен күмүштүн,  
Ширөөсүнөн бүткөндөй.  
Асман менен жериндин,

Тирөөсүнөн бүткөндөй.  
Ай алдында дайранын,  
Толкунунан бүткөндөй.  
Ободогу булуттун,  
Салкынынан бүткөндөй.  
Асмандагы ай, күндүн,  
Жаркынынан бүткөндөй!

Көрүнүп тургандай, бул жерде өйдөкүдөй Манастын сырткы түр-түрпөтүнө эмес, анын руханий ички сулуулугуна жана улуулугуна басым коюлуп жатат. Бул поэтикалык бийик саптарда шекеттөлгөндөй, Манастын дал ушундай асыл, ажайып улуу сапаттарга эгедер болуп, жалпы кыргыз эли сыймыктанган айкөл инсанга айлангандыгы эпостогу айныгыс чындык.

Демек, мына ушинтип, биз Манастын өмүрүнүн эки учурuna көңүл токтоттук. Эми ушул жерден орчунду бир педагогикалык маселеге келип такалабыз. Жанагындай адегендеги “жолборс моюн, жоон билек” бөлөкчө түрү бар перзент Манас кандайча жол менен “алтын менен күмүштүн, ширөөсүнөн бүткөндөй” эр азamatка өсүп чыкты? Кандай тарбиянын жардамы менен? Бектур Исаков жазгандай, “Пенде Манас кантип айкөл Манаска айланды?” Мындай рухий бийиктикке Манасты кандай тарбия айла-амалдары жөлөп-таяп чыгарды? Ымыркайдан баатырды даярдан өстүрүп чыгаруу процесси кандайча жүргөн?

Биз “Манастан” ушул педагогикалык суроолорго жооп табууга тийишпис. Изилдообуздун максаты, маани-маңзызы мына ушунда турат.

Бүгүн “Манас” жөнүндө жазгандардын арасында, айрыкча “кайып” илими дегенди жактагандардын ичинде Манас баатырдын руханий болумушун, ыйман-адебин асманга таандык кылып, мистикалаштырып түшүндүргөндөр аз эмес. Мисалы, А.Кубанычбеков аттуу инсан “Манастын айкөлдүгү, адеп-ахлагы өзү менен кошо тубаса жаралган. Манасты кыргызга тенирим берген. Ал кыргызга пайгамбар катары көктөн түшкөн. Анын бийик асыл сапаттары тенирден, асмандан. Ал өзүнүн жараткан колдогон хан жана баатыр ата-бабаларынын этикасын канында алып жүрөт”, - деп жазат (“Адабий Алатоо” газетасы, 18-май, 2009-жыл). Бул өндүү көз карашты кабыл алуу кыйын. Манасты түгөлү

менен мистикалаштырган мындаі көз карашка каршы турған альтернативалуу аргументтер зарыл.

“Манас” эпосун изилдеген улуу окумуштуулардын ой-пикирлерине кайрылууга туура келет. 1885-жылы Санк-Петербургда басылган “Түндүк түрк урууларынын элдик адабиятынын үлгүлөрү” деген эмгегине жазган “Кириш сөзүндө” атактуу манастаануучу Василий Радлов эр Манастын образына салыштырма планда талдоо жүргүзүп, дастандын образдары жомокко, фантастикага, мифологияга караганда реалдуу турмушка жакын экендигин баса белгилеп, “Манасты” элдин бүткүл оюн, умтулуштарын, рухун чагылтып көрсөткөн эң зор классика катары мунөздөгөн. Ал эми окумуштуу-тарыхчы А.Н.Бернштам “Эпикалык Манас 820-847-жылдарды камтыган кыргыз урууларынын көз карандысыздык үчүн күрөшүн баяндаган кайталангыс тарыхый повесть болуп эсептелет”, - деп өзүнүн концепциясын жазып отурат (А.Н.Бернштам, “Кыргыз мамлекетинин өз эркиндиги үчүн күрөшү”. Китепте: Кыргыздар, 2-том, Бишкек, 1991, 219-б.). “Манас” эпосунда кыргыз тарыхынын конкреттүү окуялары чагылдырылган деп тартынбай айтууга болот. Реалисттик маанидеги окуялар менен эпизоддорго жыштыгы, бардык пенделерге тиешелүү артыкчылык кемчилиги менен каармандардын тириү адамдардай элес калтырышы кыргыз эпосторунун өзгөчөлүгү” (С.М.Абрамзон, “Кыргыздардын этногенетикалык тарыхый-маданий байланышы”. Китепте: Кыргыздар, 2-том, Бишкек, 1991, 311-б.). Атактуу, абройлуу окумуштуулардын бул пикирлери менен эсептешүү керек. Манас баатырды мистикалык, мифологиялык каарман катары кароодон алыс болушубуз лаазым. Манастын инсан катары калыптанышынын себептерин асмандан эмес, жерден издешибиз зарыл деп ойлойбuz. Жогорудагы илимпоздордун концепциялары “Манастын” педагогикасын изилдөөгө бизге методологиялык ачкыч катары багыт берип, Манас баатырдын адеп-ахлагынын жааралыш маселесине мифологиялык эмес, тарыхый мамиле кылуунун керекчилигин канкуулап турат.

Баса, айтмакчы, жогорудагы А.Кубанычбековдун чечмелөөсү бир жагынан караганда, таалим-тарбия илими жаатында те илгертен бери келе жаткан момундай бир көз караш менен да үндөшүп турғандыгын белгилей өтөлү. Бул көз караш боюнча

инсандын моралдык касиеттери түбү келип ага тукум куучуулук механизмдері аркылуу берилет. Өнүгүүнүн жүрүшүндө баланын жаратылыш берген тубаса касиеттери улам ақырындаш жүрүп ачылып отурат. Баланын ким болору энесинин карынында жатканда эле программаланыш калган болот. Социалдык чөйрө ошол генетикалык программанын жүзөгө ашышина сыртынан шылтоо гана болуп берет. Чойрө, тарбия дегенибиз жаңы нерсени жаратпайт.

Адамдын инсандык өнүгүшүн жалаң биологиялык факторго багынычтуу кылып койгон мындай концепция менен, албette, макул болуу кыйин. Ырас, адамдын кээ бир касиеттери анын генотибине, нерв системасынын тубаса өзгөчөлүгүнө түздөн-түз багынычтуу (мисалы, темпераменти, шык-жөндөмү). Бирок адамдын адам катары калыптанышында социалдык чейрөнүн, таалим-тарбиянын чечүүчү жана жаратмандык ролун танып таштоо бир жактуулук жана аша чапкандык. Кандайдыр бир идея, дүйнөгө болгон көз караш, инсандык ишеним, моралдык позиция адам баласына ген аркылуу берилиши мүмкүн эмес. Бекеринен кыргыздын макалы “Уулду төрөйт, уятын кошо төрөбөйт, кызды төрөйт, кыялын кошо төрөбөйт” деп сүйлөп турган жок. Манастын туулушу жана өсүшү жөнүндө сөз кылып жатып, атактуу эл мугалими Бектур Исаков минтип жазат: “Анткени ар кандай кара күчү мол алп эл мүдөөсүн шыр мойнуна көтөрүп, аракетке өтөрү күмөн. Бардык эле пендө сыйктуу ал эл жүгүн көтөрүшү же көтөрбөшү мүмкүн. Эл мүдөөсүн көздөө балага курсакта жатканда эле берилет деп эсептөө—аша чапкандык. Экинчиден, баатыр болчу адамга эл багуу, Ата Мекенди коргоо мүдөөсү ал терөлгөндөн кийин, аны курчаган чөйрөдөгү адамдардын таасири, аракети менен берилет. Демек, ал жарагландан жармашкан тубаса касиет эмес, адамдардын максаттуу аракеттеринин натыйжасында пайда болот” (Б.Исаков, “Айкөл Манастын калыптанышы”, 2009ж.). Өз практикасында баланын калыптаныш маселеси менен өмүр бою алпурушуп келаткан эл мугалиминин бул ою педагогикадагы өйдөкүдөй “биологиялаштыруучулук” көз карашка жана ошондой эле Манастын образын жанагыдай мистикалаштырып түшүндүрүүгө каршы. Бектур Исаков элдик педагогиканын нугунда ойлонуп отурат.

Кыргыздын элдик кеменгерлиги те байыртан бери карай адамдын адам болуп калыптанышында таалим-тарбиянын ролуна езгечө маани берип, өзүнүн педагогикалык ой уютмаларын төмөнкүдөй макал-ылакаптарга кыт куйгандай кылып чөгерүп койгон: "Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат", "Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп, сиңди өсөт", "Баланы жамандан адаштыр, жакшыга жанаштыр", "Жаман атты жакшы бакса, туллар болот, жаман күштү жакшы бакса, шумкар болот", "Адам болуу аста-аста", "Адам адамды тарбиялайт", "Айылчынын баласы "опа" деп ыйлайт, уйкучунун баласы "жатаа" деп ыйлайт" ж.б. Кыргыздын улуу ақындарынын таалим-тарбиянын ролуна карата көз караштары да ушул элдик даанышмандыктын нугун улантат. "Бала деген ушундай, колундагы күшүндай, таптаганга жараша, түшүм берет кызылдай" (Нурмолдо), "Теске салып ондосо, ийри жыгач түз болот" (Калыгул), "Мектепке кармап бербесе, илим-билим үйрөтүп, шалтанды минтип жеңбесе, оңго келер жону жок" (Тоголок Молдо). Кыргыздардын мындай педагогикалык идеялары дүйнөлүк философтордун көз караштары менен, тагыраак айтканда байыркы Демокриттин: "Хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от природы", англ ис философу Джон Локктун "Бала дүйнегө ашпак тактадай болуп төрөлөт, тарбиячы ал актай тактага каалаганын жазса болот. Эгер бала тубаса майып болбосо, андан тарбиячы каалагандай адамды тарбиялап чыгара алат", "Тарбиянын колунан бардыгы келет" (К.Гельвеций) деген ойлору менен үн алышып турат. Тарбияны күчтүү курал катары санагандардын жана анын күчүне ишенгендердин бири "Манаста" Алтайдагы кыргыздардын баатыры жана руханий лидери Акбалта аксакал болуп эсептелет. Ошондуктан ал бала Манаас тууралуу Жакыпка кайрылып: "Билбегенин билгизип, минтип жолго салалы, туйбаганын туйгузуп, туура жолго салалы"-деп абыл салып отурат. Акбалта адаттан тыш түрүнөн улам Манастын соо бала эмес экендигин туюп, анын "байланып жаткан бактынын багын ача турган, кордукта жургөн элдин колун чече турган уул, белге танцуу кыла турган шер болорун" боолголойт. Бирок бул ақылман аксакал бала Манастын ошондой баатыр болушу үчүн алдыда тарбиянын татаал мээнет-түйшүгү, адам болуунун азаптуу кыйын-кезең жолу жаткандыгин терең түшүнөт. "Баланы тарбиялоо- ташты

кемиргенге тете” (эл макалы) экени анын көөнүндө турган нерсе. Ошондуктан Акбалта, “билигенді билгизип, туйбаганды туйгузуп, ок өтпес тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы” деп эң оболуу жарыкка жаңы келген “Бала барчынды” таптоо жөнүндө ойлонуп, толгонуп отурат. Мына ошентип, терен ойлонсок, адам коомунда кишинин киши катары “каймактап”, калыптанышында, инсан – личность катары түзүлүшүндө таалым-тарбиянын, чөйрөнүн ролу абдан чоң. Адам жамаатында анын мааниси эч убакта пастабайт жана тессерисинче, улам жогоруладай берет. Демек, тарыхый-социологиялык, тарыхый-маданий мамиленин негизинде “Манас” баатырдын инсан катары калыптанышынын турмуштук факторлорун, педагогикалык шарттарын эпостун өзүнүн фактыларына таянып ачып чыгуу алдыда турган актуалдуу милдет.

## II

Эстутум, тагыраак айтканда, тарыхый эстутум дегеле жарык дүйнөдө адамды айбандан айырмалап турган, адамдын адам экенин таанытып турган эн тамга. Эстутумсуз - адам жок, адамдын коому да жок. Адам өзү социалдык тарыхтын туундусу. Тарых менен тагдырлаш, ата-бабалары менен киндиги туташ экендигин киши эстутум аркылуу тааныйт. Эстутум аркылуу тарыхтын кербен көчүнүн жолунда, муундар аралык өтмө-катьштыктын тутумунда өзүнүн ордун, ким экендигин, милдети кайсы экендигин андап билет, бүгүнкүсүнө жана келечегине баам салат. Эстутум даанасын айтканда, адам баласынын жашоосунун формасы жана өзүн-өзү сактоосунун органы. Эстутум коомдогу уламалуулуктун (преемственность) ар дайым тынымсыз иштеген жана күн-түн чыналууда турган механизми. Манас доорундагы кыргыз социуму тарыхый эстутумдун ушундай түрдөгү уллу маңызын кекурек-көөдөнү менен туйбай, даанышман ақылы менен аңдабай койбогон. Көчмөндер цивилизациясында кишинин эстутуму анын адам жана атуул экендигинин критерийи катары каралтган. Кишинин жети атасын билгендиги анын жамааттын мүчөсү болууга татыктуулугунун көрсөткүчү болгон. Ал эми жети атасын билбegen пенде кыргызда “Түбүн тааныбаган түпсүз күл” аталып, башы

кара, буту айры макулук катары саналган, шылдындоонун жана келекелөөнүн объективисине айланган.

Өтүмүш тарых кийинки замандардагыдай летопистерде, китептерде сакталбагандыктан, кыргыз көчмөн коомунда тукумдардын тарыхый акыл-эсин оозеки сез менен түптөө озүйпасынын өтө актуалдашып, алдыңкы планга чыгып келишин шарттаган. Мындай жагдайдын өзү тарбия иши жаатында чүрпөгө, “туякка” биринчи иретте, урук-тукумун, тегин таанытуу, тарыхты, өтүмүштү таалимдөө усулуун активдүү аракетте турушуна алып келген. Мына ошондуктан “Манас” дастанында да бала Манастын социалдашуу процессинде тарыхты таанытуу усулуун биринчилерден болуп кызматка чегилишин мыйзамченемдүү нерсе катары кабылдайбыз. Байкасак, “Жети ата” деген түшүнүк кыргыз баласынын канына сиңип, анын рухий көнүмүшүнө айланып калган. Маселен, Орозду уулу Бай көптөгөн жылдардан кийин Алтайга келип, иниси Жакыпты тааныбай “Ким болот сенин атың?” деп сураганда Жакып “бейтааныш адамга” өзүнүн ысымын атоодон мурда, дароо ата-жотосун айтууга өтүп кетет: “Эми Жакып кеп айтат, менин жайым ушул деп айтат, түпкү аatabыз Төбөй дейт, берки аatabыз Көгөй дейт, Көгөйден болгон Ногой дейт, өз аatabыз Ороз дейт”. Дал ушул сөөккө сиңген рухий көнүмүш тарбия ишине келгенде да табигый түрдө чапчан кыймылга келип отурат.

Бай Жакып зарлап жүрүп тапкан чүрпөсү Манасты маңдайына отургузуп алып, моминтип сайдирип турат: “Чоң атаң аты Ногой деп, каратып турду Кашкарды, Кара-Шаарга жеткенче, хан атаң Ногой башкарды, балам, бабаң Ногой тушунда, согушкандар сойлогон, лоп жакасын жердеген, ойротко намыс бербеген”. Сагымбай Орзбаковдун вариантындағы Жакыптын бул аңгемеси Ашым Жакыпбековдун “Тенири Манас” романында мындаайча терендетилип берилет: “Оо, балам, Тенириң-Көк, тегиң-Кыргыз, жолдошун-Күн, тирегиң-Кара-Жер, өмүрүң-Суу, демиң-От, жандоочун-Көкжал бөрү, колдоочун-Кызыр!...-деп эргиген Жакып, илгертен берки ата-бабасы эсine түшүп, узун сабак, улуу сөзгө кирди. Ушу Манаска чейин кыргыздан отуз эки ата өтүп, Улуу Тоого киндиктеш өсүп, Ай Талаанын эрке куулуну болуп куюндан жашап, эзелтен эзлеген жери Күн жүрүш тарабы Эренге жетип, Түн жүрүш тарабы Энесай бойлоп, Минсүү аралап, Күн батышы Орол тоону кыркалап, Күн

чыгышы Тебиттен Манжууга чектешин, ушул орто кыргыз Тегинен бери карай Ата конуш, Ата Мекен болуп, Жетеден Жотого мурас өтүп, кең аймак бирде уч-кыйыры узарып-кеңейип, бирде шириге каткан баштай болуп куурулуп, душманга басылып, анда Ажолор Мекен жерин талашып, басып келген кас менен алпурушуп, Бабалар айыгышып курошуп, Аталар кан төгүшүп кармашып, Балага мурас калган Ата Мекен ушул экенин айтып отурду Жакып Манаска... Түпкү атасы Каракан, Каракандан Огузкан, Огузкандан Аланча кан, Аланчадан Байгур менен Уйгур, Байгурдан Бабыр, Бабырдан Түбөй, Түбөйден Көгөй, Көгөйден Ногой, Ногойдон Орозду чаң атасы, Орозду чаң атасынан Жакып өз атасы, Жакып атасынан Манас өзү туулуп турганын айтып отурду Жакып Манаска... Ушу саналган аталарапынын бардыгы эл намысын коргоп, Жер намысын көздөп, бирде эл-жерин каска чаптырып, бирде арааны келип, намысы колго тийип, кас душмандын Ордосунун төбөсүндө Көк асабасын сайып, эшик алдындагы мамысына аргымагын байлан келген. Кечээ Орозду баатырдан он бала жаш калып, кезинде келин болуп жүгүнүп турчу кытай, калмак, манжуулар Ала-Тоону чаап, Талаастагы Ордонун түркүгүн кулатып, туусун жыгып, жоого карши чыгар чамасы жок он баланы он тараапка бөлүп айдал салганын, мына ошондо Жакып кырк үйлүү кыргыз менен ушул Алтайга сүрүлүп келгенин айтып олтурду”.

Жакып баланын адам болушу тубүн таануудан башталат деген терең ишенимде. Ошондуктан Жакыптын бул сөзү чүрпөсүн алакытуу үчүн айтылган жан гана жайынча кооз кеп эмес, Манастын кишилик келечегин түптөө үчүн чын дилден күйүп-бышып сүйлөгөн атасын тарбия камкордугу. Азыркы тил менен айтканда, тарыхый эстутумду каймактатуу Жакып ата үчүн бала тарбиясынын биринчи алиппеси. Бала Манас ушинтип адегенде Жакып атасынын “оозеки мектебинен” окуп, анын жети ата жөнүндөгү “алиппеси” менен таанышат.

Жакып атасынын ушундай кулагына кумдай куюлган сөздөрү, бирде сыймыктуу, бирде арман көйгөйлүү ангеме-дүкөнү аркылуу бала Манастын өз элинин, өз ата-бабаларынын тарыхтаржымалына карата улам көзү ачыла берет. Өзүнүн түбү кайдан экендигин, кимдин тукуму экендигин аңдайт. Ата-тегине улам

кызыгуусу артып, Жакып атасынан “Сенин түбүң кимден болчу, түрмөгүң айтып койчу, тегиң кимден болчу, терип айтып койчу” деп кайталап сурайт. “Ай, атаке, деп айтат, абалында кол салып, сизди келип камалап, урган калмак турбайбы”-деп уккандарынан улам кулунчак Манас дос ким, душман ким экенин тааный баштайт. Улуттук сезими “бүчүр жарат”. Тарыхый эстутуму тамыр байлайт. Демек, адамдық, атуулдук көрөнгөсү түптөле баштайт. Өспүрүм баланын оозунан чыккан эмелеки сөздөр, койгон суроосу, атасынын айткан тарых сабактарын анын жөн гана пассивдүү кабылдап отурбагандыгын, тескерисинче, ынтаалуу, активдүү кабылдагандыгын, жаш Манастын баш мээси, акылы кыймылдап, ичинде ойлонуу, толгонуу түйшүгү жүрүп, тарбиялануучуда субъективдүүлүктүн өсүш алып жаткандыгын астыртан күбелөп берет.

Өткөн тарыхка адам күзгү сыйктуу каранат. Тарых-күзгүдөн ал далайлаган адамдык тагдырларды көрөт, аларга салыштырып, киши өзүн өзү тааныйт деген сөз бар. Манастын чоң атасы Орозду кезегинде ак калпак Кыргыз журтуна башчы болгон, өз элин “канаттууга кактыrbай, түмшуктууга чокуптай, түяктууга тептирибей” жоодон коргогон эр жүрөк баатыр болгон. Орозду эпосто мындайча мүнөздөлөт:

“Ага бет алган душман сойлогон,

Кылымга кеткен атагы.

Кытайдын чегин четтеген,

Кызыгышкан душманды

Кыйратып баатыр өрттөгөн.

Ороздун көзү барында

Ала-Тоону жайлаткан,

Эшигинин алдында

Жүздөн тулпар байлаткан.

Бет алыша келгенде,

Душмандын шорун кайнаткан.

Ороздунун барында,

Басташкан жоодон качпаган,

Ушу кыргыз эл-журтту

Ата болуп сактаган”.

Жети атасы жөнүндөгү санжыргалуу кеп-сөздү төгүп жатып, Алтайдагы бай Жакып кечээ эле калкына калка болуп, кыргыздын

таянган тоосу болуп, журтуна ата болгон өз атасы Орозду тууралуу кулуну Манаска нечендеген даңаза сөздөрдү, кызык аңгемелерди күн-түндөп чубуртуп айтпай койбогон. Ушул жерден улуу сынчы В.Г.Белинскийдин “Улуу адамдын өмүр-тагдыры өзүнчө эле бир ажайып көрүнүш, аны көргөнүнде, үйрөнүп-билгенинде жан дүйнөңе канат бүтүп, кандайдыр бир бийик иштерге шыктанасың” деген сөзү эске түшөт. Ушуга удаа улаштырып айта турган нерсе, чоң атасы Орозду жөнүндөгү атасы Жакыптын ангемелери, эл ичиндеги даңаза сөздөр бала Манастын жан дүйнөсүндө сыймыктануу сезимин жаратпай койгон эмес. Акылдуу бала чоң атасынын даңкына татыктуу уул болуу тууралуу ичинен кыялданбай койбогон. Бекеринен он эки жашар Манас илгерки Ажо, Хан, Бек болгон бабаларына, Орозду чоң атасына кыялышында окошокусу келип: “**Төрөм деп айт мени**”, “**Баатыр деп айткын мени**” деп, жанындағы балдарга тамашалап кайрылбаса керек. Бир сөз менен айтканда азуусун айга бүлөгөн даңктуу баатыр чоң атасы Ороздунун өрнөгү небересине дем-шык берип, ар намысын ичен козгоп ойготуп, анын маңдайында маяк болуп күйгөн.

Манастын таалым-тарбиясында жана аны уюштурууда Акбалта зор роль ойнoit. Акбалта деген ким? Акбалтанын башчы, жетекчи, хан деген расмий статусу жок. Бирок, азыркы тил менен айтканда, ал Алтайдагы кыргыздардын формалдуу эмес лидери. Ошон үчүн ал эпосто “Абакең Балта ак жолтой, сүйлөгөнү – жарыя, Калың кыргыз ичинде, кадыры бийик карыя” деп мұнөздөлгөн.

Алтайда Акбалта туш-тушка таруудай чачылган Ала-Тоолук ак калпак элдин кайрадан ата-мекенин табар күнү, кайрадан жыйналып биригер кези, кулчуулуктан кутулар учуро жөнүндө көзүнөн жаш кылгыратып кыялданат, толгонот, ою онго, санаасы санга бөлүнүп, күйүт чегет. Ошондуктан ал Чыйырды алп бала төрөгөндө өзүнүн кыраакы, сынаакы көзү жана көрөгөч туюму менен перзенттин “мал багар уул эмес, эл багар уул” болоорун, жалпы журтка бир жакшылық келерин сезип, “арстан тууган шер келди, кабылан султан эр келди, киндик кесип, кир жууган, жерди табат экенбиз, паана берип жараткан, элди табат экенбиз” деп, терисине батпай барбаландап кубанып отурат. Акбалта жалпы улуттук масштабда ойлонгон патриот-лидер, саясатчы, Алтайдагы кыргыздардын идеологу.

Тарбия, эгер анын максаты так жана айкын аныкталса гана туура багыт менен жүрө алат. Ал эми ошол максат элдин социалдык зарыл муктаждыгынан чыгып коюлса, анда ал кандайдыр бир абстракция эмес, турмуштук реалдуу негизи бар стратегия катары иштөөгө жөндөмдүү болот. Акбалта жогоруда көрүнгөндөй, чачылган кыргыз калкынын өзүнүн бир тууган ата конушун элин табуу, кайрадан баш кошуу, күнкорлуктан азат болуу сыйктуу турмуштук, социалдык-саясий муктаждыгын өтө курч сезип турат. Ал Манасты тарбиялоонун максатын кыргыз элини дал ушул муктаждыгынан чыгып аныктайт. Акбалтанын башкы максаты - Манасты чачылганды жыйнаар, үзүлгөнду улаар, жоголгон жокту табаар, эли-жеринин боштондугу үчүн жанын кьюуга даяр турган мекенчил-патриот, жалындаган азамат-атуул кылып өстүрүү. Ошон үчүн “ок өтпөс тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы” деп жатпайбы. Мындай тарбия мүдөөсү жана милдети чындыгында ошол туштагы кор болгон кыргыз журтунун оор трагедиясынан туулган социалдык заказ эле. Мына ушундай таалим-тарбия, стратегиясынан чыгып, Акбалта Манастын тарбиясын эне-атасы менен кошо активдүү түрдө колго алып, бул иште Жакыпка бирден бир көнешчи болуп, биринчи кезекте элдин баатырдык жана трагедиялуу тарыхынын мисалдарында баланын патриоттук аңзесимин ойготууга, алдыда турган жалпы улуттук милдетти акырындан туюнтууга, анын мекенчил философиясын түптөөгө күч үрөйт.

«Туйбаганды туйгузуп, туура жолго салалы» деп адегенде эле баланын тарбиясына кам урган Акбалта көкүрөгүн өрттөп, көкейүнөн чыкпаган кечээки Алоокенин кандуу чапкынын Манаска кантит кан-какшап айттай коё алат. Бул тарыхты балага айтканда, анын сакалы ылдый жаш куюлуп турганын көз алдыңа элестете бер. Акбалта «Манаста» «жазы жаак, жалпак тил, жаңылбаган чоң чечен» деп мүнөздөлөт. Демек, ал ар кандай тарыхты кызыл тилин сайратып, көркүнө чыгарып, жугумдуу кылып айта билген. Акбалта өзүнүн ташка тамга баскандай сүйлөгөн чечендиги менен кытайлардын Ала-Тоого кантит карантүн салганын, каардуу жоого карши өзү баш болгон кыргыздардын акыркы күчүн жыйнап, кантит көтөрүлгөндүгүн, адилетсиз душмандын кыргызды кантит канга боёгондугун, олжолоп беш көкүлдүү кыз алганын, тамдын баарын кулатканын, талдын баарын сулатканын, кайгы-касиреттин

күчүнөн карагай ыйлап, тал ыйлаганын, каргылданып чал ыйлаганын, калайык-журттун баары ыйлаганын, жайнап жаткан кыргыздын жаккан отун өчүргөнүн, жалпы баарын көчүргөнүн жаш Манастын алдына жайып таштаган. Ушунун баарын бизге патриот Акбалтаның образынын подтексти айтып турат.

Педагогикалык психологиянын билермандары адамдын эмоционалдык сферасына таасир кылбай туруп, қандайдыр бир нравалык сапатты тарбиялоо мүмкүн эмес дешет. «Эмоциясыз адамдын чындыкты издөөсү эч качан болгон эмес жана болбийт дагы» деген белгилүү философиялык афоризмди эске түшүрөлү. Мына ушул айтылгандардын чындыгын бизге илгерки «Манас» эпосу да ырастап берет. Не дегенде момундай эмоцияга карк, чын жүрөктөн ағылып-төгүлүп таасын айтылган ангеме-тарых жаш Манастын жан дүйнөсүнө өзгөчө таасирин тийгизбей койбогон. Кыргыз элиниң, анын ичинде оз ата-энесинин башына түшкөн жан чыдагыс трагедия жөнүндөгү тарыхты укканда Манастын жаш жүрөгү мыкчылып, каны дүргүп, карегинен жаш кылгырып, катуу толкундабай койгон эмес. Мына ушундай күчтүү эмоциялык абалдан улам Манастын ақылы козголуп: «Эмне үчүн?» «Кайсы жазыгы үчүн?» – деген сыйктуу суроолорду алдына коюп, чындыкты издей баштаган. Ошол элдин кайыгы-касиретине ичи ачышкандыктан улам, ал бала да болсо намыс-арына келип, ақыры Акбалтаның «эркиндик», «боштондук» жөнүндөгү идеяларынын маани-жайын эртеп баамдоого, баскынчы жоонун кыргызга кылган кылгылыгына этикалык баа берүүгө чейин өсүп келген. Ал калмак-кытайды «зордукчу» деп аныктайт. Он эки жашар Манастын **«Телпейген кара калмактан, тендигим тартып аламын»** деп кесене сүйлөгөн ою жөн гана улуулардан үйрөнүп алган ураан эмес, элдин трагедиясын жүрөк-жүлүнү менен туюп, ичен күйгөндүктөн туулган нерсе. Ал эми жүрөк сезимдин, эмоциянын күчү менен бекемделген ынанымдын түптүү болору жана нравалык жүрүм-турумдун түздөн-түз түрткүсүнө айланары белгилүү эмеспи.

Мына ошентип, калайык-журттун баштан кечирген мүшкүлдүү тарыхы жөнүндөгү Акбалта чечендин «Жүлүнгө жетер кеп айткан, жүрөгүн өрттөп бек айткан» ангемелери Манастын алдыда баштала турган Ата Мекен үчүн күрөшүнүн мотивациясын алдын ала даярдайт. Айтмакчы, тарбия деген көп факторлуу экендигин эстен

чыгарбайлы. Жаш Манастын күрөшчүл жүрүм-турумунун ички мотивациясынын түптөлүшүнө атасы Жакыптын «Балам, чачылган сенин тууганың, менин чамам кетип турганым, эл журтумдун жогунан, дүнүйө мага болду тар» – деп, басса-турса санааркап кейип турганы, эошондой эле, энеси Чыйырдынын калмак-кытайдын кыргыздын башына салган алааматы тууралуу:

Кыздарын тартып алгандай,

Кыргызыңа кас болгон.

Айрыкча сени туулат деп

Кылбаганы аз болгон.

Түлкүдөй жортуп жүгүргөн,

Тирүүлөй катын сойдурган.

Как жарышып киндиктен,

Карындан бала суурушкан.

Кара жерди кызартып,

Кан менен чопо жууруткан.

Кыргызды чилдей таратып,

Бүт чыгышка кондурган.

Айдал эчен эренди

Ар кайсы жакка кул кылган - деп, бир айтып бир койбой, эки айтып эки койбой, отурса-турса баласына жомоктоп күйүп-бышканы себеп болгон. Алтайdagы коншулаш, короолош жашаган калмак-манжуу журттарынын кыргыздарды тенсингбegen, кулсунткан, басынткан, душмандык мамилелери, калмак балдардын «Тентип келген бурут, бул буруттун балдарын чуркуратып курут» деп кодулап кордогондору да түрткү болгондугун айта өтөлү.

Жакыптын уулу жаш баатыр болуп, «ак калпакты кийип, алчайып атка минил» чоң атасы Ороздунун кек туусун көкөлотүп кетөргөндө да, Акбалта даанышман «бала каздай баркылдап, ак сакалы жаркылдап, абалкыдан кеп баштап, ақырын сүйлөп бек таштап», тарых сабактарын таалимдөөсүн уланта берет. Бул жолу ал Манаска калктын кайты-муңун эмес, каарман духун жомоктоп айтып, кыргыз үчүн кан-жанын берген чыгаан эрлерди даңазалап, жаш баатырдын аң сезимине жана жан дүйнөсүнө бекем руний-патриоттук таяныч табуунун камында болот. Ушул жерден бир ойду кыстарып айтып өтүүгө туура келет. Биздин оюубузча тарыхты окуп-үйрөнүүдө ар кандай фактылардын, цифралардын тизмегин, окуялардын хронологиясын жаттоого караганда, ошол

тарыхый окуялардын чордонунда туруп, башкы ролдорду ойногон үлкөн инсандардын өмүр-тагдырына, жан дүйнөсүне сүнгүп кириү тарыхтын мазмунун түшүнүүдө көбүрөөк пайдалуу болор эле. Анткени тарыхый мезгилдин тенденцияларын, алга карай умтулган пафосун, духун, психологиясын, элдин эркиндик, жакшылык, келечек үчүн болгон күрөшүнүн маңызын тарых «сахнасынын» дал ошондой борбордук каармандары өздөрүндө көтөрүп алыш жүрүшөт. Тарых инсандар аркылуу бизге чыныгы жүзүн ачып берет. Ошон үчүн «тарыхты терен үйрөнүп билүү үчүн Адам – эң сонун объект. Акылгөйлүк менен айтылган, жазылган биография – бул өзүнчө эле бир окуу китеби. Ал «окуу китебинен» биз эмнеден этият болуу керек экендигин жана кыйын-кезең кырдаалдарда кандай кадамдарды жасап, кандай мораль менен жашоо туура болорлугун андап түшүнөбүз. Тарых өзүнүн тарбиялык кызматын дал ушул жерден эң жакшы өтөй алат» - деп, окумуштуу А.В. Гулыга абдан туура жазат. Бул кыстырма сөз Акбалта насыятычынын өтүмүш-тарыхты таалимдөөдө кеп объектисин тандай билген көсөмдүгүн байкоодон улам чыгып отурат.

Акбалта тарбиячы кыргыз эли үчүн каруусун казык, башын токмок кылып кызмат өтөгөн мурунку – кийинки көк жал баатырлар жөнүндө Манаска, образдуу айтканда, бир нече оозеки «окуу китебин» тартуу кылат. Гулыга жазгандай, акылгойлүк менен айтылган Кошой баатыр тууралуу оозеки «окуу китеппи» өзгөчө бөлүп көрсөтүүгө болор эле. «Кара тилин кайраган кара жаак» аталган Акбалта Кошойдун тагдыр-таржымалы, өмүр өрнөгү жөнүндөгү санжыра-санатын Манастын кулагына кумдай куюп келип, сонунда сөзүн мындайча тыянакттайт:

Катагандын кан Кошой  
Белгилүү болгон эр ошол,  
Белге тануу шер ошол.  
Кененче керчөө тон кийген,  
Кер кабылан ат минген,  
Азар түмөн кол чыкса,  
Айгай салып бир тийген,  
Байланып калган базардын  
Багын ачкан эр Кошой,  
Туруп калган Турпандын  
Тушун ачкан эр Кошой.

Чокморунан чок чыккан,  
Чок жарылып от чыккан,  
Кармаганда кан чыккан,  
Тиктегенде жан чыккан  
Тоодой болгон күрсү алган,  
Тоону Кошой бир салган.  
Тоону Кошой бир салса,  
Тоону кылган таш-талкан,  
Абаң Кошой эр ошол,  
Арбагы бийик жан ошол.  
Жети өзөндөй кайран жер  
Эби менен жер кылып,  
Азган-тозгон кыргызды  
Эпеп жүрүп эл кылып,  
Теликуш талтап күш кылып,  
Тентиген жыйнап жүрт кылып,  
Коргонду таштан салды, дейт,  
Азган-тозгон кыргызга  
Абам Кошой карыя  
Башчы болуп калды, дейт.  
Алагар көзү чолпондой,  
Ай кулагы калкандай,  
Бендеден артык шер ошол.  
Балам, Манас, угуп ал,  
Акбалта айткан кеп ошол.

Алоокенин кызыл кыргынында кызыл өрт болуп күйүп, жоо менен кашык каны калганча салгылашып, жетимиш жеринен жаараланса да, урушун улантып, кийин кыргын басылганда да баскынчыларга өжөрлөнө моюн толгоп, өз жеринде кала берген, калып гана жөн болбой, Ат-Башыгы коргон салып, бирин – серин кыргызды жыйнап, аларга арка-тирек болуп, кытай-калмак бийлиги менен айтышса айтышса, салышса салыша кетип, кыргыз элинин бар экенин билгизип, Ала-Тоону жетимсиретпей, калкынын көрөңгөсүн сактап жашап турган Кошойдун каарман жүрүм-туруму адамды айран калтыrbай койбойт. Эмне деген патриотизм, эмне деген мекенчилдик! Өзүнүн өмүрү менен өзөктөш, тагдыры менен тамырлаш ушундай көкжал патриоттору бар болгону үчүн кыргыз эли «бороон-чапкында» өлбей – житпей, жоюлуп-жоголбой тиругү

сакталып калган тура. «Эрди эл таптайт, элди эр сактайт» деген макал – бул улуу чындык.

Анан калса, мобу алдыга тартылып өткөн Кошой жөнүндөгү эпикалык саптардын адабий жагына да назар бура өтөлүчү. Бул эмне деген укмуш сүрөт. Карапыздарчы, Кошой кандай гана образдуу сөз боектору, кооз метафоралар жана фразеологизмдер, эпитеттер жана көркөм салыштыруулар менен шекөттөлгөн. Ташка тамга баскандай, кыска жана нуска курулган биртике эле ыр саптарына элдик инсандын бүтүндөй бир бейнеси, баатырдык баяны сыйдырылган. Үңүлүп тиктесек, саптардын арасынан жана подтекстинен эмне деген дүйнө, не деген келбет, не деген кулкунөз, не деген күч-кубат, не деген сүр жана каарман рух көөлгүп жатат. Муну миниатюрадагы роман десек да болор эле. Мындай классикалык көркөм портрет дүйнөлүк адабиятта сейрек кездешчү көрүнүш десек болот.

Албетте, Акбалта турмушта бул бейнени кенейтип, Манаска деталдаштырып, мисалдаштырып, кен-кесири далилдеп, узун-сабак тарых кылып, күн-түндөп айтпай койбогон. Акбалтанын бал тилге салып, чын пейли менен төгүлүп, бирде Кошойго сыймыктынып, бирде ага суктанып айткан тарыхы Манас үчүн чынында эле өзүнчө бир ачылыш болуп, кайталангыс бир «окуу китебинин» ролун ойноп, анын ақыл-эсine жана жан дүйнөсүнө терең из калтыргандыгы байкалат. Муну эмне менен далилдөөгө болот? Муну кыйыр жол менен ырастап берсек болот. Маселен, Алтайдан Ала-Тоого биринчи жолу келген жаш Манас менен Ат-Башыдагы Кошой дөөнүн алгач ирет жүздөшкөн учурuna байкоо салып көрөлү. Буга чейин козу көрө элек адамдын алдында иилип, бүгүлүп көрбөгөн жаш баатыр Манас Кошойго бет келгенде, үзөнгүнү теппей атынан ыргып түшүп, эки колун бооруна алыш басып келип, ат үстүндөгү аксакалды кучактап, жетине албай моминтип барбаландап турат: «**Абам Кошой карыям, айла тапкыч олуям, ейде турсам өбөгүм, ылдый тартсам жөлөгүм, астыга салсам ак жолум, аркамда журсө сан колум**». Бул эң кымбат, эң асыл сөздөр Акбалтаны Кошой туурасындагы жанагы аңгемелери учурунда Манастын жан дүйнөсүн сыйкырлап, арбап алгандыгын, Кошойдун элеси анын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алгандыгын, Кошойдун өрнөгүнөн улам Манастын өз ичинен нечен ойлонуп, нечен толгонгондугун, Кошойго ичинен ыйыгындай

ишенип калгандыгын, Алтайда жүргөндө эле бул улуу инсан жаш баатырдын пир туткан идеалына айлангандыгын өзүнөн өзү көрсөтүп турбайбы. Кошойдун баатырдык тарыхы аркылуу Манас кыргыз элинин душманга багынбас, кулчулук менен келише албас ёжер, каарман рухун тааныган.

Кыскасы, жыйынтыктап айтканда, Жакып менен Акбалтанын атайын тарбия мүдөөсү менен жети атана жеткизе айтып, тарыхты таасын таржымалдан сүйлөп, калкына калка болгон улуу эрендер тууралуу саймединеп таалим бергени Манастын патриоттук нұкта социалдашуусунда жана атуулдук – граждандық аң сезиминин калыптанышында зор роль ойногон. Баатыр ата-бабаларынын жана кыргыздын эл-жерди коргогон кек жал эрлеринин өрнөктөрү жан дүйнөсүнө терең из калтыргандыгы Манастын чын жүрөгүнөн айткан төмөнкү сөздөрүнөн көрүнөт:

Каптаган жоого алдырбас,  
Баатырын көрдүм кыргыздын.  
Ашуудан бутун тайдырбас,  
Акылын көрдүм кыргыздын.  
Бороондуу күндө буюкпас,  
Дөөлөрүн көрдүм кыргыздын.  
Аз болсо, көптөй көрүнгөн,  
Өнөрүн көрдүм кыргыздын.

Манастын ата-бабалардын салтындағы аскердик, согуштук өнердү үйрөнүп, өздөштүрүшүндө да Акбалтанын ролу зор болгонун айталы. Ырас, эпосто Акбалтанын Манасты уруш өнерүнө көнүктүргөнү жөнүндө көрүнөө турган фактыларды табуу кыйын. Бирок дастандын эпикалык саптарынын ары жагында катылып жаткан подтекстке шыкаалап карап, айрым окуяларга талдоо салып, көмүскөгө жашынган логиканы ээрчип ой чуркатсак, биз издеген нерсенин башы айкындалып, ачыкка чыга келет. Акбалтанын жогорудагы “ок өтпес тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы” деген сөзүн кайрадан эске түшүрүп көрөлүчү. Кытай-калмакка оқшогон күчтүү жоо менен “азуулашууга” даярдоодо Манаска аскердик-согуштук өнөрдүн сырларын үйрөтпөй коюу мүмкүнбү? Бул жерде “ок өтпес тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип” деген сөздөрдү букваддуу түшүнбөө керек. Каймана айтылган бул фразеологизмде Манасты аскердик искусствного көнүктүрүү, машыктыруу идеясы бутуп

жатат. Ал кандай искусство? Кыргыздардын өзүнүн аскердик өнөрү бар беле деген суроо туулбай койбайт. Мындай суроого “Манастагы” төмөндөгү фактыны негиз қылыш, ой жүгүрттүү аркылуу жооп табууга болор эле. Бектур Исаков “Көкөтөйдүн ашындагы” бир сейрек кездешкен кызыктуу жана таңгаларлык окую тууралуу минтип чечмелеп жазат: “**Көкөтөйдүн ашындагы элге жоокер оюну тартууланат.** Манас доолду карс урганда, чоролор эки жак болуп болунөт. Кайра доол дүп эткенде, мылтык атылып, чоролор аттан кулайт. Кайра дагы доол урулар менен, жерде сулап жаткан чоролор “тирилип”, үзөнгүгө бут салбай, коз ирмемде атка ыргып минишет. Дагы доол! Кыргыл тебетейин көкко ыргытат. Бакай атканда, ылдылап келаткан тебетей кайра көкко көтерүлөт. Улам ылдыйлагана, чоролордун бири атып, ошентип, эт бышымча тебетей түшпөйт. Дагы доол урулганда, чоролор 21ден төрт топко болунөт. Улам доолдун кагылышы менен бир топ найза менен сайып түшүрүлсө, экинчи топ көзгө илешпеген тездик менен чоролорду кайра атына мингизип отушөт. Дагы доол кагылыш, эки тараф бетме-бет алеңгир жаа менен атышат, ошондо чоролордун башындагы туулганын чачыктарын гана жебелер кыркып түшөт. Мына, чеберчилик деп, көзгө атар мерген деп ушуну айт! Чачыктын боосу кылдай ичке, ошону үзө атыш, болгондо да бири эмес, барынын төң ушундай өнөр бийиктигине көтерүлүшү жаа атып машыгуунун канчалык сапаттуу болгонунан кабар берип турат. Аナン дагы доол кагылат. Чоролордун арасында кылышташуу, айбалта чабышуу. Бирок чапчаңдык менен кыймылдаган чоролор денесине кылыш да, найза да, айбалта да тийгизишпейт. Мына ушундай жоокер оюнун откөрүү **Көкөтөйдүн ашына “кыргызды тыптыйыл чаап алам”** деп, адегендө казандагы этии талап жештен баштаган душманды сестентет” (Б.Исаков. Манас таалими. Бишкек, 2008, 40-бет.) Мындан улам эмнени айтууга болот? Көкөтөйдүн ашында бул адамдын оозун ачырган аскердик өнөрдү демонстрациялап көрсөтүүнүн башында Манас баатыр өзү турат. Доолду дүңгүретө кагып, белги берип, көрсөтүүнү жөнгө салып турган өзү. Демек, бул өнөрлөрдү чоролорго үйрөтүү ишинин башында да Манас өзү турган деп айтууга негиз бар. Өзү да мындай согуштук өнөрлөргө: жаа атууга,

кылыш чабууга, найза саюуга жана башка аскердик ыкма-амалдарга машыктырылгандыгы терең баам салган кишиге байкалып турат. Эгерде бул өндүү жоокердин искусствоого үйрөтүлбөгөн болсо, анда жаш баатыр Манас Алтайда калмак-кытайдын түркүн баскынчылык согуштарда “алчы-таасын жеп” такшалган Кочку, Жолой, Нескара сыйктуу шааларын жана алардын машыккан жоокерлерин жеңе албас эле. Жолой, Кочку сыйктуу күчтүү, балбан баатырлар менен Алтайда беттешкен учурда жаш Манас аларга жебедей атылып барып, “андай-мындай дегиче, ачып көзду жумгучу” найза сайып, өзүнүн сайышка ашкере ыкчылдыгын көрсөтөт. Каман алп деген калмактын баатыры менен беттешкенде анын төбөсүндөгү чачын көз ирмемде уучтай салып, Айманбоздун үзөнгүсүнүн боолугуна уч ирет орой чалууга үлгүрүп, атка сүйрөтүп кетет. Манас жамбы атканга дагы жаш кезинен машыкканы байкалат. “Көкөтөйдүн ашында” ат устундө чаап баратып, ак келтеси менен жамбыны үзө атып, жамбы жерге түшкөнчө кыргычча аны илип кетет. Анын Алтайдагы бала чоролору дагы найзага ыкчыл.

Жогорудагыдай аскердик-жоокердик өнөрлөргө Алтайда Манасты жана анын “бала чоролорун” үйрөтүүнү, машыктырууну уюштуруу ишинин башында “Манасты жоого сактап багалы” деп баланын тарбиясы учун күйүп-бышкан Акбалта турган десек жаңылышпас элек. Мындай аскердик өнөрлөрдү кытай баскынчыларына каршы Ала-Тоодо элдик көтөрүлүштү жетектеген мурдагы жоокер Акбалта билбegen деп айтышка негиз жок. Чындыгында, акылман баатыр Акбалта Алтайда бала Манастын бардык жагынан мугалими болгон.

Акбалтанын, Жакыптын Манасты тарбиялоо методикасынан улам, дагы бир ирет жаакты таянып ойлонобуз. Мына моминтип “Манастан” биз тарбиячынын, насаатчынын чүрпөгө эң оболу жети атасын үйрөнүүнү, өз элинин өтүмүшүн билгизүүнү биринчи даражадагы милдет деп түшүнгөндүгүн көрүп отурабыз. “Жети атасы”- башкача айтканда, тарыхты таанытуу педагогикасы кыргыз коомунда илгертен калыпка түшкөн өзүнчө бир бекем салт, өзүнчө бир система болгон. “Жети ата” - бул тамыр. Өсүмдүктү карасак, ал тамырсыз болбойт. Тамыры болгон учун ал гүлдөп өсөт. Тамырынан ажыраса өсүмдүк купкуу сөңгөккө айланат, бир заматта соолуп, куурап жок болот. Адамдын да тамыры болот.

Анын тамыры - “жети ата”. Бала ошол жети ата тамырды таануу аркылуу адам болот. “Жети ата” деген бул жалпыланган кенири мааниге ээ. “Жети ата”- бул ата-бабалардын, калайык-калктын тарыхы, тили, салты, дили, дини, маданияты. Жети ата философиясын ушуундай кенири түшүнгөндүгүнөн улам Акбалта ақылман элдик арсеналдагы аскердик өнердү жаш Манаска үйрөтүп отурат. Жаш Манас ордо оюнун да жакшы ойноого машыккан.

Жети ата тарыхый эс тутумунан ажыраган түяк, тукум тамырынан айрылган өсүмдүк сыйяктуу “куурап”, манкуртка айланат. Байыркы Орхон-Энесай таш эстеликтериндеги Гүл-Тегинге арналган чоң жазууда мындаи бир окуя сүрөттөлгөн. Бир кезде түрктөрдүн мамлекети кыйрап, эли-журту, кытайлардын ээлигине өтүп, кыздары күн, уулдары күл болуп, түрктүн мыйзамдары унтуулуп, балдарынын аты кытайлашып, “иниси агасын билбес, баласы атасын билбес” ахыбалга жеткен экен. Мына ушул маңкурттук абалды түрктүн мыктылары учурунда түрк улутунун өлүмү катары баалаптыр. “Түрк эли өзүбүздү өзүбүз мындан көрө өлтүрөлү, уруксуз бололу” (Гүл-Тегин эстелиги: Чоң жазуу). Ушундан улам мууну айтабыз. Демек, муундардын, тукум-түяктардын жети атасын билбegen, тарыхын тааныбаган макулук катары өсүп, өмүр улашы - бул улуттун тамырынын соолушунун, анын тириүү туруп жок болушунун башталышы.

Баскынчы жоолор, ар кандай үстөмчүл империялар кыргын салбай туруп эле, кандайдыр бир калктын өз алдынчалыгын жооп, улут катары жок кылууну, ассимиляциялап өзүнө синирип, алууна максат кылса, анда алар биринчи иретте, ошол элдин муундарынын, жаарандарынын “жети ата” тамырын кыркууну, “иниси агасын билбес, баласы атасын билбес” кылып, тарыхый эстутумун талкалоону көздөп, тымызын иш жүргүзүшкөн. Кээде биздин чыгышта адамды тарыхый эстутумдан ажыраттуу төбө чачты тик тургuzган мыкаачы жолдор менен ишке ашырылган. “Манаста” калмак-кыттай өкүлүнүн “Башына шири кийгизип, Эсенканга баралы” деген сөзү бар. **Шири**-бул кишини эстутумдан ажыратуучу ыкма-курал. Илгери айдар көкүл Жунцандардын согушта туткунга түшкөн жаш жигиттерди ширинин жардамы менен кандайча “Тамырынан” ажыратканыгы жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун жазганын эске түшүрөлү: “**Оболу жунцандар**

туткундун чачын бир жолу он, анан тескери кырып жалтыратат. Ал ортого нары жакта касапчы жунжандар бир чоң төөнү союп жаткан болот. Оболу төөнүн терисин— калыц, оор келген моюн терисин сыйрып ала коюп, аны устаралап кырып ийип, анан кеп кылып туткундун жалаң башына кийгизет, азыркы суучулдар кийчү кеп такыядай болуп калат. Шири ысык құнғо кургаган сайни қысып, туткундун үнү кудайга жетип, козу чанагынан чыгып, тартпаган азапты тартат да, анан өткөн өмүрүн, ата-тегин такыр эстей алғыс маңкурт күл болуп кала берет. Маңкурт деген зе-акылдан ажыраган бир сөлөкөт: өзү ким, эл-жери кайда, ысымы ким, ата-әнеси ким, кайда, качан ҷоцойгон,—әч нерсе эсинде калбайт, әч нерсени билбейт, қыскасы, өзүн адам зем деп зептебей калат. Маңкурт итке окшоп ээсин гана ээрчиp калат, ээсин гана тааныйт” (“Қылым карытар бир күн” романы).

Адамды физикалык-биологиялык жактан кыйноо аркылуу гана эмес, ал таянып турган тарыхый-этникалык фундаментти, улуттук кыртышты жок кылуу, талкалоо аркылуу да маңкуртка айландырышкан. Байыркы бир заманда кара калмак деген жоо қыргызды чаап, эмгектеп жургөн, жаңы баскан эркек балдарды олжолоп туткунга алат да, өз жерине алып барып, жүз бөбөктү социалдык мамилелерден жана байланыштардан оолактатып, әч кимге көрсөтпөй, обочодо көмүскө багып, жалаң согуштук өнөргө таптап машыктырат. Қыргыздын жүз кулунчагы өздөрүнүн қыргыз экенин билбей, ата-тегинен эл-жеринен, эне тилинен, таптакыр кабарсыз, согушкандан башканы билбеген жоокер-башкесерлер болуп тарбияланышат. Калмактын төрөсү маңкуртка, айландырылган, уруш өнөрунө үйрөтулгөн ошол жүз қыргыз жигитти бир жылы қыргыз элине каршы согушка салып, ак калпак калкты өз тукумдарынын колдору менен қыргынга учуратат. Бул шумдуктуу окуя Үмет молдонун “Жүз жигит” аттуу комуз-куйсүндө кайғылуу баян болуп чертилип калган.

Өз ата-тегин тааныбаган “Жүз жигитке”, өз энесине каршы жаа аткан алиги маңкурт Жоломанга (Ч.Айтматов) жанагы, Гүл-Тегиндин эстелигиндеги қытай империясына күл болгон түрк элинин тагдырына байланышкан өтүмүш тарых XX қылымда кандайдыр бир даражада, өзүнчө бир өзгөчөлүү вариацияда социалисттик “кызыл” қыргыздардын турмушунда

кайталанғандығын эске түшүрүүгө туура келет. 1867-жылы атактуу Герцендин ачууланып мындайча жазганы бар: «өзүбүздүн көйнөгүбүздөн жана сакалыбыздан тартып, баарынан ажырагандыгыбызды көрүп отурабыз. Бизди өзүбүздүн энебизди жек көрүүгө жана ата конушубуздун коломтосун шылдыңда құлұғғо үйрөтүштү». Бизге чоочун тараптардын бөтөн салттарын таңулашты». Герцендин бул сөздөрү түздөнтүз қыргыздарга айтылғандай дегибиз келет. «Эски дүйнөнү кыйратабыз!», - деген большевиктик, нигилисттик ураанга жамынган тоталитардык система бизди да өткөн тарыхыбызга түркөй сабатсыздардын жана ташбоор эзүүчүлөрдүн кайғы-муңга толгон караңы тарыхы катары кароого, улуттук салттарыбызды чириген феодализмдин «калдығы» катары түшүнүүгө бағыттал, элибиздин эркиндиги үчүн күрөшкөн улуттук баатырларыбыз, уулдарыбыз “феодал”, “пантюркист” деп аныкталып, өз тилин, маданиятын сүйгөндөр “улугчул” атальп, IX кылымда қыргыздар өзүнүн империясын түзгөн деген тарыхый маалымат саясий жаңылыштык катары бааланып, өз өлкөсүндө туруп, өз эне тилин, өз тегин билбеген өйдөкү жүз жигитке окшогон тукумдар көбөйүп, “Ата”, “Апа” деген эзелки төл сөздөрүбүз “Папа”, “Мама” менен алмашып, өз бешигин балталап бүлүндүргөн, өз «Бугу энесине» каршы ок аткан Орозкулдар (“Ак кемес” фильмі), Жоломандар (Ч.Айтматов) арбып, улутубуздун тарыхый эстутуму талкаланып отурганы чындык болучу. Қыргыз эли “Совет эли” деген тарыхый “жаңы” жалпылыкка сиңип кетүүгө тиши болгон. Албетте, советтик түзүлүш түпкүлүгүндө жакшылыкты көздөгөн. Бирок тоталитардык системанын тутумунда түзүлгөн шарт-жагдай, “пролеткульт” идеологиясы объективдүү түрдө ушуга алып келген. Түзүлгөн мындай абалды белгилүү саясатчы Дастан Сарыгулов да төмөндөгүчө күйүп-бышып жазып отурат: “Қыргыз билимсиз, маданиятсыз, сабатсыз, жапайы, ынтымагы жок, араң эле XVI кылымда калыптана башталган эл. “Улуу агасынын” аракети менен капитализм доорунан аттан, социализм дооруна өтүп алды- деген мааниде 70 жыл жүргүзүлгөн саясат үч-төрт муун қыргыз элинин аң сезимин ээлеп, жулунунө, канына чейин сиңип, улуттук эстутумун кыйратып, рухий бүтүндүгүн жок кылды, элдүүлүгүнөн кол үзгөн чекке жеткизип, тегин, тарыхын билбеген, эне тилин, салтын, наркын, дөөлөтүн, улуу мурасын сыйлабай, унугткан, Мекен

тагдырына, улут келечегине кайдыгер караган маңкурттардын көбейүшүнө алып келди.”(Д.Сарыгулов. Кыргыздын байыркы тарыхы. Китепте: Элдик жыйын, 1-улуттук кеңеш. Бишкек, 2008, 46.)

Буларды биз эмне үчүн эскердик. Муну “Шири” идеологиясынын адамдын “жети атасы”, элдин тарыхый түп тамыры үчүн, демек, кишинин инсан катары, улуттун улут катары өмүр-жашоосу үчүн, алардын маданий-тарыхый “генефонду” үчүн өтө коркунучтуулугун, түбүнөн кемирип-кесип, кыркып-кыйып таштоочу антигуманисттик күчүн жетигирээк туюну ииетинде эстеп отурабыз. Тери шири бар экен, анан социалдык, же болбосо идеологиялык шири бар экен. Адамды алкакка камап, анын ой жүгүрттүсүнүн үстүнөн полициялык көзөмөл орноткон акимчил-буйрукчул түзүлүштүн жарандардын башына кийгизген “идеологиялык ширисинен” улам кәчээ улутубуз өзүнүн этникалык кыртышынан ажыроо коркунучуна, коммунисттик-космополиттик жалпылыкка акырындал сицип, жок болуу опурталдуулугуна дуушар болгон.

“Социалдык шириге”, андан туулган маңкуртчуулук илдетине “Манас” эпопеясы да өзүнүн бүткүл туршуу, духу менен карши. “Манаста” каардуу жана амалкөй Алооке хан тоолуктарды таруудай чачып, бирин эренге, бирин теренге, бирин Алтайга, бирин Каңгайга тентиткенде ак калпак кыргыздын ар кайсы чоочун калайык-журттарга жана кыжылдаган калмак-кытайга сицип, эл катары жок болушун көздөгөн. Кыйла жылдар өткөндө кай бир аймактарда өйдөкү Гүл-Тегиндин эстелигинде маалымдалгандай түрктөрдүн башына түшкөн маңкурттук тагдыр, алатоолуктардын да башына келип, кээ бир кыргыз топтору калмакташып, кытайлашып Алоокенин мүдөөсү ишке аша баштаган. Бул көрүнүш “Манаста” Акбалтанын жаш Манаска айткан төмөнкү сөздөрү менен баян этилет: **“Бай Жакып менен ага-ини, балдары Үсөн бар эле, айдал кетип Үсөндү, кара калмак алды эле, Үсөн атын жойду дейт, Көзкаман атка конду дейт, калмакча атын койду дейт, кыргыздын атын жойду дейт, тууганды туура унуп, баарысы калмак болду дейт”.**

Мына ушинтип, Үсөн баштаган кыргыздар калмак-манжуу массасына ассимиляцияланып, психологиясы такыр өзгөрүп, бала-бакырасынын ысымдары Чаңдаяк, Чагалдай, Дөрбөлдөй делип

калмакча коюлуп, дини будда болуп, ырым-жырымы калмакча жасалып, “Какандап” ураан чакырып калышат. “Манаста” кыргыз элине карата чыккынчылык ушул “туугандардын” ичинен чыгат. Кытайдын императору Эсенкан амалданып барып, Манасты уу берип өлтүрүп, Бээжинге башын кесип алып келе турган адамды дал ушул Каңгайда кыргыз атын өчүргөн, жети атасын унугткан пенделердин ичинен тандайт. “Журтуна бузук беш айбанды” баштаган Көзкаман кулчулуктан жаңы эле кутулган бүткүл кыргыз эли медер тутуп турган Манаска кол салат. Манаска уу берет. Демек, бул анын өз бир тууган элинин өлгөндө-талганда жетип турган эң ыйыгы-эркиндигине кол салганы, өз элине уу бергени эле. Көзкаман жанагы “жүз жигит” сыйктуу өз бир боор калкына, туулган тууруна каршы барып отурат. “Маңкурт итке окшоп эссиң гана ээрчиp калат, эссиң гана тааныйт” (Чыңгыз Айтматов). Калмакташкан кыргыз Көзкаман да жанынын теренинде Эсенканды гана ээрчийт, Эсенканды гана тааныйт.

Көзкаман - бил “тамырсыз” адамдын символу. Башына “социалдык шири” кийген кулдун символу. Маңкурт—душмандын колундагы куурчак жана өзүнүн “учкан уясына” каршы пайдаланыла турган курал. Көзкаман бизге көрсөтүп турган “Манастын” ачуу сабагы жана кара түстөгү белгиси. Көзкаман—“тамырсыз” адамдын жамаат учун, улут учун социалдык жактан өтө коркунчтуулугу жөнүндөгү “Манастын” эскертуусу. Дастанда Көзкамандын жана анын куралчан табунун кырк чоро тарабынан талкаланып жок кылышыши— бил Манас рухунун маңкуртчулукту жамандык катары тангандыгынын жана кабыл албагандыгынын символу. “Улуу “Манас” ыйык китешибиз бүгүнкү тукумдарды маңкуртчулуктан сак болууга астыртан ундөп, балага кенедейинен мекенчилдиктин рухун сицирүүнүн зарылдыгын канкуулап турат.

Бүгүнкү эгемендуулуктун заманында да өткөн тоталитардык доордо башына “идеологиялык шири” кийип калган кыргызстандык массалык адам өзүнүн “уюынан” өзүнө окшоп “балапандарды” учуруп чыгарууда. Бекеринен төмөнкү сыйктуу акындык саптар газета-журналдарга жарыяланып жаткан жок: ““Мальборо” экен калпагынын урааны, кытай тамга—көйнөгүндүн дальсы! Көөденүндө христиандар символу, ары жок, эй, кайда кыргыз наымсы!”. 90-жылдарда Бишкектеги “Россия” кинотеатрында Христиан динине өткөн кыргыз

жаштарынын өздөрүнүн чогулушунда “Манас” эпосун өрттөшкөндүгүн эске түшүрөлү. Бул фактынын өзү “жүз жигиттин”, Көзкамандардын азыркы эркин Кыргызстанда жашоосун активдүү улантып жаткандыгынын күбөсү. Эгер тарыхтагы “жүз жигит” жана Көзкаман бөтөн жактарда, кыргыздын душмандарынын территорииясында өз топурагынан ажыратылып маңкуртташтырылса, XXI кылымдын “жүз жигити”, Дастан Сарыгулов өйдөтө жазгандай “тегин, тарыхын, эне тилин, салтын, наркын, дөөлөтүн, улуу мурасын билбеген, унуктан, мекен тағдырына, улут келечегине кайдыгер” жаш көзкамандар эркинмин, өзүмө өзүм кожоюнмун деген бүгүнкү кыргыздардын өздөрүнүн үйүнөн чыгууда, же болбосо өздөрүнүн көз алдында, өздөрүнүн катышуусу менен, демек, кыргыздын өзүнүн колу менен жаратылып жатат. Суроо туулат. Деги бул кайсы логикага сыйят. Кыргыз өз туягына өзү “шири” кийгизип отурат. Мобу мисалга да көнүл буралы. Маселен, 2006-жылы апрель айындағы кыргыз телеберүүсүнөн тартууланган бир көрсөтүүдө 5-6 кыргыз улутундагы өспүрүмгө “эгер кайра төрөлүп калсан, ким болор элен?” деген суроо берилгендиги, берилген ушул суроолорго окуучулардын биригин артынан бири **француз болгум келет, орус болууну каалайм, немис болгум келет, англичан болгум келет** деп жооп беришкендиги коомчулуктун көз алдында турат. Бул балдар бир гана кыргыз болууну каалабайт. Мынакей, эгемендуулуктун шартындағы “жүз жигиттин” башталышы көз көрүнөө. Бир сөз менен айтканда, ушул кыргыз болууну каалабаган кичинекей “жүз жигит” ушул бойдан чоюоп, миң жигитке, он миңге, жүз миңге, миллионго өсүп чыкса (өсүп чыгышына бизди тегеректеп турган геосаясий күчтөр, массалық маданият, ар кандай диний миссионерлер, глобалдаштыруу саясаты катуу кызыктар экендигин эске алалы), анда бул кыргыз улутунун өз эрки менен, өз колу менен өзүн өзү жок кылуусу (самоубийство) болмок.

Т.Сыдыкбековдун “Көк асаба” тарыхый романында эзелки кыргыздардын салтында жаш баланы туулган жердин топурагы менен таткантуу, жалаттуу, ал топурактан тумар жасап, мойнуна тагуу ырасмысы болгондугу жазылат. Мындай ырасмынын ушу бүгүнкү күнгө чейин элибиздин ичинде сакталып, колдонулуп келгендиндигин Бектур Исаковдун фактылар аркылуу далилдеп жазганы бар. Бул ырасмынын сырьы жана өзгөчөлүгү анын

педагогикалық терең маңызында жатат. Кыргыздар мына ушинтип, адам баласынын башаты, башталышы туулган жерде экендигин балага туйгузууну, билгизүүнү анын кенедей кезинен баштаган. Дагы бир жолу айтталы, кичинекей кулунчакка, “түякка”, тукумга биринчи иретте, башатты, тамырды таанытуу, эстутумду түгтөө қыргыздардын таалим-тарбия системасында өзүнчө бир айныгыс мыйзам катары жашаган. Бекеринен “Манаста” “айтып берчи кулунум, ата-бабаң айлыңды, ары түбү дайынды” деп айтылбайт. Кыргыздардын педагогикалық философиясында бала өз бир боор эл-жеринин қыртышынан тамырлап, чынар дарап сыйктуу бүчүрлөп өсүп чыгууга тийиш, башкacha айтканда, өз улутунун топурагынан “программаланып” чыгышы керек. Ошондо гана ал өз элинин адамы, азamatы боло алат. Манастын тарбиячысы Акбалта да дал ушундай ишенимде жашаган даанышман. Акбалта карыя да айрыкча, “ата-баба, айылны, ары түбү дайынны” тааныбаган түпсүз жетесиздикке, жанагыдай азыркыча айтканда, манкуртчуулукка каршы иммунитет күчтүү өнүүккөн. Бекеринен Акбалта атасы койгон қыргызча атын жооп, калмак болуп, Көзкаман атка конуп, тубүн унуткан Үсөн жөнүндө жаш Манаска күйүп-бышып ангеме куруп отурган жок. Акбалта, жана да Жакып, Чыйырды бала Манаска антиманкуртчуулуктун духунда тарбия беришкен. Алар Манастын жанынын өз элинин жаны менен, руху өз калкынын руху менен, эстутуму өз журтуунун тарыхы менен жуурулушу үчүн, ой-тилеги мекенинен ажырап, кор болгон қыргыз элинин үмүтү, мудөө-максаттары менен бир болушу үчүн тикелеринен тик турушту. Мына ушундай таалим-тарбиянын натыйжасында Манас бекем тарыхый эстутумга ээ болду. Анын ан-сезимине жана жан дүйнөсүнө байыркы түпкү атасы Каракандан тарта, андан берки доорлордогу, замандардагы, кечөөкү күндөрдөгү қыргыз элинин кайғы-кубанычтары, трагедиялары менен жеңиштери, салт-санаасы менен жоокердик баатырдык тарыхы, калк чыгаандарынын эрдиктери, ата-бабалардын ар-намысы, патриоттук нарк-деөлөттөрү мөөр болуп басылып калды. Жаш Манас мына ошондой элдик тарбиянын аркасында өзүнүн ушул жарык дүйнөдө тили чыгып, адам болуп, өсүп-өнүп жашап жаткандыгы үчүн бир боор эл-жерине, ата-бабаларына милдеттүү экендигин, өз элинин тарыхы менен киндиги туташ экендигин, мындан ары карай ушул ак калпак қыргыздын татыктуу уландысы

булуп жашоого тиши экендигин аңдап туюнду. Мына ушундан улам Манас Алтайда ақыры келип:

“Калкым кыргыз, сен үчүн,

Курман болуп кетейин.

Найзалашып топ бузам,

Тагдыр жетсе окко учам.

Арбагы бийик Ала-Тоо,

Барбай кантип коеюн.

Атамдан калган жеримди,

Албай кантип коеюн.

Ак асаба кызыл туу,

Аягын жерге сайбасам,

Асабасын жыйбасам,

Атым өчүп калбайбы,

Атамдан калган Ала-Тоо,

Алтайдан калбай албасам.

Алты сан аман турганда,

Үйлүк кыргыз жеримди,

Душмандын буту баскыча,

Асыл кыргыз элимди,

Тебелетип бөтөнгө,

Кор кылып карап жаткыча,

Туулбай туна чөгөйүн,

Тирүү жүрбөй өлөйүн.” – деген бүтүмгө келип отурат.

Акырында айтарыбыз, демек, элибиздин өткөн тарыхын ыр менен чагылдырган улуу эпосубуда бала Манастын мекенчилдиктин, патриотизмдин нугунда социалдашусу кандайдыр бир мистикалык күчтүн жардамы менен ишке ашкан нерсе эмес, тескерисинче, баатырдын атуул катары калыптанышы өз мезгилини шартына, муктаждыгына ылайык социалдыктарыхый жана педагогикалык жактан шартталган кубулуш, башкача айтканда, атайын максатка багытталган таалим-тарбиянын натыйжасы болуп чыкты. Өз элинин тарыхынын мисалында тарыхый эстутумга тарбияланган Манас өзүн башкаларга: “**Биздин элди сурасаң, баатырлар менен жүрөктөш, балбандар менен билектеш, зрендер менен маңдайлаш, чечендер менен таңдайлаш, бөрү жалдуу кабылан, бөтөнчө эл-журт олужа, беттеп адам барбаган**”, - деп сыймыктануу менен тааныштырат. Ушуга

удаа жогорудагы кыргыз болгум келбейт, англичанин, немис, орус болгум келет деген бүгүнкү кыргыз жеткинчектеринин сөзүн эстейличи. Бул балдар кыргыз элинин эркиндиги, бактысы үчүн кылымдар бою күрөшүп келген Манас баштаган баатыр атабабаларынын, маселен, Бакайдын, Кошойдун, Чубактын, Сыргактын, Барсбектин, Жаңыл Мырзанын, Кубат бийдин, Жайыл баатырдын, Тайлак баатырдын, Курманжан датканын, Алымбек датканын, Абдыкерим Сыдыковдун, Жусуп Абрахмановдун, көкүрөгүн дзотко тоскон Чолпонбай баатырдын, Исхак Рazzаковдун жана башка Ата журтубуздум сандаган чыгаан уул-кыздарынын атуулдук-патриоттук каармандыгын билбесе, өз калкынын тарыхына чоочун болсо, ага кан-жаны, жан дүйнөсү жуурулушпаса, албетте, чет элдик модалардын кулу болот. Мындай маңкурт жаштарда өз эл-журтунун тарыхы менен сыймыктануу сезими болбойт. Алар өйдөтөгү Көзкаман сыйктуу чоочун өрнөктөргө сыйынган, камгак сыйктуу тоголонгон макулуктардын кейпин кийет.

“Манастын” педагогикасы – бул балада тарыхый эстутумду тарбиялоо аркылуу улутту сактоонун педагогикасы. Саны аз калктарды ассимиляциялап жутуп коюуга жөндөмдүү бүгүнкү глобалдашуунун агрессивдүү чабуулдарынын шарттарында “Манастын” бул улуу педагогикалык сабагын, же башкача айтканда, бабалардын бала тарбиялоо даанышмандыгын эске бекем түйүү жана пайдалануу жаш муундарбызыда улуттук иденттүүлүктүү, этномаданий компетенттүүлүктүү калыптандыруу үчүн аба менен суудай зарыл нерсе.



### 3. “МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ БАЛАНЫ ЭРКИН ТАРБИЯЛОО ДААНЫШМАНДЫГЫ

“Манастын” педагогикалык казынасынан дагы бир орчундуу таалым-тарбия амалын табабыз, башкача айтканда, тарбиялануучуга кенен карап, кеменгерлик менен жасалган мамилеге кез болобуз. Маселенин маани-жайы мында.

Манастын бала катары өзгөчөлүгү – бул анын ашкере тентектиги. Анын адаттан тыш тентектиги эпосто мындай сүрөттөлөт:

Сегизге жашы келгенде,  
Күйүп турган чок болду.  
Мүлдө кыргыз ичинде,  
Мындай тентек жок болду.  
Каары келип кармаса,  
Чыңырып балдар чыркырайт.  
Кыялына келгенин,  
Кылбай асты койбогон.  
Балдарды көрсө жыйыптыр,  
Мазарды көрсө кыйыптыр,  
Бай Жакыштын бул уулу,  
Бир балакет кылат деп,  
Калайык ушак кылыптыр.  
Дубана көрсө урууптур,  
Асасын тартып алыштыр,  
Азапка бөөдө салыштыр.  
Андайын көргөн эл-журту,  
Акыр бир балаа кылат деп,  
Айындашып алыштыр.  
Кызырып күйгөн чок чыкты,  
Кара кытай, манжуудан,  
Мындай тентек жок чыкты.

Атасы Жакып буга чейин зарлап жүрүп көргөн ботосун башынан сылап эркелетип, жайына кооп, ыгы менен акыл-насаатын айтып, астыртан тарбиясын берип, бапестеп багып (“Эркелетип энеси, аркалап жүрдү атасы”), өстүрүп келген. Эми миңтип кичине жерден боорун көтөргөндө жүргөн жерин чаңдатып, айлана-тегерегин буй кылып, тентектиги чектен ашкан кезде,

Жакыптын эси эки болуп, Манаска кескин чарапарды көрүүнү, ээнбаштыгын тыюуну энеси Чыйырдыдан талап кыла баштайт. Чыңдыгында, Жакыптын үй-булөсүндө тарбия маселеси жагынан татаал кырдаал түзүлөт. Мындан ары Манаска кандай мамиле жасаш керек, кандай таалим-тарбия колдонуу зарыл? Кайыш кур менен жазасын берип, “тизгинин кагып”, кынына киргизип, азоону жошутуш керекпи же кандайдыр бир зордукчул эмес тарбия айламалдарды таап, абалдан чыгуу кажетпи? Тентек Манастын тарбиячыларынын алдында, ырасында эле, мына ушундай дилемма туруп калды. Алар муун азыркы биз чылап формулировкалабаса да, бүт акыл-эстери, көкүрөк-көөдөндөрү менен туюп турушат.

Бул жерде жаакты таянып, терен ойлонууга туура келет. Бала Манастын мынчалык тентектигинин себеби эмнеде деген суроо туулат. Психо-физиологиялык өзгөчөлүгүндөбү же болбосо, эпосто айтылгандай, “пил мүчөлүү” тулкусундагы, булчунундагы ашыпташкан жапан күч – кубатындабы? Ушул дene күчүнө “ысуулап”, бала кутуруп атабы?

Мындайраак четке чыгып, маселеге көнүмүш эмес, бөлөкчөрөөк онуттан карап көрүү керекчилигин сезип турабыз. Эпостогу баланын жанда жок тентектигинин терендеги себептерин аңдап көрүү кызыкчылыгынан улам дүйнөлүк тарыхтан бир адаттан тыш мисалга конүл буруунун ылайыгы бар деп ойлойбuz. Бул мисал биз үчүн маселенин “данегин” түшүнүү үчүн колдонулган ыкма, шарттуу салыштыруу.

Кеп тизгинин кечээ 19-кылымда Европада жашап өткөн, англиянын улуу романтик ақыны Жорж Байронго буралы. Байрон Манас сыйкстанып энесинен “кең көкүрөк, жайык төш, пил мүчөлүү” болуп, табиятынан балбан төрөлгөн эмес. Ал дene мүчөсү жагынан кадимки эле катардагы пендelerдин бири болгон. Бирок анын жан дүйнөсү өзгөчө жараган эле. Ал бала кезинен эле ичинен от болуп күйүп турган бөтенчө жан болгон. Ал натурасы боюнча бунтар чыккан. Кандайдыр бир ичтен удургуп, буулуккан күч, энергия анын жанын жаялдыrbай, Байрондун жүрөгү ар дайым алай-дүлөй бурганакты, деңиздеги толкунду асманга көтөргөн албуут бороондорду эңсеп турган, ички руху алыссы мейкиндерди сагынып, кандайдыр бир белгисиз нерселерге суусай берер эле. Байрондун революциялык духу, козголончул жан-дүйнөсү, калыптанган эрежелердин нугуна сыйбаган жүрүм-туруму, айлан-

тегеректеги мурдатан адат болуп калган көнүмүш нормалардын, коомдун стандарттуу түшүнүктөрүнүн алкактарын “жара тээп”, бүлүк салып, ақырында Англиянын консервативдүү чөйрөсү Байрондун илгертен орнотулган “тартипперди” бузган “тентектиги” менен келише албай, аягында ақын мекенинен чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Жан дүйнөсү буркан-шаркан түшүп, тынч туралбай, дайыма бирдин ичинен чыгып турган Байрон ошондон кийин Грецияга келет да, ал жерден гректердин элдик боштондук күрөшүнө катышып, баррикадада баатырларча курман болгон. Мына ошентип, адамга тушамыштарды салган коомдук чөйрөгө көшөрүп жалгыз карши туруп, ар убак жаңыны сагынып турган козголоңчул инсандын боштондугун туу кылган ақын Байрон, ақыры дүйнөлүк романтикалык поэзиянын атасы катары тарыхка кирип калган.

Эми Азиядагы Алтай жерине келели. Салыштыра карасак, Байрон англиялык буржуазиялык чөйрөнүн уулу, Манас болсо Азиядагы илгерки көчмендүк-патриархалдык жамааттын кулуну. Экөө эки башка тарыхый доордун өкулдөрү. Социалдык психологиясы, түшүнүктөрү, баалуулук ориентациялары жагынан экөө салыштырылгыс. Бирок бир орчуундуу нерседе экөөндө жалпылык, окшоштук бар. Окшоштугу ушул - экөө төң гений. Балалыктарына карата айтсак, экөө төң “вундеркинд” десек болот. Вундеркинд немистин сөзү, оруссага которгондо (“вундер”-чудо, “кинд”-ребенок) “чудоребенок” болуп чыгат. Кыргызчага оодарсак, - “Ажайып бала”. Дал ошол “ажайыптыгы” жагынан Манас менен Байрон бири-бирине түспөлдөш. Экөө төң бул жарыкчылыкка өзүнчө бир адаттан тыш ажайып, укмуштуу жөндөм-шык, интеллект мүмкүнчүлүгү менен төрөлүшкөн. “Ажайып бала” кайсы жерде, кайсы доордо туулбасын, ар качан демейки көнүмүш чен-өлчөмдөргө сыйбагандыгы менен бөтөнчөлөнүп келген. Ал өзүнчө бир табияттын сейрек жааралчу феномени. Көрүңүзчү, бир эле жалаң дene күч-кубаты, сырткы келбет-турпаты жагынан караганда да, бала Манас таңыркатпай койбoit. Анын туулушу да бир өзүнчө кайталангыс укмуш көрүнүш. Манастын төрөлүшүн манасчы өзгөчө кызыгуу, таң калуу жана суктануу сезими менен сүрөттейт:

Бакырып жаткан баланы,

Бакдеөлөт жерден алганы.

Он бештеги баладай,

Көтөргөндө салмагы.  
Оромолун колго алып,  
Ороюн деди баланы.  
Ороп жатса баланы,  
Оң колун сууруп алганы.  
“Сандык толо май” - деди,  
Салган кошо бал, - деди.  
Эки-үч карын май алып,  
Эми оозуна сал” - деди.  
Үч карын май алганы,  
Үч кайтара салганы.  
Үч карындын майларын,  
Аш бышымда жалмады.  
Астына алып Чыйырды,  
Он эмчегин салганы.  
Оболкусу сүт чыкты,  
Экинчиси суу чыкты,  
Үчүнчүсү кан чыкты.  
Чыдай албай, байбичеден жан чыкты!  
Жаагы жазы, ээги узун,  
Эрди калың, көзү үнкүр,  
Эр мүнөзү көрүнөт,  
Алакан жазы, кол ачык,  
Аттанып чыкса жол ачык,  
Алп мүнөзү көрүнөт,  
Кең көкүрөк, жайык төш,  
Аркасы кен, бели түз,  
Айбаты катуу, заары күч,  
Пил мүчесү көрүнөт,  
Жолборс моон, жоон билек,  
Бөрү кулак, жолборс төш  
Бөлөкчө түрү бар экен.

Албетте, бул жерде көркөм-эпикалык апартуунун элементтери, үлүшү жок эмес. Бирок бул сүрөттөөнү адабий гиперболага шылтап коюп, отуруп калууга болбос эле. Манастын туулгандагы окуя-көрүнүшү – бул манасчынын жалаң гана фантазиясы эмес дээр элек. Бул нерсе өтө сейрек болсо да, реалдуу турмушта кездешүүсү мүмкүн болгон көрүнүш. Маселен, 16-17-кылымдарда

Кыргызстандын Тогуз-Торосунда Тобок аттуу алп бала төрөлгөн. Чоңойгондо анын боюнун узундугу 4 метрге жакындаган. Реалдуу турмушта жашап өткөн бул тарыхый, легендарлуу инсан эл ичинде Алп Тобок атка конгон. “Башына айбалта саптап алыш жүргөн таягы эле үч-төрт кулач болгон, узун бойлуу, кадыресе кишилер анын белине да кол сунуп жете албаган, он сегизден өткөн соң эч бир унаа көтөрө албаган, өмүр бою жөө жүрүп откөн, Нарын дарыясын кечсе тизесине да жетпеген, алты качырдын күчү менен ачып-жапкан кытайлардын дарбазасын бир тебүү менен биркырата кыйратып салган” (Кыргыз адабиятынын тарыхы, 3-том, Бишкек, 2004., 415-б.). Тогуз-Тородо 16-17-кылымдарда болгон бул реалдуу тарыхый фактыйдан чыгып, бир сез менен жыйынтыктап айтканда, адамзат тарыхында сейрек болсо да кездеше жүрчү “Алп Тобок феномени” андан мурдагы бир замандарда Алтайда алп Манастын мисалында өзүнчө бир вариацияда кайталанып өткөн дегенге ишенбей коё албастыс.

Эми Манастын тентектигине келели. Сырткы көрүнүшү жагынан алп бала Манас кандайдыр бир даражада алп Тобоктун түрпөтүн элестетсө, ички болумушу жагынан ал жанагы бала кезинен ичинен өрт болуп жаныш турган Байронго окшошуп турат дээр элек. Манас да Байрон сыйктуу өтө пассионардуу бала. Бекеринен ал эпосто “күйүп турган чок болду” деп мүнездөлүп жаткан жок. Чындыгында эле, Манас сырткы билек күчүнүн ашып-ташып тургандыгы менен гана эмес, ички жан болумушу жагынан да өрт болуп күйүп тургандыгы менен айырмаланат. Кандайдыр бир түшүнүксүз албуут күч ичинде удургуп, жан дүйнөсү негедир бороон-чапкынды эңсеп, түпкурдөн булкунганд туюк импульстар жанына тынчтык бербей баланы алдастатьп жаткан жок деп кантитп айта алабыз. Булчундарындағы табият берген тубаса күч-кубаты “көбүрүп-жабырып” ээликтирсе, экинчи жагынан ичинен удургуган күчтүү пассионардык энергия чабалактатып, бала Манас көп учурда өзүнө өзү ээ боло албай, “күр-шар” этип жарга урунуп, кайра артка оқторулган жапайы толкунгага окшойт. Терең карай келсек, Манастын баш бербеген тентектиги анын эссиздигинен же эркелигинен, же болбосо кандайдыр бир “криминалдык психикасынан” эмес, тескерисинче, кан тамырларында шакардай кайнаган, жан түпкурунөн тышты карай удургуп, оқтос берген албуут энергиядан улам токтоно албаган ички күчүнөн болуп

жаткандығын байкайбыз. Бала Манас мунусун өзү да билбейт. Ичтеги “буркулдап кайнаган” күчтү, буулугуп-булкунган азоо кубатты, “күйүп турган чокту” тормоздоого алы келбей, “бөрү кулак, жолборс төш” жаш бала көп учурда патриархалдык-көмөндүк чөйрөнүн чийип койгон чийиндеринен чыгыш (“Мазарды көрсө кыйыптыр, дубана көрсө уруптур”), илгертен салтка айланган нормалардын жана эрежелердин нугунда жашаганга көнгөн катардагы көрпендөлөрдин ушак-айыңынын предметине айланып кетип жатат (“Бай Жакыптын бул уулу, бир балакет кылат деп, калайык ушак кылыптыр”).

Ушундай жагдайда Манастын тарбиячыларынын алдында чоң түйшүк келип чыккандығын түшүнүү кыйын эмес. Социологияда “Кичи топ” (малая группа) деген түшүнүк бар. Кичи топ - баланы түздөн-түз курчап турган адамдардын микрокурамы. Кичи топ - бул баланын өзүнчө бир микрочөйрөсү. Бала ушул микрочөйрөнүн баалуулуктарын биринчилерден болуп кабыл алат, боюна синириет жана кичи топ жеткинчектин социалдашуусунда эң маанилүү роль ойнойт. Алтайдагы Кичи топ болсо, Манастын таалим-тарбиясы менен түздөн-түз алек болгон Жакып, Чыйырды, Бақдөөлөт, Ақбалта, Ошпур сыйктуу инсандардан турат. Мына ушул кичи топтун алдында айланасын чаңдаткан, ашкере тентек Манаска, кандай чара колдонуу абзел, кандай тарбия амалы менен таасир көрсөтүү зарыл деген курч маселе айкүрүнөн туруп калган.

Терен андап карай келгенде, бул “Кичи топтун” ичинде аталган маселеде бири-биринен айырмаланган эки башка ақыл-эс, эки бөлөк мамиле көрүнөөгө чыгып турат.

Биринчиси – Жакыптын мамилеси. Дегеле, айта турган нерсе, Жакып өзү негизи баласы Манас сыйктаңыц, ичинен чок болуп күйүп, көнүмүш норманын алкагына сыйбай жалындалп турган өзгөчө адам эмес. Жакыптын жүрүм-туруму жана дүйнегө көз карашы, түшүнүктөрү негизинен нормативдүү. Жакып өзү ата катары баласы Манастын “айбалтаны аштаар, азган журтту баштаар” адам болсо деп тилейт. Тымызын ичинен ушул ойду багып жүрөт. Балага зар болуп, Тенирден перзент тилеп жүргөн кезинде да ушундай кыялданчу. Бирок Жакып ошондой эл-журтту баштаар азамат болуу мүдөөсүнө баласы Манас коомдо кабыл алынган демейки нормалардын жана эрежелердин чегинде тартыптуу, адептүү, улуулардын айтканын угуп, дегенине көнгөн

тилалчаак, атасынын ыгы менен болгон эстүү, элпек бала болуп өсүп отуруп, анан жетсе деп ойлойт. Уулунун үлгүлүү болушун, башкача, азыркыча айтканда, көчмөндүк чөйредөгү патриархалдык адептик стандартка туура келишин эңсейт. Ушундай маанайда ал баласына таалимин берип келген. Бирок Жакып күткөнү ордунан чыкпаганына, баласынын жүрүм-турумунун, кыял-жоругунун тартиптин талаптарынын чегин, сылык-сыпаалыктын алкагын аттап жатканына ичинен катуу тынчсызданып, ушкүрүнүп, абыгер чегет. Манас жанына кыргыздын кырк баласын жыйнап алыш, калмак-кытай, манжуунун 80 баласына уруш салып, төбөлөрүн кандап, аларды аёсуз токмоктоп, тополонун тоз кылыш, айылын карай кууп, ээ-жаа бербей калайман салганда Жакыптын чыдамы түгөнүп, ачуусу чегинен чыгат. Манасты кармап алыш, буурадай зиркилдеп, тилинен заар чачып, бу тентектигинди койбосон, түбүмө жетесиң деп, буркан-шаркан түшөт. А түгүл күйүтүнө чыдабай туталанып, кадимкideй ыйлап (“кайыланып бай Жакып, үйүнө барып ыйлады”): “бу баланды тый катын”, - деп байбичесине каарданып опурулат.

Уулунун тентектигинен улам Жакыптын ыйлап жаткандыгынын көмүскө себеби да бар. Ушул жерден Жакыптын инсан катары бир өзгөчөлүгүн белгилеп коюу абзел. Дегинкиси, Жакып өзүнүн натурасы боюнча, мындаicha айтканда, рационалист адам. Ал көзүн чоң ачып, айлана-тегерегине салкын кандуулук менен карап, алдыартын ойлоп, бардыгына сары эсеп салып турган киши. Мына ушундай эсепчил мүнөзүнөн улам ал Алтайда 40 миң жылкы күтүүгө жетишип, бай Жакып атанып отурат. Өзгөчө ал Алтай аймагындағы күнкор кыргыз менен “кара курттай кайнаган” үстөмчүл калмак-манжуунун ортосундагы мамилелерге келгенде бөтөнчө сак. Эки ортодо эптеп-септеп сакталыш турган ипичке, назик балансты кыргыз тараатын алабармандык менен бузушу кандай кесептөк алыш келерин Жакып алдын ала эсептеп, көрүп турат. Мына ошондуктан тентек Манас калмак-кытайдын 80 баласын жанагинтип “чымындай жандан түнүлтүп”, чыркыратыш токмоктоп, тымтыракайын чыгарганда, мунун арты кандай бolorун Жакып баласы менен байбичесине төмөндөгүчө өкүрүп-бакырып түшүндүрүп жатат:

“Куу балам, жетет экенсин,  
Капкайдагы түбүмө!

Бул тентегиң койбосон,  
Козголон салат уйкума.  
Кеп манжуу чабуул койбайбу,  
Эртен өрүштөгү жылкыма?!  
Чачасың жыйган малымды,  
Тектүрмөк болдуң, чунак уул,  
Бул калмакка канымды.  
Койчу, кыймак болдуң жанымды!  
Уулук бала кырды деп,  
Уятты калмак кылбайбы.  
Уулум, сенин айындан,  
Ушул турган кыргызы,  
Такыр кырып салбайбы!  
Бул балаңды тыйбасаң,  
Бузук салса калмакка,  
Кырыша кетсе кытайга,  
Тирүү кармап алатко,  
Зынданына салатко!  
Же жол үстүнө сүйрөтүп,  
Дангыттарга жаратко!"

Чынында, бухгалтерчесинен эсептеп караганда, Жакыптыкы туура. Ырасында эле, ансыз да шылтоо таппай араң турган каардуу жоо Алтайдагы бир ууч кыргызын күлүн көккө сапырып, 8 жашар Манасты тирсегинен илип, же "жол үстүнө сүйрөтүп, дангыттарга жардырып" ташташы толук мүмкүн.

Мына ушундай реалдуу түрдө мүмкүн болуучу кесепеттүү натыйжадан алдын ала сактануу үчүн Жакып кандай да болсо уулунун бейбаштыгын "ооздуктоо" зарыл деген аргасыз логикага келип такалат. Айланадагылардын ушак-айыңынан жана алды жактан күтчү жамандыктан чочулап корккон эсепчилил Жакып, уулуна өкүм күч менен чукул чарапарды көрүнүн, Манасты тентек эмес, жөнтөк кылып жолго салуу үчүн таасир кылуунун күчкө таянган буйрукчул-өкүмчүл амалдарын колдонуунун кезеги келип жеткендигин туюнат, ушуга ынанат.. Бирок мындай тарбия усуулун ишке салууга Жакыпка Чыйырды менен Акбалта жолтоо болушат (бул жөнүндө ананыраак сөз болот).

Азыр мобу нерсеге абай салып, ой токтотуп көрөлү. Жогору жакта айтылгандай, ичинде пассионардык энергия кайнап, кызыл

чок болуп күйүп, токтоналбай турган Манаска карата Жакыптын күчкө негизделген авторитардык өкүм усулу кызматка чегилсе, ал тентек чүрпөнүн тарбиясы учун оң натыйжа берет беле?

Айтмакчы, дегеле кай заман болбосун тарбиядагы зордукчул-авторитардык амал-усулдун белгиси эмне, колдончу аспабы кандай? Мұнәздемесү неде? Айта кете турган болсок, тарбиядагы акимчил-авторитардык стилдин колдонгон мұнәздүү аспабы – бул диктат, буйрук, жазалоо, бир жактуу монолог, тирмийип тиктеген көзөмөл, таңулоо, басынтуу, мокотуу, баланы субъект эмес, объект катары гана эсептөө, анын өз алдынчалыгына жана эркин ой жүгүрттүсүнө чыдабоо, тейлеп-тескеп башкаруу, айтканын айткандай, дегенин дегендай аткартуу ж.б. Педагогикалык психология мындаи күчкө таянган буйрукчул, текшерип-тескегич, кишиге “керегени басып көктөгөндөй” (Талып Молдо) үстөмчүл мамиле жасаган тарбия усулуунун баланы жөнтөк кылмак түгүл, тескерисинче, аны психикалык жактан травма кылыш, жан дүйнөсүн жабырлантып, кээде тарбиялануучунун агрессивдүүлүгүн күчтөөрүн далилдеген. “Ребенок, которого наказывают часто и излишне сурово, отчуждается от родителей, начинает демонстрировать повышенную агрессивность” (М.С.Ткачева, Педагогическая психология - М. 2010г., 80-б.). “Эгер баланын кичинекейинде эле коркутуп-үркүтүп, жүрөгүнүн үшүн алыш койсо, жалтак болуп чоңысо, анда ал канчалык алп болбосун, жаратылыш ага канчалык бағалчак дене, бука моюн, казан төш, күржүйгөн булчундарды бербесин, жаш баатыр жоого каршы айкырып чаба албайт. Анткени “музоосунда сүздүрүп койгон”. Музоосунда сүздүрүп койгон макулук сүзүп койгон жандан өгүз болгондо да качып турат” (Б.Исаков, Айкөл Манастын калыптанышы - Б. 2009-ж., 101-б.).

Мына ушул айтылган ойлордон улам маселени кеңитип караган момундай бир жалпы илим корутундусун да кыстырып билдире өтөлү. Социология жана саясаттаануу илимдері административдик-буйрукчул, авторитардык-тоталитардык система узакка орногон мамлекеттерде адамдын мындаи бир социалдык тиби калыптанып каларын бир ооздон тастыкташат. Андай адамдык типтин социалдык мұнәзүнүн белгилери төмөнкүлөр: өз алдынча багынычсыз эркин ой жүгүрттүнүн чуқактыгы, конформисттик жүрүм-турум, жалтактык, бийлик алдында “ляппай” деп жүгүнүп

туруучулук, өз бетинче демилге көтөрүүдөн айбыгуучулук, өзүнө ишенбөөчүлүк, бардыгын чондордон үмүт кылуучулук, патерналисттик маанай ж.б. (Бул жөнүндө караңыз: Д.В.Кухарчук, Социология - Москва, 2010-ж., 91-92-б.)

Ушундан улам ой туулат. Турмушта кай бир кырдаалдарда тыюу, бөгөт коюу, тизгинин тартуу чаralарынын зарылчылыгы, керекчилиги болсо да, бирок, түпкүлүгүндө адамга авторитардык үстөмчүл, өкүмчүл мамиле үй-бүлөлүк деңгээлде болобу, мамлекеттик деңгээлде болобу, айрыкча, таалим-тарбия ишинде баары бир пайдасынан зияны көп, акыр аягында терс натыйжага алыш келе турган кубулуш экен.

Демек, “Манастагы” Жакыптын бала Манасты тыюу, “ооздуктоо”, “жүгөндөө” жолу менен теске салуу жөнүндөгү тарбия логикасынын он натыйжа бериши кыйын эле. Манаска күч менен акимчилдик кылуу алоолоп жангандык отко капыстан муздак суу бүркүп, очокту түтөтүп быкшыткандай, терс натыйжа берип, баланын психикасына доо кетириши же жогоруда психолог-педагогдор айткандай, тетирисинче, анын агрессивдүүлүгүн күчтөшүү, тентектигин ого бетер ашынтыши мүмкүн болучу.

Демек, “Манастан” Жакыптын позициясына карата альтернатива караштырышыбыз керек. Ал бар болду бекен?

Бар демекчибиз. Ал бөлөкчө жол Манастын энеси Чыйырды менен Алтайdagы кыргыздардын руханий лидери, бай Жакыптын үй-бүлө ынагы Акбалтанын образдарында «Жүрөк кагып» турат. Маселен, Акбалтанын эпосто кандаича мүнөздөлгөнүнө көнүл буралы: «Абакең Балта ак жолтой, сүйлөгөнү жарыя, калың кыргыз ичинде, кадыры бийик карыя, билбегенди билгизген, билимдүү экен Акбалта, туйбаганды туйгузган туйгун экен Акбалта». Тентектигине териси тырышып, баласына ар качан «капаланып түктүйүп, каарын төгүп үксүйүп» турган Жакыптан айырмаланып, Акбалта Манаска жаркын оптимизм менен караит. Ал Жакыптын бытовизминен жана бухгалтериясынан жогору туруп, туйгун күш сыйктуу єйдө көкөлөп чыгып, Жакып билбегенди билип, туйбаганды туюп, ақылы алысты чапчып, дүйнөгө жана бала Манаска кенен масштаб менен серп салып турат. Акбалтанын баланын тентектигине кечирим менен мамиле этип, аны ар дайым атасы Жакыптын каарынан коргоп, канатынын алдына калкалап

камкордук көргөндүгүнүн өзүнчө мотивациясы бар. Ал мотивацияны туюнуу үчүн алдын ала мобу нерсени билүү шарт.

Биз «Манас» эпосун улуу дейбиз. Эгер ал улуу идеяларды өз ичине камтып турбаган болсо, улуу боло албас эле. Эпос улуу идеялары менен улуу. Ошондой улуу идеялардын бири – бул кыргыз элинин эркиндиги, көз карандысыздыгы, эгемендүүлүгү жөнүндөгү улуу патриоттук философия. Акбалта «Манастагы» ушундай эркиндик философиясын көтөрүп жүргөн каармандардын бири. Анын образынын сулуулугу да, улуулугу да ушунда. Акбалта өз өмүрүнүн да, элдин жашоосунун маңызын да бирөөлөрдүн таман алдында тепселбей, күнкөр болбой өз алдынча түтүн булатуу боштондугунан көрөт. Акбалта мына ушундан улам душмандардын карасанатайлыгынан эл-жеринен ажырап, бири Алтайга, бири кангайга, бири эренге, бири кулак угуп, көз көргүс теренге куулуп, туш-тушка чачырап кеткен бир боор калкынын трагедиясын ойлогондо ичкени ирим, жегени желим болуп (Акбалта сөзү билүү экен: «Кечээ кылчайганды кырганда, чамгарагын талкалап, кара калмак киргендө, каяшаяк бергендин, куйкасын болө тилгенде, мына ошондо өлгөнбүз, бул душмандын кордугун, так эки миң жолу көргөнбүз, артыңа колуң байланып, бери карай айдалып, чыккан күнү өлгөнбүз, өлгөн эмей эмне, өңгүрөп өксөп жүргөнбүз»), ичинен кан өтүп, кыргыз кайрадан жыйналып, Ата конушуна ээ болоор, боштондукка жетээр күн бар бекен дегенде ак эткенден так этип, бул үмүт-тилек күндүзү оюнан, түндөсү түшүнөн кетпей, азаптуу атуулдук арман менен жашап келди. Акылман Акбалта Алтайдагы ак калпак жургүтүн өзүн өзү патриоттук андап түшүнүүсүнүн символу сыйктуу. Мына ушундай шартта Жакыптын үй-булөсүндө алп мунөздүү, пил мүчөлүү, «көрүнгөндү жуткудай, ажыдаар болсо туткудай» бөлекчө түрү бар баланын төрөлүшүнөн Акбалта өзүнүн көрөгөч туюму менен кыргыз эли үчүн кандайдыр бир бөтөнчө жакшылык жышаандын келгендигинин белгисин сезип, жайытта жүргөн Жакыпка чаап жетип: «карыйганда байбиче, кабылан тапты сүйүнчү! Жоголоордо байбиче жолборс тапты сүйүнчү!», деп барбалаңдап, терисине баттайт. Ушул бала аман-эсен чонойсо агарып таныбыз атабы, жаркырап күнүбүз чыгабы деген үмүтү тутанып, Акбалта «киндик кесип, кир жууган, жерди табат экенбиз, паана берип жараткан, элди табат экенбиз» деп чечекейи чеч болот. Ушундан улам

Акбалта мындаар болсо туткудай» баланы алды жакта күтүп турган калайык-калктын боштондугунун улуу мүдөөсүнүн, күрөшүнүн урматы үчүн «билбегенин билгизип, туйбаганын түйгүзүп», астыран асырап-сактап тарбиялоо жөнүндөгү чечимге бекийт. Жогоруда айтылгандай, анын бала Манаска жаркын оптимизм менен карап тургандыгынын бир орчуундуу мотиви ушундай.

Акбалта балага карата өзүнүн тарбиячы катары мамилесин Манасты алдыда турган элдик боштондук күрөшкө даярдоо максатынан чыгып аныктайт. Акбалтанын кармаган тарбия туткасы – бул Манасты эркин тарбиялоо философиясы. Экинчи жагынан Акбалта мындаар тарбия оңтутун алууда бала Манастын өзүнүн сейрек кездешкен кайталангыс жекече өзгөчөлүгүнөн чыкпай койбогон.

Маселен, ал баланы «кабылан» деп атап отурат. Бул ал үчүн жөнөкөй гана көркөм эпитет эмес. Бала Манас Акбалта үчүн чынында эле адамдын кабыланы. Ал эми кабыланга күчүк кезинен түмшугуна кемээч салып, төрт бутуна чынжыр байлап, темир торго камап баккан мамиле жарашибы? Кабылан эркин болгондо гана кабылан болуп өсүп, өзүнүн атын актай алат. Акбалта Манасты тарбиялоо процессинде балага түшүнө билүүнүн жогорку өрнөгүн көрсөтөт. Баланын ченемсиз тентектигинин, «чоң жиндилигинин» анын тышкы дагы ички дагы тенир тартуулаган кабыландыкындаай, арстандыкындаай ашып-ташкан укмуштуу күчүнөн чыгып жаткандыгын терен туюнуп, Манастын жүрүм-турумуна эсепчил Жакыптын тартылти талап кылган бухгалтериясынын турнабайы аркылуу кароого болбостугун айкын-ачык сезип турат. Акылман карыя Манасты өзүнө өзүн таандык кылып, жайына койгондо гана, анын ички кудурет-таланты тоскоолдуксуз гүлдөй жайнап ачыларына жана кулунчакты улам жазалап, улам тизгинин кага берүү бала арстандын жан дүйнөсүн туттуктуруп, мизин кайтарып, кызырып ысып турган болот темирди муздак сууга малгандай шаабайын суутуп, ийрин жандырып, кайра чыр, чыргоо тентекке айланышына алып келерине өзүнүн сергек педагогикалык интуициясы аркылуу көзү жетип турат. Ошондуктан Акбалта «Бул тентек Манас баланы, кыргыз бүткөн чогулуп, эркелетип көрөлү» деп Жакыпка кайрылып, жаш Манас кандай болсо, дал ошондой кабыл алып, аны эркин өстүрүү идеясын жактырып

отурат. Жактырып гана жөн болбой, бул ойду жүзөгө ашырууда активдүү позицияны ээлеп, баланы жазалап жабыркатып, жинкинин кууратуудан коргоп, «эркек бала шок болсун, мал багар уул болгончо, бар болгончо жок болсун», деп Жакыпка насыятын айтып, уулунун тентектигине сабырдуу кароого, өсүп бараткан чүрпөнү өксүтө турган катаалдыкка баруудан сак болууга чакырып, «туягынын» келечегине кең акыл менен кароого үндөйт. Кээде Жакыпты «жылкың менен жерге кир, балам майды чачаар деп, азыр болдуң макулук» деп тилдеп, Манастын шер бала экендигине, эселең эсен болсо, элине өйдөтө өбөк, ылдыйда жөлөк боловуна ишенирип, ачуулуу атаны жооштууп, кайраттандырып, ойлондурууп («Малга ишениген оодобу, малың бала болобу? Абайлап Жакып кебимди ук, аталаш кыргыз эл кайда? Бизге белгө тануу уул ушул, Жакып, сенин чачылганың жыйналат, үзүлгөнүң уланат. Байкасан бизге шер келди, ойлоо көрсөн сен Жакып, бизге бир жакшылык тиер күн келди. Ок өтпөс тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап бағалы»), жаш «туйгуундун» эркин «чабыттап», көңүлү чүнчүбөй, руханий саламатчылыкта жетилиши учун элеп-желеп болуп мээнэт кылат. «Мандайда баргек тынарым, балбылдан күйгөн чырагым!», деп Акбалта Манасты өз баласынан артык көрөт. Патриот карыя учун Манас – кыргыз элиниң үмүтү. Манас - калк азаттыгына бир келген кайталангыс мүмкүнчүлүк. Бул үмүттү өчүрүүгө, бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жиберүүгө түк акыбыз жок деген терең ишенимде. Калкынын мекенинен ажырап, кулчулукта калышын өлүмгө тете иш катары санап келген Акбалта («Артыца колуң байланып, бери карай айдалып, чыккан күнү өлгөнбүз, өлгөн эмей эмие, онгуроп өксөп жургонбүз») Манастын өмүрүн элдин мындан аркы өмүрү катары эсептеп, «кушул Манас бала учун, ажал жетсе өлөлү», деп тобокелге салып, жаш «кабылан» учун – боштондуктун үмүтү учун тикесинен тик турат.

Акбалта ошол кездеги тарыхый кырдаалдын өзгөчөлүгүн жана муктаждыгын кылдат туюп тургандыгы менен айырмаланат. Кулчулуктан кутулуу жана чачылган кыргыздардын кайрадан биригүү кардарчылыгы, эркиндик учун күрөштүн зор жана татаал милдеттери элдик лидердин жаңы тибин талап кылыш турган болучу. Ошол кырдаалда өз элиниң тенчилигин, азаттыгын талашып, калмак-кытайдын каардуу, кубаттуу империясы менен

«азуулашууга» бир жагынан караңғыда көз тапкан гениалдуу, экинчи жагынан эч нерседен тайманбаган, «ажыдаар болсо туткудай, айбаты каттуу, заары күч», кара башын тобокелге салган, елөр-тирилерине карабай, түз качырып кол салган какжал шер гана жарай алат эле. Ошондой эрди Акбалта «күйүп турган чок болуп, мүлдө кыргыз ичинде, кара кытай, манжууда мындай тентек жок болуп» чыккан бай Жакыптын «Чоң жиндисинен» көрүп турат. Ошон үчүн кадырман карыя Манастын жаман тарбиядан улам басынбай, мокобай, жалтанчаак адат күтпөй, ыгы жок кысмакка алынбай, жанагындай жалындан бойдон, кандан – бектен кайра тартпаган өткүр бойдон (12-жаштагы Манастын калмактын Канжарколун жана кыргызды кыйратам деп келген Кочку баатырын тайманбай талкалагандыгын эске түшүрөлү), эркин өсүп чоңошуна өзгөчө күштар.

Акбалта бала Манастын тулкусундагы азоо күч-кубат бара, бара акыл менен айкалышарына ишенет. Анын «**бул тентек бала оцолот**» деп Жакыпка айтканы бекеринен эмес. Таалимчи аксакалдын бул оптимисттик ишеничи мына мобуга негизделген десек жанылышпас злек. Албетте Акбалта «Вундеркинд» деген сөздү билген эмес. Бирок Манастын жогоруда айтылгандай, адаттан тыш жөндөмгө эгедер «ажайып бала» экендигин ал өз көзү менен көрүп турат. Эгерде азыркы илим-билим заманында төрөлгөн болсо Манас балким бүгүнкү вундеркиндтердей болуп бешиктен бели чыга электе эле бүтүндөй бир энциклопедияларды жаттап алып, чоң кишилердин ақылы жетпеген эсептерди чыгарат беле. Бирок Манас илгерки жоокердик замандын чүрпөсү болгондуктан анын ақыл-эс феномени башка нерсе аркылуу көрүнүп жатат. Маселен, Манас сөгиз жашында «кыргыз» деп ураан чакырып, өздөрү келип катылган кара кытай, манжуунун 80 баласына өйдөкүчиләп ылаачындай тийип, кол салат. («Ушинтип Манас бакырып, кыргыздап ураан чакырып»). Каргадайынан «кыргыз» деп ураан чакырып чыгып жатканынан эле, анын улуулардын тарых жагдайынан берген таалиминин маани жайын чапчаң кабылдагандыгы, бала болсо да өзүн өз элинин мүчөсү катары андоого үлгүргөндүгү, демек, тентек Манас дээринде чоң зээнге, ажайып ақыл жөндөмүнө ээ экендиги айкындалыш турат. Ал кыргыз менен калмак, манжуунун ортосунда жашап турган тымызын көмүскө тирешүүнү кадимки чоң кишидөй сезип турат.

Мына ушундай «вундеркиндиги» аркасында Манас 12-13 жаш курагына жетип-жетпей турмуштук түшүнүктөрдүн «данегин» бат «чагып» түшүнүп, айланасында ким дос, ким душман деген маселеде бат ориентация алышп, ата конушунан айрылып, эзилген кыргыз журтуунун кейиштүү тагдырына түйшөлүп, эл-жерди коргоонун зарылдыгын эртелеп андап, өзүнүн бу жашоодогу ордуна ушул патриоттук милдеттин онутунан карай билүүгө чейин көтөрүлүп («Жоого намыс бергиче, ажалым жетсе өлөйүн, малым менен жанымды олжого кантип берейин, өлбөй тириүү жүргөндө не мураска жетейин, калкым кыргыз сен үчүн, курман болуп кетейин, зордукчу кара кытайга, согушту мыкташ салайын, наизалашып топ бузам, тагдыр жетсе окко учам!» Манастын бала чагы – Китепте: Манас, 1-китең, 1958-ж., 46-б.), мезгилинен эрте жетилип, атуулдук өзүн өзү андап түшүнүүсү ойгонуп, өзүнүн патриоттук МЕНИне згедер болуп чыга келет.

Акбалтанын Манастын балалык тарбиятын кылдат туюп турган, анын эч кимге окшобогон жеке өздүк бөтөнчөлүгүн терең түшүнүп кабыл ала билген, «жерде жаткан жумуртканын асмандаш учкан күш болорун» алдын ала көрө билген педагогикалык керемет касиетинен улам бүгүнкү кыргыздын чыгаан окумуштуу – педагогу Исаак Бекбоевдин темөнкүдөй бир ою эске түшүп жатат. И.Бекбоев минтип жазат: «Биздин кесипке байланышы жок карапайым адамдардан айырмалуу педагог баланы үстүртөн эмес, анын ким экенин, ички жан дүйнөсүн, ойлогон оюн терең билүүсү абзел. Көп учурда биз баланы кандайдыр ақылга сыйбаган аракеттерди жасай берүүчү ақылы токтоло элек жан катары кабылдайбыз да, аны тезирээк эле ақыл-эсине келтирүү керек деп эсептейбиз. Чындыгында бала ақылсыз эмес, анын ақылы башкача түзүлгөн. Ошондуктан, баланын кез карашында, анын ою боюнча биздин жасап жаткандарыбыздын көпчүлүгү сандырактык болуп саналат. Бирок, эгерде мууну түшүнө албасак да, биз эч болбогондо баланын ақылга сыйбагандарды жасоого укугу бар экендигин моюнга алабыз». (И.Бекбоев «Педагогикалык процесс. – Бишкек, 2005, ж 19-бет) «Балдардын кыйкырык-чуусу, баш бербегени – бул алардын тарбиячыга, турмуш нормаларына карата түздөн-түз негативдүү мамиле жасаганы дегенди али түшүндүрбөйт. Баланын шумдуктуудай болуп кийинип алганы, же болбосо таңгаларлыктай жүрүм-турому анын эси жоктугун жана ээнбаштыгын дайым эле

кубөлөй бербейт» деген орус педагогу Н.Е. Щуркованын сөзүн да эске түшүрө кетели.

Тарбиячы Акбалта Манастын жаратылыши, акылы башкача түзүлгөндүгүн таанып, анын балалык өзгөчөлүгүн чын жүрөгүнөн урматтап, Жакыптын уулунун тентектигине даанышмандык бийиктиктен кечиримдүүлүк менен, мурутунан жылмаоу менен карады. Анын тентектигин балээ катары көрүп, ар бир кыймылынан кыйкым таап, кыбыр этсе, «кыңқ» этсе куйкаларын куруштуруп, бардыгына темирдей тартыптиң көзү менен карап, «урушчаак бөдөнөдөй чукчуңдап» турган көзөмөлчүлөрдөн Манасты ар дайым коргоп турду. Энесинен ажайып төрелгөн баланын жалындаган табиятын зордобой, балалыгын кордобой эркин өстүрүүнүн камын күн-түндөп көрдү. Акбалта тарбиячыны көрүү үчүн саптардын ары теренинде жаткан поддексттердин ишарасын сезе билүү кажет. Акбалтанын мындаи гуманисттик акылман педагогикасы терең урматтоого жана өрнөк алууга татыктуу.

Айтмакчы, Акбалта таалимчинин үлгүсү дүйнөлүк гуманисттик педагогиканын улуу идеяларын эске түшүрүүгө түртпөй койбойт. Илгерки Ж.Руссадон, Я.Коменскийден баштап залкар педагогойчулдар таалим-тарбия ишиндеги казенцинага, колу-бутту кенен сундурбаган ар кандай директивалык көрсөтмөлөргө, чүрпөнү чүнчүтүп, кысмакка алган авторитардык-рецептуралык педагогикага дайыма каршы чыгышып, кичинекей адамдын МЕНин урматтоону, баланы балалыгынан ажыратпоону, баланын бала болууга укугун моюнга алууну, анын табияты менен эсептешип, ага мүмкүн болушунча көбүрөөк эркиндик берип тарбиялоону насыялтташып, жеткинчектин тұла-боюнда бугуп жаткан мүмкүнчүлүктөрдүн «канат-бутагын» кенен жайып ачылышына шарт түзүүнүн зарылдыгын тастыктап келишкен. Улуу ойчулдарға таазим кылып жатып, башыбызға момундай бир ой келет. Идея түптуура жана улуу. Бирок ушундай улуу гуманисттик педагогикалык философия жалаң эле Европанын табылгасы беле? Биздин оюбузча жок. Мындаи педагогикалык гуманизмдин түпкү тамыры батыш менен чыгыштын элдик педагогикасында жатат дээр элек. Акбалта менен Чыйырдынын эркин тарбия философиясы гумандуу педагогиканын башшаты алда качан эле «Манастан» башталгандыгын күбөлөйт.

Чыйырдынын педагогикасына келели. «Улуу «Манастын» бала жөнүндөгү философиясы» аттуу эмгегибизде эпосто бала, тукум, «туяк» деген нерсе эл-жер, мекен, журт алдындагы парз деген чоң түшүнүктөр менен жууруулуштурулуп каралат деп жазган элек. «Манас» дастанынын гана эмес, изилдөй келсек, дегеле кыргыз элинин инсан концепциясы кыргыз акылмандыгынын «Өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт», «Эл ичи алтын бешик», «Элинен безген эр оңбос, көлүнөн безген каз оңбос», «Элден безген эр эмес», «Ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол», «Жаман киши өз камы үчүн жүгүрөт, жакшы киши эл камы үчүн жүгүрөт», «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген өндүү жашоо тажрыйбасынан жааралып, кылымдардын кыйырын баскан философиясынан ағып чыгат.

Көчмөндүк жамааттын чордонунда туулуп-өскөн, аны менен каны-жаны бир Чыйырды да, терең байкасак, кенедей кезинен дал ушундай көз караш, рух салтында тарбияланган. Чыйырды эне баласы Манаска мына ушундай өзүнүн канына кичинесинен сицип калган рух көз караш дөөлөтүнүн жетегинде карайт. Анын баласына мээримин төгүп: «сөзү таттуу балдайым, сөөлөтү сонун айдайым, эрик үчүн, эл үчүн, ылаачындай талбагын, көк жал Манас сени мен, күрөш үчүн атадым» деп отурганы бекер жерден чыгып жаткан жок. Ушул жерден улуу педагогдордун «эгерде алдыда көздөлгөн максатты ачык түшүнүп туюнуу болбосо, анда эч кандай тарбия ишмердиги мүмкүн эмес» деген ойлору эске келет. Чыйырды эне өзүнүн колундагы чүрпөсүн тарбиялоонун максатын ачык-айкын түшүнөт («**Көк жал Манас сени мен, күрөш үчүн атадым**»). Перзентти багып-тигүүнүн, өстүрүүнүн мүдөөсү Чыйырдыга чойрөнүн тарбиясы менен кошо берилген, мындайча айтканда анын социалдык-рухий «генетикасында» жашайт десек жаңылбас элек. Чыйырды эненин тарбиячылык мүдөөсү – уулун калк үчүн, эл үчүн өстүрүү. Бирок мындай тарбия мүдөөсү мурдатан салтта жашап келаткан «ата баласы болбосоң болбо, эл баласы бол» деген философиянын жайынча гана Чыйырдыдагы уланышы эмес. Бул патриоттук тарбия максаты кыргыз эли туш болгон азыркы кыйын кырдаалдан улам өтө курчуган. Кытай, калмактын кызылдай кыйноосун өз көзү менен көрүп, башынан өткөрүп, ичинен эрдин кесе тиштеп турган Чыйырды, ар кай жерде андаалап калган кыргыздын кайрадан баш

кошуу, көз карандылыктан кутулуу муктаждыгын, күлчүлүктүн куруттуучу шартында бир тууган калкынын жоголуп кетүү коркунучун Акбалта сыйктуу эле абыдан курч сезип, кылдат туюп, бирок эркүүлүккө, боштондукка кантип жетиштин амалын таппай, тымызын ичинен сыйдал, туюктан жылчык издең турган мекенчил, кеменгер аялдардын бири эле (кийин келини - Манастын жары Каныкей Чыйырдыны бекеринен: «**Ак байбиче карыям, тоодой болгон төрөмдүн, өзүн тапкан олуям, карап турсам кардым ток, көрүп турсам көнүм ток**»-деп мүнөздөгөн эмес. Каныкей кайненесин олужа даанышман катары баалаган).

Ошондой жагдайда капысынан боюна бүтүп, эркек бала терегендө, перзентинин эмчегин кан чыгара соргонунан эле, Чыйырды өзүнүн энелик жүрөгү менен абышкасы экөөнүн бактысы үчүн да, калкынын жакшылыгы үчүн да бир шер келгенин туюп, үмүтү дүрт этип жанып («баласын алып болукшуп, байбичеси толукшуп, олтурган экен сүйүнүп»), кучактап отурган куулунун айбалтаны ашташ үчүн, азган журтту башташ үчүн торолтуу, чоңойтуу жөнүндөгү улуу максатты ичинен көңүлүнө тымызын түйүнчүктөй түйгөн. Улуу максатты мелжеген соң даанышман эне ошол тарбия мүдөөсүн жүзөгө ашырууга сүрөө боло турган тарбия амалдары жагынан да ойлонгон. Чыйырды баласынын адаттан тыш өзгөчөлүгүн эне катары көрүп турат. Кичинесинен бозүйдүн ичине туурга отургузулуп, томого кийгизилип багылган, тапталган бүркүттүн балапаны чыныгы бүркүт боло алабы? Томого ар дайым тоскоолдук кылыш, кендири кесип турат. Баласы Манас Чыйырды үчүн – бүркүт. Эне куулунун: «Калкайган тоого токтобос, кара ала барчын Манасым!» - деп эркелет.

**Манас – бүркүттү эркин коё берүү керек.** Чыйырдынын кызыл чок болуп күйүп турган өрт баланын жаратылышына жараштыра тапкан тарбия амалы ушундай. Бул жагынан Чыйырды Акбалта менен пикирлеш, максатташ, тилектеш. Ошон үчүн Чыйырды Акбалта менен бирдикте Манасты ар дайым ар кандай очуруп-өксүтүүчү, кемирип-кесүүчү тартип чарапарынан, тарбия «томоголорунан» коргоп, канаттуунун кагуусунан, түмшуктуунун чокушунан, түяктуунун тебишинен сактап, «Кара ала барчындын» эркиндигине кымбат мүлк катары карап турат. Ал Манастын тентектиги түпкүлүгүндө «Телибайдын тентектиги» эмес экендигин, ичтеги жанар тоодой күчтүн булкунуп, баланы

чайпалтып, нугунан чыгарып жаткандыгын энелик журөгү менен туюп турат. Ал жакыпчылап уулунун тентектигинен трагедия жасабайт. «Бул балаңды тый катын» дегенине моюн толгоп, кайра Жакыпка: «уулум тентек чыкты деп, абышкам, мынча муңайба, кайтырбагын малыңа, кайрат бергин балаңа, аман болсо Манастьын, атамдан калган мурас деп, Кең-Кол, Талас жер табат, айланып кыргыз эл табат», - деп жубайлык акыл-кенешин айтып, «кара ала барчындын» канатын кайыруунун ордуна, кайра ага кайрат берүүгө чалын шыктандыруунун аракетин кылат. «Тентек уулу Манасты, тегеле көзүнө жаман көрүнүп» турган атасын болочокту көрө билүүгө чакырат. Кээде Жакып уулук «кайнатмак болду шорумду, чечтиремек болду тонумду», деп жер тепкилеп бейжайлантганда, Чыйырды «оорсуп калган экенсис, сен эми өлгөндө көргөн балаңды», деп абышкасына булкулдап («бөдөнөдөй кайран көз, бөлөк-бөлөк жаш кетти, карагаттай кайран көз, камчы бою жаш кетти»), тентек Манасты көз жашы менен да коргоп чыгат. Чыйырды эне Бектур Исаков жазгандай «баланы суу журек, коркок, жалтак кылып, журегүн түшүрүп, нервин чагып өстүрүүдөн, оболу момун жоош кылып тарбиялоодон» аябай чочуп турат. Анын акылман натурасы мындай «педагогикага» түп тамырынан жат. Ал Акбалта сыйктуу эле эл-жерин душмандардан коргой турган **«эркек бала шок болсун, мал бағар уул болгончо, бар болгончо жок болсун»** деген ишенимде.

Чыйырды уулун кагып-силкип мандарайна күчтөп отургузуп, мына мобуну ук деп буюrbай эле, оокат-тиричилигин кылып атып эле, тентегине бир кезде кыргыз ичинде Манас деген бала төрөлөт деген төлгөчүлөрдүн божомолуна ишенип, калмактардын кыргыз аялдарынын ичин жарып, жатындан кызыл эт балдарды алыш, тышка ыргытышкандыгын божурап кеп салып берет. Бул коркунчуттуу аңгеме акылы туттак, сезимтал баланын аң сезимине жана жан дүйнөсүнө катуу таасир берип, Манаста аёо дегенди билбеген таш жүрөк мыкаачылыкка карата антипатияны өзүнөн өзү эле жаратып таштайт. Он эки жашар Манастын **«күрдөөлдүү башым барында, күлүгүм кантип берейин, күчөн экен бул калмак, мен бир күрпүлдөшүп көрөйүн»** деген чечимге келип жатышын мына ушундай зордукчул жол менен эмес, астыртан тартууланган таалым-тарбиянын түшүмү десек болот. Чыйырдынын тарбиясынын күчү - анын эң оболу Манастын акыл-эсин, намысын

ойготуп, уятын козгоп, аларга дем, шык берүү аркылуу тентекти тетик кылууга эсептөлгөндөгүндө. Энеси дайыма баласын көтөрмөлөп «**кайраты ашкан жолборссуң, кайнап турган бозосун**» деген сыйктуу сөздөрдү айтып, кайрат берип, ага психологиялык жагымдуу маанай таргуулап турат. Чыйырды үчүн уулу Манастын биреөлөрдүн тыштан түрткүлөөсү менен журуп-турганы эмес, өз эс-акылы менен өзүн-өзү тескеп, өзүн-өзү адам кылууга далалаттанганы кымбат. Манастын апасынын мына ушундай тарбиячылык өзгөчө касиетин байкап, Бектур Исаков ал жөнүндө төмөндөгүдөй деп туура жазган: «Кыргыз педагогикасынын кан жолун баштоочу каарман – Чыйырды. Чыйырды - улутубузун өз кыртышында жааралган, элдик педагогиканын туусун көкөлөтө көтөргөн инсан. Ошол эле учурда аны кыргыз педагогикасынын Умай энеси деп баалоо да аша чапкандык болбайт».

Кыргыз педагогикасынын «Умай энесинин» Манасты калыптандыруудагы дагы бир кайталангыс ролуна көңүл оодаралы. Орхон-Енисей жазууларын эстейли. 732-жылы 1-августта Монголиядагы Орхон дарыясынын боюна тургуулган Күл-Тегиндин таш эстелигинде Элбилге аттуу эненин ысымы чегилип жазылган. Элбилге ушул таш эстеликтин автору болуп эсептөлген Билге кагандын апасы. Билге каган энеси Элбилге жөнүндө «**Умай энедей каныша энем**» деген сөздү чоң урмат менен ташка жаздырып, апасын кадырлап, кызмат-мээнетин баалап, ысымын азуусун айга жангандай атактуу император атасы Элтерис менен бирге түбөлүккө эстеликте калтырган. Энени урматтоонун өрнөгү деп ушуну айтыш керек. Анын үстүнө Элбилге эне менен балдарынын ортосундагы мамиле аябай ысык болгон сыйктуу. «**Умай энедей каныша энем**». Ушул сөздөрдөн эле Элбилгенин балдарына ағылып-төгүлүп, энелик бүткүл сүйүүсүн арнап, мээримин чачып бағып тиккендиги баамдалып турат. Элбилге эне балдарына өзүн түгөнүп бүткөнүнчө арнаган окшобойбу. Элбилгенин мыңдай айкөл мээрмандыгына, адал мээнетине баласы Билге каган ичинен терен ыраазы болуп, апасын чексиз жакшы көргөндүгү байкалат. Болбосо, уулу моминтип энесин эң жогорку колдоочу ыйык Умай энеге салыштырып, ысымын ташка чекпейт эле. «**Умай энедей энем**» - ташка чегилген бул улуу сөз, балдарына өзүн курман

чалган эненин сүйүсүнө ыраазы болгон уулдун терең урматы, бийик баасы жана алкоосу.

Дегеле, байкап турсак, кыргыз-түрк эпосторунда баатыр уулдарды багып-тигип, тарбиялап, өстүрүүдө энелердин мээнети чексиз зор жана баа жеткис экендиги көрүнөт. Эне баатыр болуучу бала «ыңаалап» жерге түшкөндөн тарта үстүнө үйрүлүп түшүп, эмчегин эмизип, ак сүтүн берип торолтуп, түн уйкусун үч бөлүп, наристесин көпөлөктөй чарк айланыш, кара жанын карч уруп, асырап-багыш бутуна тургузуп, андан ары өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, «эрешен тартып эр кылат, эр уулу менен тең кылат». Баатыр уулдун эрдик иштерин өмүрүнүн акырына чейин колдойт жана уулу үчүн отко-сууга түшүүгө, садага чабылууга даяр.

«Сейтек» эпосунда Айчурөк: «Канымды төгүп ийейин, канымдан чыккан сен үчүн, курман болуп кетейин, курсактан чыккан сен үчүн», деп чүрпесү Сейтекке кара жанын чаап жалбарып турат. «Манаста» да Чыйырды эненин баласы Манаска карата мээrimинин чеги жок («Эркелетип энеси, аркалап журду атасы»). Он эки жашка чыгып калса да, апасы Манасты «**Боздон тоодак куткарбас, боз ала шумкар Манаым, калкайган тоого токтобос, кара ала барчын Манаым, созу таттуу балдайым, соөлөтү соонун айдайым**» деп, уулуна эбедени эзилип турат. Манасы тентек болсо да, эч убакта, эч жерде осол мамиле жасабайт. Бүгүнкү психологдор энеден төрөлгөн адегендеги «кызыл эт» баланын адамга айланышында эненин мээrimинин чоң роль ойной тургандыгын, а түгүл аpanын «Бешик ыры» ымыркайдын психикасынын саламатчылыкта түптөлүшүнө ургаалдуу таасир тийгизерин тастыктап жатышат. Психологиялык изилдөөлөр кичинекейинен мээrimге, ысык мамилөгө бөлөнбөй калуу кийин чоңойгондо ата-эне менен баланын ортосунда эмоционалдык байланыштардын дефицитине алыш келерин, уул же кыз ата-энесин жакши көрсө да, баары бир ичинен салкын тартып турарын далилдеген. Чындыгында, бала гана эмес, дегеле, дүйнөдөгү кыбыраган бардык жандар, айбанаттар, а түгүл өсүмдүктөр да мээrimге муктаж десек жаңылбасак керек. Маселен, башынан сылап эркелетсен, куйругун булгалактатып, боюча секирип, ит кандай чын жүрөгүнөн кубанат. Байкаңызы, атты кулагынын түбүн кашып, омуроосунан, мойнунан сылап, жалын тарасаң, ал окураныш кайра өзүндү жытгап, жоошуп, а түгүл көшүп да кетет.

Тажрыйба жасап көргөндө, сабызгыган жагымдуу музыканын таасири менен кээ бир өсүмдүктөр өздөрүнүң өсүшүн тездетери аныкталган. Демек, бул жарыкчылыктагы бардык тириү жандар мээримге таңсык. Күн көктөн жадырап тийип, нурун төгүп, кыртыштагы чөптү өстүргөн сыйктуу бала Манас да Чыйырды энесинин ағылып-төгүлгөн мээриминин астында өсүп-чоңоёт. Айта турган сөз, албетте, баланы бешикке бөлөгөн жакшы, бирок аны биринчи иретте, мээримге бөлөө керек. Ошондо ал психикалык жактан саламатчылыкта өсөт. Үй-бүлөдө ата-эненин мээримине бөлөнүп чоңойгон бала эч убакта ташбоор болбойт жана ал чоңойгон кезде ата-энеси менен өзгөчө жакын, ысык мамиледе болот. Ата-энесине ағынан жарылып ачылып турат. Буга мисал катары Чыйырды эне менен уулу Манастын өз ара мамилесин келтирүүгө болот.

Манас чоңоюп, киши болуп, баатыр болгон кезинде да, Чыйырды апасын айланчыктап турат. Маселен, ал хан, ажо болуп туруп, бир жолу, бир жагынан энесине эркелеп, экинчи жагынан ырым кылыш, Алманбетти эрчитип келип, экөө Чыйырдынын эмчегин эмет. Муну көргөн атасы Жакыптын жылмайып күлүп турганы «Манаста» мындаicha сүрөттөлөт:

«Отуздагы баласы,

Зондоюп эмчек эмди!» - деп,

Эми Жакып чал күлүп турганы».

Бир сөз менен айтканда, Манастын адам катары жаралышында энеси Чыйырдынын күндөй чачырап төгүлгөн мээриминин мааниси ченемсиз. Мээрим мээримди жаратат. Бала күнүнөн эне мээримине каныккан Манас терецинде Чыйырдыга ыраазы. Ал апасынын эмгек-мэнсетин жүрөгүнүн түпкүрунде алдейлейт. Чыйырдыга Таласка атايылап Ак сарай салып бергенине караганда («Чыйырдынын Ак сарай, көндиги бар бир далай») Манастын апасын төбөсүнө көтөрүп багып жаткандыгы байкалат. Манастын апасына болгон ак мамилеси – бул энени урматтоонун жогорку ёрнөгү. Эгерде көзү тириү болгондо Манас жогорудагы Билге каган сыйктуу балким, Чыйырдынын ысымын ташка чектирип жаздырат беле. Бирок тилемкөрүп каршы, Манастын элим-жерим деп жүрүп, апасынан мурда көзү жумулуп кетти.

Кыскасын айтканда, МЭЭРИМ – бул бала тарбиясынын пайдубалында жаткан улуу жаратуучу кудурет. Манас баатырды

мээрим жараткан. МЭЭРИМ – кеңири айтканда, кыргыздын залкар педагогу И.Бекбоев жазгандай, «педагогиканын башкы кыймылдаткыч күчү». Мээрим менен тарбиялоо – «Манас» эпосунун улуу гуманистик педагогикалык философиясы.

Жыйынтыктаганда, Чыйырды менен Акбалтанын мээримдүү жана зордукчул эмес (ненасилие) тарбия ақылмандыгы, башкача айтканда, экөөнүн баланын кайталангыс жаратылышын кылдат түшүнүп турган жана аны эркин өстүрүүнүн зарылдыгын сергек туона билген көрөгөчтүгү Манастын инсан жана баатыр катары калыптанышында орчуунду роль ойногон. Алтай жергесинен калмак-манжуунун каардуу Кочку баатырын женген жаш Манасты өз көзү менен көргөн кытайдын Тагылых аттуу тыңчсызы Бээжиндеги падышасына кыргыздын жаш баатырнын көрүнүшүн төмөндөгүчө сүрөттөп берет:

«Улук экен, шер экен,  
Уйпаланган буруттун  
Уулу Манас эр экен.  
Манастын түрүн карасан,  
Кынсыз кылыш байланган,  
Кайра жаачу булуттай,  
Каар жүзүнө айланган.  
Мунун жүргөнүнөн чаң чыгат,  
Добушунан жан чыгат».

Айтыңызычы, бул не деген тарбиянын жемиши? Ушул жерден философ А.Милтстин бир оюн кыстарып өтөлү: «Бала деген бул – көп жактуу чыгармачылык өнүгүүгө зор ички потенциалы бар табияттын бир гениалдуу табылгасы. Ал чоң кишилердин дүйнөсүнө аралашканда эле, мурдагы ичинде алоолоп күйүп турган жалыны өчүп, көп учурда догматикалуу, стандарттуу макулукка айланып чыга келет» (А.Милтс, Гармония и дисгармония личности – Москва, 215-бет). Эгерде кокус Акбалта менен Чыйырды да Жакып менен бир ой-пикирде болуп, түш-түшүнан тыйып, чогулуп кысмакка ала беришсе, балким бала Манастын да «ичинде алоолоп күйүп турган жалыны өчүп», ал жүрө-жүрө буураныкындай булчун күчүнө карабай калмактан жалтанчаак, кытайдан коркончоок, атасы сыйктуу сагызгандай сак, эсепчили, стандарттуу жан болуп калат беле. Бирок тилемкө жараشا, Акбалта менен Чыйырдынын ақылман

акыл-эсine жана жан-жаратылышина, дагы айталы, мындай тарбия усулу жат.

Манастын эмелеки Тагылых сүрөттөгөндөй жалтанбаган түрү жана «жүргөнүнөн чаң чыккан, добушунан жан чыккан» мүнөзү Чыйырды менен Акбалтаннын баланын жалындап күйгөн жан болумушун жабыр тарттырбаган, тентектигин тебелеп-тепсебей, астыртан акыл-эсин бүчүрлөнткөн, «кабыланда» кабылан бойдон ёстурген гумандуу эркин тарбиясынын натыйжасы. Алар баланын ичиндеги отун өчүрмөк тургай, кайра факель сыйктуу алоолонтуп жандырышты.

Демек, кыргыздын океандай «Манас» эпосу өзүнүн теренинде баланы эң жогорку баалуулук (высшая ценность) катары саноо, анын өзүнчөлүгүн урматтоо, аны мээримге бөлөп, эркин тарбиялоо аркылуу кулунчактын ички көрөнгө-мүмкүнчүлүктөрүн ачуу жөнүндөгү дүйнөлүк денгээлдеги гуманисттик педагогикалык философияга үндештүгү менен улуу.



## **4. БАЛА МАНАСТЫН ИНСАН КАТАРЫ КАЛЫПТАНЫШЫНДА ЭМГЕК ТАРБИЯСЫНЫН РОЛУ**

### **1. Эпостогу эмгек философиясы**

Ысык-Көлдүн жээктериnde жүргүзүлгөн археологиялык казуулар биздин доорго чейинки замандарда эле бул аймакта дыйканчылык иши жолго коюлгандыгын айгинелейт. Ысык-Көлдүн жээктеринен табылган бронзолук айыл-чарба куралдары, анын ичинде бронзодон жасалган орок Орто Азияда биринчи жолу жолугуп отурат. Археологиялык казууларга жетекчилик кылган профессор В.Плосских буга байланыштуу төмөнкүдөй деп жазат: “И следовательно, уже можно с большей определенностью сказать: в археологической науке, античности истории Кыргызстана появляется новое направление – проблема оседлоzemлевладельческой культуры Тянь-Шаня в 1 тысячелетии до новой эры” (Советская Киргизия, 2-сентябрь, 1986-жыл). Бул факт кыргыз жергеси дыйканчылык ишине байыркы доордо эле киришкендигин күбөлейт. Кыргыз эли илгери мал чарбачылыгы менен гана эмес, дыйканчылык менен да алек болгондугун улуттук фольклорубуздагы эң байыркы “Оп майда”, “Ор орогум” аттуу эмгек ырлары да далилдеп турат. Кыргыз калкынын дыйканчылык эмгек менен байыртан алектенгендигин “Манас” эпосу да ырастайт. Маселен, кытайлык Алооке хандын чапкынын айынан Алтайга сүрүлүп келген кыргыздардын жетекчилеринин бири Акбалта ушул аймакта жашаган элдерге “атагы Алтай жер экен, кара калмак, манижу журт, бул аштык билбес эл экен”, - деп мүнөздөмө берет. Акбалтанын бул сөздөрү кыргыздардын аштык айдоону билген эл экенин туйгузуп жатат. Чындыгында, Ала-Тоодон келген кыргыздар Алтай чөлкөмүндөгү этносторго ченде жок күжүрмөндүүлүк жана өжөрлүк менен кара жерден ырыссы, бактаалай табуунун өрнөгүн көрсөтет.

Ала-Тоодон сүрүлүп келген кыргыздар “Алдыга салса ак жолтой, сүйлөгөнү–жарыя, калың кыргыз ичинде, кадыры бийик кары” Акбалтанын айланасына баш кошкон. “Колу артына байланып, кой ордуна айдалып” Алтайга келип, ач-жылаңач, карып болуп, не кыларын билбей, айласы куруп турган элге кайрылып, Акбалта: “Медер кылыш жүрүүчү, белгилүү кыргыз элиң жок,

керүүгө тиккен багың жок, керсейип жүрөр чагың жок, талаага тиккен багың жок, дардайып жатар чагың жок, эмгек кыл балдар, эмгек кыл, ақынды эмгек кайырат, арыганың семириет, ачкан курсак тоюнат, алтындын кенин казалы, кетмендеп жерди оёлу, жан аябай турушуп, аябай жанды багалы, кар жер менен урушуп”- деп жалындуу чакырык таштап, арып-азган боордошторунун аман калышын дыйканчылык кылуудан көрүп, көпчүлүктүү артынан ээрчитип, аларды өлбөй тирүү калуу өздөрүнүн колунда экендигине ишенирип, “**кара жер менен урушууну**” (дыйканчылык ишин) чечкиндүү түрдө уюштурат. Акбалтанын демилгесин Ороздунун уулу Жакып: “**азып келген кыргыздар, Акбалта тилин алалы, ағызып терди мандайдан, аштыкты кенен салалы, кайгынын баарын көёлу, кара жерди биз быйыл, кетмендеп жатып оёлу**” – деп каттуу колдойт. Бир сөз менен айтканда, кыргыздар түн уйкусун, күн тынымын билбей, өмүр же өлүм деп “**төбөсү менен жер казган**” өжөр эмгек-мээнеттин натыйжасында ақыры экономикалык жактан бутуна турушуп, өздөрүн өздөрү сактап калууга жетишишет. Алтайdagы кыргыздардын өжөр эмгегинин натыйжасы **жөнүндө** Эл мугалими Бектур Исаков төмөндөгүдей оюн ортого салат: «**Ошентип Акбалтанын ақылы аркылуу кыргыздар байып калышты.** Ал эми мындай бакыбат, бардар, бай болуудан эмнени андап билүүгө болот? Төмөндөгүлөргө серп салыңыз:

- кара калмак, манжуу журтка тең ата болуп жашай алат дегендик;
- кырк үйлүү журт чогуу-чаран жашап, тилин, салт-санаасын, ырым-жырымын өз алдынча жүргүзө алат дегендик;
- башка эл-журт менен алыш-бериш, ар кандай мамиле жүргүзүүгө кудурети жетет дегендик;
- бир топ кыйынчылыктарды материалдык байлыктын күчү менен жецип кете алат дегендик;
- күнделүк турмушу үчүн гана эмес, келечектеги укум-тукум үчүн кам көрө алууга мүмкүнчүлүгү бар дегендик.

Демек, кыргыздар ақыл, ал аркылуу адап мээнет менен байлык топтоонун аркасында кара калмак, манжуу журтка сицип кетпей, өзүнүн улуттук ажарын, табигый түр өзгөчөлүктөрүн сактап калышкан» (Б.Исаков. Кыргыздар элдигин кантип сактап калган? – Бишкек, «Учкун», 2006, 16-17-беттер). Алтайdagы кыргыздардын

тагдыр кылдын кырында кылтылдап турганда, оор кризистен кантит чыкканы бүгүнкү эгемендүү кыргыздардын жетекчилерине жана жакырчылыктан жабыркаган элибизге орчуундуу сабак. Бүгүнкү күндө кээ бир ак калпакчан атуулдардын кыргыздар эмгекчилдиктин өрнегүн кытайлардан, япондордон, немистерден же дунган, корейлерден үйрөнүшү зарыл деп газеталарга жазышкандарына, телеэкрандан сүйлөгөндөрүнө күбөбүз. Биз, тескерисинче, азыркы кыргыз тукумдарына эмгекчилдиктин, күнтүн тынбаган мээнеттин үлгүсүн дал ушул «Манастан» алуу керек деп айтаар элек. Экономикалык жактан оңолуш үчүн өрнөк-үлгүнү башка жактардан эмес, өз коломтоңдон издеғениң эп, өз рухий мурасындын философиясын терең үйрөнгөнүң жөн дегибиз бар. «Манаста» кыргыз жери – Ала-Тоо «береке экен, бел экен, пеңде көрчү жер экен, жердеген адам бай болор, түгөнбөс ырыс-кен экен», - деп мүнөздөлөт. Бирок айта турган нерсе, албетте, ушул жерди адам жөн эле конуштаса эле, жердесе эле ал өзүнөн өзү ырыска тунуп, бай болуп калбас. «Манастын» көркөмдүк-образдык логикасынан ушул жерди барктап-баалап, кадырына жетип, чекеден тер ағызган ак эмгек менен бул жерди кетмеп иштетип, өйдөтөгү Алтайга ооп барган кыргыздарчылап Ала-Тоодо “төбөсү менен жер казып”, түйшүктөнсө гана адам ырыс-кешикке, түгөнбөс береке-байлыкка ээ болмок деген идея чыгып турат. А азыр эгемендүүлүктүн учурунда болсо, минтүүнүн ордуна “жер соорусу турбайбы, жердеген адам тунбайбы” делген берекелүү асыл жеребизди таштап, оной табылчу оокат издел, бакытты башка жактан табам деп, чоочун жактарга тентип кетип жатышкан кыргыз жарандарына таң калбай коё албайсын.

“Манастагы” “эмгек кыл, ақынды эмгек кайырат, арыганың семиред, ачкан курсак тоюнат” деген корутундуудан улам атабабаларыбыз эмгек деген нерсени материалдык молчулуктун, татыктуу, таалайлуу жашоонун улуу куралы катары карагандыгын көрөбүз. Жокчулук, кедейлик кендерди кезет, канатынды жайылтпайт, уучунду узартпайт. Ошон үчүн илгеркилер «Манастын» осуяппарынын духунда “Жоктун жону каттуу”, “Аргымак мойнун ок кесет, азамат мойнун жок кесет”, “Ач киши урушчаак, арык кой тырышчаак”, “Өрүш малдуу - дасторкон майлнуу” “Даны жоктун - наны жок, наны жоктун - жаны жок”, деп жакырчылыкты жамандык катары санаган накылдарды бизге

калтырган. Ушундан улам элибиз "Ачтын аңы жүрбөйт" деп, өп-чап жашоодон, итке минген кедейчиликten куттулунун аргасын издең, бардар турмушка, майкөл-сүткөл жашоого, ырыс-кешиктүү оокатка (жогорудагы алтайлык кыргыздарды эстениз) умтулуп келген. Ошондуктан "Эки бээлүү эл сактайт, жалгыз бээлүү жан сактайт", "Эсиң болсо эчки бак, эчки тууйт эгизди, эки жылда сегизди", "Эгин айдоо - байлык айдоо" деген насыйкаттар тукумдарга калган. Ал эми жетиштиүү, мартабалуу турмушка жеткире турган байлыкты табыштын, күтүштүн жолун калкыбыз жанагинтип, күн-түн тер төккөн чаалыкпас эмгектен, талыклас мээнэттен көрүп, "кулча иштеп, бийче же", "Мээнетиң катуу болсо, татканың таттуу болот", "Байлыктын атасы -эмгек, энеси - жер", "Эмгеги аздын өнмөгү аз", "Күн караган суукка тоноң, бай караган ачтан өлөт", "Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң" деген алтынга алмаштыргыс насааттарды урпактарына мурастап туруп, бул дүйнөдөн көчүшүптур.

Мына ушинтип, эмгектин культу, эмгек идеологиясы өзүбүздүн рух казынабызда, "Манаста" турат. Кыргыздардын эмгекчилдиги, айрыкча устачылык, кол өнөрчүлүк жагындагы артыкчылыктары илгертен айланы-тегеректеги калктарга даңаза боло келген. Буга тарыхый маалыматтар да күбө өтүп турат. Маселен "Байыркы мезгилден бүгүнкү чейинки Сибирь тарыхы" аттуу эмгекте мындај деп жазылат: «**Орто Енисейдеги кыргыздарда кол өнөрчүлүк өнүккөн. Анын ичинде металл иштетүү биринчи орунда турган. Хакас – Минусин ойдуңу жана аны курчап турган кырка тоолор пайдалуу кендерге: темирге, жезге, калайга, алтынга бай келген. Темир кендерин... кумдуу дөбөлөргө ээритип алышкан. Кыргыздар темирден жаанын жебесине уч сомдошуп, аларды үч жагынан кыр чыгарып, канат кейиптенген, ошондой эле калакча сыйкантып, курч миздүү кылыш массалык түрдө даярдашкан жана аны менен бүткүл түштүк Сибирдин калкын жабдып турган. Андан тышкary кош миздүү курч кылыш канжар чаап, найзага уч, соотко чарайна жана ар түрдүү ат жабдыктары (тогоолуу жана жылаажындуу ооздуктарды, үзөнгүлөрү, басмайылдын таралгаларын ж.б.) жасашкан» (Кыргыздар», 1991, 1-китең, 109-110-беттер).**

Бул тарыхый маалыматтан улам «Манастагы» атактуу Бөлөкбай уста аргасыздан эске түшет. Манас баатырдын «учун кайкы чыгарган, ууга аябай сугарган, түн ичинде сууруса, орт күйгөндөй кызарган, шиберге койсо өрт кеткен, шилтегени мұрт кеткен» албарс кылышын, «камыш кыйып каптаган, тарамышка чаптаган, темирии сегиз кырдаган, он эки түрдүү сырдаган, учун ууга сугарган, бөрү тил мизин чыгарган, шамалга тийсе ырдаган, тийген жери ырбаган» сыр наизасын жасаган тендересиз чебер уста Бөлөкбайдын укмуштуу өнөрү жана чаалықпас эмгекчилиги адамды таңгалдыrbай койбайт.

«Болотту суудай эриттиң,

Канжарың чыкты мокобос.

Камгактай ташты жиреттиң,

Жалында көзүң карыкты.

Балкада билек талыды,

Тарамышың choюлду,

Коюу каның суюлду.

Куйкаланып эпкинде,

Каш-кирпигиң келтейди.

Эртеден кечке козголбой,

Белиң какшап мекчейди,

Ширөөлөрдү күзөтүп,

Чечекейин чекчейди.

Аз болбоду эмгегиң,

Ата жүрт үчүн тердедин.

Көргөндөрүң көөхардай,

Кармаганың камырдай,

Зоболонуз зор болуп...»

«Манастагы» Бөлөкбайга арналып, ақылман Бакайдын оозунан чубуруп чыккан бул ыр саптары Манас баатырдын улуу устасына, анын «Ата жүрт үчүн тердеген» жаарандык каармандыгына тургузулган поэтикалык эстелик сыйктуу. Ал эми Каныкей өзү баш болуп не бир колунан көөрү төгүлгөн уздар, иштүүлөр, усталар менен күндөп-түндөп мээнет кылыш, кырк чоро үчүн арасына болот өгөп төктүрүп, сайса наиза тешкис, чапса кылыш кескис кырк тон, кырк чопкут, кырк калпак, кырк тумак, кырк өтүк, кырк кемер кур даярдаганычы. Каныкейдин даярдаган буюмун манасчы төмөнкүчө суктанаrlыктай көркөм шөкөттөгөн:

«Алтын соот күрөөкө,  
Аркасына бектүрүп.  
Бороондуу күнү суук өтпөс,  
Жаандуу күнү суу өтпөс.  
Чыйырчык алтын, чымчык көз,  
Чың бадана, торгой көз.  
Торгой көзү жыбырап,  
Тоок көзү быжырап.  
Машаанын мурду батпаган,  
Айга салып караса,  
Алакан жүзү көрүнбөс.  
Жакасы алтын саймалуу,  
Топчусу каухар, такмалуу...»

Буларды кийген кырк чоро терилерине батпай кубанып, Каныкейдин сарамжалына айран калышат. Мындай күтүүсүз тартууну күтпөгөн Манас зайыбынын өнөрүнө, алысты болжогон кеменгерлигине, кырк чоросуна көргөн камкордугуна, акылман айлакерлигине оозу ачылып, терен ыраазы болуп, көпчүлүктүн алдында: Каныкейге баш ийдим, эми «атаң-энэң дебеске, артылта камчы салбаска, артынан күнү албаска, ак келтенин огу урсун, көк мелтенин чогу урсун», – деп ант берет.

“Манастын” Бөлөкбай уста менен Каныкей уз жөнүндөгү даңазасында эмгектин өзүнчө бир философиясы уюп жатат. “Өз камын ойлогон ёспөйт, эл камын ойлогон көктөйт” делет кыргызда. “Манастын” логикасы эмгектин көркү, маани-маңзы, пенденин жеке таламы учун гана эмес, эң биринчи иретте, көпчүлүктүн бакыбаты, коомдун, жамааттын кызыкчылыгы, жыргалчылыгы учун иштелгендигинде экендигин ишаралап отурат. Эмгектин куну – анын социалдык-коомдук маңзында. Адамдын кадыр-баркы, атак-аброюу анын эмгек-мээнетинин көптүн мүдөөсүн көздөп иштелгенини жараша түтпөлүп, түзүлөт. Бөлөкбай устанын ата жүрт учун тердегенинен улам “зоболосу зор болуп” отурат. Байкасак, мында көпчүлүк учун, эл учун чеке тердеткен эмгек-мээнеттин коомдук багытталгандыгы кишинин баалуулугунун ченеми катары чыгып жатат. Карапыз, Каныкей эпосто “кара сурдун сулуусу, аялзаттын нурдуусу” делип мунөздөлөт. Бирок Каныкейди сулуу кылып турган нерсе, биринчи иретте, анын руханий нарк-насили. Ал эми Каныкейдин руханий сулуулугу

Манастын кырк чоросу үчүн жасаган эмгеги менен тыгыз байланышып, ханыша андан бетер сулуу да, улуу да болуп көрүнүп жатат. Шер Манас жогоруда Каныкейдин тышкы бой-келбетинин сулуулугуна суктанып, баа берип турган жери жок. Айкөл баатыр өмүрлүк жарынын уздук өнөрүнүн кереметине, кыргыздын кан майданындагы аскердик жеңиши үчүн күн-түндөп алдын ала кам көргөн жарапандык-мекенчилдик ан-сезиминин, рухунун бийиктигине айран калып, кубанганынан, сыймыктанганынан көпчүлүктүн алдында жанагинтип Каныкейге “артылта камчы салбаска, артынан күнү албаска” шерт берип отурат.

Демек, эмгек – “Манаста” биринчи иретте, нравалык категория, адамдын адеп-ахлагын баалоонун критерийи иретинде жашап турат. Ал адамдын жан дүйнесү, ой-сезими, максат-мүдөөсү менен жуурулушуп, адамдын адамдыгын аныктоочу көрсөткүчкө айланган.

Терең баамдасак, “Манастан” эмгекке байланыштуу дагы бир идея башбагып чыга келет. Эмгек өзү, негизи, оор нерсе экен. Жогорудагы Бакай атабыз сүрөттөп көрсөткөн Бөлөкбай устанын оттун табынын “Эпкинине куйкалантан, жалынга көзүн карыктырган, балкага билегин талдырган, тарамышы чоюлуп, эртеден кечке козголбой, ширөөлөрдү күзөтүп, белин бекчайткен, көзүн чекчайткен” түйшүгүн караңызычы. Ушундай мээнетке кандай гана адам чыдайт? Бул үчүн не деген эрк керек. Мындан төмөндөгүдөй жыйынтык чыкпай койбыйт: Эмгек деген – бул баарынан мурда эрк деген сөз. Эмгек – бул эрк механизми аркылуу бардык дene-бой жана рухий күч-кубатынды мобилизациялоо деген кеп. “Саргара жортсон, кызара бөртөсүн” дегендей, адам баласы ушундай жол менен байлыкка жетишшу менен бирге, эң негизги нерсе, ал өзүнүн теренинде бугуп жаткан адамдык мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмүн, шыгын, таланттын гүлдөй жайнатып ачат. Демек, эмгек байлык табуунун гана каражаты эмес, азыркы түшүнүк менен айтканда, адамдын өзүн өзү реализациялоосунун, өзүн өзү ачуусунун булагы. “Манас” бизге ушундай үлкөн философияны канкуулап тургандыгы менен улуу. “Каруусун казык, башын токмок” кылган эмгек жана темирдей эрк аркылуу Бөлөкбайдын табият-эне таргуулаган устачылык, зергерлик талантты калайык-калктын, көпчүлүктүн көз алдында ар тарабынан ачылып, анын керемет өнөрүнөн бүткөн Манастын ак албарс

кылышы менен сыр найзасынын даңазасы те илгерки түпкүрдөн бүгүнкү күнгө чейин жетип отурат. Бөлөкбай уста жөнүндө Бектур Исаковдун төмөнкү таамай айткан аныктамасына кошулбай кооуга болбыйт: “Бөлөкбай Ата мекенин сүйгөн чоң патриот, майда мүдөөдөн кутулуп, жарандық жактан жетилген атуул. Бөлөкбай темирге жан салган уста жана бийик мүдөөлөрү бар, өз тагдырын элиниң тагдыры менен байланышта караган улуу инсан, атактуу атуул. Иштеп акы алуу, ошонун эсебинен баюу, жеке турмушунун гүлдөттүү тике максаты эмес, мындай көрпенделик ар кимдин эле колунан келет, ал эми Бөлөкбай ошондой көр тириликтен өйдө көтөрүлүп, бийик жарангга айланган жан. Анын кумары – адад мээнетке жараша пайда табуу эмес, өнөрү аркылуу көпкө кызмат көрсөтүү, ушундай аракетке ыраазы болуу сезими, каниет алуу, ырахаттануу бийиктиги. Анын аракеттери жөн эле ак жүрөктүк эмес, терең түшүнүктүн жемиши. Бөлөкбай жасаган жоо-жарак душманды кыйратууга жумшалат, ошондон соң кыргыз эли азап-тозоктон кутулат – ал эми бул устанын алар эң чоң сыйлыгы. Андан артык сый-урмат жок. Жасаган курал-жарагын башка кимдир бирөө эмес, нукура эл баатыры Манас урунат, ал куралдар менен ата журтурн бошотот – буга топук кылуу. Анын колунан чыккан куралдардын жалпы кыргыз ишине кереги тийиши, пайдалуу болушу – так ушунун өзү устанын алган акысы, эмгегинин бааланышы болмок. Бөлөкбай ушулады түшүнгөн, ошон учун Бакай бергендерди албады” (Б.Исаков. Айкөл Манастын калыптанышы – Бишкек, “Гүлчынар”, 2009-жыл, 125-126-беттер).

Жыйынтыкка келсек, демек, жогоруда сөз болгондордон улам биз педагогика тармагы учун, тагыраак айтканда, бүгүнкү таалим-тарбиянын мүдөө-кызыкчылыктары учун кандай жыйынтык жасоого тийишипсі? “Манастын” эмгек философиясынан ала турган педагогикалык сабак бул болуп отурат: улуу дастандын эмгек – бакыттын, береке-байлыктын булагы, кара жанды да, калайык-калкты багуунун да, өзүндү жана өзгөнү сактоонун да амалы, бакытты ак мээнетиң менен өз бир боор коломтоңдан табуу, өзүнүн кара жемсөө кызыкчылыктарын гана канаттандыруунун чегинен чыкпаган эмгектин кадыр-баркы болбостугу, башкалардын бакыбатына, жамааттын жакшылыгына багышталган “ата журт учун тердеген” эмгектин маңыздыруулугу, кундуулугу, социалдык-баалуулугу, эмгектин, адамдын адеп-ахлактуулугунун көрсөткүчү,

чен-өлчөмү жана кишинин өзүнүн ички жөндөм-мүмкүнчүлүктөрүн, адамдык патенциалын ачуунун, өзүн өлбөс кылуунун жолу экендиги жөнүндөгү залкар ой-идеялары азыркы жаштарды тарбиялоо ишинин негизине философиялык пайдубал катары алышууга тийиш.

## 2.Эмгек тарбиясы

Чыгыш притгасын мисал тарта өтүүнүн ылайыгы бар: «Бир айылдын тургундары көп убакыттан бери баарынын малын жок кылган бир ууруну кармай албай келишет. Акырында аны айлаамал менен кылтакка түшүрушүп, дарга асуу менен өлүм жазасына буюрушат. Дарга асуу иш-чарасы даяр болуп, айыл тургундары аянтка чогулушуп, «акыркы айта турган каалооң барбы?» –деп ууруга кайрылышса, ал акыркы жолу апасы менен коштошуп алгысы келгендигин билдириет. Жанына келген апасына: «Тилинизди сунунузчу, мен аны өпкүм келип жатат» –деп суранат. Баласынын суранычын аткарған энесинин тилин бала ошол замат тиштеп жулуп алат. Буга күбө болгондордун үрөйү учуп, уурунун эмнеге мындай мыкаачылык кадамга барганын сурашат. Ошондо, өлүм алдында турган ууру өзүнүн бул кылыхын төмөнкүчө түшүндүрүп берген: «Мен 5 жашка чыкканда, балалык сезим менен кошунабыздын жөжесүн үйгө көтөрүп келгеним эсимде. Апам аны кайдан алганымды сурабастан эле бышырып, экөөбүз жеп алганбыз. Эгер, ошондо мени сабап же кылганым туура эмес экендигин түшүндүрүп, жөжөнү кайра ээсине алып бар дегенде, мен азыркыдай ууру болуп, дарга асылбас элем. Ал анткендин ордуна, мени мактап, «азаматсың, дагы ушундай жожөлөрдү таап келчи» –деп койгонунан мен чоң ууру болуп, эрте эле өмүрүм менен кош айтышканы турам» – деп түшүндүргөн экен».

Улуу педагог Лев Николаевич Толстойдун айткан ою да ушул чыгыш притгасынын түпкү маанисine үндөш. Ал кичинекей бала 5 жаштан тартып өмүрдүн акырына чейинки аралыкtagыга караганда, туулган күнүнөн тартып 5 жашка чыкканга чейинки өмүрүндө айланча-чөйрөдөн өзүнүн акылы, сезими, эрки жана мүнөзү учун алда канча көп нерсени сицирет деп көсөмдүк менен айткан. Мындай ойду убагында А.Макаренко да кайталаган: «бала 5 жашка чейин ким болсо, кийин да ошол болот».

Ушул ойлордун нугундагы идеяны кыргыздын элдик ақылмандыгы да илгертен эле ташка тамга баскандай кылыш айтып келет. Карапыз: «**Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат**». Уя – был канаты жетиле элек чырымтал балапандын жашаган жайы. Бирок каймана айтканда, балапан – баланын келечеги ушул уяды түптөлүп жатат. «**Уядан** алган көнүмүш, таалим-тарбия баланын жан-жаратылышина өчпес тамга болуп басылып, аны өмүр бою коштоп жүрүп отурат. **«Сүт менен кошо бүткөн нерсе соок менен кошо кетет»**, **«Бала көргөнүн кылат, көсөө түрткөнүн кылат»** деген накыл бекеринен айтылып калган эмес.

Дегеле, балапан – балалык мезгил болочоктогу инсандын денебуюнун физикалык негиздери жана руханий пайдубалы курулуп жаткан өтө бир жооптуу учур. Жан дүйнөсү кабыл алгыч, аңсезими таасирленгич, сезими сергек, кыялкеч, эмоцияга карк ойноок жаш бала ичинен saat сайын, күн сайын взгоруп-өсүп турат. Анын дүйнөсү динамикага ушунчалык бай. «**Бала деген баладай, башы-көзү чарадай**» деп таназар албаганыбыз менен, ал айланы-чөйредөн тынымыз кайталангыс сандаган таасирлерди алып, теренинде кандайдыр бир кишиликт сапаттардын башталмалары астырган куралып жатканын андоос албайбыз. Көз алдында кечеөкүү эле бала тургансыйт, бирок чынында, бүгүн ал кечеөкүдөй эмес, башка бала. Баланын ушундай сезгич, бат таасирленгич кезинде, анын дүйнөсүнө себилген тарбия **«үрөндөрү»** жемиштүү түшүү берерин турмуш тажрыйбасы миң бир ирет далилдеген. Жогорудагы чыгыш притчасы да мууну ырастап турат.

Мына ушундай чындыкты кыргыздын элдик педагогикасы өзүнүн **«көкүрөк-кеөдөнү»** менен, көрөгөч көсөмдүгү менен туюп турган десек болот. Мына ошондон улам илгерки ата-эне чүрпөнүн тарбиясын, анын **«куядагы»** кезинен, **«көк бүчүр»**, **«тал чыбык»** учурунан баштоону зарыл деп санаган. Ошол үчүн кыргызда **«Баланы башынан уйрөт, чырпыкты жашынан ий»**, **«Баланы жакшылыкка жетелеп жанаштыр, жамандыктан кубалап адаштыр»** деген даанышман макалдар жаралып жарыкка келген.

Манастин атасы Жакып менен энеси Чыйырды да ушундай элдик педагогикалык ақылмандыктын духунда ойлонгон адамдар болушкан. Ата журтуунан зордук менен ажыратылып, Алтайдын Ак-Талаасына кул, туткун катары айдалып келген бир ууч кыргыз

менен бирге, итке минген жакырчылыкка, ачкачылыкка туш болуп, бирок акыры өз күчтөрү, өз таман акы мандай терлери менен оокаттуу болуп, бара-бара 40 миң жылкы күтүп, сандыгын алтын-күмүшкө толтурууга жетишкен бул үй-бүлө эмгек деген нерсенин баркын жакшы түшүнгөн. Жакып менен Чыйырды эмгектин баланы тотуктуруучу, бышыктыруучу, чыйралтуучу күчүн, жашынан мээнеттүү болсо, чоңойгондо дөөлөттүү болорун, бала кичинесинен эмгекке жатыкса, башына бакыт конорун өз тажрыйбалары аркылуу терен билишкен кишилерден эле. Мына ошон үчүн бала Манастын тарбия-таалим үчүн койчу Ошпурга берилиши Жакып менен Чыйырды үчүн кандайдыр бир кокустук эмес, толук мыйзам-ченемдүү нерсе. Ошпурга баланы берердин алдында Жакып Чыйырдыга минтип акыл салып турат:

«Мал азабын балага,  
Бир тарттырып көрөлү.  
Жайлоодогу койчуга,  
Алты ай малай берели.  
Эркелетип отурбай,  
Катыктырып көрөлү.  
Сөз айтуга жатыксын,  
Сөөгү бышып катыксын.»

Бул сөздөрдөн жана ата-эненин тентек Манасты койчу Ошпурдун колуна берүү жөнүндөгү чечиминен Жакып менен Чыйырдынын эмгек деген нерсени өйдөкүдөй элдик философиянын духунда адамдын адам болушунун жолу, каражат-куралы катары түшүнүшкөндүгү ачык-айкын көрүнүп турат. Манасты Ошпурга берүүнүн максатын Бектур Исаков төмөнкүчө туура жана таасын чечмелеген:

1. «Баланы бардар жана эркелик турмуштан ажыратуу керек;
2. Ал малай болсун, жашоонун өйдө-ылдыйын, жакшыжаманын, ачуу-таттуусун өз көзү менен көрсүн;
3. Бар менен жокту, ысык-суукту башынан кечирсин, ач болсун, ток болсун;
4. Тил уксун, шоктук да колунан келсин;
5. Сөөгү өсүп, булчуну турна тарамыштанып кетсин, шамдагай, ыкчам болсун;
6. Өз алдынча ойлоп жана жашап машыксын;

7. Эрешен тартып эр болсун» (Б.Исаков. Көрсөтүлгөн китеби, 96-бет).

Жакып менен Чыйырдынын тымызын ичен көздөгөн мындай план-мүдөөсү, албетте, балага айтылган жок. Бирок тарбиячылар алдыда күтүп турған малчылық эмгекке карата баланың дүйнөсүндө кандайдыр бир кызыкчылыкты пайда қылуулары керек эле. Минтпегенде койчулук жумушка чегүү Манас тарабынан тентектиги үчүн жазалануу катары кабыл алынып, нааразылык сезим пайда болуп, ишке карата анда кайдыгерлик, тоң моюндук жарапышы мүмкүн получу. Ушул жагынан алганда, бул ирет Жакып өзүн кылдатыраак да, айлакерирээк да көрсөттү:

Чакырды Жакып баланы,

Бай Жакыптын балага,

Мал бактыруу талабы.

- Карыгамын атаң деп,

Кагылайын ботом деп,

Жылкы, төө малым бар,

Карып калдым, мал табар.

Кайда менин алым бар,

Араң бир жүз коюм бар.

Ошпур деген бир бай бар,

Алтай баксаң козусун,

Коюбузга кошумча,

Кой берер деп оюм бар.

Бабаң Жакып мен деди,

Балам мал табар кезин сен деди,

Барып Ошпур козусун,

Аз күнү багып бер деди.

Педагогикалык-психологиялык изилдөөлөр эгер ёспүрүм бала өзү кылып жаткан иштин эмне үчүн экендигин, башкалар үчүн пайдалуулугун, коллектив, коом үчүн да, өзү үчүн да маанилүүлүгүн андап-сезсе, анда ал дилгирленип, көңүлденүп, кызыгып жумуш иштерин белгилейт. Илгерки доордо жашаса да мындай мыизам-ченемди Жакып ата көкүрөк-көөдөнү менен түюнган сыйктуу. Атанын бул сөздөрү балага дароо он таасир этти. Жакыптын “балам, мал табар кезин” келди деп, чоң жигит болгондой көтөрмөлөп мамиле жасап, Ошпурга барыштын маани-

жайын, максатын туюнтурганда бала Манастан момундай сөз чыкты:

- Кой берүүчү бай болсо,  
Андан не үчүн качайын,  
Жегениме май болсо,  
Орун-төшөк жай болсо,  
Чоң эмесмин, баламын,  
Жообунду ата алайын,  
Токтобоймун, барамын.  
Байкуш болор нээтийм жок,  
Мал табууга барамын.  
Мени кооп, атаке,  
Өз алынды карагын.

Бул жооптон тентек болсо да, Манастын ичинен ойлонгон , акылдуу бала экендиги, атасын аярлыгы, бала да болсо намыс жөнүндө ойлонорлуугу, колунда жок, жакыр, байкуш адам болууну каалабастыгы байкалып калды. Өзүнүн Ошпурга койчу болуусу үй-булөнүн, ата-энесинин мал-жанын көбөйтөрүн билгенде, мал табууга атасынын ишеним көрсөтүп жаткандыгын туюнганда, башкача айтканда, эмгек кылуунун эмне үчүн экендигин боолгологондо бала Манаста жандануу, кызыгуу пайда болуп, мунун аркасында ал козу багууга демилгелүүлүк, көтөрүңкү маанай менен кириши:

“Манастын көргүн неткенин,  
Жетинчи күнгө жеткенин.  
-Чеге бала чором деп,  
Жеке менин жором деп,  
Жүр козуга барапы,  
Жудётпей малды бағалы,  
Козусун айдап кобурап,  
Тоону көздөй жобурап,  
Баланын сөзүн сөздөшүп,  
Бара жатат бул экөө,  
Бадалдуу тоону көздөшүп.  
Козусун балдар жайыптыр,  
Колуна чыбык алыштыр”.

Манастын эмгек үстүндөгү мындай шыктанган, көнүлдүү жүрүмү педагогикалык психологиянын жогорудагы биз оозантган

бүтүмүн жана улуу В.А.Сухомлинскийдин “Чем больше работает подросток по собственному желанию, тем глубже входит в его духовную жизнь любимая работа” деген көрөгөч оюн ырастап турат.

Түшүнгөн адамга Жакып айткандай, “мал азабы” жакшы белгилүү. Тоо-ташта, талаа-түздө бел чечпей козу-кайдун артында жүрүү оной-олтоң иш эмес. Малчылык бирде нөшөрлөп төккөн жамғырга кабылса, бирде улуп-уншуган бороонго тушуктурат. Бирде мээ кайнаткан ысыкка кез келсен, бирде кар учурган бурганакта буюгасың. Тумандуу күндөрдө мал артында жүрүү, төлдөтүү түйшүгүү, мал көк кууганда кой кайтаруу, түндөсү короо күзөтүү, баш бербеген жаш козуларды көздөө, аларды кубалап карман көгөнгө байлоо, кой саадыруу кандай түйшүктүү, кандай кыйын. Мынданай турмуш баланы жооптуулукка, өзүн өзү мажбурлоого, эркүү болууга үйрөтөт. Эркелик, эринчээзтик, жалкоолук сыйяктуу адаттардан арылууга аргасыздандырат, тартиптүү, аң сезимдүү болууга өзүнө өзү көзөмөлдөөгө түртөт. Ысык-суукка, барга-жокко, тирликтин өйдө-ылдыйына чыдай билүүгө көнүктүрөт.

Мына ошентип, Манас Ошпурдун колунда төрт жыл жүрүп, 12 жашка келет. Кыскасы, малчылыктын кыйын-кезең, түмөн түйшүктүү жумушу бала Манастын “балтыр эти толуп”, тутугушуна, кагылып-согулушуна, жаштайынан турмушка күйдүмбыштым болушуна, кайралып-бүлөнүшүнө” чоң сүрөө болуп, жемиштүү таасирин тийгизген. “Окуган билбейт, токуган билет” дегендөй, Манас өзүнчө турмуштук тажрыйба күтүп, эмгек мектебинен Жакып атасы күткөндөй, “сөз айтууга жатыгып, соөгү бышып катыгып” чыкты. “Бу Жакыптын Жинди уулу, жетилип калган кези экен” деп, Манастын болумушундагы өзгөрүүнү байкап, Ошпур да өзүнчө ушинтип жыйынтыкка келет. Айтмакчы, жазуучу-тарыхчы Кенеш Жусупов хан Жакыптын баласы Манасты Ошпурга беришинин мотивин жана Ошпурдун өзүн төмөндөгүчө кененирээк түшүндүрүп жазат: “Байыркы Чыгышта, Кытайдын императору болобу же, Борбордук Азиянын көчмөн урууларынын эл башчылары, кагандары болобу, айтор бегинен падышасына чейин, зирек балдарынын мыкты акылман устарттарга окутууга – тарбияга берген. Тарыхта бул бештен белгилүү. Байыркы көчмөн уруулардын кагандарынын же бек, байларынын турмуштук

тажрыйбасына кайрылсак, балдарын күчтүү элдин тилин билүүгө, аскердик өнөрдүн, жеке кармаштын ыкмаларын үйрөтүүгө, “эр жигитке кырк өнөр аздык кылат” деп, толгон-токой өнөрдү үйрөтүшкөн. Андыктан алар чоочун элдерден устарттарды жалдал, баласын тарбияга берүүсү кадимкидей салтка айланган. “Манас” эпосундагы Жакып да ошол нарк-салтты сактады. Эпостун окуясына, усулуна жана ошол доордун тарыхына сергек көз жүгүртсөк. Манасты тарбияга алган койчу башчысы Ошпур жөнөкөй жан эмес, же эпеп жан баккандардан көрүнбөйт. Ошпур койчу башчысы деп аталганы менен ички дүйнөсү башкача адам: жаштайынан жамандыкты башынан көп кечирген, жашоого бышык, сөзгө сарың, айтканынан кайтпаган, өз турмушуна каниет кылган, кайраттуу, эмгекчил, көк, көп тил билген, бакшы десе бакшы, карылуу, эр тебишти, канжар кол сайышты кытайдан мыкты билген устат. Манас баатыр Ошпурдай устартардан кытай, калмактардын жана көчмөндөрдүн эрдик өнөрүн, тилин, салтын, акылмандыгын жаш кезинен үйрөнгөн. Эр Манастын бир устаты койчу башы Ошпурдун кийин ага акыл кошор ишенимдүү чоросу болуп отурганы бекер жерден эместир” (Кенеш Жусупов, Байыркынын издери – Бишкек, 2001, 155-156-беттер).

Бул жерде Кенеш Жусуповдун “**көчмөндөрдүн эрдик өнөрүн үйрөнгөн**” деген оюна кошумчаларбызын бул: “Кыргызда эркек балдар, жигиттер ойной турган эр сайыш, эңиши, жамбы атмай, көк бөрү, күрөш, аркан тартмай, тыын эңмей, ордо, шабиет, теке чабыш, укурук салмай, кыз куумай, жөө жарыш, ат устундө ойноо, оромпой тебүү, жаа атмай, найза ыргытмай, жөө оодарыш, кылыч чабышуу, оодарыш, төө басмай, кара казак ж.б. аскердик, спорттук өнөрдүн амал-айлаларын, ыкмаларын үйрөтүүчү оюндар болгон. Өспүрүм Манас Ошпурда койчулукта жүргөн 4 жыл ичинде ушул оюндарды ойноп, машыкпай койгон эмес.

Ошпурга Манас барганда,  
Кырк бала жыйнап талаага,  
Койду сооп той кылды,  
Торпок минип топондол,  
Толгон бала чогулду.  
Айталаага кырк таман,  
Кадимки ордо чийдирип...  
Этке тойгон кырк бала,

Жөө кунан чаап бакырат.  
Астыга чыгып келгени,  
“Манастап” ураан чакырат.

Эпостогу бул саптар Манастын козу-кой гана кайтарбай, жогорудагы саналып өткөн оюндардын мектебинен өтүп жаткандыгынан кабар-элес бербей койбайт. Анын үстүнө Манастын баатырдык келечегине терең ишенген тарбиячылардын бири “**Ок отпөс тон кийгизип, ок жетпес ат мингизип, Манасты жоого сактап багалы**” деген Ақбалта баланы төрт жыл бою Ошпурдун колуна берип кооп, жөн жата берчу жан эмес эле. Ақбалта көк жал балага тез-тез каттап, Ошпур менен бирге насаатчылыкка активдүү катышып, Манасты аскердик-согуштук өнергө машыктыrbай койбогон. Мына ушунун баарын эсепке алгандыктан, Саяkbай манасчы ақырында, Ошпурдун колунда жүргөн кездеги тарбия-таалимден чыккан натыйжаны бир-эки сап менен жалпылап: “**Ошпурга барып эр болду, эр уулу менен тен болду**” деп жыйынтыктап жатса керек.

Баса, ошол эле Бектур Исаков кытайлык манасчы Жусуп Мамайдын вариантына таянып, бала Манастын Карапай атуу адамдын колунда үч жыл жүрүп, дыйканчылыктын мектебинен өткөндүгүн да жазганын эске сала кетели. Бул жөнүндө Эл мугалими өз оюн мындайча берет: “Карапайдун балага жолугушу кокустук болгону менен, Чоң Жиндине багыт бериши максаттуу. Экинчиден, баланын эгин айдашы – аны бышыруунун, катыктыруунун эң сонун мектеби. Бул мектептен баланын көзү ачылат. Ошол эле учурда бул мектеп Чоң Жиндинин тулку боюн чындаит. Өзгөчө буурусун менен жер айдоо, кишинин төш жана кол булчундарын естүрөрү бышык. Кыртыштын текши жирелиши, буурусундун башкарылышы кол булчундардын күчүнө байланыштуу. Эгер кол күчүн жетпесе, буурусундун тиши кыртыштан тайып чыгып кетет, же бир кылка тилбей, тилкеден башка жакка тайып, натыйжада жер ала айдалып калат. Манас мына ушунун баарын башынан кечирип, эмгектик такшалуудан өтөт. Ал Карапайдун колунда үч жылга жакын болот. Манас эмгектик такшалуудан тышкары берешендик да кылып, буудай сурагандарга, көп кишилерге эгин берет. Кыскасы, Манасты калыптандырууда, үч жылы эгин айдап, эмгекке такшалтууда Карапайдун аракетинин мааниси чоң” (Б.Исаков. Айкөл

Манастын калыптанышы – Бишкек, “Гүлчынар”, 2008, 98-99-беттер).

Демек, биз, бүгүнкү күндүн педагогдору, насыятчылары “Манас” дастанындағы Жакып менен Чыйырды ата-эненин бала тарбиялоо амал-ыкмасынан кандай сабакты алууга, не деген осуятты үйрөнүүгө тийишипсі?

Жалпылап айтканда, “Манастын” таалим-тарбия сабагынан, биринчи иретте, эмгек – бул баланы адам катары калыптаңдыруунун, киши кылуунун, атуул катары жетилтүүнүн бирден бир жолу, анын эрешен тартып эр болушунун, эр уулу менен төң болушунун” күчтүү куралы деген педагогикалык-философиялык логиканы бурчаттай туюп, көнүл чордонуна кармашыбыз абзел. Экинчиден, эмгек жөнүндө кургак насаат айтуу менен чектелбестен, чүрпөнү кичинекей кулунчак кезинен колу менен жумуш жасоого үйрөтүүнүн, баланы эмгек мектебинен өткөрүүнүн зарылдыгы жана жеткинчектин тагдыры үчүн етө маанилүүлүгү жөнүндөгү осуятты “Манастын” бизге тартуулаган идеялык мурасы катары кабылдап, тарбия практикабызда эскирбес эреже катары тутунушубуз керек. Бүгүнкү илимий педагогиканын баланын туура уюштурулган индивидуалдуу эмгек ишмердиги аркылуу гана анын социалдашуусу ийгиликтүү ишке ашат деген идеясынын тарыхый тамыры “Манаста” жатат.

### 3.Ақыл тарбиясы

Биз өйдөтө бала Манастын физикалык эмгеги (физический труд) жөнүндө кеп кылдык. Бирок да, немистин улуу ойчулу Гётенин “Ойлонуу, ой жүгүртүү – бул эң татаал эмгек” деген сөзү бар. Ал эми В.А.Сухомлинскийдин “Айрым тарбиячылардын эмгекке, эмгек тарбиясына примитивдүү каражандыгы тангалдырат. Кээ биреөлөр адам колуна күрөк-кетменди же шыпшыргыны алган жерден эмгек башталат деп ойлошот. Эмгек деген – бул күрөк же соко гана эмес, ал – ойлонуу-толгонуу, ақыл жүгүртүү дагы. Ақыл эмгеги кыйын, түйшүктүү жана татаал эмгек экендигин, бирок ал ошондой кыйындыгына карабай адамга рахат да тартуу кыларын биздин жеткинчектер өздөрүнүн жеке тажрыйбасы аркылуу түшүнүүлөрү керек” (В.А.Сухомлинский). Как воспитать

настоящего человека – Москва, Наука, 1990, 97-бет), - деген ою көңүлүбүздүн чордонунда турат.

Дүйнөнүн ақылман-педагог ойчулдары те илгертен бери карай тарбия берүү деген нерсе, мурдатан жашап келе жаткан даяр адеп-ахлак нормаларын жана эрежелерин үйрөтүү гана эмес, баарыдан мурда баланын ақыл-есин өстүрүү, ойлоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү катары түшүндүрүп келишкен. Бирок ақыл-тарбияссы (умственное воспитание) практикасында өнүктүрүү идеясы дайыма эле жетекчиликке алынып турбагандыгын көрөбүз. Ақылды тарбиялоо дегенди күн мурунтан белен эреже-жоболорду, даяр чындыктарды тыштан алып келип, авторитардык жол менен баланын ақылына орнотуу катары түшүнгөндөр көп болгон жана азыр да мындай тарбиячылар арбын. Тарбиялануучунун эсине (память) гана таянып иш кылган бул өндүү тарбиячылар учун бала тыштан таасир кылуунун объективиси гана жана да эстеп калуучу “аппарат” сыйктуу. Бул жерде тарбиялануучунун өз алдынча ойлонуусу эмес, тарбиячынын айтканын айткандай, дегенин дегендей шектенбей кабыл алыш, автомат сыйктуу эске сактап, кайра аны кандай үйрөтсө, ошондой кылыш тотукушча кайталап берүүсү биринчи планда.

Мындан улам момундай ойду баса белгилөөнү туура көрөбүз. Жаш муундун ишенчээк абалынан пайдаланып, баланы баш ийдирип, сөзсүз угууга милдеттүү кылыш, тыштагы эрежелерди, ынаным-ишенимдерди тануулап үйрөтүп, өзүнүн түшүнүктөрү менен идеяларын бирден бир катасыз деп эсептеп, жеткинчекти ошол түшүнүк, идеяларды талдабастан механикалык түрдө кабыл алууга көнүктүрүп, чүрпөнүн эркиндигин басып, башкалардын эркин элпек аткарууга үйрөтүп, көрсөткөн из менен ээрчип басууга адаттандырып, осол айтканда “жакшы” сапаттарга мажбурлап, «дрессировкалап» тарбиялоо, жаш «кулунчактын» көз карашын зордоп, диктат менен калыптандыруу – бул педагогикалык антигуманизм болуп эсептелет. «Адат адамдын экинчи жаратылышы» дегендей, кичинекейинен эркин ойлоосу түмчуктурулуп, тууроого, сырттан танууланган түшүнүктөрдү «чайнабастан» «бүкүлү» жута берүүгө көнгөн өспүрүм, кийин чон киши болгондо да, бул көнүмүшүнөн оцойлук менен кутула албайт жана ал бир нерселерге китеттерде ошондой жазылгандыгы учун гана, авторитеттер ошентип айткандыгы учун гана ишенген,

жандуу турмушка даяр жоболордун «көз айнеги» менен караган доктринастин кейип калышы мүмкүн.

Чын-чынында, мындай тарбия баланы акыл эмгегинен ажыраттуу дегенге тете. Бул жерде бала өзүнүн акылы менен эмес, биреөнүн акылы менен жашап жатат. Баланын спонтандуу өнүгүү идеясын таназар албаган, чүрпөнү жалаң тыштан башкарыйп киши қылуу идеясын тутунган бул өндүү педагогикалык авторитаризм тарбия субъектисинин ич жактан өзүнөн өзү кыймылга келип (самодвижение), ич жагынан “мотор” сындуу “айланып”, инсан (личность) катары өсүү философиясына каршы келет.

Таалим-тарбия ишинде бала тышкы таасирлердин жардамы менен гана эмес, өзүнүн ички керектөөлөрү, муктаждыктары, каалоолору, жеке субъективдүү тажрыйбасы аркылуу да өнүгөт деген позицияны кармануу көбүрөөк түшүм берип, реалдуу натыйжалык алып келмек. Тарбиялануучу өзүнүн мээси менен ойлонуп, башын катырып, өз акыл мээнети менен жашашы керек. Улуу педагог Лев Толстой минтип сүйлөп турат: **“Знания только тогда знания, когда они добываются усилиями собственной мысли, а не памятью”**. Тарбиячынын насааттап үйрөтүп жаткан нерселерин тарбиялануучу өз ой «тегирменине» салып, акыл «жарылчагына» тартып, жүргөнөн еткөрүп түшүнүп-туюнганы аба менен суудай зарыл. Инсан -личность ушундай жол менен түзүлөт. Жеке ой жүгүртүүсү катышпай, ички кумар-сезимдери катышпай эске сакталган “билим” — баланын башындағы өлүү жүк. Мына ушул жерден орустун атактуу сынчысы Д.И. Писаревдин төмөнкү оюн да эске түшүрүүнүн зарылдыгы бар: **«Даяр ишеним деген жок, аны жакшы көргөн таанышындан сурап алууга жана китең дүкөнүнөн сатып алууга болбойт. Ишенимди жеке акыл жүгүртүүндүн, ой толгоолорундун процесси менен, өзүндүн жеке башың, мэң менен иштеп чыгышың керек»**.

Бул жагынан кыргыздын элдик педагогикасы эмне дейт? Элдик акылмандык **«Ою жоктун орду жок», «Өзгөнү ээрчиген өзүн унугутат»** деп эскертип, ойлонбогон туроочулукка, бир нерселерди сокур үйрөнүүчүлүкке каршы чыгып турат. Ал эми мына бул калк накылышын **«Киши акылы кишен менен тушоо, өз акылың өзүн менен тамыр»** дегенин кандай түшүнүүгө болот? Бул жерде элдик педагогика биреөдөн жасалма түрдө үйрөнүлгөн акыл,

тетирисинче, кишиге тушоо болорун, өз мээ-акылың, өз түйшүк-мээнетиң менен тапкан, өзөгүңө сицип, боюңа тамырлаган нерсе гана сенин чындыгың, ишенимиң боло алат деген логиканы қаңкуулап отурат.

Демек, дүйнөлүк педагогикалық алдыңқы акыл-ой да, кыргыздың элдик педагогикасы да баланың чындыкты таанууга өзүнүн жекече жолу (собственный путь) менен келишинин, тарбиялануучунун өз башы менен акыл жүгүртүү мээнетин, ой-азабын тартышынын маанилүүлүгүн ырастап берип жатат. Мындан улам өйдө жакта эскертилип өткөн акылман-педагог ойчулдардын: тарбия берүү деген нерсе даяр нормаларды жана эрежелерди үйрөтүү гана эмес, баарыдан мурда баланың акыл-эсин естүрүү, ойлоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү - деп айткандарынын тууралыгына дагы бир жолу ынанабыз. Демек, тарбия ишинде авторитардык-акимчил усулдарды эмес, баланың өз бетинче ой жүгүртүүсүн, чындыкты өз алдынча иликтөөсүн, издеөсүн стимулдай турган ийкемдүү жана кылдат методикалык айламалдарды, аспаптарды табууга багыттануунун артыкчылыгы зарылдыгы көз көрүнөө.

Дагы айталы, ушул жагынан элдик педагогика бизге эмнелерди насыялтайт? Чындыкты ой жүгүртүп, өз акылы менен издеөгө сүрөө болуу, ыңгай түзүү маселеси жагынан кыргыздың элдик педагогикасынын казынасынан да эске түйе турган нускоолорду табууга болот. “Бала биздики - акылы өзүнүкү”, “Энеден сүт ич, акылмандан акыл ич”, «Кылыш курал эмес, акыл курал», «Чаап айтканча, таап айт», “Жүлүнгө жетер кеп айт, жүрөгүн өрттөп бек айт”, “Орой айтсаң адамга жукпайт, сыйлык-сыпаа сез жетет, ал мээгэ эмес, жүлүнгө кетет” – дейт калк даанышмандыгы. Ушул макалдардын, накыл көптердин түп маанисин жакшылап байкасак, көсөм тарбиячы чындыкты кишиге таңуулап, чаап, кылыш менен зордоп таңуулабайт, тескерисинче, баланың дүйнөсүн акылманчасынан күн сыйктуу жарык кылып, акылына астыртан түрткүнчөк берүүгө күч жумшайт. Акыл-ой дегенди ыгын таап, мөл булактын суусу сыйктуу ичирип, боюна сирирет, “жүлүнүнө” жеткирет, баланың акылы бирөөнүкү эмес, өзүнүкү болгудай кылып, тарбия амалын жургүзөт.

Ушул жагынан алганда, башкача айтканда, бала Манастын тарбиячылары “жолборс моюн, жоон билек, кең көкүрөк, жайык

төш” тентек чүрпөнүн өзүнүн акылы, өзүнүн ою болушу үчүн кандай аспаптарды пайдаланышкан? Үңүлүп карасак, Манастын биринчи тарбиячылары Чыйырды менен Акбалта да элдик педагогиканын ушундай усулдук даанышмандыгынын нугунда ойлонгон инсандар экендиги баамдалат. Маселен, Акбалтанын, Чыйырдынын же Жакыптын, Ошпурдун оозунан бала Манаска карата “эстүү бол”, “эмгекчил бол”, “баатыр бол”, “эл-жерди корго” деген сыйктуу кургак акыл айткан сөздөрдү эпостун текстинин эч бир жеринен таба албайбыз. Аларга мындай жугумсуз мораль окуу чоочун. Алсак, өзгөчө Чыйырды менен Акбалтанын таалим-тарбия усулу, образдуу айтканда, кыртыштагы тамырга куюлуп кирип, өсүмдүктүү өстүруп жаткан суу сыйктуу.

Маселен, Чыйырды уулун кагып-силкип, мандайына күчтөп отургузуп, мына мобуну ук деп буюrbай эле, оокат-тиричилигин кылып атып эле, тентегине бир кезде кыргыз ичинде Манас деген бала төрөлөт деген төлгөчүлөрдүн божомолуна ишенип, калмактардын кыргыз аялдарынын ичин жарып, жатындан кызыл эт балдарды алып, тышка ыргытышкандыгын ушкурунүп кеп салып берет. Калмак-кытайдын илгери кыргыздын башына каран түн салганын, ошондо чыркырап бешиктеги бала ыйлап, карагай ыйлап, тал ыйлап, каргылданып чал ыйлап, калайыктын баары ыйлап, элдин туш-тушка чилдей тараганын кейип-кепчий сүйлөп берет. Бул коркунучтуу ангемeler сезимтал баланын аң сезимине жана жан дүйнөсүнө катуу таасир берип, Манаста аёо дегенди билбеген таш жүрөк жоонун мыкаачылыгына карата антипатияны астыртан жаратпай койбогон. Он эки жашар Манастын «**күрдөөлдүү башым барында, күлүгүм кантып берейин, күчөгөн экен бул калмак, мен бир күрпүлдөшүп көрйүн**» деген чечимге келип жатышын мына ушундай зордукчул жол менен эмес, астыртан тартууланган таалим-тарбиянын түшүмү десек болот. Чыйырдынын тарбиясынын күчү - анын эң оболу Манастын акыл-эсин козгоп, сезимин, намысын ойготуп, уятын козгоп, аларга дем, шык берүү (азыркы түшүнүк менен айтканда, субъективдүү активдүүлүгүн козгоо) аркылуу тентекти тетик кылууга эсептелгендигинде. Энеси дайыма баласын көтөрмөлөп **«кайраты ашкан жолборссуи, кайнап турган бозосун»** деген сыйктуу сөздөрдү айтып, кайрат берип, ага психологиялык жагымдуу маанай тартуулап турат. Чыйырды үчүн уулу Манастын бирөөлөрдүн тыштан түрткүлөөсү

менен жүрүп-турганы эмес, өз эс-акылы менен өзүн-өзү тескеп, өзүн-өзү адам кылууга далалаттанганы кымбат. Манастын апасынын мына ушундай тарбиячылык даанышмандыгын байкап, Бектур Исаков ал жөнүндө төмөндөгүдөй деп туура жазган: «Кыргыз педагогикасынын кан жолун баштоочу каарман – Чыйырды. Чыйырды - улутубуздун өз кыртышында жаралган, элдик педагогиканын туусун көкелете көтергөн инсан. Ошол эле учурда аны кыргыз педагогикасынын Умай эннеси деп баалоо да аша чапкандык болбойт».

Кыскасын айтканда, тыш жактан көрсөтүлүп жаткан таалимтарбия таасирлеринен улам адаттан тыш, өзгөчө жөндөмгө эгедер (алды жактагы “ажайып бала” жөнүндөгү сөздү эстеиз) бала Манастын ақыл-эси “дүрт” этип бат тутанат. “Эстүүгө эки ооз сөз жетет”, “Ақылдууга айткан сөз, колго конгон күшкүү тен” дегендей, Манас улуулардын айткан сөздөрүнүн маанисин илгиртпей илип ала коюп, ичинен толгонуп турат. Бекеринен “Хан Жакып айтып болгону, **кайышып бала толгонду**” делип эпосто айтылып жаткан жок. Ырас, бала Манастын ички дүйнөсүндө өтүп жаткан психикалык процесстерди жана ақыл-ой агымын демонстрациялап көрсөткөн монологдор жана ички монологдор дээрлик жокко эс (психологиям – эпикалык чыгарманын эмес, реалисттик адабияттын касиети). Ошентсе да, Манастын ички ақыл-оюнун динамикасын өспүрүм баланын берген суроолору, жооптору, сүйлөгөн сөздөрү, жасаган реакциясы, таштаган кадамдары (поступкасы), жургөн-турганы аркылуу ачык-айкын баамдоого болот.

“Ай, атаке, деп айтат, абалыңыца кол салып, сизди келип камалап, урган калмак турбайбы”. Кулунчак Манастын оозунан чыккан ушул сөздөр, койгон суроосу, атасынын айткан тарых сабактарын анын жөн гана пассивдүү кабылдан отурбагандыгын, тескерисинче, ынтаалуу, активдүү кабылдагандыгын, жаш Манастын баш мээси кыймылдан, ичинде ойлонуу, толгонуу түшшүгү жүрүп, тарбиялануучуда субъективдүүлүктүн өсүп алып жаткандыгын астыртан күбелөп берет. Бала Манас калмак-кытайды “зордукчу” деп аныктайт. Мунун өзү Манастын ақылында талдоо, баа берүү, этикалык ой толгоо процесстеринин жүрүп жаткандыгынын айгинеси. Сегиз жашар Манас кара кытай-манжуунун сексен баласы менен беттешкенде, “кыргыз” деп ураан чакырып, урушка кирет

(“Ушинтип Манас бакырып, кыргыздан ураан чакырып”). Бул ураан ашкере тентек болсо да, Манастын өз ичинен ойлонгон бала экендигин, чондордун патриоттук ой жүгүртүүлөрүнүн таасири менен ойгонуп, жаш болсо да өзүнчө акыл тегеретип, өзүн өз элиниң мүчөсү катары сезил-туюга чейин үлгүргөндүгүн кабарлайт. Ал эми Ошпурда койчулукта жүрүп, турмуш мектебинен сабак алган жаш баатырдын атасы Жакыпка айткан төмөнкү сөздөрү эмненин белгиси? “Акылыңыз канаке?

Кудай салган ажалдан,  
Кутулган жүргөн экенсиң.  
Куу дүйнөнүн түбүнө,  
Куусаң кантип жетесиң?  
Курулай корко берсең сен,  
Куураган бойдон кетесиң.  
Коркуп жүрүп кор болуп,  
Корлукка көнгөн экенсиң.  
Калмак, кытай биригип,  
Кастыгы менде турбайбы  
Калмактан коркуп калтырап,  
Кытайдан коркуп кылтылдап,  
Жүрсөм кудай урбайбы”

Терен үнүлүп карасак, бул сөздөр Манастын ич жагын рентген нуру сыйктуу жарык кылып турган сөздөр. “**Калмактан коркуп калтырап, кытайдан коркуп кылтылдап, жүрсөм кудай урбайбы**” деген сөздөрүнөн Манастын жигиттик, патриоттук арнамыс сыйктуу чоң түшүнүктөрдүн айланасында талыкпай ой чуркатып отуруп, баскынчы душманга каршы жалтанбай күрөшүү жөнүндөгү чечимге бекигендиги ачыкка чыгып турат. Ал эми “**куу дүйнөнүн түбүнө, куусаң кантип жетесиң**” деген сөздөр акылгөй жаш баатырдын күн тартибинде турган патриоттук маселелер жөнүндө гана эмес, бу тирүүлүктүн дайымкы, түбөлүктүү көйгөйлөрү тууралуу да далай жолу ойго чөмүлүп, акыл азабын тарткандыгын байкатып жатат. Бул дүйнөнү “**куу дүйнө**” деп атаганы Манастын философчосунан да ойлонуп-толгонгондугуна айгак болот. Кууса түбүнө жетпеген, аңдып турган ажалдан куткарбаган бул куу дүйнөдө бирөөлөргө кул болуп, коркуп-үркүп күн көргөнчө, үстөмдүккө каршы туруп, өз башыңа өзүң ээ болуп, эркин жана татыктуу

жашоонун керекчилиги жөнүндө Манастын нечен ирет ақыл талытканы ачык сезилет.

Кыскасын айтканда, эпостун тексттеринен Манастын ақыл-эси бала құнунөн тартып өлгөнүнө чейин тынымсыз изденүүдө, ар дайым бийик чыңалуу абалында болгондугу айқын туюлуп турат. Мүнөздүү мисал иретинде баатырдын ақыл-ой турмушунун дагы бир учурұна серп таштай өтөлү. Кыргызы бир кезде кыргынга учураткан, азыр Аңжиянда тактыда отурған Алоокеге каршы аттанарадын алдында Манастын абал-жагдайы билди: “Жаңы калбай аянып, жатпай чыкты үч күнү, жалаң кылыш таянып, чыканак жерге салбады, чырм этип уйку албады”. Мына ушинтип, Манас кылышын таянып, үч күн, үч түн уктабай тирмийип ойлонуп, башын катырып, саргарып санаа чегип, тогуз толгонуп, өзүн езу кыйноого салған.

Дагы айтталы, башынан эле ал “ажайып бала” (вундеркинд) эмес беле. Эпосто ал “Пендерден артык туулган”, “баш териси, турпаты башка” делип мүнөздөлуп жатпайды. Ошол табиятынан өзгөчө артык жаралган, “турпаты башка”, оргуштаган ақыл жөндөмү менен Манас кулунчак кезинен эле алдыға суроо коюп, собол таштап, жооп издеөгө, жашоо-турмуш маселелерин талдан-талкуулоого ык алып, тарбиячылардын берген бағытын чап кармап, зарыл коомдук-турмуштук түшүнүктөрдү бат кабылдап, тез түшүнүп, бара-бара азыркыча айтканда, аналитикалык ой жүгүрткөнгө конүгүп, терендеги себептерди, тамырларды антарғанга, алысты чапчып ақыл тегереткенге адат алып, акыры, кыска мөнөттө жан кыйнаган ақыл мәннети, рух түйшүгү арқылуу ойдун бийик чокусуна чыгып келүүгө үлгүрүп, ошол ақыл-ой бийиктигинен дүйнөгө, Азия мейкиндигине жана Ата журтуна “бүркүт-караш” менен кецири кароого жараган. Манастын ақыл-эси

**Мекен жана мен,**

**Атуул жана Ата жүрт,**

**Ата конуштун эркиндиги,**

**Ак калпак калктын биримдиги,**

**Адам жашоосунун маңызы,**

**Чындык, адилеттүүлүк,**

**Эл-жүрт алдындагы парз**

өндүү орчундуу базистик түшүнүктөрдүн жана баалуулуктардын тегерегинде ар дайым “шакардай” кайнап турған. Ушундай мээнеттин аркасында ал өзүнүн инсандык, патриоттук МЕНИНЕ

эгедер болуп, улуттук өзүн өзү андап түшүнүүнүн жана философиялык даанышмандыктын бийиктигине көкөлөп чыккан.

Жыйынтыктап айтканда, Манас ой устаканасында тынымсыз узанып турган. Анын аң-сезиминде жана рухунда тынчтык, магдыроо деген болгон эмес. Ал жогоруда Д.И.Писарев айткандай, өз ишенимдерин өзүнүн жеке акыл жүгүртүүлөрүнүн, өзүнүн жеке башы, мээси менен түзүп чыккан баатыр. Бирөөлөрдүн акылын жаттап алган болсо, Манас Манас болот беле. Жогоруда келтирилген “Энеден сүт ич, акылмандан акыл ич” деген макалды эске тушуролу. Бул жерде акылдуунун айтканын жөн эле үйрөнбөй, ич деп жатат. “ич” деген каймана сөздүн мааниси акылмандын насыятын өз тажрыйбаң менен текшерип, жүргөгүндөн өткөрүп, өз акыл “тегирмениң” салып тартып, менчик мүлкүңө айландыр, ошондо осуят сүт ичкендей болуп рухуна сицет, жүлүнүнө жетет деген логиканы билдириет. Манас өзүнүн Чыйырды, Акбалта сыйктуу алгачкы акылман тарбиячыларынын ойготкон, багытtagан, жол көрсөткөн кеп-сөздөрүн, өрнөктөрүн, мисалдарын өз акыл “жаргылчагына” тартып, “ичип”, рухуна, аң сезимине сицирген. Кошой, Бакай өндүү устартарынын берген акыл “дандарын” өз “тиши” менен “чайнап” аш кылып отурган. Манас ушундай жол менен Манас болгон. Манас өзүнүн акыл мээнети менен өзүн өзү тарбиялап, өз инсанын өзү түзгөн, өз тагдырын өзү жараткан десек жаңылыштайбыз. Манас күчтүн гана баатыры эмес, акыл эмгегинин да баатыры.

Азыркы күндөгү интернеттен алынган даяр маалыматтарды эске түйгөнүнө компойгон “билирман” жаштарга, калькулятордун чыгарып берген эсебине таянган, өз ой жүгүртүүсү жок, белен шаблондор, моделдер, стандарттар менен жашаган “компьютер баштуу” (Мухтар Шаханов) тукумдарга, өз пикири жок ээрчиме Эшмат, Ташматтарга Манас атанын өзүнүн күндүр-түндүр тынбаган жекече акыл-ой мээнети менен өзүн инсан кылып жараткан өрнөгү табылгыс таалим дээр элек. Дене-байдогу алп күч-кубаттын гана эсси эмес, акыл мээнетинин да баатыры – Манастын образын бүгүнкү тарбиянын таянычы катары тааныштыбыз абзел. Тыштан көрсөтүлгөн педагогикалык таасирлерди айтпаган күндө да, адам баласы биринчи иретте, өзүн өзү тарбиялоосу, өзүнүн индивидуалдуу ойломун иштеп чыгуусу аркылуу гана адам болот, личность катары түзүлө, жарала алат. Буга улуу Манастын мисалы күбө.

## 5. АТА-ЭНЕ МЕНЕН БАЛАНЫН ОРТОСУНДАГЫ ГАРМОНИЯНЫН ӨБӨЛГӨЛӨРҮ КЫРГЫЗДА КАНТИП ТҮПТӨЛӨТ?

Өйдөтө кыргыз чөлкөмүндө эне-атанын статусу өтө бийик экендиги, эмне үчүн ата-эненин мынчалык ардакталарынын себеби да кошо айтылып өттү. Бирок кыргыз кыртышында ата-эненин өзгөчө кадыр тутулушунун жогорудагыдан башка да айтыла элек себептери, турмуштук тамырлары барбы деген собол туулат. Ата-эненин аброюонун көтөрүлүшүнө өбөлгө болгон, биз анча элес албаган кандайдыр бир этномаданий, социалдык-педагогикалык кошумча шарт-жагдайлар, себеп-факторлор бар болду бекен? Ата-эне өзүнүн уул-кыздын алдындагы ушундай бийик аброюон кандай жолдор менен камсыз кылат? Ушуга илик салып өтсөк.

Албетте, бардык элдер үчүн эле бала «боор эт менен тен». Бирок биздин чөйрөдө балага карата болгон мамиле өзгөчө бир айырмаланган этномаданий колоритке эгедер. Бул жагынан кыргызда кайталангыс каада-жөрөлгөлөр иштелип чыккан. Жарык дүйнөгө келген перзент бизде туулгандан баштап өзгөчө бир бөпөлөөгө, далайга чейин өкүм сүргөн шаңдуу майрамдык атмосферанын кучагына белөнөт. Анын төрөлүшү өзүнчө бир коомдук окуя катары кабыл алынат. Ал бир үй-бүлөдөгү гана окуя болбостон, жалпы жамааттагы окуяга айланып чыга келет. Бул фактыга ата-эне гана кубанбай, айлана-тегеректегилер да сүйүнүчкө батышат.

Баланын жарык дүйнөгө келишин кыргыздар, биринчи иретте, уга элек атасына, ага-тууганга, дос-тамырга күн болобу, түн болобу сүйүнчүлөө менен кабарлашат. Кимdir бирөө «сүйүнчү» айтып чуркайт. Этнографка да сөз бере өтөлү. «Сүйүнчүлөө. Бул – жарык дүйнөгө келген наристени жакындарына, жакын санаалаштарына кубаныч катары кабарлоо, анын эркек же кыз экендигин билгизүү үчүн бала-бакыраны, кээде чондорду деле бирөөлөргө чуркатуусу. «Сүйүнчү!» - деп эшиктен кирип, эркек-кызын айтканда эле элибиз эч нерселерин аячу эмес. Көгөндөгү козу-улактардан чечип берген» (этнограф Амантур Акматалиевдин «Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү» китебинен).

«Манас» эпосунда Манастын туулганын жайытта жургөн Жакып атасына Акбалта чапкылап сүйүнчүлөп барат:

Айтканымды туюнчу,  
Арстаным Жакып, сүйүнчү!  
Карыганда байбиче,  
Кабылан тапты, сүйүнчү!  
Жоголордо байбиче,  
Жолборс тапты, сүйүнчү!

Күтүүсүз кабарды укканда, Жакып ақылынан тана түшөт. Эсине келгенде, көз жаш аралаш: «Андай болсо Акбалта, мына бу алтынды алчы бир калта, камбар боздун үйрүнөн, тандап туруп тогузду ал, төөдөн алгын төртөөнү» - деп, сүйүнчүсүн берет.

Бала «ыңаалап» төрөлөр замат үйдөгү кыз-кыркын, катын-калач кубанычтан маңдайлары жаркып, энелер өзгөчө бир сүйүнчтүн, урматтын белгиси катары наристени кайталангыс каада менен тосуп алышат. Карынга куюлуп сакталган сары май кыргыздардын эң бир сыйлуу, эң бир жогору бааланган кымбат тамактарынын бири. «Ыңаалаган» ымыркай эң биринчи кыргыз даамынын ушул «падышасы» менен оозандырылат. «*Бала оозантуу*. «*Бул – жарык дүйнөгө келген перзенттин оозуна биринчи ырымдап, энелер карын бузуп, сары май салу, таттыруу. Карындын оозу ачылып, томурулган сары майдын андан аркысы жентекке берилет. Бешик тоюна коюлат*» (Амантур Акматалиев). Бул ырым «Манас» эпосунда да айныгыс түрдө аткарылат. Энесинин этегинен түшүп, жерде туйлап бакырып жаткан Манасты Бакдөөлөт көтөрүп ала көёт:

Бакырып жаткан баланы,  
Бакдөөлөт жерден алганы.  
«Сандык толо май, - деди, -  
Салган кошо бал, - деди.  
Эки-үч карын май альп,  
Эми оозуна сал» - деди.

Айланадагы тууган-туушкандар, коңшу-колондор төрөлгөн перзентти көрмөккө убап-чубап келе башташат. Ымыркайды көрүш үчүн ата-энесине же үй-бүлө мүчөлөрүнө кубанычты тең бөлүшкөндүктүн белгиси катары ырымдап, көрүндүк тартуулашат. Үйдөгүлөрдүн кай бирөө тамашалай көрүндүк да доолашат. Мына ушинтип, бала туулган үйдө ак көрпө жайыл маанай өкүм сүрөт. «*Көрүндүк. Бул – жарык дүйнөгө жаңы келген наристени уккандар барып көрүсү, мурдунан чымчып, бетинен өбүү үчүн*

көрүндүк берүүсү. Аны доолаган адамга акча-тыйын, буюмтайым, кийим-кечек сунусу. Мындай ырасми қыргыз элиnde кенен жайылган. Мындайда сүйүнчүдөн жакшы санаалаштары шар кетип, арбын көрүндүк карматып, баланын ата-энесинин зоболосун көтөргөн. Көрүндүкке мал да берет» (Амантур Акматалиев).

Баланын төрөлүшүнө байланышкан каада-салт жөрөлгөлөрү биринин артынан бири жасалып, үй ичинде шатыра-шатман кубаныч, жаркын маанай улана берет. Кыз балабы, эркек балабы, наристенин төрөлүш урматына атайын арналып «Жентек» деп аталган тойчук берилет. Жентекке жакындар, айыл-апа, коншуколондор чакырылат. Дастроң үстүндө майрамдагыдай шаң өкүм сүрүп, асыл сөздөр сүйлөнүп, наристенин аман-эсен чоңойушуна, келечегине карата не бир асыл каалоо-тилектер айтылат. «Жентек. Бул – наристе төрөлөөрү менен кошуна-колондорго жетине албай, зор кубаныч менен даам сыйзыруусу. Болгон тамакашын ортого кооп, «кел бери» болуп туруусу. Жентекке сары май томурулат. Боорсок төгүлөт. Токоч сыйндырылат. Эт тартылат. Татымал коюлат. Суусундук болот» (Амантур Акматалиев).

«Жентек» каадасына уланган «Жентектөө» деген да жөрөлгө бар. Бул илгери өзүнчө бир эреже болгон. Жакын санаалаштардын, жакындардын, туугандардын кай бирлери ата-эненин наристелүү болушуна өзгөчө көнүл бөлүп, бул жакшылыкка тең орток экенин билгизип, тамак-ашын белек-бечкегин көтөрүп атайы келип, жекече урмат көрсөтүп, ымыркайдын мурдунаң чымчып өөп, тасмал четинде чеке тердетип чай ичишип, үй ээлеринин кубанычын бөлүшүшөт. Дагы этнографты тыңшайлы: «Жентектөө. Бул – жаш наристенин жарык дүйнөгө келишин урматтоо. Ага атайын назар таштоо. Кийим-кече, акча-тыйын, буюм-тайым менен баруусу, мал-сал жетелеп, тамак-аш бышырып келүүсү, баланын ата-энесине сүйүнч түнүүсү. Муну элибиз жеринен жогору балаган. Жакындары балага тай-торпок, койкозу ыроолошот. Туш кийиз, шырдак, ат жабдык өндүү салттуу жана адеми буюмдар да жентектөөгө түшөт. Жентектеп барган жери да жекече сыйын аябайт. «Сыйга сый, сыр аякка бал». Ошого тете тосуп, талаптагыдай кылыш күнүн узатышат» (Амантур Акматалиев).

Мындан кийин «Бешик той – бешикке салуу» деген кубанычка толгон, салтанат-шаша, көңүлдүү уу-дууга бай каада-жөрөлгө еткөрүлөт. «Манас» эпосунда балага зар болуп жүргөн Жакыптын үйүндө перзенттин төрөлүшү чоң окуяга айланат. Жакып Манас перзетинин урматына бешик той катары алыш-жакындан эл чакырып, «кармап-кармап кой сооп, санат жеткис мол сооп, Ала-Тоодой эт кылып, Ала-Көлдөй чык кылып», чоң той берет. **«Бешик той – бешикке салуу. Наристенин төрөлүшү – ошол үйдүн чектен ашкан кубанычы! Бешик той каадалуу той катары берилет. Колунда барлары мал союшат. «Илгери анын бешик тоюна ак кочкор союлган» - деген сөз бар. Тай соёт. Чакырылгандар бирдемелерин ыроолоп алпарат. Ага: койнөккече, ороо-чулгоо, акча-тыйын кирет. Адатта, таякетайындары бешигин, шимегин жасатып, анын төшөнчү-орунчусун жасалгалап барышат. Той желет»** (Амантур Акматалиев). Анан баланы бешикке салуу каадасы аткарылат. Чоң эне же айылдагы набаттуу байбичелердин бири колун таза чайкап, ашпак чүпүрөк менен аарчып, бешиктин ороо-чулгоолорун альп даярдап, олпогун төшөп, арча күйгүзүп, «Менин колум эмес, Умай эненин колу, ата-бабадан калган жөрөлгөбүз. Алас-алас, ар балээден калас!» - деп бешикти аластайт. Бешикке чачыла чачат (боорсок, курут, жер-жемиш ж.б.). Баланы абайлап, колуна альп, акырын ак олпокко жаткызып, бөлөй баштайт да, «Азем бешигине жата гой! Атаң жаткан арча бешик, ак бешик сага кут болсун! Ата наамын сактаган эр болгун! Эне наамын сактаган уз болгун! Эл-журттун камын ойлогон шер болгун!» - деп ымыркайды аздектеп, аруу тилегин кобурап айтып, бешикти бир аз ары-бери терметип, анан энесине ыйгарат. Апасы бешикти терметип, бешик ырын акырын, мээрим менен ырдайт:

Алдей, алдей, ак бөпөм,  
Акбешикке жат бөпөм.  
Жапкан нандын ортосу,  
Жүрөгүмдүн толтосу.  
Жакадагы кундузум,  
Асмандағы жылдызым.

Бешик ыры бала бешиктен чыкмайынча ырдалып жүрмейү шарт. Ушунун бары эле өзүнчө бир педагогика.

Наристе бир жашка чыкканда үйдө дагы той, дагы майрам. Баланын бириңчи кадамынын урматына көнүлдүү бака-шака, өзүнчө бир салтанат-шаң менен «Тушоо той» еткөрүлөт. Тушоо кесүүгө кайрадан топурап тууган-туушкандар, дос-тамырлар, коншу-колондор, айыл-апа, чоңдор жана чурулдап-чуркурап балдар катышат. **«Тушоо кесүү»** (тушоо тою). Бул – бала бир жашка чыкканда, б.а. жыл маалына төп келгенде откөрүлө турган салттуу жоролго. Ата-энэ мал союп, айыл-апага той берет. Ага карата жайында кымызды көрөңгүлөт, кышында бозо кордолот. Той ичип-жегендөн соң, тойго катышуучулар балага ак баталарын беришет. Тойдогулар жапырт эшикке чыгышат. Демек, тушоо кесүү аземи башталат. Там-тун баскан баланын бутуна кара-актан чалынган (эшилген) жипти каршы-терши казыкбош чала байлашат. Топтолгон балдар бута атым аралыктан чуркоого көй берилет. Байгеге тай, торпок, кой, козу, улак, акча ж.б. ылайыкташтырыла тартылат. Тушоо кесилгендөн кийин баланы эки колунан «тай, тай, тай» - деп, тайтайлашат. Мына ушундан кийин чалынбай, жыгылбай, зор ишенимде баланын шар басып кетүүсү башталат» (Амантур Акматалиев).

Кыскасын айтканда, мына ушинтип кыргыздын этночайрөсүндө туулган «стяю», перзент жогорку кенч катары төбөгө көтөрүлүп, өзгөчө ардакталат. Көрүнүп турғандай, кыргыз үйүндө туулгандан тартып, далайга дейре баланы түркүн салттык каада-жөрөлгөлөрдү аткаруу менен коштолгон кучакка сыйбаган кубаныч, ак көрпө жайыл шатыра-шатман маанай, өзүнчө бир салтанат-шанга оронгон майрамдык атмосфера курчап турат. Башкача айтканда, наристенин тегерегинде айрыкча бир уникалдуу, таалим-тарбиялык мазмунга карк педагогикалык чөйрө түзүлөт, психологиялык жактан жагымдуу, комфорттуу кырдаал өкүм сүрөт.

Албетте, наристе бала өйдекүдөй каада-жөрөлгөлөрдүн өткөрүлүп жаткандыгын билбейт. Бирок мунун өзү, ушунун бардыгы бала учүн изсиз өтүп кетет дегенди түшүндүрбөйт. Бала өтө сезгич жан. Анда ақыл жарала элек болсо да, өзүнө төгүлүп жаткан мээримди тулкусу менен туюп турат. Үйдөгү ата-эненин кубанычтуу маанайын инстинктивдүү түрдө сезбей койбойт. Элдик ақылмандык **«Бала билет, билбесе неге күлөт»** деп бекеринен айтпайт. Чынында, үңүлүп байкасак, энеси капа болуп, кайырып

турса, эмчегинен сүт жакшы чыкпай, бала какылдап көп ыйлай турган болот. Эненин көлөкөлүү маанайы балага берилет. Ошон үчүн кыргызда «Энеде кээр болбосун, мээр болсун» - деп айтылат. Эгерде апасынын маанайы жарык болуп, жүрөгү кубанышка толуп турса, бул маанай балага да өтүп, ийиген эмчекти наристе балкылдатып соруп, андан ары көшуп, мемиреп уктап да кетет.

«Бала тарбиясы – бешиктен» деген накыл да жөн жерден айтылбаган. Педагогикалык психологиянын жана этнопсихологиянын адистери бешик ырынын мукамдуу авазы ымыркайдын музыкалык туюмун ойготорун, кулагын эне тил сөзүнө үйүр кыларын, бешик ыры наристенин психикасынын аң сезимсиз катмарларында (бесознательный слой психики) фиксацияланарын белгилешет.

«В современной антропологии, под влиянием культурной психологии все более утверждается взгляд, что культура начинает входить в психику младенца и оказывает на нее влияние самого момента его рождения. Новорожденный, едва он появился на свет, подвергается целому ряду культурно-обусловленных манипуляций. Таким образом, ребенок, едва он родился, становится объектом культуры. А поскольку он превращается в объект культуры, с которым осуществляются культурные манипуляции, включая обращенную к нему речь, ему приписываются культурные характеристики, он воспринимается сквозь призму культуры, то младенец со своего первого вздоха оказывается артефактом. Так культура наряду с биологическими и социальными факторами влияет на саму формирующуюся структуру психики человека» (Современная этнопсихология – Минск, Харвест, 2003, 140-141-беттер).

Бир сөз менен айтканда, сүйүнчүлөө, бала оозантуу, көрүндүк берүү, жентек той, жентектөө, бешик той, тушоо кесүү сыйкутуу керемет каада-жөрөлгөлөрдү жасоо учурунда өкүм сүргөн шатыратшатман, ак көрпө жайыл маанайдын, аба жарып айтылган тилем-каалоолордун жаркын энергиясы ата-эненин толкуунданган жан дүйнөсүндө аккумуляцияланып, алардын кубаныштан дүкүлдөп соккон жүрөгү, бакылдап ийиген эмчеги аркылуу балага өтөт. Бешикке салып жаткандагы «Азем бешигине жата гой! Атаң жаткан арча бешик, ак бешик сага кут болсун! Ата наамын сактаган эр болгун! Эне наамын сактаган уз болгун! Эл-журттун камын

ойлогон шер болгун!», деген чоң эненин мээриминин ысык табынын алдында наристе магдырайт, мемирейт. Дагы айталы, энесинин кыңылдаган бешик ырынан төгүлгөн илептин алдында бала көшүйт. Тушоо кесүү маалындагы ата-энесинин, айланадагылардын жаркын жүздөрүнөн, кубанычтуу бакашкаларынан наристе үйдө бир жакшылык болуп жатканын сезип, бети албырып, барбаландайт. Демек, өйдөтөгү шаңдуу каада-жөрөлгөлөр наристенин психикасына түздөн-түз таасирин тийгизет деп, ишенимдүү айтууга болот. Энесинин ичинде - «баланын үйүндө» биологиялык комфорттуу шартта жаткан бала, тышка чыкканда да өйдөкүдей этномаданий комфорттуу жагдайга, гумандуу социалдык атмосферага түш болот. Мунун өзү баланын психикалык саламатчылыгы учун жагымдуу өбөлгө болуп кызмат кылат. Демек, кыргыз чөйрөсүндөгү жанагындай этнопедагогикалык гумандуу иш-чаралар баланын адам болуп түзүлүшүнө өзүнүн үлүшүн кошот. Сүйүнчү, көрүндүк, жентек той, бешик той, тушоо той салттары баланы социалдаштыруунун өзүнчө бир кыргызча стили, өзүнчө бир кайталангыс этнопедагогикалык усул десек болот.

Ата-эненин таалим-тарбиясында өсүп жаткан өспүрүм ошол эле учурда кийинки кенже бөбөгү төрөлгөндө салт боюнча «сүйүнчү» айтып, тууган-туушкандарга чуркап, ата-энеси менен кошо баягы жентек тойдун, бешик тойдун, тушоо тойдун түйшүгүн жана кубанычын баштан кечирип, энем менен атам мен туулганды, мен бир жашка чыкканда да мени ушинтип жөрөлгөлөп, ак тилектери менен аздектешкен туралы деп, ичинен ыраазы боло толгонуп, ойго чөмүлөт. Дагы өнүп-өсүп, чоң киши болгон чагында ата-энесинин ат көтөргүс, төө көтөргүс мээнетине көзү жетип, атасынын үмүтүн, апасынын ак сүтүн актоону ал өмүрүнүн максаты катары туюнуп калат. Ал учун бир төцирден башка ата-энеден өткөн улуу жана ыйык нерсе жок. Уул-кыз ата-энесинин өмүрүн, өлбөстүгүн тилейт. Бирок аттигинин, бу жер үстүндө түбелүктүү эч нерсе жок экен да. Ушундан улам кыргыз уул-кызы мына момундай ырды армандуу нота менен ырдай жүргөн:

Тогуз ай бою көтөрүп а,

Толгонуп сөөгү сыйзаган а.

Он ай бою көтөрүп а,

Омуртка сөөгү сыйзаган а.

Түн уйкусун үч бөлгөн а,  
Түйшөлүп, эмчек эй сүт берген а,  
Энен бир өлбес эй болсочу а.  
Ак жолборстай чамынган а,  
Алтындан кемер эй тагынган а,  
Акыл-насаат оу кеп айткан а,  
Ар бир кебин оу даана айткан а,  
Асасын алыш ай колуна а,  
Атаң бир өлбес ай болсочу а.

Бул ырдан кыргыз баласынын ата-энеге карата болгон бийик адеп-ыйманы айкын-ачык көрүнүп турат.

«Сүйүнчү», «көрүндүк» менен шандуу тосулуп алышын, кымындаидынан алпештелип, мээримге бөлөнүп багылган, андан ары салттуу «сал билек, сары майга мал билек» оюну менен эркелетилип, ата-энеси менен гармонияда торолуп, чоңойгон чүрпөнүн психикалык ден соолугу чыц келип, ал бала энесине жана атасына бөтөнчө ынак болуп, алар менен жан дүйнөсү жуурулушуп калат. Мынакей, кыргыз менталитетиндеги эне-атаны өзгөчө урматтоонун этнопсихологиялык тамыры кайда жатат. Мына ушинтип, кыргыз көчмөн цивилизациясында ата-эне өзүнө карата болгон уул-кыздын урматтоо сезимин алардын ымыркай кезинен баштап, жогорудагыдай кайталангыс уникалдуу, гуманисттик маңызга ширелген этникалык процедура менен түптөй билген.



## **6. “МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ КӨП ТИЛДҮҮЛҮКТҮН ПЕДАГОГИКАСЫ**

СССР мезгилинде бизде негизинен кыргыз-орус кош тилдүүлүгү даңазалана尔 эле, үгүттөлөр эле. Бүгүнкү активдуу коммуникациянын жана интеграциялык процесстердин шартында кош тилдүүлүктүн – кыргыз-орус тилиинин жетишсиздиги жана көп тилдүүлүктүн өктөм зарылдыгы айқындалып чыга келди. Биз кыргыздар дүйнөдө жашап келе жаткан маданияттарды, цивилизацияларды, континенттерди бири-бирине карши койгон, бир жактуу кыймылы бар көчөгө окшогон ар кандай «фундаментализм», «Востокоцентризм», «Европоцентризм», «этноцентризм» деген сыйктуу түркүн «измдерден» оолак болгонубуз оң. Азыркы заман маданияттардын, цивилизациялардын диалогунун заманы. Дегеле, жакшылап үңүлүп көрсөк, түпкүлүгүндө бир калктын маданияиы экинчи бир калктын маданиятына карши келбейт. Адам кайсы гана жерде, континтте, аралда жашабасын бардык жерде адам.

Ал эми адамдын жаратылышы негизинен бир. Биз бардыгыбыз адам балдарыбыз. Адамзаттын маданий өнүгүшү көп түрдүү болгону менен ал көптүрдүүлүктүн түпкү насили бир. Дүйнөнүн маданий полифониялуулугу- бирдиктүү адам жаратылышынын ар түркүн кырларынын көрүнүшү. Чын-чынында, бири-бирине карама-карши турган Батыш жана Чыгыш деген деле жок. Болгону, Адам ата тукумдарынын маданияты плюралисттүү, дүйнөлүк бир түпкү өзөктөн чачырап чыккан түркүн бутактар бар. Демек, дүйнөдөгү маданияттардын диалогунун, алгоолшууларынын жана өз ара баюуларынын жактоочусу болуу толук логикалуу. Биз жалпы адамзаттын казынасындагы орток асылнарктарды, алатоолук балдардын этикалык-рухий жактан өркүндөшүнө, асылданышына сүрөө боло турган универсал деөлөттөрдү өздөштүрүүгө, жергилиткүү кыртышыбызга адаптациялап синцирүүгө, бул аркылуу өзүбүздү байытууга умтулушубуз абзел. Эгерде биз Конфуцийдин, Махатма Гандинин, Лев Толстойдун, Гетеинин этикасы менен философиясын өздөштүрсөк, эл аралык этикетти үйрөнсөк уттай коёбузбу? Дүйнөлүк алдыңкы технологияны, инновациялык жаңылыктарды өздөштүрбөй туруп, биз кантит алдыга ийгиликтуу жылабыз? Ал эми жер үстүндөгү түркүн маданияттардын өз ара диалогу, ар кайсы континеттердеги инновациялык жаңылыктарды

өздөштүрүү кыргыз шартында чет тилдерди билүүсүз, көп тилдүүлүк өнөрүсүз мүмкүн эмес.

Биздин кыргыздын рух казынасында көп тилдүүлүктүн философиясы илгертен эле жашап келген. Буга улуу «Манастагы» баатыр Ажыбайдын 70 түрлүү элдин тилин билген керемет өнөрү күбө болот. Ажыбай «Манаста»: **«Кара тилин кайраган, калың тоопто сайраган, жетимиш түрлүү тил билген, жетимиш түрлүү зл көргөн»** деп мунөздөлөт. Ал эми “Семетейде” Ажыбайга мындайча кен-кесири баа берилет:

“Кең көкүрөк, бото көз,  
Келберсинки, жайык төш,  
Кара тилин кайраган,  
Кан алдында сайраган,  
Жети бөлөк тон кийген,  
Жетимиши уруу тил билген,  
Жазы жаак, жалпак тил,  
Жаңылбас кара көмөкөй,  
Жүйөөсүн таап кеп билгич,  
Жүгүрүк, чечен, эп билгич,  
Адамзаттан таңдайлуу,  
Адамдан чолпон маңдайлуу,  
Ырыстуу элдин күндошу,  
Атаң Манас кабылан  
Ырысына табылган,  
Аргын уулу Ажыбай”.

Ажыбай көп тил билгендиги менен гана өзгөчөлөнбөстөн, кара тилин кайраган кара жаак чечен дагы, хандардын алдында сайраган дипломат-элчи дагы, татаал турмуштук кырдаалдарда жүйөөсүн таап кеп айтып, кыйын-кыстоо абалдардан эбин таап чыгып кеткен айлакер дагы, жалтанбаган баатыр дагы, эр Манастын ырысына табылган жан жолдошу да болгон. Манастын мамлекети ушундай Ажыбайга окшогон инсандар аркылуу өзүнүн эл аралык мамилелерин жөнгө салып турган.

«Манаста» кыргыз калкы токсон түрлүү эл менен карым-катышта болот. Айтылуу Көкөтөйдүн ашына төгөрөктүн төрт бурчунан калк чогулат. Биздин жергени аралап өткөн Улуу Жибек Жолу да кыргыз баласын алыстагы узун элдин учунан, кыска элдин кыйырына алып барган. Ушундай эл аралык карым-катнаш

тажрыйбасынан улам кыргыз эли көп тил билүүнү — эң маанилүү турмуштук зарылдык катары аныктаган. Көп тилдүүлүк өнөрү кыргыз жамаатынын эл аралык аброюонун жана калк аралык карым-катышынын тиреги болуп келген.

«Манаста» көп тил билүү өнөрү жагынан жалаң Ажыбай гана эмес, эл аралык масштабдагы чабарман жаш Айдар да айырмаланат. Жаш Айдар эпосто мындайча мүнөздөлөт:

«Ар жумушка дилгирген,  
Алтымыш түрдүү тил билген,  
Ары тилмеч, ары акын,  
Ар жакшыга көп жакын.  
Ыраакы, жакын иш кылсак,  
Ыкчылдыгы бар эле,  
Жалпы кыргыз журтунда,  
Жакшы болчу бала эле.  
Жаман, жакшы сөз келсе,  
Жатык жооп кайтарган,  
Тыңчылдыгы бар эле,  
Усталарга кошулса,  
Сырчылдыгы бар эле,  
Узактан сөздү көп айткан,  
Ырчылыгы бар эле».

Атактуу «Көкөтөйдүн ашына» байланыштуу кабарды ар түркүн тилде сүйлөгөн алыссы-жакынкы ар башка калктарга дал ушул «алтымыш түрдүү тил билген» жаш Айдар жеткирет. “Көкөтөйдүн ашында” Каркырага ар түркүн тилде сүйлөгөн “кумурскадай жайнаган” алыссы-жакынкы ар кандай калктардын топтолушунда жаш Айдардын ролу зор.

Ой келет. Ажыбай менен жаш Айдар сабаттуу болушканбы, бул полиглоттор же бир атайын тил үйрөтүүчү жайда машыгышканбы, окушканбы? Мынчалык көп тилди билүүгө алар кантеп жетишиши? Ошол доордо кандайдыр бир окутуу деген болгонбу? Мындај түкшүмөл бир жагынан бекер жерден эмес. “Манас” эпосундагы фактылар Бакайдын да, Каныкейдин да, кырк чоронун да, Акбалтгынын да, калк башкарған хандардын да, Манас баатырдын өзүнүн да сабаттуу болгонун күбөлөйт. Маселен, айтылуу хан Көкөтөйдүн ашын берердин алдында «кабарды кандай кылабыз, калкты кандай жыябыз?» - деп кыргыздар өздөрүнчө кеңеш

курушканда Байдын уулу Баймырза ашқа чакырыла турган Таластагы падыша Манастын билимдүүлүгүн атаяй белгилейт. Баймырзанын Манастын билим сабаты жөнүндөгү сөзүнүн ырастыгы төмөнкү окуя менен да тастыкталат. Эпостогу айтылу алты ханды эске түшүрөлү. Манаска оппозиция болгон ошол алты хандын элчилер алып келген катын Манас өз колуна алып, өз көзү менен окуп чыгат (“Ойрон болгон султаның, **окуп-окуп билди эми, мыйыгынан күлдү эми**”). Мунун өзү Манастын кат билген илимдүүлүгүнүн далили. Ошондой эле, Каныкей энебиздин сабаттуулугу анын көз жашын төгүп, Чоң Казаттан Таласка кайт деп Манаска кат жазғанынан көрүнөт. Каныкей өзү даярдаган кырк чоронун аскердик кийимдеринин жакаларына алардын аттарын да жазып, кошо тигип көйт (“**Жабыштырган каты бар, жакасынын ичиинде**”). Каныкей энебиздин кырк чорого «**атынды окуп кийээрсии**» дегенине караганда, Манастын чоролорунун да сабаттуу экендиги байкалат. «**Келген катты зор Бакай, келиштирип окуган**», «**Билбекенди билгизген, билимдүү экен Акбалта**» деп айтылат «Манаста». Демек, Манас баатырдын акылчы-насаатчылары акылман Бакай менен Акбалта да сабаттуу.

Бир катар окумуштуулар (Н.Бернштам, М.Ауэзов) Манас баатырдын чыккан доорун байыркы кыргыз-турк доору (V-IX кылымдар) менен байланыштырышат. Эгер ушул ырас болсо, анда Манас атабыз, анын чоролору жана замандаштары, Ажыбай, жаш Айдар ошол замандарда колдонулган рун жазуусу аркылуу сабаттарын ачкан деп айтуу жөндүү болмок. Аныз да биздин замандын V-IX кылымдарында кыргыздардын өзүнүн жазуусу, алфавити болгондукун тарыхчылар далилдеп отурушат го. 1992-жылы «Мектеп» басмасынан чыккан «Кыргызская диаспора зарубежом» аттуу китептеги: «Энесай менен Тывада табылган 120дан ашуун байыркы кыргыз жазмасынын эстеликтерин эске алганда, элдин сабаты жогору болгон» деген жыйынтык бекер жерден эмес. Демек, Манас заманында кандайдыр бир формада, кандайдыр бир даражада адамдарды окуткан билимканалар, тил үйрөткөн кээ бир жайлар болгон деп болжолдоого болот. Айтмакчы, Орхон-Энесайдагы кыргыз уулу Йаглакардын эстелигинде төмөндөгүдөй сөздөр рун тамгасы менен чегилип жазылган: «**Окутуучума жүз эр, турак (жай) бердим. Уулум окутуучундай бол**». Бул сөздөр энесайлык кыргыз жамаатында окутуу, өз мезгилинин шартына

ылайык билим уюму деген нерсе жашагандыгынан кабар берип турат.

«Манастан» улам айтаарыбыз, кыргыз эли илгертен эле илим-билимге тоң маани берип келген. "Билим адамдын канаты", "Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө каранғы" деген өндүү маңызы терең макалдар ошол Манас доорунан түптөлүп чыкса керек деп айтпай кое албайбыз. Кат-сабаттуу, билимдүү, илимдүү болуу – бул бизге ата-бабалардан калган насыят.

«Манастагы» Ажыбай менен жаш Айдардын тил өнөрү – бул символ. Бул экөө – кыргыз калкынын көп тилдүүлүк жөнүндөгү философиясын көтөрүп жүргөн каармандар. Бул экөөнүн өнөрү – калк аралык карым-катьштын, диалогдун символу, калктардын өнөр казынасын өздөштүрүүнүн жолчырагы. Ажыбай менен жаш Айдардын көп тилдүүлүгү – бул Манастын бизге калтырган идеалык-руханий мурасы, калкыбыздын эл аралык, интернационалдык даанышмандыгы.

СССРдин тушундагы идеологиялык «темир көшөгө» (железный занавес) биздин Ажыбайдын, жаш Айдардын, Улуу Жибек Жолунун тилдик салтын кыргыз-орус кош тилдүүлүк саясаты менен гана чектеп, тар алкакка камап келген. «Советтик эл – тарыхый жаңы жалпылык» деген империялык ураанга жамынган идеологиянын кесептенин биз Жапан, Кытай, Араб, фарс, хинди, урду, түрк тилдери сыйктуу чыгыштын улуу тилдерин кенен-чонон үйрөнүүгө мумкүнчүлүк ала албай келдик.

Эгемендүүлүктүн, демократиянын кырдаалында республикабызда Ажыбайдын, жаш Айдардын салты ақырындап жанданды. Окуу жайларында Европа жана Азиянын ар түркүн тилдерин үйрөнүү активдүү түрдө колто алынып жатат. Тил билүү – дил билүү гана эмес, дүйнөлүк алдыңкы көчтү кууп жетүүнүн, экономиканы көтөрүүнүн жолу, адамзат топтогон илим-билим казынасынын алтын байлыктарын төтө жол менен үйрөнүүнүн, сицириүүнүн ишенимдүү ачкычы.

Бир сөз менен айтканда, өтүмүш-тарыхыбызда жашап келген «Манастын» көп тилдүүлүк философиясын, Ажыбай баатырдын салтын жандандырып, осуятын орундан, актуалдаштырып, дагы да турмушка активдүү киргизүү – өлкөбүздөгү тилдик тарбиянын муктаждыгы.

## **“МАНАС” ЭПОСУН ОКУТУУНУН ЖАНДУУ ПРАКТИКАСЫНАН БИР ҮЗҮМ**

### **МАНАС РУХАНИЯТЫН МУУНДАРГА ЖЕТКИРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК МЕХАНИЗМДЕРИ**

(Эл мугалими Бектур Исаковдун “Манасты”окутушу)

#### **1. Авторитардык-акимчил педагогикага айылдык мугалимдин альтернативасы**



Б.Исаков өзүнүн бир макаласында бала деген нерсеге байланыштуу өзүнүн көз карашын төмөндөгүчө жазат: «**Баланы окутууга жана тарбиялоого өзгөчө аяр, кылдат, жооптуу мамиле зарыл. Бала - кайсы заманда болсада, ал күл эмес, мойнуна сорпо тогулсо да, баш котөрбөй отура берген макоо эмес, же эч кимге, эч нерсеге тиешеси жок, күнүмдүк милдетинен башкага көзү жетпеген макулук-маңкурт эмес.**» Терең байкасак, бул сөздөрү менен педагог Б.Исаков келечекте чабыттап асманга

уча турган «каркыраны» балапан кезинен канатын кырккан догматикалык окутууга, тарбияга, баланын балалыгын тебелеп-тепсеп, аны биреөлөрдүн эркин элпек аткарган «тактекеге» айланткан авторитардык-акимчил педагогикага каршы экенин туйгузуп жатат.

Мындан улам момундай ойду баса белгилөөнү туура көрөм. Жаш муундун ишенчээк абалынан пайдаланып, баланы баш ийдирип, сөzsүз угууга милдеттүү кылып, тыштагы эрежелерди, ынаным-ишенимдерди тануулап үйрөтүп, өзүнүн түшүнүктөрү менен идеяларын бирден бир катасыз деп эсептеп, жеткинчекти ошол түшүнүк, идеяларды талдабастан механикалык түрдө кабыл алууга көнүктүрүп, чүрпөнүн эркиндигин басып, көрсөткөн из менен ээрчип басууга адаттандырып тарбиялоо, жаш

«кулунчактын» көз карашын зордоп, диктат менен калыптаңдыруу бул педагогикалык антигуманизм болуп эсептелет. «Адат адамдын экинчи жаратылышы» же «Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат» дегендей, кичинекейинен эркин ойлоосу түмчуктурулуп, тууроого, сырттан агып келген түшүнүктөрдү «чайнастан» «бүкүлү» жута берүүгө көнгөн өспүрүм, кийин чон киши болгондо да, бул көнүмүшүнөн оңойлук менен кутулалбайт жана ал бир нерселерге китеpterde ошондой жазылгандыгы учун гана, авторитеттер ошентип айткандыгы үчүн гана ишенген, жандуу турмушка даяр жоболордун көз айнеги менен караган доктриник кейип калышы мүмкүн.

Мына ушундай окуу-тарбия туундусунан аябай чочулагандыктан Бектур Исаков ейдөкү оюн улантып, мына моминтип жазып отурат: «**Ой жүгүртүүдөгү эң коркунучтуу душман далилге таянбай, танууланган даяр пикирлерди, жоболорду, цифраларды үстүрт жаттап, билип алуу, көкүрөктөн кайнаш чыгуучу менчик ойлонун тонуп калышы жана шек санатпаган маңыроо ээрчимелик**» (Б.Исаков, «Буудайык» дастанын окутуу – Талас, 2002, 31-б.).

Бир жагынан алганда, тескерисинче, ошол «көкүрөктөн кайнаш чыгуучу менчик ойлору тонгон, шек санабаган ээрчимелик» еткон СССР тушундагы административик-бүйрукчул системага керек болгон. Айтмакчы, тоталитардык түзүлүштүн коркунучтуу душманы адат катары көзкарандысыз эркин ойлонгон, башка вариантарды, белөк жолдорду издең алтернативалуу ой жүгүрткөн инсан болот. Мындай суверендуү инсан тоталитардык тартиппердин тосмолорун жана алкактарын жарып кетүүгө, жашап турган коомдук системага шек келтирүүгө жөндөмдүү. Мына ушундан улам эмне үчүн кечээки СССРдеги акимчил-бүйрукчул мамлекет өз атуулдарынын аң сезиминин үстүнөн көзөмөл жүргүзүп, коммунисттик духта ойлонбогон «ээнбаштарды» «дисиденттерди» катаалдык менен жазалап тургандыгын түшүнүү кыйын эместирир. Ал кездеги мектепке болгон социалдык заказдын талабы – дүйнөдөгү жападан жалгыз «туура» теориянын негизинде өнүгүп, «гүлдөп» бараткан мамлекеттин алдында жүгүнүп, дайыма макул деп турган, башкаруу бийлигинин токтомдорунун, партиялык съезддердин чечимдеринин духунда ойлонгон, өзүн уставдагыдай, окуу китебиндегидей алыш жүргөн «үлгүлүү»

функционерлерди, жашап турган тартилтердин адвокаттарын, «тетиктерди», советтик массалык маданияттын өкүлдөрүн тарбиялап чыгаруу болчу. Окутуунун технологиясы да ушул мүдөөнү жүзөгө ашырууга ылайыкталган эле да. Педагогикалык практикада окуучунун жүрүм-турумун жана аң сезимин көбүнчө тыштан башкаруу, коррекциялоо, сырттан авторитардык жол менен жөнгө салуу, калыптаандыруу идеясы үстөмдүк кылган. Окуучу субъект эмес, объект болгон. Мугалим өзүн класста начальник, «акыркы чындыкты» билген кожоюн катары сезген. Академик Ш.А.Амонашвили темендөгүдөй деп бекеринен жазган эмес: «Авторитардык-императивдик педагогикалык процессте окуучунун окуу ишмердиги көбүн эсе кулак түрүп угууга, аткарууга, кайталоого, жооп берүүгө кирилтер болгон. Педагогикалык процесс – бутундөй диктат. Балага бардыгы диктовка кылышат: билим дагы, адеп-ахлак дагы, айланадагы турмушка кантип баа бериш керектиги дагы, ынаным-ишеним дагы. Окуучуларга мугалимдин нускоолорун, насааттарын «ляппай» деп ийилип кабыл алуу үлүшү гана калат». Бул жерде алиги Горбачевдук кайра куруу башталгандыгы бир окуучунун: «Сочинение жазганды жаман көрөм, анткени өз оюнду жазсаң «3» же «4» аласың, ал эми көчүрүп жазсаң «5» коюшат, себеби көчүрүлгөн иште «туура ойлор болот» деп», - жазганнын да эске түшүрө кетели. Авторитардык-императивдик педагогикада баланын сын көз менен карап өз алдынча ойлонуусу эмес, негизинен репродуктивдик ишмердиги, алдына суроо коюп, изденгендиги эмес, кабыл алуусунун автоматизми көбүрөөк маанилүү болгондугу чындык. Ушундай окуу-тарбия системасынын «уюсынан» учурунда «адамда жеке пикир деген болбош керек» деп Едигейди жемелеген Таңсыкбаевдер, чабан Бостондун прогрессивдүү эркин ой жүгүртүүлөрүнөн «социализмдин негиздерине кол салууну» жана «кулактык демагогияны» көргөн парторг Кочкорбаев (Ч. Айтматов «Кылым карытар бир күн») өндүү догматик тиитер, жашап турган тоталитардык тартилтердин миллиондогон жактоочулары жана сакчылары өсүп чыккан. 90-жылдардагы шайлоолор учурундагы өз пикири жок ээрчиме көпчүлүк, өз алдынча МЕНи көрүнбөгөн жетеленме масса жөнүндө республикалык газеталар күйүп-бышып бекеринен жазбаган чыгаар:

Акыр жүрүп кандай «түшүм» алдык биз,  
Жаш баланы тарга камап кыскандан?  
Бүгүн аның, бүжүрөгөн бечара,  
Өз алдынча ой чурката албаган.  
Бөлек ооздон жатта алган сөздөрдү,  
Тотуушча кайталоодон талбаган.  
Чиновниктин колундагы кол жоолук,  
Акка каршы буйрук менен ок аткан.  
Бирөөлөрдүн жетегинде жашаган,  
Кимге керек күн карама ал адам.

Демократия учурунда ушул өз алдынча инсандык МЕНдин дефицитинин азабын кыргыз коому аябай тартты.

Ырас, советтик билим берүү системасында чыгармачыл духтагы новатордук педагогика да болгон. 80-жылдардагы В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, И.Н.Ильин, И.П.Волков, М.П.Щетинин, В.Б.Никитин, Ш.А.Амонашвили, Л.Никитина, В.А.Караковский сыйктуу новатор-педагогорду эске түшүрөлү. Булар баланы эн жогорку баалуулук катары санашип, окуучуну личность катары өнүктүрүү идеясын туу кылып көтөрүшкөн. Ушул новатор-педагогордун катарында учурунда Кыргызстанда кыргыз тили жана адабияты мугалими Бектур Исаков турган.

Б.Исаков ошол акимчил-буйрукчул системанын шарттарында окуучунун жанагындай эч нерседен шек санабаган «маңыроо, зэрчиме», доктриналуу дүйнө кабылдоосуна альтернатива издейт. Ал доктриналык, авторитардык окуу-тарбия усулуна кайчы турган өзүнүн альтернативдик педагогикалык көз карашын мындайча жарыялайт: «Окуучу ой жүгүртсүн, изденесин, шектенесин, ырастасын, талдасын, жаңылсын, ондосун, талашсын, өз оюн далилдесин. Ушунун баары баланын өзүнүкү болууга тийиш. Бул жерде мугалимдин кийлигишүүсү өтө опурталдуу, анткени анын айтканы кадиксиз чындык катары кабыл алышат да, окуучу түйшүксүз, изденүүсүз, негиздөөсүз эле даяр калыпка салынып калат, бул өтө зыян, инсандын өзүнчөлүгүнүн калыптанышына терс таасир кылат. Ошол себептен мугалимдин кийлигишүүсү башкача өңүттө жүрүшү зарыл: ал кейгөй маселени чиелентсин, кызуу талаш-тартышка айландырысын. Бирок эч качан «Бул туура, бул туура эмес» деп өз өкүмүн айтууга тийиш эмес, анын ордуна «Мен да кызыгып

калдым, мурда ойлобонмун, оюнду дагы өнүктүрсөн, далил менен бекемдесен» деген өндүү сүйлөөгө тийиш. Мугалим өзүн чектеп, балдардын эркин ой жүгүртүшүнө көмөк көрсөтөт. Алдыңкы планга окуучу чыгат, анткени ойлордун, пикирлердин, туундулардын автору (мейли ал туура, же туура эмес болсун) – бала. Себеби окуучу баарын өз акылына салат, салмактайт, калчайт, салыштырат, далилдейт. Мында бала өз оюн айтып гана тим болбостон, аны коргоого, башкалар менен талашка чыгууга тийиш».

Тоталитардык мамлекеттин перифериясы болуп эсептелген ал кездеги эллеттик Кыргызстандын шартында окуучунун өз алдынчалыгына басым койгон мынданай концептуалдык көз карап демейки эмес жаңылык жана керек болсо, өзүнчө бир граждандык-педагогикалык эрдикке тете нерсе болгон.

## 2. Бектур Исаковдун жаңыча педагогикалык философиясы

Алдыда татаал жана оор милдет турган эле. Баланын өз алдынчалыгына эсеп кылган ушундай окутууну жок дегенде өзүнүн классында жүзөгө ашыра баштоо үчүн бир катар шарттар керек эле. Ошондой шарттардын бири жаттоого жана репродуктивдик ишмердикке көнүп калган окуучуну, анын өзүнүн иш жүзүндө башкача бала экендигине жана өзүнө карата болгон ишенимин, өз күчүнө болгон ынанымын ойготтуу керек получу. Бектур Исаков классындагы балдарга моминтил кайрылып турат: «Сiler киши-робот эмессинер, эркин дүйнөсүнөр. Ар бириңдердин мүмкүнчүлүгүңөр чексиз. Ар бириңде таң калаарлык шык, жөндөм, талант бугуп жатат. Адам кээде өзүндөгү ошол улуу, асыл нарктарды ойготпой жүрүп отуп кетет. Биздин максат - ошолорду ачуу. Дүйнөнү өз колунар, өз акылынар менен ача аласынар. Силер миң тилдүү, миң үндүү конгуроосунар. Баарынардын көндөй окшош болуп калышынарды каалабайм» (1986-жыл). Балага карата болгон мынданай педагогикалык оптимизм Бектур Исаковдун мындан аркы педагогодук ишмердигинин кыймылдаткыч күчү болуп калды десек жаңылышпас элек.

Б.Исаков баланын өз күчүнө, өз мүмкүнчүлүгүнө болгон ишеничин жаратып, окуучуну ойлонтуп, издентип, шектентип,

талдатып-талаштырып, өз оюн далилдетип окутуунун зарылдыгы жөнүндөгү идеяга дароо эле келе койгон эмес. Адегенде ал көп мугалимдин бири болуп эле ишин баштаган. Б.Исаков мындайча эскерип жазат: «Мектепке жаңы иштеген жылдарым, университеттик билим, ага айкалышкан жигердүү аракет менен мугалимдик турмушка аралаштым. «Манас» эпосун IX класска өтүүгө туура келип калды (1965-1966-окуу жылы). Өксүктүк сезилген жок. Окуу китептин негизинде сабакты таблицалар, схемалар менен шөкөттөп өттүм. Натыйжа жаман эмес эле. Балдар эпос жөнүндө жалпы маалымат алыш, теманы, идеяны, образдарды, анын вариантыны, манасчыларды, жыноочуларды, изилдөөчүлөрдү ж.б. үйрөнүштү. Өтүлгөн темалар боюнча окуучулар шартылдап сүйлөп беришчү. Программалык талап да аткарылып жаткан эле. Эмнени кааласам, ошого жетиштим. Болжол менен окуучулардын 80-90 процентти «4», «5» деген бааларды алууга жетишкен болчу. Ийгилик катары эсептөп, балдардын билгенине ыраазы болуп калсам болмок. Бирок окуучулар билүүгө тийиш болгон эң керектүү, эң зарыл нерсени таштап кетиптирмии» (Б.Исаков, «Манас» эпосун окутуу. – Фрунзе, Мектеп, 1989., 4-5-беттер).

Педагогдун бул эскерүүсүнөн улам Россиянын педагогикалык турмушунда болгон бир окуя аргасыздан эске түштөт. Россиянын бир мектебиндеги Т.И.Елисеева аттуу жаш тарых мугалими тарых сабагында өзүнүн кең кругозорун, эрудициясын көрсөтүп, тарых боюнча маалыматтарды аябай мол билерин демонстрациялап, класстагы окуучуларга цифраларды, фактыларды, архивдик сейрек маалыматтарды, окуялардын хронологиясын жамгырдай жаадырып, “мөндүрдөй” төгүп сабак өтүп жүргөндүгүн, балдардын анын лекцияларын ооздорун ачып, таңыркап угушканын, ал буга ичинен сыймыктанып, өзүн эң мыкты мугалим катары сезип келгендигин эскерип жазган. Бир күнү Татьяна Ивановнанын сабагына И.В.Гиттис аттуу тажрыйбалуу методист-текшерүүчү келип катышат. Текшерүүчү-методисттин эки saat бою сабагын сын көз менен талдаганы Т.И.Елисеева үчүн күтүүсүз болот жана эсин эки кылат. Көрсө, Татьяна Ивановна окуучулардын алдында өзүнүн монологун гана айта бергенге көнүптүр. Окуучулардын репродуктивдик мүнөздөгү жоопторуна 4-5-деген бааларды коюу менен канаттанып келиптирил. Класстагы балдар эжекесинин даяр

маалыматтарын былк этпей угуп отуруу менен гана чектелишип, анын айткандарын кайталап жооп бергенге адат алышыптыр. Демейде “тили буудай кууруп” жооп берчү окуучулар текшерүүчү-методисттин оцой эле, бирок проблемалуу мунөздөгү суроолоруна мукактансып жооп бере альштай, өз алдыларынча ой жүргүрткөнгө көнүшпөгөндүгүн билгизишип, ал эми педагог болсо, класста балдарды окуу ишмердигинен оолак кармап, негизинен тышкы эффекттерди туудурган кооз риториканын алкагында иш жүргүзүп келгендигин айгинелеп коёт. Мына ошентип, мен мыктымын деген мугалимдин текшерүү учурунда өзүн көп жагынан “педагогикалык жетишкендиктүн” иллюзиясы менен алдап келгендиги ачыкка чыгып, Елисеева мындай капыл-тапыл айтылган чындыкка көнө албай, психологиялык кыйын абалга тушугуп, бирок бул текшерүү ага эмнеси болсо да чоң сабак болуптур.

Бектур Исаковдун жогорудагы эскерүүсү кандайдыр бир даражада Т.И.Елисеева менен болгон окуяга түспөлдөшүп турат. Бул жерде эки мугалим сабакта берилген маалыматтарды, окуу китебинде, окуу куралдарында жазылган фактыларды, окуялардын тизмегин, окуучулардын жаттап, репродукциялап, “фотографиялап”, кайталап, шартылдата айтып бериши, “4”, “5” алганын ийгилик катары көрүп, көтөрүңкү маанайда компоё тартышкандыгы менен бири-бирине негизинен окшош.

Чынында мунун түпкүлүгүндө педагогикалык жетишкендикке жатпастыгын Т.И.Елисеевага текшерүүчү методист И.В.Гиттис тушундуруп берген экен. Ал эми бул маселеде Бектур Исаковдун көзүн ким ачты? Ага анын өзүнүн ички инсандык маданияты жана педагогикалык сергек туюму жардамга келген. Бектур агадын өзүнө сөз берели: “**Бетке айткан сөздүн заары жок**” деп өксүктүү сындоо, кемчилигин чукуп көрсөтүү өтө зарыл. Аны уккан киши чычалаган күнде да, өзүнүн кыйшыгын башкалардын көзү менен көрөт. Сындоочулук кемчилики көзгө сайып көрсөтүү менен, ал өксүктүү ондоого кыйыр түрдө жардам берет. Манас да, Алмамбет да, Чубак да кемчиликтөрүнүн моюнга ала билишкен. Бул ар бир атуул үчүн сабак. Ал эми мугалимге коюлган талап бөтөнчө. Мугалим баарынан мурда өзүн өзу көрүп туруга тийиш. Ал эми өзүндү өзүн көрүп турруу деген эмне? Ал үчүн жүргүзүп жаткан ишиди талдап, натыйжасын текшер. Ошондо кемчиликтөр алакандын

отунда тургандай даана көрүнот. Андай мүчүлүштөрдөн коркуп, ага кол шилтеп, аны жашыруунун кереги жок. Негизгиси – кемчиликті, аны жараткан себептерди үйрөнүү, андан куттуулуу үчүн күрөшүү керек” (Б.Исаков, «Манас» эпосун окутуу. – Фрунзе, Мектеп, 1989., 4-бет). Мына ушундай өзүн өзү сыйнадай, өзүн өзү көрө билүү, өз ишин өзү талдай билүү билгилүгүнен улам мугалим Бектур өйдөтө өзү жазгандай, сабактын жүрүшүндө “окуучулар билүүгө тийиш болгон эң керектүү, эң зарыл нерсени таштап кеткендигин” көрө алган. Ал окуучулардын жанагындай репродуктивдик мунөздөгү шартылдатып айткан жоопторуна канаттанып, кээ биреөлөр ойлогондой “мындан артык эмне иштейт злем, башкалар жыргатып жиберишиптириби, алдыңкыдан кийин, арткыдан мурда, арабаны кылдыратып иштей берүү керек” - деп, журө берсе деле болмок. Бирок Б.Исаковдун натурасы табиятынан тынчы жок, күжүрмөн духтагы натура эле. Ал изденүү үчүн, күрөш үчүн туулган сыйктуу получу.

Анда эмесе, Б.Исаков мугалимдик ишинде “окуучулар билүүгө тийиш болгон эң керектүү, эң зарыл” кандай нерсени таштап кетиптири?

Сабагын, окутканын талдап көрсө, окуучулар “Манас” жөнүндөгү түрдүү фактыларды, эпостогу каармандардын аттарын, сюжеттик окуялардын тизмегин билишет экен. Бирок эн негизгиси, “Манас” алардын жүрөгү аркылуу откөн эмес. Балдар эпостун жүрөк титиреткен трагедияларына, каармандардын драмалуу тағдырларына, кайгы-кубанышына жан-дили менен аралашып, бирде күйүнүп, бирде сүйүнүп, жаак таянып ойгоңгон, тогуз толгонгон эмес, кабыргасынан коюлган суроолорго жооп издеген эмес. Дастандын өзөгүн аралап откөн улуу идеяларга жан дүйнөлөрү ашташкан эмес. Демек, “Манас” балдарга ички сырын ачпай кала берген. “Окуучулар билүүгө тийиш болгон эң керектүү, эң зарыл” ушул нерсе сабактан тышкary калган.

Ошондо мен балдарды “Манастын” керемет көркөм дүйнөсүнө чындал алып кириүүнү, эпостун көркөм фактыларына, окуяларына жана каармандарына карата окуучунун **ЖЕКЕЧЕ МАМИЛЕСИН** иштеп чыгууну практикалоону чечтим деп жазат

Б.Исаков ошол эле “Манас” эпосун окутуу” аттуу эмгегинде. Бирок кантит?

Бул үчүн окутуунун жаңы философиясына жана инновациялык технологиясына көчүү керек эле. Өжөрлүк менен изденүүнүн, Ата Мекендик жана дүйнөлүк билим берүүдөгү окутуунун алдыңкы өрнөктөрүнө багыт алуунун аркасында Бектур Исаков акыры келип, өнүктүрүүчү окутуунун (развивающее обучение) дидактикалык концепциясы жана усулдук технологиясы тараапка чечкиндүү түрдө бет бураг.

Бектур Исаковдун жаңы педагогикалык концепциясы жогоруда өзү жазгандай, бала – робот эмес, ал эркин дүйнө, балдардын ар бириnde таңгаларлык шык, жөндөм, талант бугуп жатат, мугалимдин да, окуучунун да милдети – ошолорду ачуу, балдар ар түрдүү, миң үндүү, алардын баары бири-бирине коендей окошо болуп тарбияланууга тийиш эмес, окуучу изденсин, шектенсин, талдасын, ырастасын, жаңылсын, ондосун, талашсын, өз оюн далилдесин, коргосун, дүйнөнү өз колу, өз акылы менен ачсын – деген мугалимдик философиясында чагылдырылган. “Ар бир окуучу мен үчүн кымбат, жаңы гана жааган аппак кардай балалыктын таза дүйнөсү – асыл дөөлөт эмей эмие” – деп жазган Б.Исаков дагы бир макаласында. Б.Исаков ушинтип өзүнүн балага карата альтернативалуу педагогикалык концепциясын жарыялап жатып, жаңыча окутуу процессинде мугалимдин ролу кандай болуш керек деген суроого да жооп берип отурагат. Өйдөтегү сезүн дагы бир жолу окуйлу: “Бул жерде мугалимдин кийлигишүүсү өтө опурталдуу, анткени анын айтканы кадиксиз чындык катары кабыл алышат да, окуучу түйшүксүз, изденүүсүз, негиздоосуз эле даяр калыпка салынып калат, бул өтө зыян, инсандын өзүнчөлүгүнүн калыптанышына терс таасир кылат. Ошол себептен мугалимдин кийлигишүүсү башкача өнүттө жүрүшү зарыл: ал койгөй маселени чиелентсин, кызуу талаш-тартышка айландырсын. Бирок эч качан «Бул туура, бул туура эмес» деп өз өкүмүн айттууга тийиш эмес, анын ордуна «Мен да кызыгып калдым, мурда ойлобопмун, оюнду дагы өнүктүрсөң, далил менен бекемдесең» деген өндүү сүйлөөгө тийиш. Мугалим өзүн чектеп, балдардын эркин ой жүгүртүшүнө көмөк көрсөттөт».

Мындан кандай жыйынтык, бүтүм-корутунду жасоого болот? Демек, Б.Исаковдун логикасы боюнча окутуу процессинде мугалим баягыдай “мен айткандай ойлон”, “мен жасагандай жаса”, “даяр шаблон менен иштегин” деп буйрук берип, класста өзүнүн монологун гана айтып, белен жоболорду авторитардык түрдө окуучуга тануулап үйрөтүп турган начальник, өкүм, кожоюн эмес. Баланы даяр калыпка салуучу эмес. Тескерисинче, мугалим мындан ары жаңы ролго, жаңы статуска көчүүгө тишиш. Мугалим эми окуучунун эркин ой жүгүртүүсүн, “көкүрөктөн кайнап чыгуучу менчик ойлорду” стимулдоочу күч. Ал окуучунун чындыкты биргелешип издеген партнеру, кызматташы, анын таанып-билиүсүн ыкчылдык менен уюштуруучу менеджер. Кыргызча айтканда, күш таптоочу мүнүшкөр, ат таптоочу саяпкер. Саяпкер, мисалы, “мен айткандай чурка” деп атка айтпайт. Ал чебер өнөрү менен аттын ички күлүктүк күчүн ойготот. Терең карасак, Б.Исаковдун ейдөтөгү айткан ойлорунан ушундай логика келип чыгат.

Албетте, мындаидай идеялар, чынында эле, мугалимдин окууттарбия процессиндеги ролуна карата жаңы, инновациялык позиция получу.

Кыскасын айтканда, кенен чабыттап айта көлсек, алыссы тоо арасындагы таластык мугалим Б.Исаковдун окутууга, окуучуга, мугалимге карата жарыялап турган мындаидай концептуалдык идея-көз караштары дүйнөлүк педагогиканын аталары – Коменскийдин, Руссонун Песталоцинин, Ушинскийдин, Толстойдин, Френенин, Корчактын, Сухомлинскийдин билим берүүнүн түпкү пайдубалында окуучунун личностунун өздүк баалуугу принципибинин (принцип самоценнности личности ученика) жатышы, окуучу баланын мектептин эң жогорку ыйыгы жана асыл деөлөтү болушу, жеткинчектин адамдык, инсандык МЕНИН эркин өнүктүрүү, шык-таланттын гүлдей жайнатыш ачуу жөнүндөгү, баланын окутуунун объективиси эмес, субъективиси болушу туурасындагы гуманисттик педагогикалык философиясынын нутунда туруп жатат. Ошондой эле, Б.Исаков жогоруда аттары аталган россиялык новатор мугалимдердин кызматташтыктын педагогикасы жөнүндөгү идеяларын кармай билген жана бүгүнкү инсанга багыттап окутуу теориясынын дүхүн илгери эле өзүнүн күчтүү педагогикалык интуициясы менен туйган экен.

### **3. Усулдук жаңы технологияны ишке чөгүү же класста окуучунун “Манас” жөнүндө индивидуалдуу ой жүгүртүүсүнүн жаралышы**

Мына ушундай альтернативалуу окутуу теориясын, башкача айтканда, балада жанагындай өз алдынча ой жүгүртүүнү жаратуу, дүйнөнү өз акылы менен ачуусун стимулдоо, фактыга, маселеге карата анын жекече мамилесин иштеп чыгуу аркылуу окуучунун инсанын өнүктүрүп-өстүрүү идеясын практика жүзүндө реалдуу түрдө жүзөгө ашыруу үчүн Б.Исаков күнү-түнү мээнэттенип, талыкпай изденип, өзүнүн окутуу методикасын түп-тамырынан жанылоого, бир сөз менен айтканда, усулдук технологиясын өспүрүмдүн субъективдүү активдүүлүгүн оргуштатып чыгара тургандай кылыш өзгөртүүгө, курууга жетишкен. Б.Исаковдун колунан окуп чыккан, кийин педагогдук кесипти аркалап, бир ирет “Жыл мугалими” наамын женип алган Зейнегүл Байсалбекова минтип эскерет: «Бектур агайдын сабагы бири-бирине эч окшобучу, күнде ар кандай өзгөрүү, күнде ар кандай изденүү. Бир сабагы конкурс түрүндө болуп, мелдешке катышсак, бир сабагы театрлаштырылып, анда актер болобуз, дагы бир сабагы конференция түрүндө уюштурулуп, биз докладчыбыз, айтор ар бир сабакта ар башка адамсың, бириnde мээрман эне же ата, экинчисинде мугалим, үчүнчүсүнде журналист, төртүнчүсүнде акын же жазуучубуз. Дагы бир сабагында Токтогул-Керимбай болуп окуучулар бири-бирибиз менен тиreshебиз. 9-май Жениш күнүнө арналган сабак ата-энелердин катышуусу менен ачык асмандын алдында отсо, Ч.Айтматовдун “Бетме-бет” чыгармасы боюнча сабак айылдын үстүндөгү үнкүрдө отөт. Бир жолу сабакта классташыбыз Боронбаева Нуржамал баласы Улуу Ата Мекендик согуштан кайтпай калган биздин айылдык зненин күйүттүү жана ошону менен бирге оптимисттик монологун актер болуп аткарганда баарыбыз ыйлаганбыз. Нуржамалдын чыгармачылык менен аткарган монологу төмөндөгүчө эле: “Кайрылышта көлмөк бар, карала моюн ордок бар, кара ништ жсоо менен, кармашып жасып өлмөк бар, балам. Күмүш орден тагынган күлүстөн жигиттер күлмүңдөп, кулук минип келди алыстан, сен жоксун. Алтын орден тагынган ажсалы жоск

*жигиттер алкынтып аргымак минип келди алыстан, сен жоксуң. Бұт дүйнөнүн калкына, көрөрүнө күн болуп, жесиши келди, сен жоксуң. Алтын күйрук чагылган, ай астында сойлоду, күмүш күйрук чагылган, күн астында сойлоду. Балам, сен жоксуң, балам, ак сутумду актадың. Ошондо да жүрөк деген жүрөк да, сени ойлогондо, маңдайымдан тер чыбырчыктап чыгат, эмчегим сыйдан оорүйт, балам, опком кобот, бетимди жаш жууйт. Көргүм келет сени. Бирок сен жоксуң. Сен жесишике айланып кеткенсиң, жсан балам! Сен жесишиң, сенин көзүң-жесишиңе, жүрөгүң-жесишиңе, ақылың-жесишиңе. Жесиши - бул сенсиң, жсан балам! Жесиши - бул сенсиң, жсан балам! Жесиши - бул сенсиң, жсан балам!" Ошентин, Нуржамал классастыбыздын монологунан улам коз жашыбызды аарчып отурдук. Бул Бектур агадын өзгөчөлөнтүп уюштурған сабагынын жана окуучуну артистерчесинен үн кубултуп көркөм окууга көнүктүргөн устарттыгынын таасири зле".*

Мына ушинтип, Б.Исаков too арасындағы алыскы "Арал" элет мектебинде иштеп жүрүп, методика жаатында өзүнчө бир революция жасаган. Ал окутуунун методикасын жаңылоо жөнүндө куру кыйкырык ураан көтөрүп, кургак сөздүн мастери болуп басып жүргөн эмес. Ал муун иш жүзүндө көрсөткөн.

Анын сабакта колдонгон методдорун, ыкма-амалдарын, формаларын иликтел-изилдеп келсек, анда алар негизинен төмөнкүлөр болуп чыгат. Модулдук система менен окутуу (Б.Исаковчо айтканда, теманы парчаларга болуп окутуу), интерактивдик усулдар, проблемалык кырдаалдарды түзүү, талаш-тартыш, диолог-дискуссия, окуу оюну, талкуу, сыңчыл ойлом, мэзге чабуул, ақыл эроолу, евристикалык усул, изилдөө усулу, тегерек үстөл, тоскоолдуктарды кою жана аны жесин оттү ыкмасы, ар кандай пратчаларды, тамсилдерди, накыл сөздөрдү, ичине маанилүү турмуштук сабактарды камтыган икәяларды пайдалануу, чыгармачылык менен окуу, үн кубултуп көркөм окуу, каталардын үстүндө иштөө, сочиненилерди талдоо-талкуулоо, сахна-сабак, сабак-конференция, ачык асман алдындағы сабак, окуучунун сабагы, маектешүү сабагы ж.б. Албетте, мындаи амалдар дүйнөлүк жана ата мекендик педагогикалык практикада пайдаланылып келаткан куралдар. Бирок бул амалдар кимдин колунда кандай иштейт? Кеп

ушунда. Кээ бир мугалимдердин практикасына келгенде мынданай методика формалдуу пайдаланылып, сабак сырткы “кабыгы” жагынан кооз көрүнүп, бирок ички мазмуну жагынан “дан” байлабай, окуучулардын ички руханий жана аң сезим жактан өсүшү үчүн түшүмсүз болуп калган учурлар көп кездешет. Тилемекке жараша бул усул – куралдардын Бектур Исаковдун колуна келгенде жаркырап “жылдызы жанды” десек жаңылышпайбыз. Өз кесибим деп күйүп-жанган, класстагы балдары үчүн ичинен от болуп жалындаган Бектур агай үчүн жасалмалуулук, формализм жат нерсе эле.

Жогорудагы методика класста бала ич жагынан козголуп кыймылга келгидей, чукуралып ойгонгудай, маселени өзү ой жүгүртүп талдагыдай, толгонуп, шектенип изденгидей, аң сезиминдеги жана рухундагы үргүлөп турган күчтөрдү тутанткыдай, чындыкты өз акылы менен ачкыдай жагдай түзүп, окуучунун субъективдүүлүгүнүн “моторун” активдүү айлантып кирди. Ушундай педагогикалык шартта окуучуда жеке ой, жеке пикир деген “көз жарып”, сабакта түшүнүктөр, көз караштар кагылышып, себептер изделип, далилдер салыштырылып, алтернативалуу ойлор жаралып, эмоциялар көбүрүп, бака-шака атмосфера өкүм сүрүп чыга келди. Ошондой кырдаалда жогоруда Б.Исаков жазғандай, мурда ташталып кеткен “**окуучулар билүүгө тийиш болгон эң керектүү, эң зарыл нерсе**” класска кайтып келди.

Балдар мурдагыдай “Манастын” темасы, окуялары, идеясы, анын изилдениши, эл оозунан жыйналышы, көлөмү жагынан дүйнө элдеринин эпосторун ат чабым артка таштаары жөнүндөгү ж.б. мугалимдин жана окуу китебинин илимий маалыматтары менен чектелбей, эпостун өзүнүн чыныгы сюжеттик структурасына сүнгүп киришип, каармандардын жүрүм-турумун, иш-аракеттерин талкуулашып, сахна-сабакта кейипкерлердин ролдорун ойношуп, жазған рефераттарында, жасаган докладдарында, ар түрдүү жанрдагы сочинениелеринде аларга жекече мүнөздөмөлөрүн беришип (Б.Исаковдун архивинде окуучулардын “Манас” жөнүндөгү жүздөгөн сочинениелири сакталып турат), тексти көркөм окушуп, күпүлдөп ‘Манас айтышып, бирде түнөрүшүп, бирде кабактары ачылып, калайык калктын трагедиялары менен жеништери жөнүндө ой толгошуп, дастандын мекенчилдик

идеялары тууралуу акыл тегеретишип, “Манастын” көркөм сөз берметтерин, фразеологизмдерин өз сөздөрүнө кошуп сүйлөшүп, (Бектур агайдын жана окуучулардын колу менен “Манастагы” сөз берметтеринин ондогон карточкалар түзүлүп, сабактын кызматына чегелген), манасчылардын куюлушкан кооз, көркөм баяндоолорунун эстетикасына суктандышып, бири-биринин жазган дилбаяндарына сын берип талдашып, бир сөз менен айтканда, бүт окуучулар эпос боюнча активдүү окуу ишмердигине тартылып, чыгарманын көркөм дүйнөсүнө чумкуп отурушат. Бул процессте Бектур Исаков: “Эпосту үйрөнүүнү музыка, сүрөт, манасчылардын пластиналары, Манас жөнүндөгү кинофильмдерден, театралдык спектаклдерден алынган үзүндү-фрагменттер, манастаануучулардын, жазуучулардын эмгектеринен алынган даанышман ойлор менен коштоп, окуучулардын алдына проблемалуу тоскоол суроолорду кооп, атайын бири-бирине кайчы келген пикирлерди айтып, балдардын оюн чиелентип, билүүгө, чечмелөөгө болгон ынтызарлыктарын ырбаттым. Балдардын кайым айтышууларын ырбаттып турдум. Ошону менен аларага тымызын багыт берүүгө тырыштым,” – деп жазат (Б.Исаков, “Манас” эпосун окутуу, 19-бет). Б.Исаков Манас сабагында адамдын оюна оцой менен келбegen, Манасты окутуу практикасында буга чейин эч кимде кездешпеген **ЛЕКЦИЯ-КОНСПЕКТИЛЕР, СХЕМА-КОНСПЕКТИЛЕР** деген ыкмалар менен да иштеген. Мунун чоо-жайын айтып отурса өзүнчө чоң сөз болмок (Кызыккандарга педагогдун жогорудагы методикалык колдонмосун окууну сунуш кылабыз).

Ушул жерден Бектур Исаковдун алды жактагы “эпостун көркөм фактыларына, окуяларына жана каармандарына карата окуучунун ЖЕКЕЧЕ МАМИЛЕСИН иштеп чыгууну практикалоону чечтим” деген сөзүн эске түшүрүнүн кезеги келип турат. Дал ушундай жаңы методдор менен окутуу кырдаалында педагогдун ушул жекече мамилени иштеп чыгуу жөнүндөгү мүдөөсү жүзөгө ашып отурат. Муну бизге окуучунун сочинениеси далилдеп берет. Типтүү мисал келтирели. Маселен, “Манастын” сюжетинин түйүндүү, орчундуу бөлүмдөрүнүн бири болуп эсептелген “Алмамбет баатырдын Манаска келип кошулушу” темасындагы Алманбет менен анын энеси Алтынайдын


Кангайдагы окуясына байланыштуу Гулнар аттуу окуучу кыз өзүнүн дилбаянында өз ой-пикирин, тыянак-чечимин төмөндөгүдөй жыйынтыктаган: “**1. Жакиши энелер уулунун. адилет иши учун отко да, чокко да тушушкөн, олумдоң кайра тартпаган – эпос Алтынай аркылуу ушул идеяны айткан.** 2. Бул окуя Чыйырды менен Каныкейдин Семетейге кылган камкордугуна окишош, мындай энелик улуу сезим Айчурокко да таандык, бирок айырма да бар. Алтынай жонундогу окуя ото кыска, ошонусуна карабастан ал жарк эткен жасакыннакай, таза омурдун элесин берет. 3. Адилеттүүлүк учун курошкөн баласы учун курман болууга улгү алууга татыктуу, улуу өрнөк катары андан миңдеген энелер таалым алышкан. 4. Бул окуяды Алмамбеттин окуясынын бир кыры (көз карашы) ачылат. Ага адилеттик баарынан жогору, бир боор Ата Мекенинен кымбат, сүйгөн кызы Бурулчадан бийик, ошол себептүү чындыкты бетке айтат, зордукчулар менен салгылашат, ата конушун таштап, качып чыгат. 5. Эл эпостун ушул кичинекей болугу аркылуу эненин улуулугун, ыйыктыгын, акыйкатчылдыгын жсана уулуна болгон чалкар, теңдешсиз сүйүсүн айтат ж.б. 6. Мен келечекте эне болсом, баламды Алманбеттей акыйкатчыл, чынчыл кылып оствуром жсана уулумдун ар намысы учун Алтынай эне сыйктуу олумдоң коркпой, курошко чыгууга даярмын!” (Бектур Исаковдун “Арал” орто мектебинин адабият кабинетинде сакталган). Мындай маселеге окуучунун личностунун “мөөрү”, жекече мамилесинин, инсандык позициясынын тамгасы басылган жүздөгөн дилбаяндар педагог Б.Исаковдун адам жана атуул жаратуу аракет-максатынын жемиши жана жениши болуп эсептелет.

Биздин педагогикабыздын бир орчуундуу аксаган жери, көп мугалимдердин окутуу практикасында баланын окуу ишмердиги, активдүү окуусу(учениеси) таназар алынбай, ары жапсарда калып келет. Биздин класстарыбызда көпчүлүк учурда мугалимдин монологу үстөмдүк кылып келет. Маселен, мугалимдин милдети балдарга комуз үйрөтүү. А бирок ушундай чертиш керек деп, мугалим 45 мүнөт бою комузду өзү черте берет. А чындыгында, маселе окуучуларга комуз черттириүүдө турат го. Сабакта окуучу комуз чертпесе, ал комузду кантип үйрөнөт? Кыскасы, символдуу айтканда, бардык эле предметтер боюнча окуучуга “комуз

черттиргөн” сабактар арбын болуп келди жана бул көнүмүш бүгүн да уланууда.

Педагогикалык теориянын көз карашынан алганда окуутарбия процесси же сабак дейли - бул образдуу айтканда, кош канаттуу күштүн өзү. Ал күштүн бир жак канаты мугалим болсо, экинчи канаты окуучу. Ал эми күш учуш үчүн эки канаты төң иштеш керек. Тилеме каршы, биздин көп мектептерибизде Исак Бекбоев айткандай, “**окуучулар сабакта мугалим гана роль ойнойт, окуучу роль ойной албайт, окуучу жөн зле сабакка келип, тынч отуруп, мугалимдин айткандарын угуп, кайра аны кайталап айтып бергендиги жетиштүү деп ойлогонго**” көнгөн. Окуучу жак канаты сенек болуп отурса, педагогикалык күш кантип уча алат?

Окутуу процесси деген нерсе, дагы айталы, кош бирдиктүү процесс. Бул процесс өз ичине өз ара ашташып, бири-бирине жуурулушуп турган эки башталмадан турат: Биринчиси—мугалимдин окутуу ишмердиги, экинчиси—билимди өздөштүрүү боюнча окуучунун иш-аракети, окуусу(учение). Окутуу процессинде ушул эки башталма бири, бири менен эриш-аркак активдүү кыймылга келгенде гана билим-тарбия алуу жана окуучунун өнүгүшү деген нерсе жузөгө аша баштайт, башкacha айтканда, “сабактын күшү” эки канатын төң шилтеп көкөлөп учат. Ушул жерден баса белгилеп өтөлү: Бектур Исаковдун мугалимдик искуствоосу ушунда деңиз – жогоруда көрүнүп тургандай, анын сабагы “кош канатын” төң шилтеп, “учкандыгы” менен айырмаланат. Биздин каарманыбыздын сабагында мугалим да активдүү, окуучу да активдүү. Экөөнүн күчү бири-бири менен биригип кетет да, натыйжа жаратат.



## **4-бөлүм**

Бул эмгек өмүр-мээнетин Нурмолдонун  
мурастарын эл арасынан бир тамчыдан  
кашыктап чогултууга, иликтөөгө арнаган

Алабукалык патриот атуул

*Калмурат Рыскултегине арналат*

### **УЛУТТУК КЫРТЫШТАГЫ ЭЛДИК ДИДАКТИКАНЫН ЖАНА МЕТОДИКАНЫН ӨНҮМДӨРҮ ЖЕ ГУМАНДУУ ПЕДАГОГИКАНЫН БАШАТТАРЫ**

#### **НУРМОЛДОНУН ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ**

# НУРМОЛДОНУН ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

## 1. Тоталитардык идеология жана Нурмоддо



Нурмоддо

Биз бүгүнкү күнгө чейин кыргыз агартуусунун башталышын негизинен XX кылымдын баш жактарындагы мезгил менен байланыштырып келдик. Агартууну баштаган тунгучтардын алгачкылардын атын атаганда, адат катары биринчи иретте Ишенаалы Арабаевдин жана Касым Тыныстановдун ысымдарын атайбыз. Бирок педагогикадагы соңку изилдөөлөр жана тарыхый фактылар кыргыз агартуусунун тарыхы Арабаев менен Тыныстановдон алда качан эле мурда башталғандыгын айгинелейт.

Буга 1838-жылы Алабукада жарық дүйнөгө келген атактуу акын Нурмоддо Наркул уулунун XIX кылымдагы жана XX кылымдын башындағы агартуучулук - педагогикалык ишмердиги күбө өтүп турат. Биз көп учурда мугалимдер журтчулугуна батыштын педагогикасын жана методикасын пропагандалап келебиз. Ал эми озүбүздүн улуттук кыртышыбызыда, элдик казынабызыда чөгүп жаткан «сакадай бою сары алтын» педагогикалык, дидактикалык дөөлөттөрүбүздү дайыма унутта калтырабыз. Нурмодонун агартуучулук ишмердиги, педагогикасы буга дейре мезгил катмарларынын көмүндүсүндө калып, эстен чыгарылган. Бул улуу инсан тарыхта биринчи жолу мечит-мектепке эне тилди, «Манасты» кыргыз эл адабиятын киргизгендиги менен да кызыгууну туудурат. Эмесе, мындан аркы сөз Нурмодонун ошол унтуулган улуу агартуучулук, мударистик – мугалимдик ишмердиги жана педагогикалык мурастары жөнүндө болсун.

Дин, мечит-медресе, кожо-мольдо, бай-манап десе «чекеси» тырышып, итатайы тутулган коммунисттик-атеисттик

идеологиянын тушунда Түркстандын улуу уулдарынын бири акын жана агартуучу Нурмалдо тап дushmanы катары кара тизмеге алышып, ысымын атоого тыюу салышып, көркөм мурастары куугунтукталыш, кол жазмалары колго тийген жерде өрттөлүп, большевиктердин таманы астында тепселип, кор болгон. Талтык эргишке, диндик идеологияга чулганган эски дүйнөнү биротоло кайратабыз деп бир жактуу ураан көтөргөң кызыл коммунистерге Нурмалдонун медресе, мечиттерде мударис болуп иштегендиги, имам, молдо, эшen болгандуу, кудайга ишенген акын экендиги, чыгармаларында динди ырдагандыгы жаккан эмес. Расмий бийлик «пролетардык массаны» мындай «феодалдык – диндик идеологдун зияндуу» таасиринен оолак кармагысы келген. Бир кезде Нурмалдо өзү «Тарыхты тангының-тамырсыз калганиң» деген терең ойду айткан. Чындыгында эле, большевизм өсүп жаткан муундарды өз эл журтунун өткөндөгү маданий-адабий тарыхына карата маңкуртка айландыруу жагынан көп нерселерге жетиши. Натыйжада, жашырганда не, Нурмалдо акын, агартуучу ушу соңку мезгилдерге чейин эле көпчүлүк калайык-калк үчүн белгисиз «материк» өндүү болуп келди.

## 2. Түркстандын данктуу уулу же Арстанбек Нурмалдону кандай баалаган?

А чынында Нурмалдо кезегинде Токтогул, Женижок сыйктуу улуу акындардын устаты болгон. Женижоктун Нурмалдо жөнүндө «Атамдай болгон устатым» деп ырдап айтканы бизге белгилүү. Ал эми Нурмалдонун өзү болсо: «Шакирттерим Токтогул, Эшмамбет экөө наркы бар, эл ичинде ээлеген, изгиликтүү наркы бар» деп сыймыктанып ырдаганы кагазга түшүрүлүп, биздин күнгө жетип отурат. Карапызычы, Токтогул менен Женижоктой чыгаан таланттарга кандай инсан устат боло алат? Ырасында эле Нурмалдо кезегинде бүткүл Түркстанга атагы чыккан, билимдүүлүгү жагынан алдына киши салбаган, акындыгы жагынан аргымактай чуркаган, ар түркүн жөндөмгө эгедер феноменалдуу инсан болгон. Анын сокурлардын көзүн айыктырып, жарык дүйнөнү көргөзгөн, дүлөйдүн кулагын ачкан, шал болгондорду бутуна тургузган бөтөнчө дарыгерлик, табыпчылык таланты, болочокто боло турган окуяларды алдын ала айткан олуж-

лык касиети да болгон экен. Нурмодонун барбаган эли, көрбөгөн жери калган эмес. Орто Азияны түрө кыдырган, Кыргызстандын түштүгүү менен түндүгүн сыйырган, чыгышы Үрүмчү менен Кашкардан, батышы Казанга чейин саяккатаан, а түгүл Индиянын Кашмиринде 5 жыл жашап, өнөр-билим үйрөнгөн, андан ары Меке менен Мединага чейин жеткен, бир нече тилде сүйлөй да, ырдай да билген, билбегенді билип, көрбөгөндү көрүп көсөм болгон, кругозору кең, масштабы чоң философ инсан болгон. Анын ысымын учурунда чет өлкөлөрдө да көп адамдар билген. Нурмодонун өзүнүн байбичеси Толгонайдын бир кезде өз кызы Айсулууга төмөндөгүдөй деп кеп салганы кагаз бетине мындайча түшүрүлгөн: «Кызыым, Айсулуум! Менин айтканымды кулагыңа бекем куюп ал. Атацын ысымы Нур эле. Молдолукту өздөштүрүп Нурмоддо атыкты. Ар жактан келгендер ар башкача улуктап аташчу. Меке, Мединадан, Кашмирден, Пакистандан, Ыстамбулдан, Кырымдан, Самаркенттен, Букарадан, Казандан ж.б.у.с. жактардан келгендер: «Түркистандын ак эшени барбы?», «Алаштын ак эшени кайда?», «Турандын ак эшени үйдөбү?» – дешип добуш салып келише турган». (Нурмоддо. – Бишкек, 2003, 540–41-беттер).

Мына ошентип, өз тушунда жалпы Түркстандын чыгаан инсаны катары Нурмодонун ысымы кыска элдин кыйырына, узун элдин учунан жыйылган. Нурмодонун кадыр-баркын учурунда падышалык колониалдык бийлик да байкабай койгон эмес. Дүйнөлүк биринчи согуш жүрүп жатканда Россия империясы Түркстанда саясий абалдын тынч болуп турушуна өзгөчө кызықдар болгон. Жергиликтүүлөрдү түлдагы жумуштар үчүн аскерге алууга байланыштуу падышанын белгилүү указынан улам Орто Азияда башталган толкундоолордон улам колониалдык бийлик айрыкча тынчсызданган. Мына ушундай опорталдуу кырдаалда Нурмоддо кыргыздын түндүгүү менен түштүгүн, Ташкент аймагын, бүткүл Фергана өрөөнүн кыдырып, Түркстан калктарын кан төгүүгө барбоого, бөөдө кыргынга кабылбоого, тынччылыкты сактап тек турууга, балдарды коркпой-үркпөй аскерге берүүгө, орус менен ынтымакты сактап, кыйынчылыкта ага жардам берүүгө, тескерисинче, анын өнөрүн үйрөнүүгө үндөп, жар чакырган (бул жөнүндө Нурмодонун «Март жигиттер – марткерлер», «Нурмоддо – Нурбай айтышы» чыгармаларын караңыз). А түгүл ал Кочкорго

чейин жетип, 1916-жылкы козголоңдун башында турган Канат ханга көтөрүлүшкө чыкпоого, бөөдө кан төкпөөгө кеңешин берген. Нурмалдонун өмүрүн, чыгармачылыгын үйрөнүүчү, жыйноочу, изилдөөчү Калмурат Рыскултегин жогорудагы окуяга байланыштуу төмөндөгүдөй деп жазат: «Ошентип, «Март жигиттер – марткерлер» деген жар чакыруусунда 1915–1916-жылдары пойзда, тачанкада, айласы кеткенде аттуу жүрүп ырдаган. Демек, бул жар чакыруусунун натыйжасы – Түштүк Кыргызстандын, Ташкент аймагынын, бүткүл Париканы өрөөнүүн элинин аман калышы болуп санаалгандыгын азырга чейин айтышкандар бар. Олужа абын Нурмалдо мударис акешендин насыйкатына ынабаган Канат хандар Түндүк кыргыздарды кырдырып алгандыгын «Калктын каны кутказбайт, сени Канат хан» деген ырындагы күүсүнди зарлап ырдан черткен экен». (Нурмалдо, 174-бет).

Биздин бул жерде айтталы деп жатканыбыз, Нурмалдо 70 тен өтүп карып калган чагында өз демилгеси менен эле ушунча жерди кыдырууга бел байлап, жар чакырууга аттанып чыкпайт эле. Опурталдуу кырдаал түзүлгөндө падышалык бийлик Туркстандагы таасирдүү адам катары Нурмалдого атаян кайрылган сыйктуу. Дээрлик бир жыл бою бирде поездге түшүп, бирде тачанкага отуруп, бирде атка минип элди тынчтыкка үндөп жар чакырганына караганда, Нурмалдонун агитациялык ишмердигин материалдык жана транспорт жагынан расмий өкмөттүн колдоого алганы көрүнүп турат. Падыша өкмөтү Нурмалдонун эл арасындагы авторитетине ишенген. Нурмалдо болсо, эли-журтун аман сактоону, Россиянын куралдуу армиясы менен кагылышпоону көздөп, үгүт ишине аттанып чыккан. Бул фактынын өзү өз учурунда Туркстанда Нурмалдонун аброю жана даңкы бийик болгондугун бизге дагы бир жолу кубелөйт.

Нурмалдонун инсандык жана абындык бөтөнчө сапат-касиетин көргөндөн кийин атактуу абын Арстанбек Буйлаш уулу XIX кылымда минтип тамшанып ырдаган:

Адыгине Нурмалдо,  
Аят сөзү бир жорго,  
Сымбаты ашкан жан экен,  
Шарияттан шар экен.

Сүйлөгөнү курч экен,  
Кол жетпеген мүлк экен.

Мына ушундай эл-журтуна кызматы өткөн жалпы Туран аймагына аты угулган белгилүү инсандын, заболосу бийик улуу акындын тоталитардык системанын учурунда ысымы тарыхтан өчүрүлүп, мурастары «кара сандыкка» жабылып, унуткарылгандыгы кандай адилетсиздик, кандай өкүнүчтүү!

### 3. Нурмурдо – педагог

Нурмурдо улуу акын гана эмес, учурунда чыгаан педагог, таланттуу мударис да болгон. Байкап багып отурсак, Нурмурдонун педагогдук таланты, анын акындык талантынан кем болгон эмес экен.

Жалпы эл-журт СССР доорунда Нурмурдонун акындыгынын чет-жакасын укса да, анын агартуучулук-педагогикалык ишмердиги жагдайынан такыр эле кабарсыз болуп келди. Эмесе, мындан аркы сөзүбүз Нурмурдонун мударисттик-мугалимдик кызматы, түштүк аймагындагы алгачкы агартуучулук албан эмгеги, бизге калтрышып кеткен педагогикалык жана методикалык мурастары жөнүндө болсун.

### 4. «От болуп чыккан жашынан, Оттой күйгөн башынан!»

Бирок сөздү башынан баштап келели. Нурмурдо Наркул уулу адегенде качан, каерде, кимден окуган деген суроо туулат. 1838-жылы Алабука районунун Коштерек айылында жарык дүйнегө келген Нурмурдо жеткинчек бала чагында, XIX кылымдын 40-жылдарында ошол Коштеректеги мечитке окууга кирет. Мечиттен ал кат таанып, сабаты ачылып, китең окуганга жарап, бир топ тотутуп чыккан. Нурмурдо атасы Наркулдан эрте ажырап, жетимчиликтин азабын тартып, кенедейинен үй-чарбачылыгынын, жан багуунун түйшүгүн көтөрүп, турмуштун ачуу-таттуусун эрте татып, мезгилинен эрте чыйралып, тирикарак өскөн бала болуптур. Аナン Нурмурдо ошо бала кезинде эле өзүнүн ченде жок зээндүүлүгүн, акыл-эси туткак, бир укканын чап илип ала койгон

сергектигин, эстутумунун ашкере күчтүүлүгүн айланасындағыларга айқын күбөлөп көрсөткөн. «От болуп чыкан жашынан, оттой күйгөн башынан» – деп Коргоол ырчы бекер жеринен ырдабаптыр. Ушул нерсеге байланыштуу Нурмалдонун небереси азыркы ардагер мугалим Ибраим уулу Шабдандын 1994-жылы жазып берген сөзүнө кулак төшөй етөлү: «Окуткан молдолордун бардыгы Нурмалдонун бир укканын эч качан унуптай кайра айтып бергенине таң калышат. Эмнени укса, ошонун бардыгын унуптай эсинде дайым сактаганына, сөздүн маанисine терең түшүнгөн зээндүүлүгүнө, иштөн баш тартпаган аракетчилдигине, билим алууга ынтызарлыгына кайыл калышып, ошол убактагы молдолордун салты боюнча өздөрүнөн жогорку аалимдерге баланы сунуш кылышат. Ошентип, ал Наменкенттеги (Намангандағы) Молдо Кыргыз медресесине жиберилет». (Шабдан Ибраимов. Таятам Нурмалдо жөнүндө апам Айсулуунун айткандары. – Китепте: Нурмалдо, 539-бет).

## 5. Молдо Кыргыз медресеси жана Нурмалдо

Медресе деген мечит-мектептен билим берүү денгээли жагынан жогору турган мекеме экендиги жалпыга маалым. Ошол кезде Түркстандын алдынкы медреселеринде жалаң гана дин окуусу эмес, тил, тарых, астрономия, медицина сыйктуу предметтер да окутула турган. Медресе деген диндик гана эмес, маданий да борбор болуп эсептелген. XIX кылымда түштүк кыргыз журтуу үчүн ошондой жогорку борбор Наманган шаарындағы Молдо Кыргыз медресеси болгон. Мечиттеги окууда өзүнүн өзгөчө жөндөмүн айгинелеген Нурмалдону баладан бирдеме чыгат деген ишенимде Коштеректик туугандар ошол чоң борборго аттантышат.

Ал эми Нурмалдо окушка жөнөтүлгөн ошо Молдо Кыргыз медресеси, тагыраак айтканда, иш жузүндө эмне деген мекеме эле, эssi ким болгон, ким тарабынан курулган, жөн жайы кандай эле? Адегенде ушул суроолорго кыскача болсо да жооп албасак болбос. Сөздү белгилүү мурас жыйноочу, Алабука, Аксы аймагынын тарыхын жакшы билген Калмурат Рыскултегинге берели: «Кыргызбай Аксыкентий кыйын чыгып, ата бабалары жайлаган Чанач, Мин жашар сайынан бир миң түп карагай

кестирип устуң, сарап, тосун, увасажуп, паштаң чаптырып туруп ат, төө, өгүз арабалар менен ташынып, Наманган калаасына балаканалуу медресе имаратын курдурат. Кыргызбай чоң молдо болгондуктан медресесинин аты өзүнөн-өзү эле Молдо Кыргыз медресеси атыгып кетет. Молдо Кыргыз алда качан дүйнөдөн кайтса да ысымы очпойт, эл үчүн кылган эмгек унугулбайт ко! Наманган калаасынын коомчулугу мурдагынын дал өзүндөй эки кабат медресени бышкан кыши менен 1912-жыл кайра куруп, Молдо Кыргыз медресеси аталат, азыр да туро. (Калмурат Рыскул тегин. Нурмолдо жана биздин таржымалыбыз. – Нурмолдо, 576-бет).

Болжол менен 17-кылымдын экинчи жарымында ушул медресени курган молдо Кыргызбайды Калмурат Рыскултегин XV–XVI кылымдардын чектеринде жааралган айтылуу «Маджму-ат таварих» (тарыхтардын жыйнагы) кол жазма тарых китебинин автору Сайфаддин Аксыкентинин небереси болгон деп эсептейт. «Тарыхтардын жыйнагынын» мазмунунун көп жагынан кыргыз тарыхына тиешелүүлүгүнө жана XV кылымда Алабука аймагындагы Аксыкент шаарынын негизги калкы кыргыздар болгондугуна карап, ошол эле Калмурат Рыскултегин Сайфаддин Аксыкентини улуту боюнча кыргыз деп тастыктайт жана медресе курган Кыргызбай чоң атасынын молдолук-илимпоздук салтын улаган деп санайт. Сайфаддиндин (Сайпидин) кыргыз болгондугу жөнүндөгү ойду Омор Сооронов да колдойт. Ал эми эң кызыгы, Алабуканын тарыхчы-санжырачы аксакалдары Нурмолдонун жети атасын чечмелей келишкенде, Нурмолдонун илгерки бабаларынын бири дал ошол «Маджму-ат-таварихтин» автору Сайфаддин Аксыкенти болуп чыгат экен. Маалыматка караганда, Нурмолдо «Маджму-ат тиварихти» ата-баба кол жазмасы деп, колунан түшүрбөй окуп жана аздектеп сактап жүрчү дешет. Ал карып калган кезинде бул китетпі ажыга барсаң Стамбулдун китепканасына тапшырып кой деп бирөөлөргө дайындалған экен. Ырас эле аккан арыктан суу агат белем.

Кыскасы, Молдо Кыргыз медресеси өзүнүн курулган күнүнөн тарта узак мезгилдер бою кыргыздын далай, далай кулундарын окутуп, сабаттуу, билимдүү кылып чыгарган. Болжол менен 18-кылымдын аягында, 19-кылымдын баш жактарында кадимки Женижок ақындын чоң атасы Күсөй ушул Молдо Кыргыз

медресесинен окуган экен. Бул Нурмалдонун Женижокко карап: «Чоң атаң Күсөй курч эле, Чоожайды билген сырчы эле, Молдо кыргыз медресе, окуган укмуш ырчы эле» деп ырдаганынан айгине болуп турат. Бара, бара көчмөндөр үчүн өзүнчө бир жогорку окуу жайы сыйктуу маданий, билим очогуна айланган. Аталган медресени бүткөндөр Оштогу Алымбек датканын медресесине барып мугалим болушкан. Бул жерге журт ичиндеги чыгаандар, көсөмдөр, аалымдар, өнөрлүү инсандар көп каттап, саясат, көйгөлүү турмуштук чоң маселелер, уламалар, даанышмандар, турмуштун азап-тозогу тууралуу маслет куруп баарлашышкан. Аркадан Анжиянга барган мен деген үлкөн инсандар Молдо Кыргыз медресисине кайрылышка ар качан кызықдар болушкан. Молдо Кыргыз медресесинде атактуу акын Арстанбек да болуп, мударистердин алдында кызыл тилин сайратып, акындык өнөрүн көрсөткөндүгү фактыдан маалым болуп турат. Бул Нурмалдонун: «**Буйлаш оглу Арстанбек, бул акындын арстан деп, Молдо Кыргыз медресе, мударистери айткан геп**» – деп ырдаганынан билинет. Бир сөз менен айтканда, Молдо Кыргыз медресесинин өз заманында кандай маанигэ ээ болгондугу Нурмалдонун үзөнгүлөш досу алабукалык нөшөр төкмө Кыдыраалы манасчынын төмөнкү ырынан айкын көрүнүп турат:

Учурган далай чеченди,  
Улама кылган бечелди.  
Урматтуунун уясы,  
Урабас чебим десемби.  
Молдо Кыргыз наамдалган,  
Мекеним медресемби.  
(Нурмалдо, 223-бет).

Демек, 1850-жылдары жаш Нурмалдо Коштеректен Наманганса окууга аттанганда өзүнүн ата-бабасы атактуу Кыргызбайдын медресесин беттеп жөнөгөн экен.

Мына ошентип, Молдо Кыргыз медресеси далай замандан бери иштеп келе жаткан, окуу-тарбия иши жагынан мол тажырыбы топтогон, өз мезгилини алдыңкы окуу ордосу болгон. Кийин, кийин Алабука, Аксы аймагынын мечит- мектептеринде Нурмалдонун исламият, тарых, эсеп-алгебра (алхоразмий),

жуграпия, (география), агрономия, айыл-чарбачылыгы (Айнааме) сыйктуу предместверден сабак бергенинин караганда, Намангандагы Молдо Кыргыз медресесинин окуу планы учурунда жалаң эле диндик предметтерден турбастан, илим-билим нутгундагы сабактардан да тургандыгы баамдалып турат. Бул жерде Нурмолдонун медреседе ар түрдүү багытта билим үйрөнгөндүгүн андоо кийин эмес.

Нурмолдо өзүнүн феноменалдуу жөндөм-талантынын аркасында окуу-билимди өздөштүрүү жагынан Молдо Кыргыз медресесинде да аттын кашкасындай айырмаланып, акыры медресени бүтүргөндөн кийин, ушул эле окуу жайда мударистикке (мугалимдикке) калтырылган. Бул албетте, жаш Нурмолдонун тагдырындагы күтүүсүз, жагымдуу окуя эле.

Өзү окуган медреседе мударис болуп иштеп турганда, ал билимин көтөрүшү үчүн өз алдынча көп изденип, көп окуган. Медресенин мударис-аалымдарынын чөйрөсү анын интеллектуалдык дүйнөсүнүн өйделөп-өсүшүнө өзүнүн ургаалдуу таасирин тийгизген. Молдо Кыргыз медресесинде сабак берүү процессинде ал белгилүү бир методикалык жана педагогикалык тажырыбыгага ээ болгон. Өзүнүн мударистик-мугалимдик чеберчилигин өркүндөтүүнүн үстүндө иштебей койгон эмес. Кийин медресени калтырып кеткен соң да, дүйнөнү кыдырып жүргөн кезинде да, ал ар дайым китең окуп, билимин, дүйнө таанымын терендетүүнүн далалатында болгон. «**Колунан китең түшпөйт зле**», деп эскерген замандаш курбусу Устажолдош.

## **6. Нурмолдо Аль-Фарабинин, Улукбектин көп тилдүүлүк салтын улантуучу**

Нурмолдонун илим-билиминин көнчийине таасир калган бир чечүүчү фактор жөнүндө бул жерде айта кетпесек болбос. Колдо турган фактылыр Нурмолдо полиглоттук да жөндөмдүн болгондугун күбөлөйт. Ошол бөтөнчө жөндөмдүн аркасында ал өмүрүндө бир нече тил үйрөнүүгө жетишкен. Устатым Нуракем фарс тилинде жазылган «Маджму-ат-таварихти» бизге окуп, кыргызча түшүндүрүп, чечмелеп берер эле, деп маркум Назармат Жайлообай уулунун эскергенинен Нурмолдонун фарс тилин билгендиги көрүнүп турат. Нурмолдонун бир кездеги окуучусу

ошол эле Назармат Жайлообай уулунун 1971-жылы эскерип жаздырган дагы бир сөзүнө көнүл буралы: «Шарапатың колдогур олуя ақын мударис Нуракем Марказий (борбордук) Асийада Пишпек, Ташкент, Ашкабат жактарда кыргызча ырдар эле. Кыргызчаны чала түшүнгөн угарманын арасында: Дүйшөмбү, Самаркент, Букар, Казан, Упа, Кырым, Урум, Ыстамбул шаарлары тараптарда ортот түркүй тилде (кыпчакча) ырдаган. Ортот тилге түшүнбөгөн Кабулда, Кашмирде, Мекка-Мадинада жана башка улук шахарларда арап тилинде төгүп ырдар эле. Ошойактарга зыйаратка барып келгендерден ойактыктар арап тилинде төгүп ырдаганына жуда мамнун болуп ыраазы экенин билдиригендубай салам кат жолдогонун алыш келишкенин мага да көрсөткөн Нуракем. Мындай көп каттардагы: «Туран Түркыстанынын Намеккент вилаетиндеги Коштерек кыштагында жашаган жигарим (боорум) олуя мударис акешен арап Нурмолдого» деп жазгандары кызыко. (Назармат Жайлообай уулу. Нуракем – олуя, ақын, мударис, акешен эле. – Нурмолдо, 521-бет).

Нурмолдо мударистин араб тилинде окуй да, жаза да, ырдай да билгендигин алабукалык Сүйөркүл сопу, Молдо Абды, Мирұсуб, Миржакып, Устаажимат, Хамит, Сатиши, Устажолдош, Молдо Алимбек, Темир, Ракман, Сатыбалды сыйктуу аксакалдар, карыя молдолор да, кезегинде өз көздөрү менен көрүп, өз кулагы менен угуп, күбө болушкандыгын тегерегиндегилерге айтып, тастыктап келишкен (караныз: Нурмолдо, 172-бет). Нурмолдонун көп тилдүүлүгүнө таң калып деле кереги жок. Көп тилдүүлүк салты Орто Азияда илгертен боло келген. Оттар калаасынын кулуну, атактуу Аль-Фараби Х кылымда араб, фарс, грек, сирия тилдерин билген. Ал эми XV кылымдагы айтылуу Улукбек араб, фарс тилдеринде сүйлөй да, окуй да билген. XIX кылымда көп тилдүүлүк салтын Түркстанда-Алабукада Нурмолдо уланткан.

Демек, Нурмолдо фарс, араб, түркүй тилдердеги түркүн адабияттарды, китеттерди, илимий трактаттарды окуу мумкүнчүлүгүнө зөгөрөн инсан болгон. Ал «Молдо Кыргыз медресесиндеги ырында» «Бабурнаамени» түпнускасында окуп чыккандыгы тууралу, анын мазмуну жөнүндө түздөн-түз бизге маалымат берип отурушу кызыктуу. Эскерүүлөрдөгү жана ақындын өзүнүн чыгармаларынdagы маалыматтарга караганда,

Нурмодонун байыркы грек ақылмандары Платон жана Аристотелден кабары бар экендиги, айрыкча Аль-Фарабини таржымалын (анын айрым трактаттары менен тааныш болгон болуу керек. Анткени Нурмоддо өзүнүн «Даанышмандар» деген ырында Фара бийдин китеңтери бизге жетти деп маалымат берип отурат) жакшы билгендиги, Фирдоуси, Низами, Жами, Саади, Алишер Навойи сыйктуу классиктер менен тааныш экендиги, Чыгыштын, Түркстандын тарыхын, Исламдын, пайгамбарлардын таржымалын, шариятты кенен-кесир биле турғандыгы, буларды ыр менен айткандыгы, «Азиретаали-Дарийка», «Жусуп менен Зулайка», «Фархад менен Шириң», «Лайли менен Мажнун», «Гулгаакы» сыйктуу чыгыш дастандарын ырдан айткандыгы айгине болуп турат. Нурмодонун өзүнүн өз колу менен жазган 10го жакын кол китеби болгондугун уулу Төрөбек эскерген. Ал эми Нурмодонун қыргыздын элдик оозеки чыгармаларын, эпосторун беш колундай билгендиги, Манас айткандыгы-бул өзүнчө бир узун аңгеме (бул жөнүндө кийинчөрээк сөз болот). Кыскасын айтканда, Нурмоддо Наркул уулу өз элинин тарыхын, маданиятын адабиятынын улуу чыгармаларын өздөштүргөн, чыгыш философиясынын жана илим-билиминин үзүрлөрүн мүмкүн болушунча окуп билген, ислам дининин окуусуна жетик, ар тараптуу маалыматка эгедер, чоң Медреседе сабак берип, педагогикалык тажрыйба топтогон, дүйнө таанымы бийик, көз карашы кенен универсалдуу инсандын деңгээлине чейин өсүп жеткен.

## 7. Мектепке кандай даярдыктагы жана масштабтагы инсан келген?

Биз Нурмодонун педагогикасына, анын мечит-мектептердеги окутуулар тарбиялоо практикасына түздөн-түз өткөнгө чейин эмне үчүн акын жөнүндө минтип алдын ала узун сабак сөз кылдык? Себеби Алабука, Аксы аймактарындагы мектептерде жаш муундарды окутуу ишине кандай даярдыктагы, кандай деңгээлдеги, кандай тажрыйбага ээ, кандай маштабдагы инсан келгендигин окурумдарга түйгузуш, билгизиш үчүн ушинттик. Мектепке келген Нурмоддо алиги элементардык деңгээлдеги сабаты бар демейки катардагы айылдык молдолордун бири эмес получуу. Дал

ушул Нурмөлдөдөй ординардуу эмес, аригиналдуу инсан-мударистин, акын-ойчулун, багынычсыз ой жүгүрткөн билимдүү таланттын мектепте пайда болушу, балдарды окутуу ишинде мурдатан адат болуп келаткан көнүмүш стреотиптердин бузулушуна, кыргыздын элletтик чөлкөмүнүн тарбия практикасында жаңы бурулуштун жана наватордук кадамдарын жасалышына алып келген.

## **8. Акын болбосом болбоюн, бирок агартуучу болууга милдеттүүмүн!**

Нурмөлдө кецири караганда, сөздүн анык маанисиндеи агартуучу болгон. Ал тарыхтан, динден, философиядан, адабияттан билгендөрөнүн, китеңтөн окугандарын жалпы журткады менен да, сөзү менен да пропагандалап, элдин көзүн ачууга, түшүнүгүн көнүтүүге, калайык калкты адеп-ахлак жактан тазартууга аракет кылган. «Аныгын окуп китеңтөн, айттай койсок айылтыр, кызык китең жаншерик, куржунуна салып жүр», деп ал бекеринен элге ырдаган эмес.

Бирок Нурмөлдө акыры, калайык-калкты агартууну мектептен башташ зарылчылыгын, агартуунун башаты мектепте экенин, элдин билим келечеги ошол жакта түптөлүшү зарыл экендигин түшүнгөн. «Көп кыргызым кат билбейт, кантейин көркөо кылган заманды», деп Жеңижок кайтыргандай, Нурмөлдө да калктын караңгылыгына кейип, акын болбосом болбоюн, бирок агартуучу болууга милдеттүүмүн деп чечкен сыйктуу. Илгери Лев Толстой «Согуш жана тынчтыкты» жазгандан кийин адабиятка караганда педагогика маанилүү деп эсептеп, жазуучулукту таштап, «Алиппе» жазып, дыйкандардын балдарын окутууга өтүп кеткен экен. Мунун сынарындай, Нурмөлдө да акын, ак эшен, дарыгер аталып, бүткүл түркстанга атагы чыгып турганда, бардык дитин мектепке буруп, балдарды окутууга баш оту менен киришиптири. Анын Алабука, Аксы чөлкөмдөрүнүн Карасуу, Коштерек, Каражыгач, Тегене, Акчий, Суусамыр, Саргата, Учтерек, Жаныбазар, Аксуу, Ортолой айылдарында жашап кээсинде конуп – түнөп, мечит ачтырып, балдарды окуткандыгынын өзү эле, Нурмөлдонун патриоттук сезим менен агартуунун артынан сая түшкөндүгүн ырастап турбайбы. «Олуя акын Нурмөлдө, он мечит куруп зер тапты», деп акын

Барпы Алыкулов бекеринен ырдаган эмес экен. Төлөгөн Касымбековдун маалыматы боюнча Аксы аймагында (мурдагы Жаңы жол району). Нурмолдонун туугандары, жакындары деле болбоптүр. Ал бул тараапта жалаң бала окутуу максаты менен гана жашап жургөн. Нурмолдо курдуруп, сабак берген мечит-мектептөтө совет өкмөтүнүн биринчи окуусу башталган, деп эскерген 1992-жылы алабукалык 91 жаштагы Назарбек уулу Парпибай карыя (Нурмолдо 1920-жылы көз жумган). Мына ошентип, агартуунун алгачкы чыйырын Нурмолдо салыптыр.

## 9. Нурмолдонун Алабукадагы агартуу төңкөрүшү

Окуучуларынын эскерүүлөрүнөн улам Нурмолдонун класста колдонгон окуу каражаттарынан жана ошо туштагы мечит-мектептин материалдык абалынан кичинекей болсо да кабар алууга болот. Нурмолдо класста тактайдан жасалган досканы жана жазуу үчүн арчанын көмүрүн пайдаланган. «**Ал тактайды кыбыла тарааптагы дубалга мык кагып илип, арчанын көмүрү менен ыр, табышмак, кошок, дастаандан парча (үзүндү) жаздыртчу, окутчу,**» - деп эскерет окуучусу Токмолдо Чынаалы уулу. Бул фрагмент Октябрь төңкөрүшүнөн мурдагы алгачкы агартуучунун мечит-мектептеги ишмердигинен, түнгүч окутуу жөрөлгөсүнөн кабар-элес бергендиги менен баалуу жана уникалдуу тарыхый факт болуп эсептелет.

Ошол эле Токмолдо Чынаалы уулу жана дагы бир окуучуларынын бири Назармат Жайлобай уулу төмөнкүдөй «сакадай бою сары алтын» кыска эскерүүлөрдү калтырышкан:

«**Эсептетип, коштуруп, кемитип, көбөйтгүп, бөлдүрүп, төрт амалды үйрөтгүчү**» (Токмолдо).

«Коштурат, алдырат, көбөйтгүрөт, бөлдүрөт. Эсептин бир түрүн «Алхоразмий» (алгебра) деп коё турган» (Назармат).

Эллеттеги мечитке түштүк аймагында биринчи болуп светский багыттагы эсеп (математика), география, агрономия, адабият сабактарын киргизиши жана окутушу өзүнчө бир төңкөрүшкө тете бурулуш болгон жана муун Нурмолдонун зор атуулдук эрдиги катары эсептөөгө тийишпис. Нурмолдонун негизинен дин багыттындагы мечит-мектепкө өйдөкүдөй илим- билим нутундагы

сабактарды киргизип, батыл қадамга барышынын биздин оюбузча төмөнкүдөй себептери, идеялык, патриоттук мотивдери болгон.

## 10. Агартуу бурулушун шарттаган адептик-философиялык жана социалдык-педагогикалык факторлор

**Бириңчиден.** Нурмолдо өзүнүн философиялык адепти-ыймандык Нускоолорунда мындай дейт: «**Илим - түгөнбөгөн кен. Тон-тиктиргендикси, илим-билгендикси.**» Дагы бир сөзүндө мындай деп насааттайт: «**Илим деген эмне? Элдик тажрыйбанын, чыгаан инсандын билигинин натыйжасы. Ошону билип алганын-билим алганыц.**» Демек, Нурмолдо өзүнүн дүйнөгө көз карашы боюнча илимдин жактоочусу болгон. Ал илимди түгөнбөгөн кен, ал эми ошол кенди казыш керек, билиш керек, илимди билгенинде гана билим алдым деп эсептесен болот деген терең ойдо болгондугу баамдалып турат. Анын мударистик түшүнүгүндө илим-билимдин негизи. Нурмолдо арап тилин билген. Куранды, исламият китечтерин арап тилинде окуп түшүнгөн чоң молдо катары да, ислам дининин илимди кадыр туткан нускаларын эсine түйгөн инсан болгон. Мухаммед пайгамбар мындай деген: «**илимди үйрөнүү – ар бир эркектин жана аялдын парзы. Бешиктен белиц чыккандан тартып көргө киргенге чейин илимди үйрөн.**» Исламдын бул өндүү насыяттарын Нурмолдо билген эмес деп айтышка бизде эч кандай негиз жок. Кыскасы, бир сөз менен айтканда, илим жөнүндө мына ушундай көз караш, түшүнүктөгө сугарылган Нурмолдодой адам мектепке илим-билим багыттындагы сабактарды киргизбей коюшу мүмкүн эмес эле.

**Экинчиден.** Түркстан ак падышанын колониясына айланғандан кийин, дүйнөлүк жана россиялык цивилизациянын, бөлөк калктардын маданий илимий-техникалык жетишкендиктеринин таасири менен али кечмөн бойдон калып жаткан сабатсыз тоолук калктын алдыңкы инсандарында улуттук ар намыс ойгонуп, активдеше баштаган. Мына ушундай кырдаалда кээ бир алысты көргөн ақылгөй адамдар найза, чокмор көтөргөн, кылыч байланган жоокерчилик замандын доору бүткөндүгүн, эми мындан ары карай кыргыз баласы башка калктарга агартуу, илим-билим аркылуу гана

төң ата боло аларлыгын жана каяша кыла аларлыгын, билек жирий албаганды билим жерерин алдыртан туюнушкан. «**Илим-билимдүү болуп улутун сактоо керек. Илимдүү болуу-жалгыз намаз окуп, орозо кармоо эмес**», деп түндүктөн аалым Османаалы Сыдык уулу маселе көтөрүп чыккан (Османаалы Сыдыков. Тарых қыргыз Шадмания, Уфа, 1914, 12-бет). Бу заманда мектепте жалаң куран менен «чаар китетти» жаттап, дин исламды окуунун, жалаң кожомдолукту үйрөнүүнүн жетишсиздигин түштүктөн Нурмолдо да ачык туюнган. «**Заман жаман дегенге, зарлап кайты жегенге, табыш керек бир айла**», деп толгонгон Нурмолдо. Ошол айланы, жакшы заманга, жакшы келечекке алып барчу ачкычты Нурмолдо биринчи иретте, жаш муундарга илим-билимди үйрөтүүнү колго алуудан көргөн. Ошон учун ал мечитке эсеп, география, агрономия предметтерин чечкиндүү киргизип, «тон-тиктиргендики, илим-билигендики», «чымчык баксаң-тынар, чырпых тиксөң-чынар» деп, улуттун келечегин ойлоп, балдарды алдыңкы калктар түшкөн билим жолун карай жетелеген.

**Үчүнчүдөн.** Дагы бир фактору эсепке алышыбыз керек. Кеп мында. XIX кылымдын сонуунда XX кылымдын баш жагында Алатообуздин аймагында «жаны метод» мектеби (усули жадид) деп аталган жаңы мектептер пайда боло баштайды. Жаңы метод мектебин идеялык жактан негиздегендөрдүн бири татардын көрүнүктүү агартуучусу Исмаилбек Гаспринский болуп эсептелет. Түрк-мусулман калктарынын конфессиялык мектептерин жана медреселерин реформалоо идясын көтөргөндөрдүн биринчи катарына ушул И. Гаспринский турат. Жаңы метод мектеби биринчи жолу 1884-жылы Крымда ачылган. Андан кийин Туркстанга тараган. Жаңы метод мектебинин ошол мезгилдеги демейки мусулман мектептеринен айырмачылыгы мына мында болгон. Анда дин окуусу, куран, шариат, араб сабаты менен катар эле жалпы билим берүүчү предметтер (арифметика, география, тарых, табият тануу, геометрия, анатомия, логика ж.б.) үйрөнүлгөн. Бир сөз менен айтканда, жаңы метод диндик мүнөздө да, ошону менен биргэ светский багытта да болгон. Жыйынтыктап айтканда, «жаңы метод» мектебинин таалими өз учурунда Нурмолдого таасириин тийгизбей койгон эмес.

## **11. Шакирттин инсан болушун көздөгөн устат же Нурмодонун жаңыча методикасы жана дидактикасы**

Нурмолдо мечит-мектепке жаңы окуу предметтерин киргизүү менен гана айырмаланбастан, ошол предметтерди жаңы усулдук ықмалар, мурда катардагы моллородун практикасында кездешпеген жаңы методикалык амалдар менен окута билгендиги менен да өзгөчөлөнгөн. Атактуу акын Жеңижок кезегинде Нурмодонун мектебинен окугандыгы белгилүү. «**Карматып  
калем он колго, жетелеп илим жолуна, жетектеген Нурмолдо**», деп ал кийин мугалиминин эмгегин жгору баалаган. Жеңижок кийин акын болгон кезинде устаты менен алгач учурашып ырдан жатып, Нурмодонун мударис-мугалим катары окутуу, үйрөтүү ықмаларынын, усулдук чеберчилигинин да бөтенчө экендигин: «**Кыйын болсо устаты, кызыйт ырчы чыкмасы, үйрөтөр онго  
жетелеп, чыйралтаар чыгаан ыкмасы**», деп баса белгилеп өткөн. Эмесе, Нурмолдо – педагогдун шакирттерин чыйралтып, онго жетелеген, «таптаган күлүгүнүн таманын» кызыкткан ошол «чыгаан» ықмалары кайсылар болду экен?

Окуучулары менен шакирттери Нурмодонун «Ким табаган?» деп аталган кызыктуу сабагы болгондугун эскеришет: «**Охо-ой!  
Нуракем окутканда ушунчалык кызыктырар эле, андай  
мугалимди алигиче көрө элекмин. Табышмак таптырчу.**

...Сабакты айттырат, жаздырат, тамгаларын эсептеттире, арасында табышмак айттырат, жообун таптырат» (**Токмолдо**). Окуучуларынын эскерүүлөрү Молдо Кыргыз медресесинде мударис болуп иштеп жүргөн кезинде Нурмодонун методикалык жактан кыйла ташкалгандыгын, педагогдук өнергө бир топ эле маш болгондугун, мектептеги балдарга эмнени окутуш керектиги тууралу гана эмес, эң оболу кандайча окутуш кажеттиги жөнүндө да көп ойлонуп, көп толгонгондугун айгинелеп турат. Сабактын уюштурулушунун, жүрүшүнүн кызыктуулугу, балдарды козгоп-козуткан усулдук ийкемдүүлүк маселеси мударистин ар дайым көнүлүнүн борборунда туруптур. Мына ошондуктан Нурмолдо «Ким табаган?» деген усулдук амалды иштеп чыгып, аны сабакта ийгиликтүү пайдаланган. Бул усул табышмактардын системасына негиздеген эле. Табышмак таптыруу ыкмасын Нурмолдо бардык

сабактарда пайдаланган, же болбосо кээде бүтүндөй окуу убактысы табышмак айтышууга, табышмактарга жооп издеөгө арналып, окуу табышмак-сабак формасында өткөрүлгөн. Нурмолдонун табышмактары өзүнүн кызыктуу ойлонуп табылгандыгы, күтүүсүздүгү, күлкүлүүлүгү, нагыз табышмактуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Акын-мударистин окуу табышмактарынын айрымдары менен таанышалы:

Биздикине бир мейман келди:

сүйлөйүн десе тили жок,  
анын минген аты бар,  
бирок жаны жок,  
жетелегени эки уй  
эти бар да, сөөгү жок.  
(Бөбөк, бешик, эки эмчек)

Куйругу бар – конвойт,  
канаты бар – учпайт,  
буту жок – сойлобойт.

(Балык)

Бул эмне, тапчы аке:  
буту алтоо, көзү төртөө, колу экөө,  
куйругу бирөө, оозу экөө?

(Киши атка мингенде)

Балдардын дүйнөсүнө жакын мындай кызыктуу, күтүүсүз, чукугандай айтылган табышмактар класста дароо жанданууну пайда кылып, окуучулар көздөрүн алайта бири-бирин карашып, кулактарын делдейте элейишип, өз ара талашып-тартыша чуулдашып, табышмактардын жоопторун биринен бири оозунуп табууга ашыгышып, ар ким өзүнүн тапкычтыгын, билгичтегин көрсөтүүгө умтуулуп, сабак жеткинчектердин активдүү акыл толгоолорунун, ой жүгүртүүлөрүнүн, изденүүлөрүнүң кырдаалында өткөн. Табышмак-сабактар ушунча кызыктуу өткөндүктөн ал табышмактар окуучулардын башына кыт куйгандай орноп, алардын эсинде өмүр бою сакталып калган. Нурмолдодон Октябрь революциясынан мурда окушса да, окуучу-шакирттери

мугалиминин оригиналдуу сабактарындагы көптөгөн табышмактарды 40–50-жылдарда да күнү бүгүнкүдөй жатка айтышып, кийин, кийин ақындын мурастарын жыйноочуларга айтып беришип, жаздырышкан. Нурмолдонун кагазга түшкөн 70ке жакын окуу-педагогикалык табышмактарынын көбү окуучусу Токмолдодон жазылып алынгандыгын эскерте кеткенибиз он.

Биздин ишенимибизде, Нурмолдо өзүнүн «Ким табаган?» сабактарын жөнөкөй гана тышкы кызыктуулук үчүн ойлоп тапкан эмес. Акын-педагогдун табышмак-сабакты окутуу практикасына эмне үчүн колдонгондугунун теренде жаткан себеби бар деп ойлойбуз. Жакшылап үңүлүп карап көрсөк, Нурмолдо өзүнүн ырларында, айтыштарында, нускоолорунда биринчи иретте, адамдагы ойлонгон талдагыч акыл-эске, рационалдуулукка, жашооттурмуштагы көрүнүштөрдүн маани-маңызын туюнган түшүнүктүүлүккө, илимдүүлүккө жогору баа бергендиги баамдалат. «Абайласаң акыл-алтын, оор басырык, ой-күмүш», «Акыл – тозбогон тон», «Акыл аалам кездирет», «Орошон чыгаан ойлуу бол», «Илим – өмүр чырагы» – дейт Нурмолдо өз чыгармаларында. Бирок терең акыл, кенен ойлом деген нерсе, адам баласына дапдаяр бойdon көктөн түшө калbastыгына, же болбосо кимдир бирөөлөр сенин башыңа аны бепбелен кылышып салып койбостугуна Нурмолдо өз тажырыбыасы аркылуу ынанган. Анткени ал өзүнүн ээ болгон акыл-ой бийиктигине өздүк жекече ички драмалуу изденүүлөрү жана ой толгоо азап-тозоктору менен жеткен эмеспи. Мына ошондуктан Нурмолдо башкалар да турмуш, дүйнө жөнүндөгү өз түшүнүктөрүнө жана ишенимдерине өз баштары, өз акыл-эс, рух түйшүгү менен жетмейин, ээ болмоюн өз алдыларынча инсан боло алbastыктарына көзү жетиш турган. Нурмолдонун «Болбосо» деген ырынан бир үзүндү окуп көрөлүчү:

Узак жашар кишилер  
Түбөлүгүн ойлосо,  
Каржалбай жооп изденип,  
Өнөрлүү жолун жолдосо.  
Билим алып, кат таанып,  
Билик болсо молдоочо.

Бул саптарда өз алдына суроолорду коюп, аларга **каржалбай жооп издең** мээннеттенген адам гана өнөрлүү, билимдүү, ақыл-эстүү бийик даражага өсүп чыгып, түбөлүгү бекем болмок деген идея жатат го. Дегеле, Нурмолдо өзүнүн айтыштарында, ақындар менен ырдашканда атаандаштарынын, партнерлорунун алдына ар дайым курч суроолорду коюп, проблемалуу кырдаалдарды жаратып, ақыл-эсти чегине жеткире чыңалта турган соболорду ыргытып, жооп күтүп, аларды капыстан «жарга такап», дүрбөлөнгө түшүрүп, катуу ойлонууга аргасыз кылганды жакшы көргөндүгү ачык сезилип турат. Маселен, буга бир эле:

Усту жакта ниме бар?  
Асты жакта ниме бар?  
Кайсы ченде турагың?  
Ай-аalamды өзүнө,  
Караткан ыйык эмине?  
Күн-ааламды устунсуз,  
Жараткан ыйык эмине?  
Шымаланып шаттанып,  
Шакирттерим келинцер.  
Табышмакты калтыrbай  
Шартын айтып беринер,

— деп Токтогул менен Эшмамбетке кайрылып турганы күбө. Мындаи мисалдарды көп сандап келтирүүгө болот. Анын ой жүгүртүү мүнөзү аналитикалуу болгон. Ал байыркы Сократ сыйктуу жанындагыларды ар дайым ақыл жүгүртүп, ой чубап изденүүгө, турмуш суроолорунун жандырмагын табууга түртүп, шыктандырып турган.

Кыргызда «**Бирөөнүн ақылы кишен менен тушоо, өз акылың өзөк менен тамыр**» деген терең маанилүү ақылман сөз бар. Бирөөлөрдүн ақылынын ички дүхүн түшүнбөй, сырткы тамгаларын гана жаттап, механикалык турдө өздөштүрсөн, ал дөммага айланып, өзүңө кишен менен тушоо болору да ырас. Ал эми өзүндүн ақыл-эс мээнетин жана жекече тажырыбач менен тапкан чындыгың кан-жаның менен өзөктөш менчик мүлкүң болору чын. Нурмолдо кыргыздын дал ушул ақылман накылынын дүхунда ойлонгон инсан. Анын табышмактардын системасына негизделген «Ким

табаган?» сабагы түпкүлгүнде философ-акындын, мударис-аалымдын интеллектисинде жашаган дүйнөгө өз алдынча инсандык мамиленин, өз алдынча инсандык ойломдун, докладан алыс, көз карандысыз эркин акыл-эстин жашашынын керекчилиги жөнүндөгү жогорку эрежесинен, философиясынан тамыр алып чыккан нерсе болгон. Нурмодонун принциби үчүн адамда жанагындай «аалам кезген акылдын», «орошон чыгаан ойлуулуктун» жарапышына негиз болуп бере турган алгачы саамалык тепкинчи даярдоо, балдарда өз бетинче ойлоонун, изденүүнүн тунгуч көндүмдөрүн «каймактатуу», алардын акыл-эсин чукурантып ойготуу биринчи иреттеги педагогикалык маселе болуптур. Мына ушундан улам ал табышмактардын дүйнөсүнө алып кирип, балдардын ышкысын тутантып, аларды ой түйшүгүнө кабылта турган, «мээсин кыймылдата» турган ийкемдүү методиканы таап, ишке чегип отурат. Нурмодонун балдардын ичтеги рухий, акыл-эс күчтөрүн, көмүскөдөгү потенциалын эртеп ойготууга, кыймылга келтирууга карата тутунган эрежеси жана жасаган педагогикалык күч-аракети жалпы алганда, бүгүнкү окутуунун **аң сезимдүүлүк** жана **активдүүлүк** принцибинин нутунда тургандыгын байкабай коюга мүмкүн эмес. Окуудагы аң сезимдүүлүк, активдүүлүк принцибине алгачы жолду Европада Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ж.Ж.Руссо сыйктуу улуу педагогдор салган болсо, биздин аң чач Ала-Тообузда да бул багытта тунгуч педагогикалык чыйыр түшүргөн Нурмододой тубаса дидакттын жашагандыгы сыймыктануу сезимин туудурбай койбoit. Ушул жерден айта кете турган нерсе, окуудагы аң сезимдүүлүк, активдүүлүк жол-жоболору жөнүндө кезегинде Аль-Фараби да өзүнүн трактаттарында көп жолу жазган. Аль-Фараби «жаттаганга караганда түшүнгөн жакшы», «издеө кыйынчылыктары аркылуу ой жүгүртүүнү машыктыруу», «тажабай тама берип ташты тешкен суу сыйктуу окуучу - шакирт илим - билим үйрөнүүде жадабас өжөр болушу лаазым» деген сыйктуу терен маанилүү педагогикалык-дидактикалык ойлорду мурас кылыш калтырып кеткен. Балким Нурмоддо түркстандык катары, араб тилинде окуй алган адам катары (Аль-Фараби өзүнүн эмгектерин араб тилинде жазгандыгы белгилүү) Аль-Фарабинин ушул өндүү ойлору менен тааныш болушу да мүмкүн.

Окуучуларынын жазып калтырган маалыматтарын жакшылап талдай келсек, Нурмолодонун, өйдөтө белгиленгендей, дидактикалық, методикалық сабаты өйдө болгондугун ачык эле көрө алабыз. Колубузда турган фактылар Нурмолодонун окутуу ишмердигине дидактиканын билимди өздөштүрүүнүн бекемдиги (принцип прочности) жөнүндөгү белгилүү эрежесинин көз карашынан да карап көрүүгө жем таштап отурат. Караңызы, Нурмольдо окутуу процессинде окуу материалын жөн гана өзү тараптан айттып, маалымдан, көргөзүп, түшүндүрүп коюу менен чектелбестен, окуучулардын өзүн иштетип, аларды айттылган нерсени кайра айттырып, жазылган нерсени кайра жаздырып, көчүртүп, кайра окутуп, эсептегтирип, коштуруп, бөлдүрүп, табышмак айттырып, жообун издеттирип жатат (жогорудагы Токмолдонун эскертүүсүн эстениз). «Жаздырчу, окутчу, көчүртчү, эсептетчү, коштурчу, кемиттирчү, бөлдүрчү, көбөйттүрчү, тамгаларды ушинттирчү». (Токмолдонун дагы бир эскертүүсүнөн). «Ун чыгарып окутчу, жатка айттырчу», – деп дагы кошумчалайт, окуучусу Назармат. Демек, Нурмольдо азыркы мектептерде адабият сабагында активдүү пайдаланылып келаткан үн кубултуп көркөм окуу, жатка айттыруу ыкмаларын ошондо эле колдонгон экен. Нурмольдо бул ыкмаларды кыргыздын элдик оозеки чыгармаларын үйрөткөндө пайдаланган.

Дагы бир белгилей турган нерсе, өтүлгөн нерсени бекемдөө максатында атайын практикалық сабак жүргүзүшү, тагыраак айтканда, саякат-сабак уюштуруп өткөрүшү Нурмолодонун дидактикалық, методикалық сабаты өйдө болгондугу жөнүндөгү жогорудагы оюбузду дагы бир жолу далилдейт. Эмесе, окуучусу Токмолдонун сезүнө дагы бир жолу көңүл буралы: «Акырында бир апталык саякат-дарс калды. Эмики жума күндүн эртеси тоондунуп-аттанып келгиле. Саякат-дарска чыгарбыз. Аталашын билип алыш үй-бүлөңөргө айттып түшүнткүлө: «Өзүбүздүн аймактагы Манас атасын кадамжайларына бир апталык саякат-дарс». Бара турган жерлеребиздин дареги мындай: Аккелте –Улакчы хандын ордосу, Манас атасын Ажыдарынын дөбөсү, Сыргактебе, Минҗашар Чанач мазары, Шаакептер мазары. Бийерлер жагдайында мурда айттып бергемин. Эми кайерге барсак – ошердин таржымалын

**силерден сураймын – имтихан ушул деди олужа Нурмолдо дамылла.**

Эгерде бир суроого жооп кайтара албай калсак болду – эмики жылы өзүбүздөн кичик балдарга кошулуп саякат-дарска чыгабыз. Анда жұда уят болобуз. Ушу жөнүндө молдо балдар чогулуп, тиги аталған жерлердин мурда уккан тарыхын кайталай баштадык. Кими бизге кайсы суроо келерин кайдан билет залек?! Бардығын үйрөнүш керек». (Нурмолдо, 530-бет).

Бир апталық практикалық саякат-сабактың кандайча өткөндүгү жөнүдөгү бир кыйла узак аңгемеден кийин Токмолдо: «**Дарс-саякат жұда қызық аяктады**», – деп жыйынтыктайт.

Кечээ жакынга чейин зале педагогикада окуу процесси деген окутуу (преподавание) катарында, мындауда айтканда, мугалимдин окутуу ишмердиги катарында бир жактуу түшүнүлүп келгендиги белгилүү. Көрсө, окуу процессинде окуучунун өзүнүн ишмердиги, окуудагы өзүнүн жекече активдүү күч-аракети окутуучунун ишмердигинен кем эмес мааниге зә экен. Окутуучу менен окуучунун мээнети бири-бири менен жуурулушкан кезде гана билим берүү деген нерсе түшүм берет экен. Демек, окутуу дегенибиз мугалим менен окуучунун өз ара қызматташтык мыйзамына негизделген зеки жактуу процесс болуп чыкты. Нурмолдо кезегинде өзүнүн терен мударисттик интуициясы менен, педагогикалық бөтөнчө туюму менен, же болбосо Молдо Қыргыз медересесиндеги окутуучулук практикасы аркылуу окуу процессинин мына ушундай кош бирдиктүү нерсе экенин андан сезген сыйктуу. Окуучу шакирттерин сабакта жогорудагыдай ар дайым тынымсыз эмгектентип, жаздырып, жатыктырып, айттырып, машыктырып, практика жүзүндө өздөрү мээнетенип, берилип жаткан билимди өз мээлери менен ойлонуп, өз колдору менен иштеп кабыл алышина, сициришине жетишүүгө аракеттенип отурганына караганда, Нурмолдо балдардын окуу ишмердигине, өздүк активдүүлүгүнө чоң маани берген деп айттууга болот. Мына ошондуктан молдокенин сабакта тынч алдыrbай ар качан окуу жумушун жасатып тургандыктан, шакирттери ошол окууш учурундагы күч үрөп, кылган мээнеттерин эч унутушпай, аны атайылап эске түшүрүп отурушат. Токмолдонун жогорудагы: «Эгерде бир суроого жооп бере албай калсак жұда уят болобуз, молдо балдар чогулуп, тиги аталған жерлердин мурда уккан

тарыхын кайталай баштадык. Кими бизге кайсы суроо келерин кайдан билет элек? Бардыгын үйрөнүш керек» – деген сөзүн эске түшүрөлү. Ал эми жаш Женижоктун Нурмольдо мудариске карап төмөнкүчө:

«Алиппени үйрөтүп,  
Арапчаны сүйлөтүп,  
Кат жаздырып көрдүнүз,  
Кош-кош тамга сыздырып.  
«Ажынааме» а түгүл  
Айттырдыңыз түз кирип.  
Не десениз ошону  
Ниет кылдык биз билип,  
Алдык күчтүү үрөп да,  
Ар кыл өзүм сүрөп да,  
Аалимдиктин ушпасын»,

– деп ырдан турушу да, Нурмольдонун сабакта балдардын өз алдынча күч-аракетине басым коюп иштегенине күбө өтүп турат. Нурмольдо окуучу шакирттин өз колу менен жасап, иштеп, өз акылы менен ойлонуп-таап, ынанган нерсеси гана бекем билим болоруна, баланын өзүнүн кызыгуусуз, умтулуусуз, өзүнүн мээнеттүү түйшүгүсүз окутуунун наатка кетерине көзү жеткен. Ушул мааниде алганда Нурмольдонун сабакта балдарга айткан, үйрөткөн мускоолорундагы, айттымдарындагы, салт санатындагы «береке-аракетте», «эмгеги көптүн - өнмөгү төп», «илим жолун издеген, билим кенин тиздеген, нуска болгун бөбөгүм» деген акыл-кеңештеринде, накылдарында азыркы биз айткан ойдун нугундагы тиешелүү педагогикалык позициянын бөгүп жаткандыгын андоо кыйын деле эместирип. Ал эми окуучу кулунчактын ышкы-ынтызарлыгын, кызыгуусун ойгото турган, жекече күч-аракетин тутанта турган бул – кызыктуу мазмун, кызыктуу усул, чыйралтар чыгаан ыкма» (Женижок) экендигин Нурмольдо мударис катары жакшы туюнган. Нурмольдонун «Ойлончу» деген ырында мындаи бир эки сап бар: «**Жакшылар эске акылды, бап саларын ойлончу**». Ошол билимди эске бап салган жакшы усулчы Нурмольдонун өзү болгон. Анын акыл-билимди балдардын башына

бап салган кандайча устат болгондугун баамдоо үчүн кайрадан окуучу шакирттеринин эскерүүлөрүнө кайрылууга туура келет:

«Олужа акын Нурмоддо мударис мечитте балдарды окутканда сабак билбеген бала болбой турган. Анткени ал ушунчалык кызыктырат, дөөпөрестөр да айтканын дегендей кайталап бере турган. Ушунчалык кызыктырып окутчу, ага азыркыга чейин таңкалам. Айтып берсем, уккандардын бардыгы таңданат. Ажайып устатка жолуккан экенбиз, өз убагында баалай албаппыз, ай аттиң-ай!» (Токмолдо).

«Ар баланын зейнине,  
Ар тамганы дээрине  
Андата билген ақылчыл» (Женижок).

Женижоктун баасында Нурмоддонун тамгаларды, тагыраак айтканда, билимди балдардын эсине (память) гана эмес, эн башкысы, алардын зээнине, дээрине, демек, жан дүйнөсүнө жайгаштыра билген усулдук айлакердигине, мударистик өзгөчө талантына басым коюлуп жаткандыгын туюнуп койгонубуз он. Ошол эле Женижок окутуучусу жөнүндө өйдөкү сезүн улап: «**Ырыңыз кирет түшүмө, уктабай үн-түн өксөдүм, улантсам деп өксөдүм**» – деп бекеринен ырдал жатпаса керек.

Балдардын сабакка кызыгышына Нурмоддонун өзүнүн оригиналдуу личносту, ар жактуу билимдүүлүгү, акын катары эмоционалдуу бай натурасы да чоң роль ойногон. «Нурланып нур чачырап көздөрүнөн, ақылы ағып турган сөздөрүнөн» (Устажолдош), «көздөрүнде огу бар, колдорунда чогу бар» (Токтогул) Нурмоддо балдарды магнит сыйктуу өзүнө бат эле тартып алган. «**Охо-ой! Андай мугалимди алигиче көрө элекмин**», – деп өйдөтө окуучусу таңкалыш жатпайбы.

Билимдин бекемдиги деген эмне? Билимдин бекемдиги деген бул – билимдин өзүндүн жеке инсандык энчице айланышы, эсinden чыккыс болуп сакталышы, күнделүк турмушунда колдонулушу, адамдык тажырыбайдын, жан-дүйнөндүн ажырагыс бир бөлүгүнө айланышы. Нурмоддонун сабактары окуучуларынын эстеринен өмүр бою чыккан эмес, мударистин үйрөткөндерүн алар ар дайым, өлөр-өлгөнчө турмушта пайдаланып, колдонуп, кайталап айтып, кийинки муундарга жеткирип, өткөрүп келишти. Демек, Нурмоддо

өзүнүн педагогикалык искууствосу менен бекем билимди камсыз кылууга жөндөмдүү устар болгон. Сабактарда учурунда окуу материалы катары пайдаланылган Нурмолдонун поэтикалых-педагогикалык мурастарынын (айтымдары, нускоолору, өлөндөрү, табышмактары, кошоктору, салт ырлары, «оттуу курак обондору») эл арасында сакталып, биздин күнгө жетишинде акын-мударистин окуучуларынын бойго синген ошол бекем билимдерин чоң роль ойноду.

## 12. Көнүмүштөрдүн бузулушу же Нурмолдонун дагы бир педагогикалык эрдиги

Нурмолдонун дагы бир педагогикалык эрдигине бул жерде токтолбой өтүүгө болбойт. Анын мечит-мектепте алга таштаган тарыхый мүнөздөгү чечкиндүү кадамына ачыгыраак түшүнүп, баа бериш үчүн ошол доордо мечиттердеги жана бозүйлөрдөгү окууда кандай абал-жагдайдын өкүм сүрүп тургандыгын көз алдыга элестете билишибиз керек. XIX кылымда жана XX кылымдын башында Түркстан аймагында алдыңкы медреселерде жанагындей тарых, астрономия, медицина окутуулганы менен демейки көпчүлүк мусулман мектептери ислам дини багытында болуп, айрыкча кыргыз аймагындағы мечиттердеги жана бозүйлөрдөгү окутуу диний догматикага жана схоластикага чулганган эле. Балдар араб, фарс, түрк-чагатай тилдериндеги диндик китептердин тексттеринин маанисин түшүнбөй, жаттап окууга аргасыз болушкан. Тарыхчы-аалым Османаалы Сыдыков «Ал кезде «Кожо Хафиз», «Чахар китеп» окуп, маанисин билбей, курулай гана окуу менен илим тамам болор эле», деп туура жазат (Османаалы Сыдыков. Тарых кыргыз Шадмания, 37-бет). Мындай жагдайды орус окумуштуусу А.И.Краснов да байкап, XIX кылымдын 80-жылдарында төмөнкүдөй деп жазган: «Дети учатся долго и без всякого понимания, все в слух перекрикивая друг друга, почему магометанская школа похожа на жужжащий улей пчел». О.Сыдыков менен А.И.Красновдун жазганынын жөндүүлүгүн бир кезде ошол «Боз үй мектебинен» окуган окуучулардын өздөрү да ырастайт. Мүнөздүү мисал катары 1880 – жылдарда туулган, совет өкмөтүнүн мезгилинде агартууга эмгек сицирген карыя мугалим Мұсуралы Копобаевдин 1950 – жылдардагы эскерүүсүнөн кыска

бир үзүндүн алдыңыздарга тарта өтөлү: «Сегиз жашымдан тартып айылдык диний окуудан, молдодон окудум. «Аптиек», «Куран», «Сополдияр», «Чаар китеттердин» молдоловор өздөрү түшүнбөгөн узун жадатма сүрөөлөрүн жаттатып башыбызды катырышчу. Карандай молдодон корккондугумдан мээ чарчаткан узун сүрөөлөрдү суудай жаттого тырышчумун. Жөн гана жаттабай, мукам менен кырааттуу окуганды мажбур кыльшчу», (Сасыкбаев С. Тандалган чыгармалар – Фрунзе, 1977, 129-бет).

Окутуудагы мына ушундай кыйын шартты эске түшүрүп келип караганыбызда, Алабука менен Аксы аймагынын мечит-мектептеринде окуган балдар абыдан эле бактылуу болушкан экен деп ойлоого болот. Себеп дегенде, бул жерлерде Нурмолдо эбактан бери орун-очок алып, адатка айланып калган өйдөкүдөй түшүнүксүз бөтөн тилдердеги башкатырма окутуунун алкактарынын чегинен сууруулуп чыгып, көнүмүштөрдү бузуп, түштүк аймагында биринчи жолу мечит-мектепке алатоолук кыргыз элинин тилин – эне тилибизди алып кирген. Анан калса, Нурмолдо катып калган дормалардын жана нормалардын ичинде күн көргөн катардагы чала сабат молдолордон эмес эле да. Рухий жактан баатыр инсандар, чыгаан таланттар, генийлер ар дайым традициялык чийиндерди, демейки чектерди аттап, стереотиптерди бузуп, тушамыштарды үзүп чыккандыгы менен айырмаланышат. Жаш кезинен жанагындей «от болуп чыккан» (Коргоол), олужа атанган, «көздөрүндө огу бар, колдорунда чогу бар», нөшөр төкмө акын, акылы ааламды айланган аалым-мударис, толкуган талант Нурмолдо демейки көнүмүштүн алкагына сыйышы мүмкүн эмес эле. Ал өзүнүн корөгөч, көсөм акылы менен фарс, араб, түрк тилиндөй эле кыргыз тилинин да күчү, укугу бар экендигин, кыргыз балдардын бөлөк тилдерде гана эмес, өз эне тилинде да окушу зарыл экенин жасемдебей аныктап, бул багытта чечкиндүү кадам шилтеп, өз доору үчүн революцияга тете педагогикалык бурулуш жасаган. Нурмолдонун мечит-мектебинде биринчи муртеби кыргыз тилинин туусу желбиреген. Биринчи жолу бул жерде кыргыз тилинде сабак өтүлгөн. Мечиттин классында кыргыздын ырлары, дастандары, санжыралары, кошоктору, обондору жаңырган, балдар араб графикасында кыргыздын поэтикалык тексттерин үн кубултуп көркөм окушуп, ырларды жатка айтышып, өлөнөрдөрү ырдашкан, эпостордон үзүндүлөрдү

угушкан, табышмак айтышкан. Баарынан да Манас айтылган. Улуу эпос «Манас» жөнүндө тарыхта биринчи жолу мектепте дарстар окулган (Нурмолдонун Манас сабагы жөнүдө алды жакта өзүнчө сез болот.) «Айтымдарды» жаттатчу, – деп эскерет окуучусу Назармат, – Нурмолдонун нускоолор дегени болор зле, эч түгөнбөчү. Уландарга «Жарамазан», «Шырылдаң», «Опмайда», «Сугат», «Орок салуу» сыйктуу мээнет ырларын, ал эми кыздарга «Акыйпек», «Бекбекей», «Тон бычыш» деген ырларды үйрөтүп, «Кол тамга кошоктору» дегендерди билдирчү. Мына ушулар сыйктууларды жаздырчу, үн чыгарып окутчу, жатка айттырчу. Нуракемен биз ушуудайча билим алганбыз. Нуракем жаш чагында «Оттуу курак обондору» деген көп ырларды чыгарыптыр, жаштарга үйрөткөн». (Нурмолдо, 524–525-беттер).

### 13. Нурмолдо – мударис кыргыз тилин жана адабиятын мектепте биринчи негиздеөчү

Кыргыз тили, кыргыз адабияты, Нурмолдонун өзүнүн поэзиясы мектепке мына ушинтип күтүүсүзден эшикти кең ачып кирип келген. Анан кантитабак кызыктуу етпесүн, анан кантитабалдар бактылуу болушпасын. Анан кантитабалдар окуучусу «ай аттиң-ай, ажайып устатка жолуккан экенбиз», деп тамшанып эскербесин. Агартуунун улуттук тарыхында, революциядан мурда мектепте биринчи болуп «Кыргыз адабияты» предметин түптөгөн, анын алгачкы кышын койгон жана эне тилибизди окутуунун тили катары педагогиканын сахнасына алыш чыккан улуу педагог катары Нурмолдо Наркул уулу тарыхтан мыйзамдуу ордун алууга тийиш.

Араб, фарс, түрк тилдерин билгендиктен Нурмолдо ушул тилдеги китеңтердин маанисин окуучуларга кыргызча которуп түшүндүрүп окутууну колго алган. Бул чындыкты Назармат шакирттин «Бабурдун «Бабурнааме», Аксикентийдин «Мажбу атут таварых», дагы ушул сыйктууларды дарс кылыш окутат. Шарктайт (түшүнтүп талдайт)», деген эскерүүсү жана Женижоктун «чагып (чечмелеп – С.Б.) берген «чаркитең», чама-чаркка синдирип», – деп Нурмолдо мударис жөнүндө ырдаган фактысы ырастап турат. Нурмолдо чыгыш классиктеринин дастандары менен поэмаларынын мазмунун да кыргызча ырга

салып айтып, дарс кылып окуп, ал эми исламият сабагында шариятты, пайгамбарлар тарыхын эне тилде ыр менен баяндап окуткан. Кыскасы, феноменалдуу личность Нурмурзанов эне тилибизде балдардын алдында дүйнөнүн кенири картинасын ачып берип, өзүнүн ажайп устат экенин далилдеген. Ошон учун ошол эле окуучусу Жеңижек «Аалимдиктин жетик билимин алдык», деп кийин Нурмурзановтың ыраазы экендигин билдирген.

#### 14. Диний догматикадан турмуш педагогикасына карай

Нурмурзанов окутуусунан улам эске келип отурат. Биздин азыркы кыргыз мектептеринде ушу күнгө чейин окуучуларга жалаң теорияны жаттатып окутуп келатабыз. Биздин балдардын он бир жыл бою көбүнчө аныктамаларды, эрежелерди, теорияларды, ар кандай цифраларды, категорииларды, факты маалыматтарды үйрөнүүдөн башы чыкпай келет. Алардын билими көп учурда абстрактуу мүнөздө. Биздин бүгүнкү мектеп балдарды турмушка даярдабайт. Ал эми Нурмурзанов педагогду караңызы, окуучуларды турмушта кереги тие турган билимди берүүдө. Классста кыздар ейдөкүдөй «Бекбекей», «Тон бычыш» ырларын, «Кошокторду», «Акыйнекти», ал эми балдар болсо, «Жарамазан», «Орок салуу», «Оп майда», «Айттымдарды» (Асан чакырып ат коюш айтымы, салбилек айтымы, сүмөлөк айтымы, нооруз айтымы, Ай жаңыргандагы айтым, мал соёрдогу айтым, үрөн сепкендеги айтым, күн күркүрөгөндөгү айтым, откүн жаагандагы айтым, жылан чакканчагы айтым, ж.б.) үйрөнүп жатышат. Баарыга белгилүү, ушул аты аталган эмгек, салт, үрп-адат ырлары Нурмурзанов жашаган доордо кыргыз элинин күндөлүк тиричилигинде реалдуу түрдө колдонулуп, коомдо белгилүү бир рухий-социалдык функцияны аткарып турган дөөлөттөр болгон. А түгүл ушул биздин күндөрдө жашап жаткан Калмурат Рыскултегин карыя булар кечээ эле «согушка чейин биздин күндөлүк турмушубузда колдонулчу» (Нурмурзанов, 585-бет) деп жазып отурат. Эски кишилер билет, ырасында эле ошондой эмес беле. Ал эми Нурмурзанов агрономия багытындагы «Айнаме» аттуу сабагына баам салып көрөлгүчү. «Айнамени» үйрөтчү, эгинди кайсы убакта себерин билдиричү.

«Айнаме» дегени ата-бабанын агрономиясы болчу» – деп эскерген алиги Назармат. «Айнаме» сабагында маселен арпа, буудай, таруу, зыгыр, шыныргы, коон, дарбыз, бадыраң, анделек, ашкабак, пияз, сабиз, чамгыр, шалган, картошка, кызылчча айдоо – береке-байлыктын негизи экендиги түшүндүрүлүп, үрөн себүү, сугат боюнча элдик тажырыйбага негизделген практикалык рекомендациялар берилип (мисалы, ай арасы болгондо үрөн себүү опурталдуу деген сыйктуу), дыйканчылыктын маданияты үйретүлгөн. Мындай сабак көчмөн калктын балдары учун өзгөчө мааниге ээ болгондугун айтпасак да түшүнүктүү. Нурмолдо көчмөн коомдон дыйканчылык цивилизациясына карай өтүүнүн педагогикасын жайлышкан чыныгы агартуучу болгон. Анын мындай «дыйканчылык» педагогикасына түркстандын отурукташкан калктарынын жана өзү кыдырып көргөн алыссы өлкөлөрдүн маданияты өз таасирин тийгизбей койгон эмес.

Демек, Нурмолдонун мектебинен тарыхты, элдик адабиятты, салтты жана «Айнамени» окуп үйрөнгөн балдар кийинки реалдуу турмуштагы жашоого практикалык жактан ориентация алып, белгилүү бир руханий жана турмуштук көндүмдөргө ээ болуп, күнделүк өмүр-тириликтеке кандайдыр бир дөңгээлде даяр болуп чыгышкан. Дагы бир жолу айталы, Нурмолдо окутуу процессинде балдарды реалдуу турмушка даярдаган жана мечиттеги сабакты диний схоластика менен догматикадан жандуу турмушту көздөй бурган. Нурмолдонун жасаган педагогикалык буруулушунун жана новаторчулугунун дагы бир маңызы ушунда.

## 15. Нурмолдонун билим берүү философиясы

Мына ушул фактылардан улам Нурмолдонун жамааттагы билим берүүнүн, окутуунун функциясын жаңыча түшүнгөндүгү баамдалып турат. Окуучу шакирттерди турмушка, жашоого даярдоо – мынакей, анын педагогикалык иш-аракеттеринен келип чыккан логика. Балдарды кожо-модолукка гана эмес, жалпы эле социалдык-атуулдук жашоо-турмушка даярдоо. Нурмолдонун окутуусу педагогикадагы белгилүү «турмуш менен байланыштуулук» дидактикалык принциби менен айкалышып турат.

Бирок Нурмолдо агартуучу катары окутууда өзүнүн алдына практикалык багыттагы күндөлүк пайдалуу милдеттерди коою менен гана чектелбеген. Ал балдарга билим берүүнүн вазипасына кенири планда, өйдөрөөк онуттан, образдуу айтканда, алабуказыны түзүнөн эмес, алабуказыны тоосунун бийигинен караган экен. Ал өзүнүн педагогикасында өйдөкү дөнгөлдөгү социалдык-маданий, рухий мүдөөнү орундоону көздөгөн. Карапызычы, дагы бир жолу кайрылалы, ал алды жакта айтылгандаи, бу заманга «табыш керек бир айла», деп чоң дөнгөлдө ойлонуп, толгонуп турат. Анын түшүнүгүндө каалагандай жакшы заман, маселен, кыштын артынан жаз келген сыйктуу эле өзүнөн өзү болуп калбайт. Заманга айла табыш деген ой маселе эмес. Заман маселесин арзан түшүнгөндөргө «Тоголото чапкыдай, тобун эмес замана, катындар башка салынчу, жоолук эмес замана», деп жооп берип турат Нурмолдо. Нурмолдо замана темасындағы бир айтышында өзүнүн оппоненти Нурбайга эгерде сен ыгын тапсан, тилин, айласын, ачкычын тапсан, ыргагын, обонун тапсан замана сага бакыт, жакут болуп берет, сенин черткен күүн, ырдаган үнүн, кулун, пулун, унун болуп берет, деп акыл-кенешин берет. Ойчул ақын-агартуучунун философиялык логикасын ээрчисек, ақыры маселе кайрадан эле окутууга, тарбияга, билимге, эмгекке келип такалат. Биринчи иретте, ошол замандын ачкычын, тилин таба турган инсанды естүүрүп чыгарыш лаазым. Ошол ачкыч деген мынабул балдар, жаштар. Булар эмгекчил, тарбиялуу, билимдүү болсо, ачкычтын табылганы ошол. «Бул дүйнөнүн ачкычы – эсепти үйрөн ушаптап», «Билим – ырыс булагы», «Эмгектен эр осөт, эмгекчилгө жалкоолор, эч убакта тен болбайт», «Адамгерчилик – шартнааме, аксымданыш аттаба» дейт Нурмолдо өзүнүн чыгармаларында. Бир гана нерсе, ушул ачкыч болуп берчү дөөлөттөргө, өнөрлөргө кулунчактарды таптаганды, тарбиялаганды билүү абзел. Туура таптасан замандан түшүм аласын. Дал ушул терең маанини Нурмодонун: «Замана деген ушундай, таптаганга жараша, түшүм берет кызылдай», «Тарбияца жараша, уулук болгой замана», деген накылдары камтып турат го. Демек, Нурмодонун мечит-мектепте окутуунун милдетин жана максатын кенири ракурста: динди, илим-билимди билген, ошону менен бирге эле мээнеткеч, адамгерчиликтүү, эл-журтуна, мекенине кызмат кылган («жерин коргоп алалбай, жигитпи үйде жашынган?», «Перзент

эндеги туулат, эл үчүн белин буунат», «Эл четинде эр жигит, эли үчүн бел жигит» – Нурмодонун мектептеги «Нускоолор» сабагынан) жарандарды тарбиялоо деп түүнгандыгын андоо кыйын эмес. Бир сөз менен айтканда, Нурмодонун мечит-мектептеги уюштурган жана жүргүзгөн окуу-тарбия процесси балдардын маданий-нравалық, атуулдуук-патриоттук багыттагы социалдашуусуна чон сүрөө болгон. Анан калса, Нурмоддо, ушундай кең билим-тарбияга омок болуп бере турган мазмундук булактардын бирин кылымдарды карытып жашап келе жаткан кыргыздын элдик адабий-көркөм мурастарынан көргөн. Бекеринен ал өзүнүн жанагы нускоолрунда «Акылдын кенчи – «Манаста», деп басым коюп айткан эмес. «Манас» баштаган элдик көркөм сөз өнөрү Нурмоддо тарабынан эли үчүн белин бууна турган, үйдө жашынбай жерин коргоп ала турган ар намыстуу жарандарды тарбиялоонун күчтүү куралы катары каралган жана пайдаланылган.

Айтмакчы, «Манас» жөнүндө. Нурмодонун өнөрүнүн дагы бир кырын айтсак, ал түштүк чөлкөмүндөгү таланттуу манасчылардын бири болгон. Өзүнүн ырындагы маалыматка караганда ал манасчылык жагынан таалимди түндүктөгү атактуу Балыкооз манасчыдан алган экен. Бир ырында Нурмоддо Балыкоозду устатым деп атайды. «Молдо Тойчу курдашым, суранды айтсам «Манастан», сүрөп көңүл улаштык», деп дагы бир ырында Нурмоддо өзүнүн манасчылыгын өз оозу менен бизге күбөлөп берет. Нурмодону көргөн алабукалык акскандар ал Манасты күпүлдөп, көбүрүп-жабырып укмуш айттар эле деп эскеришкен. Ал эми алабукалык Камчыбек манасчы болсо, Нурмоддо менен Кыдыраалы манасчылар Анжиян-арканы кыдырып, «Манас» айтышканда, кошо ээрчип жүрүп, таалим алгандыгын, Нурмоддо Сагынбай Орозбак уулу менен да жакшы болуп, «Кыдыраалы үчөө жети, сегиз ай тынбай «Манасты», «Семетейди», «Сейтекти» алмак-салмак айтышар эле», деп Калмурат Рыскултегинге 1955-жылы эскериип айттып берген. Нурмоддо «Манастан» башка да, «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Эр Төштүк», «Кожожаш» эпосторун айткан. Мына ушундай чыгармачылыгы бай, элдик эпосторду беш колундай билген, аларды акыл кенчи деп эсептеген ашып-ташкан, талант Нурмоддо мударис, алысты көргөн агартуучу улуу «Манасты» мектепке дарс кылып киргизип, балдарга үйрөтпөй, класста күпүлдөп манас

айтпай коюшу мүмкүн эмес эле. Шакирти Токтомолдонун жанараак алды жакта келтирилип өткөн «Манаска» байланыштуу «дарс-саякат» жөнүндөгү эскерүүсү арасында эле, Нурмолдо мударистин улуу эпосту сабак кылыш мечит-мектепке киргизгендин кашкайта далилдеп турат.

## **16. Нурмолдонун патриотизми же мечит-мектепте желбиреген Манастын туусу!**

Окутуунун, тарбиялоонун мазмунун аныктоодо элдик фольклорго маани берип, өзүнүн чыгармачылыгы менен кошо аны ишке чегиши Нурмолдонун педагогикалык даанышмандыгы жана көрөгөчтүгү катары бааланууга тийиш. Нурмолдо заманынын ачкычын таба турган инсан элден мурун өз элинин дөөлөттөрүн, нарктарын, тарыхын билиши лаазым деген ойдо болгондугу анын реалдуу педагогикалык иш-аракеттеринен көрүнүп турат. Бул жагынан Нурмолдо «**Эң оболу өзүндүн уруктарынды билип, андан кийин башка калкты билүү керек. ...илим-билимдүү болуп, улутун сактоо керек**» деп жазган Осмонаалы Сыдык уулу менен бирдей көз карашта болуп жатат. Нурмолдо бүгүнкү тил менен айтканда, кыргыз тукумдарын улуттук изденттүүлүктүн нутунда тарбиялоого аракет кылган.

Мечиттин классында «Манас» дарстарын окугандан кийин Нурмолдонун класста өтүлгөндөрдү практикалык жактан бекемдөө үчүн алдыда айтылгандай, балдарды бир алтталык дарс-саякатка алыш чыгып, түштүк жергесиндеги Манас баатырдын ысымына байланышкан «Аккелте-уланчы хандын ордосу», «Манас атасын ажыдаарынын дөбөсү», «Сыргак дөбө», Минҗашар Чынач мазары», «Шаакептер мазары» деген жерлерди кыдыртып көрсөтүп, бул жерлердин ар бирине бир күндөн токтоп, санжыраларын кенен чечмелеп, «Манастын» сюжетин кайталап эске түшүрүп, кеп болуп жаткан темага жараша кереги болгондо: Абыке, Көбөш эки арам, Калдыбай, Көлбай төрт арам. Кочкор, «Чыбыт алты арам, алардан кийин тараган, Алтымыш эки жалпы арам», – деп Манас айтып, окуучу-шакирттерди эстен чыккыс кызыкка батырган. «Нуракем талаага чыкканда мурдагыдан да чечен болуп кетет экен. Кийинки күнү Алабука кыштагынын этегиндеги «Ыйык чалдыбарга» келдик. Ушул «Манастагы» эр

Сыргактын атасы Улакчы хандын ордосу деди мударис акешен куран түшүрүп. Аナン «Манастан» Улакчы хан жөнүндө ашбышым айтып күпүлдөдү, зорго басылды». – деп эскерет Токмолдо дарс-саякат тууралу. Нурмодонун «Манас» жөнүндөгү дарс-саякаты биз үйрөнө турган эн баалуу методикалык тажрыйба. Бул тажрыйба революцияга чейинки мечит-мектептереги унисалдуу педагогикалык көрүнүш. Ачыгын айтталы, маселен, бүгүнкү күндө деле Түштүк же Нарын аймагынын мектеп мугалимдеринин ичинен кимдир бирөөнүн «Манас» сабагынан кийин Нурмодочылап, Манас атасын атына байланышкан жерлерге балдарды саякатка алып чыгып, билимди практика жүзүндө бекемдегендин уга да, көрө да элекпиз.

Революциядан кийин биздин интелигенциябыз, илим-билим чиновниктерибиз далайга чейин талаашып-тартышып, «Манасты» мектептерге киргизе албай келиши. «Манас», манасчылар жөнүндө окуу китебин жаза салам деп, идеологиялык жактан айыпталып, алгачкы интелигенттерибиздин бири Ташым Байжиев 1949-жылы камалып, Карагандынын түрмөсүндө каза тапты. Андан кийин «Манас» жөнүндө канча күрөштөр еттү.

Ал эми Нурмоддо мударис болсо, «Манастын» педагогикалык тагдырын революцияга чейин эле даанышмандык менен чечип койгон. Улут сыймыгы – улуу эпосубузду тарыхта биринчи жолу мектепке окууга киргизип, сабак өткөн Нурмоддо мударистин бул зор атуулдук эрдиги бизде өзүнүн татыктуу баасын алышы керек. Тунгуч патриот-агартуучу болгон Нурмодонун мындай педагогикалык патриотизми бүгүнкү дүйнөлүк глобалдашуунун оп тартып койчу коркунучу алдында турган кыргыз жамаатынын мугалимдер журту үчүн үлгү ала турган чоң өрнөк.

## 17. Нурмодонун этика сабагы

Ушул жерден жанагы «Нурмодонун нускоолор» сабагына байланыштуу сөз учугун дагы нарылап улоого тура келет. Жогоруда окутуучу Назарматтын «Нурмодонун нускоолор, дегени болор эле, эч түгөнбөчү» деп эскергенин көрдүк. Эч түгөнбөгөнүнө караганда нускоолор Нурмодонун сабактар системасында орчундуу орун ээлегендиги сезилип турат.

«Нурмалдонун нускоолорунун» бир кыйласы эл ичинде сакталып, кағазга түшүрүлгөндүгү жөнүндө Калмурат Рыскултегин төмөнкүдөй деп маалымдайт: «Шакирттерине дарс бергенде өзү оозеки айтып жаттатып, жаздырып, үн чыгарып окутуп, өтө кызыктырып үйроткон. Оттуруштарда, сухбаттарда айткан. Шакирттери: кетментөбөлүктөр, учтеректик Нургазы Байтик уулу, Камчыбек Бактыяр уулу, Кожокул Дыйканбай уулу (кадимки хан Дыйканбайдын уулу), Сака Көкүмбай уулу «Нурмалдонун нускоолор» деп айтыша турган. «Сенек» дегенинен улам анын маанисин сурап калдым. «Сенек мезгили – ачарчылык» деген Мамытбай Сака уулу. Алар менен 1943–1945-жылдары Наменгендө, Терексайда бирге иштешкем, буудай, сурма, үн ташышкам... Мектептерде мугалим болуп иштеп жүргөнүмдө окуучулар аркылуу ата – энелерден жыйналган чыгармалардын арасында «Нурмалдонун нускоолору» да бар экен. 1958-жылдан атайын көчүрө баштадым». (Нурмалдо, 585-бет).

Нурмалдонун мектебинен окугандарына 25–30 жылдан ашык убакыт өтсө да, 40-жылдарда шакирттеринин күнү бүгүнкүдөй жатка айтышканына караганда, нускоолор сабактары учурунда балдар үчүн абдан кызыктуу жүрүп, кийин Эстен чыккыс болуп сакталган экен. Чынында эле, «Нурмалдонун нускоолорунун» мазмуну өтө кызыктуу. Таанышып көргөндө, нускоолор элдик тажырыйбалардан келип чыккан нуска сөздөрден, накыл көптерден, макал-лакаптардан, даанышман афоризмдерден, учкул сөздөрден, адеп-ахлак насааттарынан, философиялык кыска жана нуска ойломдордон турган материалдардын топтомдору болуп чыкты. Бүгүнкү түшүнүк менен айтканда, Нурмалдонун «нускоолор сабагын» азыркы ЖОЖдордо жана мектептерде өтүлүп жаткан этика сабагы же адеп-ыйман сабагына окшош деп айтса болот. Нускоолор сабагында Нурмалдо заманынын ачкычын, тилин таба турган адамга коюлуучу шарт – адамкерчиликтуулук («Адамкерчилик – шартнааме, аксымданып аттаба») деген жанагы идеясын чечмелеп, жүзөгө ашыруунун үстүндө иштеген өндүү. Балдарга жөнекей жүрүм-турум эреже-этикеттеринен тартып, адамдык адеп-ахлактын бийик нормаларына чейинки асыл дөөлөттөр, даанышман ақыл-кенештер, ой берметтери нускалантган. Маселен, ошолордун айрымдары менен таанышып көрөлү:

Каргалардын арасында  
Шумкар карып.  
Качырлардын арасында  
Тулпар карып

X X X

Жерици сатканың  
Элини сатканың.  
Келечегини атканың.

X X X

Атаң карыса күл алдырба,  
Энең карыса күл алдырба.

X X X

«Биреөгө жамандык салганың -  
Өзүндү бутунаң чалганың».

X X X

Бакыт чыгаандардыкы:  
Бир женден кол,  
Бир жакадан баш чыгаргандыкы.

X X X

Адамкечиликтен чектелгениң,  
Элден ажырап жектелгениң.

«Нускоолор» окуусунун материалдарының курмамына кирген «Айтымдар» циклинен сабак жүргүзгөндө үрөн сээп жаткан учурда кандай ниет-тилекти айтыш керектиги окуучуларга үйрөтүлгөн. Мисалы:

Мына септим уучтап:  
жылуу жерден конуш тап.  
Бу – жетим – жесирге,

мунусу – карып мискинге,  
бу – ач – арыкка,  
мунусу – алсыз карыпка.  
Булары - курт – кумурская,  
Мунусу – сурчыга,  
а бул – тилемчиғе.  
Булары – саламчыга.  
Калғандары  
сизге, бизге, мага.

Мына ушундай жүрүм-турум эрежелерине, адеп-ахлактын жогорку мыйзам-нормаларына, рухий жоомарттықка үндөгөн, үйрөткөн асыл нускаларды, акыл уютмаларын, шакирттери эскергендей, Нурмолдо класста өзү айтып чечмелеп берип, балдарга кайра оозеки айттырып, жаттатып, жаздырып, үн чыгарып окутуп, өспүрүмдөрдү адам болуп жашоонун өнөрү жөнүндө әртелең ойлонууга шыктандырган, алардын нравалық аң сезимин әртелең активдештирип, этикалық маданиятка карай жетелеген. Балдар Нурмолдонун нускоолорунан таалым-тарбия сабагын алышынан жана ал сабактар шакирттердин адеп-ахлак жактан тоттугушина, телчигишине өзүнүн ургаалдуу таасириң тийгизбей койбогон.

Ушуга удаа баса белгилеп айта турган нерсе, чыгармаларына үңүлүп караганда, дегеле, Нурмолдо этикалық аң сезими өтө күчтүү өнүккөн инсан экени көрүнөт. Анын аң сезими ар дайым дүйнөлүк деңгээлдеги моралдык-философиялык үлкөн маселелер менен алек. Масален, дүйнөлүк этикалық окуудагы, Адам табиятынын карама-каршылыктуулугу, бир жагынан жаратылыштын өзүно, экинчи жагынан коомго тиешелүү биосоциалдык жандык экендигине байланыштуу кишинин ичинде инстинктивдүү-иррационалдык башталмалар менен акыл-эстүү жаркын башталмалардын күрөшү жүрүп туарлыгы, мындайча айтканда, пенде натурасындагы жамандык менен жакшылыктын дайымкы кармапы жөнүндөгү (мисалы, Ф.Достоевскийдин «Внутри каждого из нас сидит зверь» дегенин эстейли) демейки философиялык ойлорду Нурмолдонун чыгармаларынан да кезиктирешибиз. Нурмолдо Адам пендесинин ичиндеги оң-терс башталмалар жөнүндөгү көз карашын бизге периште менен шайтандын түбөлүк түгөнбес тирешүүсү

формасында түшүндүрөт (караңыз: «Периште-шайтан күрөшү»). Ушул карама-каршы эки башталманын кайсы тарабына оогонуна жараша адамдын тагдыры чечилет, дейт Нурмолдо. Адам баласынын ичинде жүрүп турган ушул кыйын-кезен күрөштө периштелик башталманын, жакшылыктын башталмаларынын жециши инсандын өзүнүн жеке эркине, күчүнө жана ақылына байланыштуу деген ой ишара кылышат. Шайтандык башталма «Эси бошту азгыrap, эрки азды жазгыrap» (Нурмолдо). Тирешүүнүн жүрүшүндө пенденин шайтан же периште тарапка оошу жогорку күч тарабынан алдын ала аныкталбайт, бул фаталдык мүнөзгө ээ эмес. (Акындын кәэде диний фаталдык көз карашка ооп турганына карабастан) Нурмодонун бир катар чыгармаларынын логикасынан ушундай ой чыгып турат. Нурмодонун ою боюнча өзүнүн адеп-ыймандык түр-түрпөтүн түзүүдө, калыптоодо инсандын жекече субъективдүү активдүүлүгүнө, эрк-кайратына, өжөр күч-аракетине чечүүчүү роль таандык. Ошондуктан мударис-педагог Нурмолдо ар дайым инсанды адеп-ахлак активдүүлүгүнө, күч үрөп Адам болууга чакырып турат. Акын – мударис өзүнүн «Азиретаали, Дарийка» деген дастанында «Өзүнү өзүн айда дайым өргө», «Ашып өтөр жолунду өзүн танда» десе, дагы бир чыгармасында:

«Жакшылыкка баштагай,  
беймарал женсе пейлин,  
Башыңа бакыт түнөтөр.  
Периштени бел тутуп,  
Ак ойлогой жарандар,  
Актыкты үйрөн балакай» – деп насааттайт.

Бул жерде дагы бир нерсе бар. Ошол ичтеги он-терс эки башталманын тирешүүсүнө кериптер болуп турган пенденин жакшылык жолго оошу, түшүшү үчүн, пейил оноп, ак ойлоп алдыга жүткүнүп умтулуш үчүн ага кандайдыр бир туура ориентир, алдын жарык кылар жолчырак, нравалык өрнөк, идеал керек го. Бул жагынан мына мында Нурмолдо **«Асти бир киши жарыбайт, сыйынары болбосо»**, деп туура маселе кооп отурат. Ориентир тутуп, ыйык көрүп сыйынар нерсе деген Нурмолдо үчүн жалгыз кудай, аллах гана эмес, адамзат тарыхынын элегинен еткөн адал, аруу адеп-ахлак нормалары жана бийик Рух дөөлөттөрү, салт-санаа,

зан-эрежелери болуп саналат. Мына ушуга окшогон багыт тутуп, сыйынар ыйыктары болсо гана адептик-ыймандык өнүгүшү туура нук менен барат экен. Жок, андай эмес экен, анда пенденин шайтанга алдырганы ошол. Адам «**жүгөнү жок ат окшойт, тыйылары болбосо, бузулар, алкың ачылар, сыйынарын болбосо**», – дейт Нурмолдо.

Эми дагы бир кеп. Бирок ошол сыйынаар бийик нормадөөлөттөрүң болгон күндө да, алар өзүнөн өзү эле кыймылга келип, кишини оң жолго салып койбойт. Ошон үчүн жамаатка ошол сыйынаар, тутунаар, карманаар, бузбас, аттабас нерселерди дайыма үгүттөй турган, алдыга жайып көрсөтө турган, насаатчылар, нускоочулар, изги адамдар, бир сөз менен айтканда, тарбиячы-мугалим зарыл. Мындай ойду Нурмолдо мына бул саптарында даана берген:

Изгилери адамдын,  
Изин сезип ааламдын,  
Түрүн көрүп пенденин,  
Тамырын кармайт замандын.  
Ажырымын көрсөткөй,  
Жакшы менен жамандын.  
Апарар чегин аныктайт,  
Адымдаган кадамдын.

Мына ошондой изги адам, жаш муунадарга жакшы менен жамандын чегин ажыратып көрсөтүү үчүн атайын аттанып, агартуунун жолуна чыккан тарбиячы-мугалим Нурмолдонун өзү болгон. Нурмолдонун мечит-мектептеги нускоолору кандай мотивациядан улам, кандай зарылдыктан, кандай ой булагынан келип чыгып, ишке чегилгендиги ушул айтылгандар аркылуу бизге ачыгыраак түшүнүктүү болот.

Нурмолдо өзүнүн этика сабагында кандай методиканы колдонгондугун окуучуларынын эскерүүлөрүнөн аз да болсо көрдүк. Бирок мударис нускоолорду оозеки айттырып, жаздырып, жаттатып, үн чыгарып окутуу менен гана чектелбесе керек. Ал методикалык жактан изденген мударис катары жана шакирттин «**каржалбай жооп изденип**», чындыкка өз акылы менен жетүүсүн жактаган молдоке катары, балдардын адептик аң сезимин, рух

дүйнөсүнүн активдешишине шыкак боло турган башка да усулдук формаларды жана каражаттарды издебей койгон эмес. Буга анын сабакта белгилүү «Акыйнек» жанрынын ырларын колдонгондугу күбө өтүп турат. «Акыйнекти» үйрөтчү деп жогорто Назармат экспертизи. «Акыйнек» айтыштарын жөн эле жаздырып, жаттатып койбой, Нурмолдо кыздарга роль белгүштүрүп, бириң бул өйүз, экинчисин тигил өйүз кылып беттештирип ырдатып, аткартып, сабакты кызыктуу кылып еткөн болуу керек. «Акыйнек» ырлары өзү эле аткарууну суранып турат эмеспи. Жүрүм-турум жана башка маселелер боюнча бири бириң чымчып, кээде күйдүргү сөздөр менен куйкалашып сын айтышкан, атандашуунун, эргешүүнүн пафосуна ширелген, чукугандай сөз табууну талап кылган «Акыйнекти» аткарып айтышканда кыздардын көздөрү көп нерсеге ачылбай койбогон. Кыз балдар чеченникке көнүгүп, кепсөзү да ескөн, сыңыл ойлому жанданган, жаман деген эмне, жакшы деген эмне экендигинин төгерегинде мурдагыга караганда активдүүрөөк ой чурката турган болушкан.

«Акыйнек» формасын бүгүнкү мугалимдер да мектептердеги адабият жана Адел сабактарында жаңы мазмун берип, чыгармачылык менен колдонушса пайдалуу болор эле. Кыскасы, Нурмолдонун адеп-ыйман сабактары таасирдүү жугумдуу өтүп, балдардын дүйнөсүнө из түшүрүп, натыйжа туудургандыгы байкалат. Бекеринен Женижок мударис-устаты жөнүндө:

Билим берип жети кыл,  
Окуттууз эки жыл.  
Жамандык эмес – жакшылык  
Оң жолго салган мүнөзүн  
Оңбогурду какшыкчыл.  
Кожосу болуп колдогон,  
Кимдер болсо тапкычыл.

– деп бекеринен ырдабаса керек. **«Нуракем эки жыл окутту. Көзүм ачылып, сабаттуу болдум»,** – дейт Токмолдо, канаттангандык менен. Мына ошентип, Нурмолдо тапкыч, сергек окуучуну кожодой колдоп алдыга сүрөп, терс кыял какшыкчыл бала болсо, анын мүнөзүн ондоп оң жолго салып, караңтынын көзүн ачып, түшүмдүү окуткан экен.

## **18. Улуттук кыртышта өнүктүрүүчү окутуунун өнүмдөрү болгонбу?**

Жалпылап айтканда, Нурмолдонун мечит-мектебиндеги окуутарбия процесси окуучу-шакирттердин сабаттуулгунун, билиминин өсүшүнө да, алардын инсанынын, маданиятынын, рухунун өсүшүнө да сүрөө болгондугу баамдалат. Фактылар канкуулап турғандай, Нурмолдонун окутуусу репродуктивдүү мүнәздө эле эмес, көп жагынан өнүктүрүүчү окутуунун жышсаналарын алып жүргөн жемиштүү окутуу болуптур. Бул жагдай босо, педагогикалык теориядагы алиги окутуу өнүгүүнүн алдында жүрүш керек, окутуу өнүгүүнү алдыга сүйрөп жүрүшү керек (обучение должно быть впереди развития) деген белгилүү концепцияны эске түшүрбей койбойт. Албетте, Нурмолдо өз учурунда бүгүнкү өнүктүрүүчү окутуу (развивающее обучение) деген педагогикалык принципти билбegen. Бирок ал өзүнүн көнүмшүтөн тыш жаңычыл окуу-тарбия ишмердиги менен ушул педагогикалык улуу принциптин дүхүн алып жүргөн. Өнүктүрүүчү окутуунун теориясын биз адат катары батыш аалымдарынын эмгектеринен окуп үйрөнөбүз. А бирок бул жаңычыл окутуунун алгачкы өнүмдөрү биздин Алатоонун кыртышында да бир кезде баш багып өсүп, анан кийин мезгилдин катмаралрында көмүлүп кала берген экен. Ал алгачкы үрөндөрдү биздин кыртышка Нурмолдо сээптir. Чынында эле, бул сыймыктанчу нерсе жана көңүл буруп, үйрөнө турган педагогикалык тарыхый табылга. Биздин өзүбүздүн кыртышта да аз да болсо дидактикалык, методикалык мурастар бар экендиги албетте, кубандырат.

## **19. Нурмолдонун педагогикалык альтернативасы**

Акырында Нурмолдонун мударис менен окуучунун, устат менен шакирттин, молдо менен баланын ортосундагы мамилени өзгөртүп, жаңы нүкка буруу боюнча жасаган гуманисттик кадамдары жөнүндө да сөз кылып өтөлү. Педагогикада балага, окуучуга жасалган мамиле чечүүчү критерий катары эсептелинет эмеспи. Мектепте окуучуга жасаган мамилец, осол, копол, мээримсиз болсо, терен билимдүүлүгүнүздүн баасы анча болбос. Мына ошондуктан окуу-тарбия процессинде балага болгон мамилени

адамгерчиликштируү, гумандаштыруу маселеси ар дайым көйгөлүү маселе катары тикесинен туруп келет. Эгерде мугалимдин балага жасаган мамилеси сүйүүгө, кадырлап сыйлоого негизделсе, анда окуучунун окуу «өндүрүмдүүлүгү» жогорулай тургандыгын психологиялык изилдөөлөр далилдеген. **«Мугалими күндөй тийсе чачырап, окуучусу گүлдөй жайнап, бажырайып ачылат»** деген сөз бекеринен чыкпаган.

Октябрь революциясынан мурда жалпы эле Түркстандын мусулман мектептеринде окутуучу Молдо менен окуучунун ортосундагы мамиле көп учурда көйгөйлүү жана курч бойдон кала берген. Биздин чыгышта дегеле, деспотизм менен авторитардуулук ар качан күчтүү болуп келгендиги белгилүү. Феодалдык Түркстанда мектеп ар дайым авторитардуулуктун үстөмдүгү алдында тургандыгы эч кимге жашыруун эмес. Мынаабу эле тоо арасындагы «бозүй мектебинин» ичине серп таштап көрөлүчү. Бул жерде молдорордун окутуусу жанагындай дөгматикалуу гана эмес, авторитардуу дагы. Молдор балдарга каалашынча өкүм-зордук кылыш, тентек кылса, окуучуну чыбык менен сабап жазалаган. «Эгер сүрөөнү чала жаттап, жаңылыш окучу болсок, молдодон «чыбык» жечүбүз. Молдонун чыбыгы аз келгенисп, калпасы да сабоочу» (Копобаев Мұсұралы). «Абдыкул деген бала бир демеге алагды боло түшүп, бир арилти унутуп, табалбай туруп калды. Молдо унчукпастан келип, жаака колу менен тартып жиберди. «Бачагар, эмне үчүн окубайсың?» деди. Абдыкул жаагын сыйпалап «мына муны унутуп калдым» деп жалооруду» (Бөрүбай Кененсарин). Молдор кәэде «күнөө» кылган баланы чечиндирип алып, чыбык менен жону көгөрүп, канталап чыкканча сабаган учурлар сейрек эмес болгон. Молдор бир жагынан баланын денесинин молдонун, же ата – эненин чыбыгы, муштуму тийип көгөргөн жерлери тиги дүйнөгө барганда жылдыз болуп нур чачып күйөт, кокус тозокко түшүп калса, отко күйбөйт деген диний ишенимде да болушкан экен. Кезегинде ушул мааниде молдорорго насаат берген методикалык диндик китеpter да чыккандыгын фактылар күбөлейт. Кыскасы, Талып молдо айткандай, «керегени басып көктөгөндөй» күчке салган мындай мамилени молдорор ушундай «теория» менен да негиздеөгө үлгүрүшүптур.

Жалаң «боз үй мектептеринде» эле эмес, ошо кезде түркстандын дээрлик бардык мечит-мектептеринде чыбык менен сабап жазалоо

тартиби өкүм сүрүп турган. Мына ушундай шарттарда Нурмолдо имам жана мударис дагы бир эрдик кадамга барган. Ал имам катары өзү башкарған жана мугалим катары сабак берген бардык мечиттерде балдарды чыбык менен сабоо тартибин алдырып салған. Нурмолдонун мындаи гуманизми жөнүндө дагы эле ошол шакири Токмолдо тоталитаризм жылдарында мындаи деп айтып жаздырткан: «**Бизден башка жактагылар, көбүнчө молдодон окугандар «сабайт, чыбык менен чабат» десе таптакыр ишенбечүбүз.** Нурмолдо имамдык кылган бардык мечиттердеги молдолор тен зе урушпачу, сабабачу. Ааламдын чыгышынан батышына чейин барыш келип зор таалимат бериши өздөштүргөн турбайбы, дүйнөнүн алдынкы имамдарынан үйрөнгөн экен да! Ушул жөнүндө жасаң жарашат зе, басышпайт да!? Акыры муны эл билерин ишненемин». (Нурмолдо, 529 – бет).

Нурмолдо балдарды чапмак турсун, орой сүйлемек турсун, аларга өйдө карап, үнүн көтөрбөгөн. Ал коркутууга эмес, шакирттердин уят-абийрине, өз алдынча акыл-эстүүлүгүн козгоп, ойготууга басым жасаган. «**Жаманга айтылган сөз, кулагынын сыртында, жакшыга айтылган сөз, жүрөгүнүн бурчунда**», деп акырын кыйытып айтып, тарбия берген. Жанагы дарс-саякат учурундагы Нурмолдонун жүрүм-туруму, балдарды өз үйүнде коноктогону, шакирттерин курбу-курдаштай көрүп, тенчиллик менен кадырлап мамиле жасаганы акын, манасчы-мударистин окуучуну өзүнчө бир уруу жүрт катары көрүп, анын инсанын сыйлап, бүгүнкү чымчык эртеңки тынар, азыркы чырпык эртеңки чынар деп балага аяр, камкор карагандыгы туулуп турат. Ошол эле Токмолдо устаты жөнүндө мындаи деп эскерет: «**Жооп кайтара албай калсак, унчукпай тим койчу. Ушунун өзү башка чапкандай тиер зе. Беттен албачу, такыбачу, урушпачу. Ушинткен сайын биз окууга кызыгабыз**». Окуучулары мугалимин сыйлаганынан улам жакшы окууга аракеттенишчү тура.

Нурмолдонун мына ушундай башкаларга окшобогон педагогиклык жүрүм-туруму, балдарды өз жайына эркин койгон кенендиги, инсанык маданияты учүн шакирттери аны терең урматтаган. Кийин атынан айтышпай **Нуракебиз** деп эскеришкен. «**Бир гана сиз мен учүн, баарысынан жакыным**», деп окуучусу

Женижоктун Нурмалдону төбөсүнө көтөрүп отурганы мына ошондон.

Ошол эле Женижок Нурмалдонун дагы бир педагогикалык касиетин «**Билесиз бала мұнәзүн**», деп сыйпаттайт. Чынында эле, Нурмалдо окутууда балдардын ар кимисинин мұнәзүн, кыялжоругун билип, неге қызығарын, жәндемүн эсепке алып иш кылғаны байкалат. «**Мен китең окуп, жазып, молдо болушка қызығам. Баатырбек олончұлұкты қаалайт. Нұракем муну билип коёт. Мага көбүнчө китең окутат, куранды айттырып, жаздырат, көчүрттөт. Баатырбекке өлөң айттырат, кол тамга кошокторун көчүрттөт**» (Токмалдо). Токмалдонун бул эскерүүсүнөн көрүнүп турган Нурмалдо мударистин мындаи сергек билгилігін бүгүнкү педагогикада әмне дейбиз? Мынакей, балага жекече мамиле (индивидуальный подход), окуучуларга дифференциялдуу мамиле жасоонун башаты кайда жатат. Чынында эле, Нурмалдодо чоң педагогикалык-психологиялык маданият болгон экен.

## **20. Нурмалдонун педагогикалык гуманизминин этикалык-философиялык тамыры**

Нурмалдонун педагогикалык гуманизминин түпкү себеби, булагы кайда жатат? Албетте, мунун бир тамырын Нурмалдо өзү жакшы билген чыгыш адабиятынын, маданиятынын, анын ичинде ислам адеп-ахлак маданиятынын адамгерчиликтуу рух салттарынан издөө абзел. Экинчиден, бул жерде жекече фактор да бар. Маселе эмеле Токмалдо айткандай, Нурмалдонун «**аалымдын чыгышынан батышына чейин барып, зор таалимат**» алып, көзү ачылып, көп окуп, изденип отуруп инсан катары ич жактан агаргандыгында, жакшыргандыгында, еркүндөгөндүгүндө жатат. Ал сөздүн анык маанисингеди рухий интеллигент болгон. Ал эми анык интеллигент, академик Д.С.Лихачев айткандай, ар дайым назик болот. Анын үстүнө ал акын эмеспи. А акындын жан дүйнөсү кылдат келери да ырас го. Нурмалдо өзүнүн чыгармаларында «**жамандар орой конулғө, так саларын ойлончу**», «**сен – деген сенек сөз, сиз – деген сылык сөз**», «**оң келбейсиң адамга, орой болуш жаман да!**» деп сылык-сыпаа этиканын зарылдыгын

үгүттөп жатпайбы. Аナン ушундай инсандын шакирт балага өкүм-зордук кылышы мүмкүнбү?

Үчүнчүдөн, Нурмолдонун педагогикалык гуманизми кайдан чыгып жатат дегенде, мына момундай дагы бир орчундуу факторду эске алганыбыз оң. Муну философтордун тили менен айтканда, метафизикалык фактор деп койсок болот.

Ақындын болгон жан дүйнөсү, акыл-эси, философиясы анын чыгармаларынан күзгүдөн көрүнгөндөй көрүнөрү ырыс болсо, анда мындай мыйзамченемдүүлүк Нурмолдонун чыгармачылыгына өзгөчө тиешелүү. Ақындын поэзия ааламына үңүлө караганда, Нурмолдонун киши пендесинин дегеле дүйнегө болгон мамилеси, өзүнөн бөлөк дүйнө менен болгон алакасы жөнүндө, анын ой-чункуру тууралуу көбүрөөк акыл жүгүртүп, толгонгондугу көрүнөөгө чыгып келет. Бу дүйнөнүн келме-кезектиги анын башын катырып турат. Карады, дейт Нурмолдо «Оңорүн үйрөн» деген чыгармасында, тәэ тетиги алмустакта түрк атанын балдары арабдардын күлүн көккө сапырып чапты эле, кийин эмне болду? Дүйнө келме-кезек экен, кийин Искендер Зулкарнайын басып кирип, арабдар түрктөрдү төбеледи. Кечээ эле Чынхызхан орустардын ордосун майканады эле, мына бүгүн «ондогу кегин кубалап» орус келип төбелеп турат. Бул тириүлүктө мыйзам ушундай: «Таш аласың – таш урсан, жаш аласың, жаш берсен, кыш берсен, кыш аларсың, ыш берсен, ышын аларсың», – деп жыйынтыктайт, Нурмолдо. Озүндөн башка дүйнөгө карата мындай мамилелеге акын-даанышман альтернатива издейт. Найза, кылыш керек эмес, дейт Нурмолдо, мунун аркасынан кийин балдарын азап тартып калат, иштин эң жакшысы бул – бөлөктөргө ырайымдуу, ак пейил, адал ниетте болуу. Ошондо «ыракатка канасың». Элдер арасындагы ошондой ак ниет мамилени бекемдөй турган нерсе бил – тынччылык, бейпилчилик шарттагы соода. «Андан көрө соода кыл, табарга табар аласың» дейт философ Нурмолдо. Нурмолдо мына ушундай табарга табар алган мамиле бөлөк дүйнө менен болгон алаканын мыйзамы болууга тийиш деген ишенимге бекиген. Ошондо зордук өзүнүн ордун жакшылыкка бошотуп берет.

Мына ушул эле калк аралык товарга товар алмашкан ынтымак философиясын Нурмолдо инсан аралык мамилелердин чейрөсүнө да каторбой койгон эмес. Бул чейрөдө да таш ыргытсан, кайра таш аласың, Тескерисинче «Аш берсен – аш аласың», «Бөлтүрүгүн

уурдасаң, бөрү да өч алат», «Баарлашкан – билгенге жакшы», «Биреөгө жамандық салғаның – өзүндү бутуңан чалғаның», «Ышкырышса – ынтымак качат, ызаатташса көңүлдү ачат», «Ордек жеген каз байлайт», деп корутундулайт Нурмолдо өзүнүн нускоолорунда. Тирешкенден баарлашкан артык. Баарлашуу азыркыча айтканда, диалог – мынакей эң керектүү инструмент. Окуу-тарбия процессиндеи Нурмолдонун жанагындай шакирттерге зордук кылбаган, кагып-силкпеген, адамгерчиликтүү, гумандуу мамилеси жана педагогикалык сыпаа, сабырдуу жүрүмтуруму бир жагынан мына ушу жогоркудай философиялык ички инсандык позициядан абып чыккан дешке негиз бар.

Ушул жерден кыстарып айта өтө турган нерсе, Нурмолдо ойчулдун ушул гуманистик позициясы, ишеними байкасак, атактуу Лев Толстойдун айтылуу «Непротивление злу насилием» деген нравалык-философиялык окуусу менен үндөш чыгып жатат. Л.Толстой аталган окуусунда жамандыкты жалаң кара күч колдонуп, басып таштоого болбайт, мындай жол менен ал жоюлбайт жана кайра эле баш көтөрүп чыга келет. Андан көрө, жакшылыкты көбейтүш керек, жакшылыкты көбейтө берсек, дүйнөдөгү жамандык (зло) акырындап жакшылыкка ордун бошото берет, жамандыктын тамырын, ушинтип соолтуу керек деген постулатты үгүттөгөн эмеспи. Карап көрүнүзчү, Нурмолдо да негизинен ушундай эле ойдо турат. (айрыкча, «Наадан менен пайгамбар» деген чыгармасын караңыз). Нурмолдо менен Лев Толстой ошо кезде бири бири менен кездешкенде, бул маселеде экөө ойой тил табыша алмак экен.

Кыскасы, бүгүнкү педагогикалык көз караштан алганда, азыр биз мода кылыш, кыйкырып айтып аткан окуу-тарбия ишин гумандаштыруу, окуучуга болгон мамилени адамкерчиликтештириүү деген нерсени түркстанда Нурмолдо мударис те илгери эле өзүнүн гениалдуулугу, айкөлдүгү менен чыйыр салыш, баштап кеткен экен. Бирок мечит-мектептеги гумандаштыруу идеясы азыркы биздегидей ураан түрүндө көтөрүлгөн эмес, тескерисинче, ал Нурмолдонун өзүнүн жанагындай инсандык ички педагогикалык-философиялык ынанымынан төрөлүп жарыкка келген. Педагогикадагы гумандаштыруу сырттан сатылып алына турган товар эмес, ал педагогдун ички рухий-интеллектуалдык маданиятынан жаралып

чыга келе турган нерсе. Нурмолдо бул жагынан да бизди терең ойлондура турган таалимди берип отурагат.


## 21. Соңку сөз

Акырында жыйынтыктап айтарыбыз, улуу агартуучу Нурмолдо Наркул уулуунун педагогикалык идеялары жана мечит-мектептеги окуу-тарбия ишмердиги улуттук кыртышыбыздагы орчуундуу тарыхый мурас, дидактикалык, методикалык сабак катары бүгүнкү алатоолук педагогдор тарабынан бааланууга жана үйрөнүлүгө тийиш деп ойлойбуз. Нурмолдонун окуу тарбия ишмердигинде жогоруда көрүнгөндөй, бүгүнкү педагогиканын бир катар принциптеринин башталмалары жана прообразы жатат.

Илгери Женижок ырдаган экен:

«Үргап колдо каламды,  
Молдо кылыш чыгарган,  
Карангыдагы адамды.  
Илимий жолго жетелеп,  
Тай-тайлатып кадамды.  
Түбөлүк кантип унутам,  
Нурмолдодой абамды».

Мына ушинтип Женижок гана эмес, тунгуч даанышман агартуучубуз Нурмолдо жөнүндө бүтүндөй кыргыз журту ырдан журсө, тарыхый тамырыбызга таазим эткен болор элек.



## **5-бөлүм**

# **ЭТНОПЕДАГОГИКА МЕНЕН ДҮЙНӨЛҮК ТААЛИМ – ТАРБИЯ ИДЕЯЛАРЫНЫН СИНТЕЗИ**

**ИСАК БЕКБОЕВДИН ОКУУ-ТАРБИЯ ИДЕЯЛАРЫ УЛУТТУК  
ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ПЕДАГОГИКАНЫН УЛУУ  
ГУМАНИЗМИНИН КОНТЕКСТИНДЕ**



# **ИСАК БЕКБОЕВДИН ОКУУ-ТАРБИЯ ИДЕЯЛАРЫ УЛУТТУК ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ПЕДАГОГИКАНЫН УЛУУ ГУМАНИЗМИНИН КОНТЕКСТИНДЕ.**

## **1. Классикалык педагогиканын улуу гуманизми жана И.Бекбоев**

Философ Платон «жаратылышта бири-биринен өзгөчөлөнгөн калай, темир, күмүш, алтын деген заттар бар, коомдо адамдар дагы өздөрүнүн сапаттары жагынан ушундай болуп бөлүнүштөт жана айырмаланышат. Жаратылышта, маселен, күмүш күмүш бойдон, калай калай бойдон өз кебетесинде тура берет. Бирок адам коомунун табияты башка, коомдо мисалы, «калай-адам» шарт-жагдайы ылайык келсе, «күмүш-адамга» айланат, «күмүш-адам» акырындап жүрө, жүрө «алтын адамга» есүп чыгышы мүмкүн» – деген даанышман ойду айткан. Мына ошентип, Платон адамзат коомунун алдына чоң педагогикалык проблеманы койгон. Коомдо чындыгында эле, эгер таалим-тарбия иши ар тарабынан кылдат ойлонулуп жана дыкат уюштурулуп, жолго коюлган болсо, «калай» делген бала бара, бара «күмүш балага», күмүш делген бала «алтын балага» айланышы этимал экендигин турмуш ырастап келе жатат. Мына ошондуктан илгерки К.Гельвеций «Тарбиянын колунан бардыгы келет», (Воспитание всемогуще) деп бекеринен айтпаса керек. К.Гельвецийдин концепциясын колдоп, андан ары өнүктүргөн улуу педагог Я.А.Коменский өзүнүн «Дидактикасында» «Барысын бардыгына окутуп үйрөтүү искуствосун» («Искусство всех учить всему») өздөштүрүү идеясын көтөрүп чыккан. Ал баланы бардыгына үйрөтүү мүмкүн деген ишенимде болгон. Коменский балага карата болгон өзүнүн оптимисттик көз карашы менен айырмаланган.

Дегеле, дүйнөлүк классикалык педагогикага үңүлүп көрсөк, улуу педагогордун дээрлик көпчүлүгү эч кимдин бил дүйнөгө жөндөмсүз болуп төрөлбөстүгү, ар бир баланын тулкусунда, дээринде чоң мүмкүнчүлүктөр бугуп жаткандасты, окутууга, таалим-тарбияга ошол ары жакта катылып жаткан жөндөм-мүмкүнчүлүктөрдү ачуу миссиясы жүктөлгөндүгү жөнүндөгү оптимисттик педагогикалык философияны бекемдешкен. Эски убакта жазылган бир китеептин автору «бардык адамдар таланттуу»,

ар бир адам бирөөдөн кандайдыр бир жагынан артыкчылык кылат, биздин ар бирибиз төрөлгөнүбүздөн кичинеден генийбиз деп түз эле айтат. Адамдын мээсинин түзүлүшүн жана иштешин изилдеген кийинки окумуштуулар атомдун ядросунда кандай көлөмдөгү физикалык энергия бугуп жатса, адамдын мээсинин кыртышында да ошончолук көлөмдөгү ой энергиясы чөгүп жатат, биз өмүрүбүздөө өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздүн чектерине караандабай кете берерибиз жөнүндө жана биздин мээбиз турмуш процессинде өзүнүн кубаттуулугунун кичинекей гана үлүшүн кыймылга келтирерин өкүнүч жана таңгалуу мемен жазышат. Кыскасы, ар бир адам өзүнчө уюп жаткан кен, ачылбай жаткан казына. Ушул «казынаны» ачуу, дагы айталы, классикалык педагогиканын башкы мүдөөсү болуп келген. Мынакей, улуу гуманист-педагог Ж.Руссонун педагогикалык даанышмандыгы: «Билим берүү деген балага тыштан танууланган бир нерселер эмес, тескерисинче, билим берүү — бул баланын табият, жаратылыш берген жөндөмдүүлүктөрү менен касиеттеринин табигый өсүшү жана өнүгүшү». Ал эми Дьюинин башкы ою да ушул эле нукта: «Билим берүүнүн негизги максаты — мектептеги ар бир баланын акылы менен денесинин, өзүнчөлүгүнүн толук жана эркин өнүгүшүнө ар тарааптан, бардык амалдар менен сүрөөнчү болуу».

Кыргыздын залкар педагогу Исак Бекбоев да дүйнөлүк педагогиканын ушул гуманисттик көз караштык дөөлөтүнө таянып, ал дөөлөттөрдү кыргыз кыртышында өз алдынча чыгармачылык менен өнүктүргөндөрдүн жана байткандардын бири. Буга анын, айрыкча, «Педагогикалык процесс: эски көнүмүштөр жана жаңычыл көз караштар», «Инсанга багыттануу», «Инсанга багытталган окутуунун теориясы жана практикасы» аттуу китептери ачык күбө боло алат. Бул китептер өзүнүн бүткүл мазмуну жана духу менен мына мыңдай терец ойлорду жарыялайт: Ар бир бала кайталангыс, уникалдуу жана жөндөмдүү. Башынан туура фундаментке коюлган окутуу жана тарбиялоо балага канат бүтүрүп, көкөлөтүп учурат. «Сенин колундан келбейт», «башың жок», «дөдөйсүн», «сенден эчтеке чыкпайт» деген сыйктуу педагогикалык осол пессимисттик, нигилисттик мамиле баланын жан дүйнөсүндөгү отун өчүрүп, өзүнө болгон ишеничин жок кылыш, «Толубай сынчы» поэмасындағыдай тубаса жараган тулпарды астыртан чүнчүтүп, «чобур атка» айланьдырып коюшу

мүмкүн. Чыныгы педагогдун күчү – балага карата болгон оптимисттик ишеничинде, «Жерде жаткан жумуртка асмандаң учкан күш болот» деген жаркын философиясында. Балада «менин колумдан келет» деген ишеничи пайда кылуу – педагогдун жениши. И.Бекбоев минтип жазат: «**Баланын өз күчүнө болгон ишенимин бузбоо үчүн класста такай «ийгиликтик жагдайды» түзүп туруу керек. Ийгилик «мен жасай алам», «менин колумдан келет» деген сезимге байланыштуу. Мунун өзү биздин нерв системабыз үчүн таптаза жагымдуу кошумча азық болуп эсептелет. Мындай азыксыз эч ким: чоң да, бала да иштебейт. Окуунун эң башкы кыймылдаткыч күчү катары – чыгармачылыктын сүйүнүчүн татуу, өзүндүн өскөнүндү, өркүндөгөнүндү сезүү жана өз ишеничииди пайдалануу».** Педагогдогу жана баладагы ушундай өзүнө болгон ишенич – бул окуу-тарбия процессинин локомотиви.

И.Бекбоевдин педагогикалык антропологиясында бала деген диалектикалык өсүүдө турган жан. Ал бүгүн жаман болсо, эртең жакшы, азыр начар болсо, эртең күч-кубаттуу болушу мүмкүн. Бала деген – өсүүгө болгон мүмкүнчүлүк. Ал келечекке карата ачык. Бала тышкы таасирлердин күчү менен гана эмес, өзүнүн күчү менен да өзүн жаратат, өзүн-өзү түзөт, «**Окуучу спонтандык ички себептердин натыйжасында да өнүгөт, билим берүү процессинде ар бир бала өзүнүн «Менин» ишке ашырууга тийиш. Окутуу – бул баланын ички потенциалынын ачылышы жана анын инсандыгынын өнүгүшү дегендикке жатат**» (И.Бекбоев).

Кыргыз педагогу И.Бекбоевдин педагогикалык философиясы мына ушундай.

## 2. Ш.Амонашвили, Ч.Айтматов жана И.Бекбоев

«Адамдын анын өзүнүн чыныгы адамдык сапаттарына туура келгидей өнүктүрүү, анын өзүн өзү өнүктүрүүсү, өзүнүн жеке турмушунун чыныгы субъектиси болуунун фундаменталдуу жөндөмдүүлүгүн калыптандыруу – педагогиканын башкы маселеси», – дейт И.Бекбоев. Ушул өнүттөн алганда, башкача айтканда, билим берүүнүн, тарбиялоонун адамды өнүктүрүүчү туура формасын таап, кызматка чегүү

зарылчылыгынын көз карашынан караганда мурдагы акимчил-бүйрукчул системанын «баласыз педагогикасы» сөзсүз ойго түшпөй койбайт. Ошо кездеги авторитардык окутуу практикасынын көнүмүштөрүнө өкүнүп, И.Бекбоев мындайча жазган эле: «Мектепте бардыгы даяр: суроолор да, аларга берилүүчүү жооптор да күн мурунтан аныкталып коюлат да, эми балдар жөн гана болуп жаткандарды коруп, айтылгандарды угуп, эстеп калып, кайталап айтып берүү менен чектелишет. Мугалим эгерде баланын жообу мурдатан даярдалган «туура» жоопко дал келбей калса, анда эмнеси болсо да каалаган ыкма менен анын «туура» жооп берүүсүнө жетишүү керек деп үйрөнгөн. Башкача айтканда, окуучунун күтүлбөгөн кызыктуу ойлору боюнча аны менен көзмө-көз аңгемелешүүнүн ордуна мугалим окуучудан этептөн туура жоопту чыгарып алуунун гана машинасы болуп калууда».

Чын-чынында, тоталитардык идеологиянын тушунда «бардыгы адам үчүн» деген ураан жашаганы менен, массалык адамдын зор мамлекеттик машинанын «тетигине», («винтике») айландырылып, кишилердин ой жүргүртүүлөрүнүн үстүнөн полициялык көзөмөл жүргүзүлүп, академик Аманашвили айткандай, коммунисттик идеологиянын нугу менен жашаган «авторитардык-императивдик педагогика» кээде «окуучунун личностү» деп сүйлөгөнү менен, негизинен баланын ички жан дүйнөсүн, кайталангыс жекелигин анча таназар албаган. Жашырган менен болобу, окуу-тарбия процесси расмий идеологиянын жогортон түшүрүлгөн директивалык нускоолорунун багытында «туура ойлонгон», «туура нук менен баскан» орундоочуларды, аткаруучу-функционерлерди калыптандырууга эсептелип, тарбия ишинде бала объект катары саналып, анын субъективдүү тажырыйбасы жана индивидуалдуу тандосуу көнүл чордонуна алынбай, ага таасир кылууда тышкы социалдык факторлордун жана формалардын ролуна көбүрөөк маани берилип, тарбиялануучунун жүрүм-турумун тыштан туруп жөнгө салуу, коррекциялоо, башкаруу идеясы үстөмдүк кылган. «Авторитардык-императивдик педагогикалык процессте окуучунун ишмердиги көбүн эссе кулак түрүп угууга, аткарууга, кайталоого, жооп берүүгө кериптер болгон. Педагогикалык процесс – бүтүндөй диктат. Балага бардыгы диктовка кылынат: билим дагы, адеп-ахлак дагы, айланадагы

турмушка кантит баа бериш керектиги дагы, ынаным-ишеним дагы» – деп нааразы болуп жазган ошол эле педагог-окумуштуу Ш.Амонашвили.

Биздин оюбузча, Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу гана эмес, улуу педагог да. Ч.Айтматов сезгич жүрөгү менен мектептерде балдардын өз алдынча багынычсыз ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн зарылдыгына көнүл бөлүнбөй, аларды жанагыдай И.Бекбоев жазгандай, «акыркы чындыктарды» таңуулап, жаттатып догматикалык окутуунун басымдуулук кылып тургандыгын эбак байкап-туюп, ушундай догматикалык окутуунун кейиштүү натыйжасын «Кылым карытар бир күн» романынын бир зипидунда көркөмдөп, кашкайта чагылтып берген эле. Аталган романда мындай бир кичине сюжет бар.

Мугалим Абуталип окуткан балдардын арасында бир кем ээк бала бар эмеспи. Ошол кем ээк бала класста сабак берип жаткан агайынын согуш учурунда туткунда болгондугун уккан соң тынчсыздынын, Абуталипке тигилет:

- «Агай, анда эмне үчүн атынып өлгөн жоксуз?
- Өзүмдү өзүм өлтүрүүнүн кажаты канча эле. Аныз да жарадар болчумун.
- Душманга туткун болуп түшпөө керек, ошондой буйрук бар да!
- Кимдин буйругу?
- Жогорку жактын буйругу, баары бир сиз буйрукту аткарышыңыз керек болчу. Аткарыш керек болчу. Аткарыш керек эле!»

Кем ээк бала жогору жактын официалдуу буйругун аткарып, мугалиминин атынып өлүп калбаганына кадимкидей нааразы болот. Мынакей, авторитардык педагогиканын жогорку инстанциялардан түшүрүлгөн нерселерди акыркы чындык катары идеалдаштырып, догматикалык окутуп-тарбиялагандыгынын натыйжасы. Өз бетинче ой жүгүртүүгө, сын көз менен кароого эмес, кабыл алуунун автоматизмине, айткан, үйрөткөн нерселерге «дайым даяр» болууга тарбиялоонун жемиши. Бала жогору жактын буйругунун урматы үчүн ойлонбой туруп, өз жанын кьюуга даяр.

Мындан улам момундай ойду баса белгилөөнү туура көрөм. Жаш муундун ишenchээкabalынан пайдаланып, баланы баш ийдирип, сөзсүз угууга милдеттүү кылып, тыштагы эрежелерди,

ынаным-ишенимдерди таңуулап үйрөтүп, өзүнүн түшүнүктөрү менен идеяларын бирден бир катасыз деп эсептеп, жеткинчеки ошол түшүнүк, идеяларды талдабастан механикалык түрдө кабыл алууга көнүктүрүп, чүрпөнүн эркиндигин басып, башкалардын эркин элек аткарууга үйрөтүп, көрсөткөн из менен ээрчили басууга адаттандырып, жакшы адамдык сапаттарга мажбуурлатп, «дрессировкалап» тарбиялоо, жаш «кулунчактын» көз карашын зордол, диктат менен калыптандыруу бул педагогикалык антигуманизм болуп эсептелет. «Адат адамдын экинчи жаратылышы» же «Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат» дегендей, кичинекейинен эркин ойлоосу түмчуктуруулуп, тууроого, сырттан агып келген түшүнүктөрдү «чайнастас» «бүкүлү» жута берүүгө көнгөн өспүрүм, кийин чон киши болгондо да, бул көнүмшүнөн оңойлук менен кутулалбайт жана ал бир нерселерге китептерде ошондой жазылгандыгы учун гана, авторитеттер ошентип айткандыгы учун гана ишенген, жандуу турмушка даяр жоболордун көз айнеги менен караган догматикин кейпин кийип калышы мүмкүн.

«Өзүн ишенбоочулуктон бала эч ойлонбостон чоңдордун көрсөтмөлөрүн зэрчигенди каалап, демилгечиликти көрсөтүүден коркуп, билимди формалдуу өздөштүрүп калат. Чындыгында эле, көз карандылык дал ушуундай жагдайдан келип чыгат да, өспүрүмдүн жаратылышындагы ички эркиндиги жоголо баштайт», – деп бул чындыкты көрүнүктүү педагог Исаак Бекбоев ырастайт.

Баланын жандуу дүйнөсүн догматикалык тар алкакка камаган мындай өкүм, авторитардык тарбия жөнүндө Ч.Айтматов төмөндөгүдөй деп өкүнүү менен жазганын да, көз алдыга тарта отсөк артык баш болбос: «Бала деген бул – көп жактуу чыгармачылык өнүгүүгө зор ички потенциалы бар табияттын бир гениалдуу табылгасы. Ал чоң кишилердин дүйнөсүнө аралашканда эле, мурдагы ичинде алоолоп күйүп турган жалыны өчүп, көп учурда догматикалуу, стандарттуу, бюрократ макулукка айланып чыга келет». Акимчил-бүйрукчул, текшерип-тескегич, кишиге «керегени басып көктөгөндөй» (Талып Молдо) үстөмчүл мамиле жасап тарбиялаган «педагогика» ушинтип баланы бат эле рухий майып кылыш чыгарып коет.

«Адамдардын келечегин алдын ала «программалоо», «идеалдуу» коом жана адамдын бүткүл турмушун контролдоочу мамлекет жөнүндөгү идеялар тарыхый практикада ойдогудай натыйжаларды берген жок, ал гана турсун алар бүткүл муундар үчүн түпкүлүгү жаман кайрымыздык болуп калды. Ошондуктан эркин жана кайталангыс уникалдуу инсанды эң эле таланттуу педагогго да баш ийдирүүгө болбой тургандыкты моюнга алууга туура келет», – деп жазат И.Бекбоев. Мындай жемишиз педагогикалык практикага И.Бекбоев альтернатива издейт. Ал окуу-тарбиянын миссиясын төмөндөгүдөн көрөт: «Авторитетке формалдуу таянган педагогика түбөлүгүндө сөзсүз урап түшөт. Ошондуктан окуучунун өзүнүн жаратылышындағы жөндөмдүүлүгүн ойготуп, аны ойлоонуп эмгектенүүгө стимулдаштырып, ага түздөн түз системалуу жардам берүү аркылуу аны өзүнүн потенциалдуу өнүгүү деңгээлине жеткирип, бул үчүн сабакта окуучулар өздөрүнүн каалоолору, өздөрүнүн эрки менен ичиндеги жашыруун потенциалын ачып көрсөтө алгыдай кырдаалдарды түзүп иштоого мугалимдин умтулусу аба менен суудай зарыл. Мугалимдин даанышмандык акылмандуулугу дал мына ушунда». Бүгүнкү инсанга бағытталган адамгөй педагогика дал ушундай гуманисттик философиядан тамыр алып, өсүп чыккан. Азыркы эгемендүү Кыргызстандагы окуу-тарбия процесси ушул педагогикалык философияны карманып, өз кадамдарын алдыга таштап жатат. Мындай гуманисттик окутуу-тарбиялоо парадигмасынын өлкөбүздүн педагогдорунун аң-сезимине кирип, байырлашында чыгаан педагог Исак Бекбоевдин салымы бар экендигин белгилөөнүн өзү жагымдуу.

### 3. Улуу Женижок жана И.Бекбоев

Мугалимдин иши, барынан мурда бала менен. Демек, ал биринчи иретте, бала деген нерсеге масштабдуу, калыс кароого үйрөнүшү керек. Ал элден мурда бала деген эмне экендигин өзү үчүн аныктап алыши зарыл. Бала деген нерсеге, балалыктын табиятына, анын оцой менен эрежеге, нормага сыйбас, тартипке салынбас табигый стихиясына улуу акын Женижокчосунан бийик

көз караш чокусунан серп сала билиш мугалим үчүн шарт деп ойлойбуз. Даанышман Женижок бала деген «балээгे» ақыл-эстин бийик сересинен бажырая жылмайып карап, моминтип ырдан турат:

Жар боорунан балапан,  
Алып жүргөн балалык.  
Чегирткени күш кылып,  
Салып жүргөн балалык.  
Күчүгүн байлан мойнунаң,  
Карышкырга салам деп,  
Шашып жүргөн балалык.  
Так секирип улактай,  
Кутуруп турган балалык.  
Оюн салган кунандай,  
Окторулган жылындай,  
Ордунда турбас балалык.

Тарбиячыда балалыктын табиятына дал ушундай женижокчосунан айкөлдүк менен кенен, калыс караган бийик көз караш болсо, анда бул педагогко балдар менен болгон алакада өзүн токтоо, сабырдуу кармоого, мындайча айтканда педагогикалык-философиялык негиз, жерпай болуп берер эле.

Ал эми бүгүнкү залкар педагог Исаак Бекбоевдин көз карашы да улуу Женижоктун педагогикалык философиясын улантып турғандай: «Биздин кесипке байланышы жок карапайым адамдардан айырмалуу педагог баланы үстүртөн эмес, анын ким экенин, ички жан дүйнөсүн, ойлогон оюн терец билүүсү абзел. Көп учурда биз баланы кандайдыр ақылга сыйбаган аракеттерди жасай берүүчү ақылы токтоло элек жан катары кабылдайбыз да, аны тезирээк эле ақыл-эсине келтирүү керек деп эсептейбиз. Чындыгында бала ақылсыз эмес, анын ақылы башкача түзүлгөн. Ошондуктан, баланын көз карашында, анын ою боюнча биздин жасап жаткандарыбыздын көпчүлүгү сандырактык болуп саналат. Бирок, эгерде муну түшүнө албасак да, биз эч болбогондо баланын ақылга сыйбагандарды жасоого укугу бар экендигин мөюнга алабыз. Эъ башкысы окуучу өзүнүн жеке баалуулуктары, кадыр-баркы, кайталангыстыгы менен мүнөздөлүүчү инсан экендигин туура

**кабылдан мамиле қылуубуз керек. Эгерде биз окуучу менен чыныгы қызматташ болгубуз келсе, анда бала менен анын тилинде — сезимдердин жана таасирленүүлөрдүн тилинде сүйлөшүүбүз керек»** (И.Бекбоев). «Шум, крик, непослушание детей еще не есть прямое выражение негативного отношения к педагогу, школе и нормам жизни. Дикие наряды и шокирующее поведение не всегда свидетельствуют о духовной запущенности и распущенности подростка», деген орус педагогу Н.Е.Шуркованын сөзү да терең ойлонтпой койбайт.

Эгерде мугалимде балалыкка, баланын жаратылышынан тентек, эркин, «жапайы» табиятына даанышмандык бийиктиктен кечиридүүлүк менен, түшүнүү менен, мурутунан жылмау менен караган кецири акыл чабыты, тутунган баштапкы тутка болбосо, анда ал баланы чын эле балээ катары көрүп, окуучунун ар бир кыймылынан кыйкым таап, қыбыр этсе, «кылт» этсе куйкасын куруштуруп, бардыгына темирдей тартиптин, норманын көзү менен карап, «урушчаак бөдөнөдөй чукчуңдап» турган надзирательге айланып калышы мүмкүн. «Запретительная педагогика», «Кайыш кур менен чыбыктын педагогикасы» деген нерселер мына ушундай, балалыкка тырышкан тар көз караштын кыртышынан өсүп чыгат. Мындай тыюу салгыч, чыдамсыз, туталангыч «педагогика» балалыктын жаратылышына каршы келет.

Кыскасын айтканда, кыргыздын педагогикалык акылмандагы балалыкты ал кандай болсо, дал ошондой кабыл алып, анын «оюн салган кунандай, окторулган жыландай» эркиндигин, «дебет менен мышыкты кабыштырган, айғыр менен айғырды алыштырган» айла жок тентек нравасын моюнга алып, ошону менен бирге жаш муунду жооптуулукка, тартипке, адепке, илим-билимге, маданиятка үйрөтүүнүн зарылдыгын терең туюнтуп турат. Кеп биерде ошо тартипке, адепке, илим-билимге, жооптуулукка баланын импульсивдүү табиятын, эркиндигин, инсанын зордобой, тебелеп-тепсебей, балалыгын кордобростон туруп, тарбиялоо маселесинде турат. И.Бекбоев өзү да мындай суроо коет: «Окутуунун эң маанилүү маселеси — тартипти, болгондо да, адамдын уникалдуулугу, оригиналдуулугу жоголбой сакталып кала тургандай тартипти кантит түзүп, бекемдөөгө болот?» Мындай суроого кайра эле И.Бекбоев өзү: «**бул нерсе өз ара сый-урматка, бири-бирине ишениүүчүлүккө негизделген, «зыян келтирбе»,**

**«көңүл калтырба» деген принципти тутунган педагогикалык кызматташтыктын алқагында гана мүмкүн», – деп жооп берет. Чындыгында эле, Исак аалым баланы окутуп, тарбиялоо маселесинде терен, көрөгөч идеялардын ээси.**

#### **4. Нурмолдо, Калыгул жана И.Бекбоев**

XIX кылымдын экинчи жарымында, XX кылымдын башында (1838–1920) АлА-Букада жашап өткөн улуу акын Нурмолдо Наркул уулун эске түшүрөлү. Нурмолдо акын гана эмес, учурунда дубанга белгилүү мударис, мечит-мектепте бала окуткан таланттуу агартуучу-педагог да болгон. Анын өз тушунда окуу-тарбия ишинде көрсөткөн өрнөк-таалими жана калтырган педагогикалык – философиялык идеялары биз үчүн табылгыс мүлк.

Окуучу-шакирттеринин эскерүүлөрүнө караганда Нурмолдо балдарга орой сүйлөмөк турсун, үнүн көтөрбөгөн. Токмодо шакирти устatty жөнүндө мындей деп эскерген: «**Жооп кайтара албай калсак, уичукпай тим койчу. Ушунун өзү башка чапкандай тиет эле. Беттен албачу, такыбачу, урушпачу. Ушинткен сайын биз окууга кызыгабыз**» (Нурмолдо. – Бишкек, 2003, 380-б.).

Нурмолдо өзүнүн чыгармаларында «жамандар орой көнүлгө, так саларын ойлончу», «сен – деген сенек сөз, сиз – деген сылык сөз», «он келбейсің адамга, орой болуш жаман да!» деп сыйлыксыпаа этиканын зарылдыгын үгүттейт. Ал «**Таш аласың – таш урсан, жаш аласың, жаш берсөң, кыш берсөң, кыш аларсың, ыш берсөң, ышын аларсың**», – деген көз карашты тутунган агартуучу болгон. Өзүндөн башка дүйнөгө карата мындей мамилелеге акын-даанышман альтернатива издейт. Найза, кылыч керек эмес, дейт Нурмолдо, мунун аркасынан кийин өзүң азап тартып каласың, иштин эң жакшысы бул – бөлөктөргө ырайымдуу, ак пейил, адап ниетте болуу. Ошондо «**ыракатка канасың**». «**Тирешкенден баарлашкан артық**», – дейт Нурмолдо. Баарлашуу азыркыча айтканда, диалог – мынакей эн керектүү курал.

Нурмолдо өзүнүн ушундай философиясын өз педагогикалык ишмердигине которгон. Окуу-тарбия процессиндеги Нурмолдонун шакирттерге зордук кылбаган, кагып-силкпеген, адамгерчилүктүү, гумандуу мамилеси жана педагогикалык сыйпаа, сабырдуу жүрүм-

турому бир жагынан мына ушу жогоркудай философиялык ички инсандык позициясынан чыккан.

XIX кылымдагы атактуу ақылман-олуя Калыгул Бай уулунун гуманисттик даанышмандыгы да Нурмолдонун педагогикалык-философиялык көз карашына ундөш. Калыгул киши баласынын жаратылышы зилинде мээримге муктаж экендигин, мээрим төгүп мамиле жасагандан улам анын ичиндеги «муз» эрип, ич дүйнөсү жумшарып, көңүлүне жаз келип, жүрөгү жибий баштарын, а түгүл адам эмес, жыланды да ташка албастан сыйлык-сыпаа мамиле жасап, ак чачса, чакпай ақырын жылып жолуна түшөөрүн, турмушта кылыш кармаган катаалдыкка, орой өкүмдүккө, төбөгө камчы ойноткон залимдикке караганда, колунда «куралы жок» жанагындай рух жоомарттыгы алда канча артык экендигин терең туюнган. Калыгул мына ушундай гуманисттик ынанымын, көз караштык дөөлөтүн төмөндөгүдөй деп жарыялап турат: **«Орой айтсац адамга жукпайт, орой сөздү киши укпайт. Сыйлык-сыпаа сөз жетет, ал мээгэ эмес, жүлүнгө кетет. Түшүндүрүп жай айтсац, уялып, ыраазы болуп кетет».** Калыгулдуң ишениминде оройлукту – назиктик, сыйлыктык; ачууну – токтоолук, сабырдуулук; жек көрүүнү – мээрим менен сүйүү жеңет.

Мынакей, мугалим-тарбиячы тарбиялануучу менен алакамамиле кылганда жетекчиликке ала турган гуманисттик усул. Кыргыз даанышмандыгы мына ушинтип, осол, орой, өкүм сөз баланы мугалимден жатыркатаарын, тескерисинче тарбиялануучунун каршылыгын жаратаарын, бала жаратылышынан жанагындай мээримге кардар экендигин, ага Нурмолдо менен Калыгул айткандай, таш ыргытпай, «кыш бербей», «ыш бербей», сыйлык-сыпаа кеп менен ызааттап мамиле жасаганында гана шакирттин бою жазылып, көңүлү чалкып, дүйнөсү эргип, үгүттөп жаткан идеяларың кулагына кирерин, боюна сицип, мээсине, жүлүнүнө жетгээрин айтып турат. Ырасында эле, педагогикада жашап жүргөн «Мугалими күндөй тийсе чачырап, окуучусу гүл сыйктуу бажырайып ачылат» деген учкул сөз акыйкат айтылган ой.

Исак Бекбоев да мына ушундай элдик ақылман педагогиканын руханий сабактарын боюна сицирген жана анын нугунда ойлонгон парасаттуу инсан. **«Мээрим – педагогиканын башкы кыймылдаткыч күчү»**, – дейт И.Бекбоев. Ушул бир эле кыска айтылган сүйлөмдүн ары жагында эмне деген терең маани бугуп

жатат. Бул сүйлөмдүн маанисин чечмелеп, том, том китең жазууга болор эле. Ушул улуу маанини камтыган терең ой И.Бекбоевдин Нурмолдо менен Калыгулдуң рух салтын улаган урпак экендигин ачык-айкын көрсөтүп турат. Чынында эле, мугалимде эгер мээрим жок болсо, анын билимдүүлүгүнүн да педагогикада баасы болбайт. И.Бекбоев өзүнүн жанагы «Педагогикалык процесс: эски конумуштөр жана жаңычыл көз караштар» китебинде мындай бир орчуундуу мисалды көлтириет: «Мектепте болгон мындай бир учурду карап көрөлү: класстагы бир окуучу эрежеге анча моюн сунбаган хулиган чалыш, тартипсиз бала. Ошол класска жаш мугалим кыз сабак берүүтө дайындалды. Жаш мугалимге мындай деп эскертиши: класста бир бала бар, ага жөн эле коңыл бурбай коюу керек. Жаш мугалим класска кирсе, баягы бала жылацайлак буту менен комуздарды тепкилеп ойнап жатыптыр. Тажрыйбасыз жаш мугалим эмне қылды дейсия? Мугалим баланын жүзүнө карап, анын бактысыз, жалгызыраган, эч кимден жардам күтпөген, эч ким ага боору оорубаган, аянычтуу кичинекей адам экенин жүрөгү менен сезип, жанына басып келип башынан сылап: «сен ордуңа олтура бер, бирок менин ишиме тоскоолдук қылбасаң зле болду», – деп оттундү. Мугалимдин эркелеткен мамилеси баланы өзүнө аябай багындырып, бала үчүн ал жөн зле сүйгөн педагог болуп гана калbastan тоо авторитетке жетишкен. Ошондон кийин бала мугалимдин айткандарын сөзсүз аткаруучу болгон». Исаак Бекбоев ушул мисал менен өзүнүн педагогдук, гуманисттик позициясын ачык демонстрациялап, ырасында эле жогорудагы: «Мээрим – педагогиканын башкы кыймылдаткыч күчү», – аттуу үлкөн идеясынын жана Калыгул даанышмандын эмелеки «жек көрүнүү – мээрим менен сүйүү женет» деген философиясынын акыйкаттыгын далилдеп отурат. «Мээрим – педагогиканын башкы кыймылдаткыч күчү», – деген ичине тоодой маңызды камтыган көз карашка Исаак Бекбоевдин бардык педагогикалык эмгектери сугарылган.

## 5. Өнүктүрүүчү окутуунун теориясы жана И.Бекбоев

«Эгер бала мектепке окуп билим алуу үчүн эмес, жөн зле убакыт откоруү үчүн барып жүрсо, анын окуусунда жалгыз

мугалим гана активдүү роль ойнойт да, ал озу эч бир роль ойной албайт деп эсептесе, жөн эле сабакка келип тынч отуруп, мугалимдин айткандарын угуп, кайра аны кайталап айтып бергендиgi жетиштуү деп ойлосо, анда бул өзүнчө эле балээ», – деп жазат И.Бекбоев. Илимпоздун жазгандарына андан ары үңүлсөк, мындай абал мектептеги баланы ойлондурбаган окутуудан келип чыгат. Окуучунун ката кетиргени эч нерсе эмес, ойлонбогону жаман, – дейт окумуштуунун логикасы. Исак Бекбоевдин бул өндүү ойлору дидактикадагы өнүктүрүүчү окутуу теориясынын практикага кириш зарылдыгын каңкуулап тургандыгын байкоо кыйын эмес. Өнүктүрүүчү окутуунун концепциясынын С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, Л.В.Занков сыйктуу окумуштуулардын иштеп чыгышканьына бир кыйла болуп калганьы белгилүү. Окутуу баланын өнүгүүсүн алдыга карай локомотив сыйктуу сүйрөп жүрүшү керек деген идея бул теориянын чордону болуп саналат. Окуу процессинде баланын инсаны өнүгүш керек. Ал эми өнүгүү деген нерсе ишмердиксиз мүмкүн эмес. Мындан улам педагогикада «окутууга инсанчыл-ишмерчил мамиле» (личностно-деятельностный подход к обучению) деген принцип келип чыккан. Бул аталган принциптин башкы маңызы баланын өзүнүн эмгек-мээнтине, ишмердигине жана ал ишмердикти уюштурууга негизги басымды койгондугунда, окуучунун өз тажырыбасы аркылуу чындыкка ынанышын камсыз кылууну көздөгөндүгүндө, мугалимдин күч-аракети менен окуучунун күч-аракети биригип, жуурулушуп каалаган натыйжаны алууга багытталышына жетишүүгө күч үрөгөндүгүндө, педагогдун монологунун үстөмдүгүнө эмес, диалогиялык маданияттын орун-очок альшына, субъект-объект (Мугалим – субъект, бала – объект) карым-катышы эмес, субъект менен субъекттин мамилесинин (мугалим менен окуучунун партнердук кызматташтыгы) өкүм сүрүшүнө умтуулганьында. Окутуунун ушул багытынын Кыргызстандагы жактоочусу, жолдоочусу жана өзүнүн эмгектери менен анын байытуучусу кайра эле ушул И.Бекбоев болуп отурат. «Бала күчтүү, таасирдүү сезимдерди каалайт. Ага бардыгы кызык. Кичинекей кезинде ал жөрмөлөгөндү, секиргениди, оюнчуктарды бузуп-жарып кайта жыйнаганды, ойногонду жакшы көрөт. Чоңое түшкөндө ал ишинин натыйжасын досторуна көрсөтүп, ата-әнесине мактантгысы келет. Бала

«Кантит?», «Эмне үчүн?», «Эмнеге?» деген сыйктуу суроолорду берүүнү каалайт. Ар иерсеге кызыгуучулук сезими бул – баланын жаратылышындагы табигый көрүнүш», – деп жазат окумуштуу. И.Бекбоевдин ою боюнча окуучуну өнүктүрүүнү көздөгөн инсанчыл-ишмерчил принцип баланын жогорудагыдай тынчы жок ынтыйзарлуу жаратылышына ылайык келет. Ылайык келмек турсун баланын табияты буга муктаж. «Мугалимдин башкы жумушу окуучуларды текшерип-тескөө эмес, аларга ақыл-насыят айтып үгүттөө да эмес, талаптуулук да эмес, аларга өз алдынча ой жүгүртүп аракеттенүүгө жардам берүү гана экендигин жакшы түшүнүп, ошого көнүгүүсү зарыл. Педагог окуучунун өз алдынча эмгектенүүчүлүгүн стимулдаштыра турган кырдаалдарды түзүп, предметти өз бетинче түшүнүп, өзүнүн ой-пикирлерин иштеп чыгып, өз алдынча корутунду чыгарууга жетишип, чыгармачыл демилгелүлүктүү көрсөтүшүн биринчи орунга коюшу зарыл» (И.Бекбоев). Окутууга инсанчыл-ишмерчил мамиле И.Бекбоевдин ою боюнча, окуучунун чындыкты табууга, маселенин өзөгүн табууга өзүнүн субъективдүү күч-аракети, өзүнүн жекече жолу (собственный путь) менен келишинин, өзүн өзү жаратышынын, түзүшүнүн, өзүн өзү реализациялоосунун куралы. Мындай теориянын практикада ишке ашырылышы окуу-тарбия ишинде чон, чон жемиштерди берерине терең ишенген жана анын турмушка жайылышы үчүн өзүнүн күжүрмөн окумуштуулук эмгегин жумшап жаткан Исак абага раҳматтан башка эмнени айтабыз.

## 6. Исак Бекбоев жана «Тогуз коргоол» же окумуштуунун билим берүү концепциясы

Бизде өзүнүн буту басып турган жергиликтүү чөйрөнүн муктаждыктары, талап-милдеттери, улуттук кыртыштын өзгөчөлүктөрү менен иши жок, мурдатан чет жактарга түздөнүп көнгөн адат боюнча башка өлкөлөрдүн окуу-нормативдик материалдарындагы даяр жоболорду перефразалап, айрыкча, Россиянын китеп-журналдарындагы тексттерди ээрчип жазып, республиканын конкреттүү шарттарынан тышкary абстракттуу ой жүгүрткөн илим кызматкерлери аз эмес.

И.Бекбоев дүйнөлүк алдыңызғы илимий ақыл-ойдан таалым алсада, жогоруда көрүнгөндөй, өз алдынча автономдуу ой жүгүрткөн окумуштуу. Ал жалпылык менен жекеликтин диалектикасы жөнүндө дайыма ойлонуп, жалпы илимий методологиянын «проектору» менен жергиликтүү чөлкөмдөгү спецификалуу проблемаларды жарық кыла билип, жалпы баалуулуктар менен улуттук дөөлөттөрдүн ашташышина жетишүүгө умтулат. Мына ошондуктан И.Бекбоевдин өзүнүн «Математика» окуу китебине математиканын касиетин алып жүргөн кыргыздын «Тогуз коргоолун» киргизип, окуу китебин улуттук калорит менен кооздоп отургандыгынын төркүнү кайдан чыгып жатканын андоо кыйын эмес. 1-класстан 11-класска чейин математика окуу китептерин Мамлекеттик тилде жазып чыккан И.Бекбоев улуттук өзүн өзү андап түшүнүүсү күчтүү өнүккөн патриот аалым.

Окумуштуунун ар дайын адеп-ыйман, рухий дөөлөт, маданият аркылуу билим берүү (образование через культуры) сыйактуу педагогиканын стратегиялык маселелери жөнүндө көп ойлонуп, көп толгонуп, кээде XXI кылымдын билим берүүсүндөгү бир жактуу начар тенденциялар тууралуу кабатырланып, коомдун келечегине тынчсыздангандыгын көп байкоого болот. И.Бекбоев минтип жазат:

«Акыркы жылдарда биз негизги максаты билимдүү жана мобилдүү адамды тарбиялоого эсептелген билим берүүнү модернизациялоо боюнча иштеп келдик. Ичпеген, тамеки тартпаган, компьютерди, чет тилдерин, машина айдаганды ж.б. билген адамды тарбиялоо максатталган. Бул талашсыз, анткени мындай болбогон адам – социалдык инвалид. Бирок, мындан да кем эмес маанилүү маселе – бул адамдын ички дүйнөсүн, анын руханий деңгээлин тарбиялоо. Билим берүү программасынын мазмунунда жалаң гана прогматикалык предметтерге көбүрөөк орун берип окутуу менен өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жетип, алардан озуп да кетебиз деген бул чоң жаңылыштык. Эч убакта андай болбойт, анткени техникалык-гуманитардык тең салмактуулук деген объективидүү мыйзам бар. Ага ылайык техникалык прогресс доорунда сублимацияны жана агрессияны жок кылуунун механизмдерин иштеп чыккан улут жана цивилизация гана кыйынчылыктан чыгып жашай алат. Эзелтеден берки бүткүл

терендиктеги дүйнөлүк маданият дал ошол мыңзамга ариалган. Эгерде биз буга жеткиликтүү көңүл бурбасак, анда биз pragmatикалык жана уятыз бетбак сасыткыларды тарбиялайбыз, анан мына ошолор биздин өлкөөндөшү башкарышат. Демек, акылдуу, билгич жана мобилдүү, бирок нравалык сапаттары начар адамдар мамлекет үчүн, коом үчүн коркунучтуу. Руханий сфера аныктоочу фактор экендигин биз качан түшүнөбүз?»

И.Бекбоевдин күйүп-бышып айткан бул терең маанилүү сөздөрүндө билим берүүнүн өзүнчө бир концепциясы берилген десек болот. Окумуштуунун оюна олуттуу үңүлүп, логикасын улап айтсак, адам коомуунун руханий, адептик-ыймандык өркүндөө менен коштолбогон, жалаң бухгалтерияга жана pragmatикага негизделген бир жактуу технократиялык өнүгүүсү пендезатты туюкка алып келип көптөй турган коркунучтуу жол болуп эсептелет. Мораль жана руханий маданият гана коомдук прогресстин жүзүн аныктоочу күч болуп саналат. Демек, адеп-ахлак кризисинин шартында биздин бүтүнкү билим берүү концепциябыз жана реформабыз билимдүүлүк менен нравалуулукту, техника менен рухту, маалыматтуулук менен ыйманды, жалпы адамзаттык маданияттын улуу наркторы менен улуттун рух кенчтерин айкалыштыруу философиясына негизделиши аба менен суудай зарыл. Кыргыз цивилизациясынын жаркын келечеги ушул башталмалардын бири-бири менен болгон гармониясына байланышат. «Адептүүлүктүн принциптери жана боорукерчиликтуу практикалык аракеттер гана кудайын тааныбаган, чегинен ашкан рационализмди ооздуктай алат» (И.Бекбоев).

Кыскасын айтканда, демек, ушул ой-идеялардын бардыгы Исак Бекбоевдин методиканын кууш алкагындагы гана адис эмес, илим бийиктигинде туруп, коомдун, цивилизациянын, улуттун болочоту жөнүндө толгонгон, стратегиялык ой жүгүрттүгө зөгөдер, диапозону кенири педагог-аалым экендигин ырастайт.

## МАЗМУНУ

### **1-БӨЛҮМ: ЭТИКА**

1.Кыргыздын табият этикасы.....	4
2.Ак калпак журттун гумандуу руханияты.....	11
3. Достук – улутубуздун улуу кенчи .....	18
4.Жамандыкты жақшылык менен женүүнүн этикасы .....	26
5.Кыргыз коомундагы эненин ыйык жана бийик статусу..	34
6.Элдик коломтодогу эмгек идеологиясы.....	40
7.Үй-бүлө адеп-ахлагы.....	48
8.Ар-намыстуулук – Ала-Тоолук атуулдун асыл касиети .	58
9. Рухий каарамандыкка жана өз бактысын езу жасоого үндөгөн этика. ....	68
10.Өмүр – жашоонун маңызы эмнеде?: Жооптун кыргызча модели. ....	73

### **2-БӨЛҮМ:**

### **ХХ-ХХІ КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗ**

### **ЭТИКАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫНАН**

Академик Үсөн Асановдун жашоо модели .....	83
Ала-Тоонун асманынан жанган “Алтай” жылдыз .....	96

### **3-БӨЛҮМ: ЭТНОПЕДАГОГИКА.**

### **УЛУУ "МАНАС" ЭПОСУНУН ПЕДАГОГИКАСЫ**

1.“Манас” эпосунун бала жөнүндөгү педагогикалык философиясы .....	107
2.“Манас” эпосу: тарыхый эстутумга жана мекенчилдикке тарбиялоо .....	119
3.“Манас” эпосундагы баланы эркин тарбиялоо даанышмандыгы.....	147
4.Бала Манастын инсан катары калыптанышында эмгек тарбиясынын ролу .....	171
5.Ата-эне менен баланын ортосундагы гармониянын өбөлгөлөрү кыргызда кантип түптөлөт? .....	196

6.“Манас” эпосундагы көп тилдүүлүктүн педагогикасы .....	204
“Манас” эпосун окутуунун жандуу практикасынан бир үзүм .....	209
Манас руханиятын муундарга жеткирүүнүн педагогикалык механизмдери .....	209
<b>4-БӨЛҮМ: УЛУТТУК КЫРТЫШТАГЫ ЭЛДИК ДИДАКТИКАНЫН ЖАНА МЕТОДИКАНЫН ӨНҮМДӨРҮ ЖЕ ГУМАНДУУ ПЕДАГОГИКАНЫН БАШАТТАРЫ- НУРМОЛДОНУН ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ.....</b>	<b>226</b>
<b>5-БӨЛҮМ: ЭТНОПЕДАГОГИКА МЕНЕН ДҮЙНӨЛҮК ТААЛИМ – ТАРБИЯ ИДЕЯЛАРЫНЫН СИНТЕЗИ</b>	
Исак Бекбоевдин окуу-тарбия идеялары улуттук жана дүйнөлүк педагогиканын улуу гуманизминин контекстинде. ....	273

**Советбек Байгазиев**

**АК КАЛПАК КЫРГЫЗДЫН  
РУХ ДӨӨЛӨТҮ:  
ЭТИКА  
ЖАНА  
ЭТНОПЕДАГОГИКА**

(жогорку окуу жайлары,  
мектеп мугалимдери жана тарбиячылар үчүн)

**Духовные ценности кыргызов:  
Этика и этнопедагогика  
(монографические труды и статьи)**

Көлөм 11,0625 уч.изд.л.  
Тираж 300 экз. Заказ № 234

ЖЧК «Алтын Принт» басмаканасы  
720000, Бишкек ш., Орzbekов кеч. 44  
Тел.: (+996 312) 62-13-10  
e-mail: [altyntamga@mail.ru](mailto:altyntamga@mail.ru)



Советбек Байгазиев - филология илимдеринин доктору, профессор, Россиянын Эл аралык социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги, КРдин билим берүүсүнө эмгек сицирген кызматкер, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жагындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КРдин Ч.Айтматов атындагы Мамлекеттик жаштар сыйлыгынын ээси, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, Эл аралык "Руханият" сыйлыгынын лауреаты, Нарын жана Талас областтарынын ардактуу атуулу.

Адабият таануу, педагогика, методика, этика, публицистика, Манас таануу, поэзия жана проза боюнча 50 китептин, 400 дөн ашык макаланын автору.